



Тұлебаев А.З., Салыков Р., Исаев А.Т.,
Аскарбек Гүлназ



ЖАЙЫТТАРДЫ САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ

УДК 631.4

ББК 40.3

Ж 21

Рецензенттер:

Абдурасулов А.Х. – айыл чарба илимдеринин доктору, профессор.

Бегалиев Ы.Т. – ветеринария илимдеринин кандидаты, доцент.

Ж 21 **Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу.**

А.З. Түлөбаев, Р. Салыков, А.Т. Исаев, Гүлназ Аскарбек: –
Б.: «Улуу Тоолор», – 2016. - 264 б.

ISBN 978-9967-470-06-4

Китеп, «Сорос-Кыргызстан» фондунун (ФСК) «Жаратылыш ресурстарын башкаруу» программасынын алкагында, «Мурас Башаты» коомдук фонду тарабынан ишке ашырылган «Жайыт ресурстарын натыйжалуу пайдалануунун салтуу жайыт технологияларын жайылтуу» долбоорунун жыйынтыгында жарык көрдү.

Китепте камтылган маалыматтар «Сорос-Кыргызстан» фондунун расмий көз караштарын чагылдыrbайт.

Китеп фермер-малчыларга, Жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин жана Жайыт комитеттеринин адистерине, айыл чарба багытындагы жогорку окуу жайларынын жана колледждердин студенттерине сунушталат.

УДК 631.4

ББК 40,3

Ж 3702040000-16

ISBN 978-9967-470-06-4

© «Мурас Башаты»
коомдук фонду, 2016-ж.

Кыскартылган сөздөрдүн тизмеси

IFAD (МФСР)	Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча Эл аралык фонд
USAID	АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги
GIZ	Эл аралык кызметтештык боюнча Германия коому
АРИС	Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги
БДБ	Бүткүл дүйнөлүк банк
КТЧКЖТЧМА	Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик
МТФ	Мамлекеттик токой фондусу
Мамкэттоо	Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик
ЖКТРБМ	Жамааттардын катышуусу менен табигый ресурстарды башкаруу механизмдери
ӨЭУ	Өкмөттүк эмес уюм
ЖӨБО	Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
ЖК	Жайыт комитети
ЖПБ	Жайыт пайдалануучулар биримеси
ПРЖР-1	Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1 долбоору
ПСИУ	Айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүү
РДФ (RDF)	Айылды өнүктүрүү фонду
ФСК	«Сорос-Кыргызстан» фонду

БАШ СӨЗ

Китеptи Тұгөлбай Сыдықбеков атабыздын «Жалбырак жана тамырлар жөнүндө» ой толгоосун баш сез ордунა келтириүү менен баштоону туура таптык¹.

...Мен ар дайым тоо аралаганымда элимдин байыркысы, бүгүнкү омурғу, келечеги көз алдымда элестейт. Улуу Тоо, Ала-Тоо обочодон караган көзгө жапайы, жылаңач, коркунучтуу, коңулсуз болуп көрүнөт. Бирок, сен аны билиш үчүн тоо койнана өз кишидей киргин. Аны жасакылап аралап көргүн. Обо-чодон бопбоз болуп көрүнгөн бул тоолор сага ак пейлин ачкан айкол кишидей болуп, өз койнун ачып, өзүндөгү эчен сонун адам таң каларлык корунушторун алдына тартуулайт. Сен ошондо тоо койнунун көзөлдүгүнө аябай таңданасың. Аны чын дилиңде жасакы коруп баалайсың.

Кыргыздар дал ушул өз тоолоруна окиоши. Сыртынан карасаң, алар – жөнөкөй, жупуну, жайбаракат басат. Анткени бул эл көп кылымдар бою тоолук болуп келишиши. Тоодо эмгектешниши, тоодон ырыс-кешик татышты. Ырдаган ыры, обону аска-зоолордун жасаңырыгын көтөрдү. Тоонун укмуштай таза, салкын жели кишилердин дилине өттү, пейлин таза сактады. Эзелтен кишилердин жандилине айкашып, жедеп канына, сөөгүнө сиңип калган элдик асыл салт, элдик адеп-аклак калыптанды.

Дал ошол жөнөкөй кишилердин арасында бир бирине болгон ишеним, берилүү бекем, күчтүү. Жолдоштук, достук байланыштар бекем, күчтүү. Дал ушул карапайым кишилер арасында бирине бири менсинүү, бирин бири жогортон кароо жок. Ушул сонун сапаттар – эң жогорку маданияттуулук!

Энем боз үйдө чоңойгон, озү ошол боз үйдүн түндүгүн тартып, казан аягын башкарған карапайым аял эле. Эч окубаган,

¹ Сыдықбеков Тұгөлбай, 1968.

бирок эң сергек, кеп-сөздү орундуу айткан, адамды баалаган түйшүкчүл адам болучу.

Куну бугункудой эсимде – эрте жазда балдар менен ойнот жүргүп кызгалдак терип келдим. Алардын кээси түбү менен жулунуптур. Энем колуман байчечекейлерди алды да – «Ай-ий, эң жасакына ачылыптыр. Эң жыттуу экен!» – деп мактап коюп кызгалдакты кайра берди: – Тамыры менен жулбай жсур. Тамырсыз байчечекей гүлдөбөйт. Деле гүлдү жулба, балам. Бул – жер-суунун көркү!

Энемдин ошол бир сөзүнөн кийин мен гүл жулганды койдум. Баса, жулунган гүл соолуп калат, тамырында ал узакка гүлдөйт. Айтор, тоолук болуп дайым көк конушка конгондонбу? Не элдик салтны? Энелер бизге гүлдү жулдуручу эмес. Неси болсо да ал жасакы салт дээр элем. Өнгөн, өндүрүлгөн нерселер адамдын колунан кыйратыла берши ырайымсыздык, маданиятсыздыкго.

Тоодон мага жолуккан жаш карагай башы да «тамырсыз кызгалдак гүл ачпайт», – деди. Эрте жазда тоонун, түздүн көркүн ачкан кызгалдактарды тамыры менен казып альшип, аны базарда саткан пайдакечтерге тыюу салууга болобу? Жер-суунун көзөл энчисинин тукумун үзбөй кайра аны көбөйтүү, тукумдатуу учун аларга адамдык чоң маданияттуулук менен мамиле кылуу азыр айттууга арзан, жетүүгө кыйын иши.

Деги неси болсо да, бул кезде жер-суубуздун көзөл жасартылышы адамдар тарабынан маданияттуу мамилени күткөндөй.

«Бай-манаптык, феодалдык калдык менен аёосуз күрөшүү» деген ураан астында кээде элдик кай бир асыл салттарды кошо жойдук. Буга бир мисал: калың мал алуу, жаш кызды тең эмес адамга берүү – тыюу салар терс көрүнүш. Ал туура!

...Миң жылдар бою өзүн актап келген боз үйдү синтетика материалынан жасалган ыксыз, эпиз «боз үйгө» алмаштыруунун кажаты эминеде эле?

Бизде, көп учурда адамдардын ой-пикирлерин угуп, алар менен эсептешүүнүн ордуна кимдир бирөө «жасы» деп койсо болду. Калгандарыбыз жасырт ошол «жасыны» жакташика

милдеттүү болобуз... Чарбанын негизги тармагынын бири мал өстүрүү болгон республикаларда боз үй өз өмүрүн бүтүрбөйт. Жана ал өзүн башика бир жасалма нерсеге алмаштырууда зиян табат.

Элдик маданияттын ошол жасакы үлгүлору үлуттук мунәзгө сыйбас жат нерсеге өзүн алмаштай, өзүнүн үлуттук сонун формасун социалисттик мазмунга кошсо экен! Элдик жаңы маданияттын гүлзарында булар байыртан – ата-бабадан келаткан асыл мурас, бүгүнкүнүн табылгасы катары жаңыча онуккон байчечекейлерден болсо экен!

Биз жаңыга бет бурууда жеке эле боз үйдү танбадык.

Күйруктуу, эти, майы сапаттуу кыргыз коюнүн түкүмүн үзүп салдык?! Кыргыз коюнүн түкүмүн үзүү жеке эле сапаттуу эт, майдан куру калуу эмес, сапаттуу сонун кийиздерди жсоготтуу. Түйиүктүү көбөйтүү...

Кылторко костюмдү, кылторко көйнөктуу кийишибиз керек, ал учун уяң жундуу меринос койлорун эле көбөйтөлү. Бирок, ошол асыл түкүм койлорду асырап, андан уяң жундөрдү өстүрүп алыши учун, алгач ошол асыл малды асыраган чабандар учун кам көрүү эң биринчи маселе болбосун. Күн тийсе ысып, көлөкө түшсө сууп кеткен брезент чатырда чабан эңкейип басса, не үй жунунөн эң сапатсыз жаралган көпишк кийиз жабылып, артель тарабынан эч жараашыксыз жасалган уук, керегеси не көгүш, кочкул сыр менен боелгон көңүлсүз алачык боз үйдө чабан баш калкаласа, ал уяң жундуу койлорду көңүлдөнүп асырап беле?!

Кылчык жундөн жасалган сапаттуу кийиз жеке эле чабан тиккен боз үйгө керекти?

Жок! Ал, оюу-шыруу, чийүү сыйктуу байыртан келаткан элдик көркөм өнөрдү сактап, аны өнүктүрүү учун да керек! Жаз күндөрүндө апапакай боз үйлөргө кооз шырдак төшөлүп жатса, ага башкалардан мурда ошол кылчык жундуу кыргыз коюн жектеген зоо техник, ветврачтар, сейилге барышкан окумушигулар ошол кооз шырдакта олтуруп дем алууну жасактырар эле. Ошол кылчык жундөн чебер жасалган ала кийиз, туш кийиз, шырдак XX кылымдын эң жарык айнек үйлөрүнүн төрүн-

дө көз жоосун алтп, үй ээсин кубантканын көрүп жүрөбүз. Бул буюмдар тек «көркөм буюм» эмес, алар өзүнө чоң көркөмдүкту батырган маданий эстелик. Кыргызстанга башка жактан келишкен саякатчылар, туристтер шырдакты, туш кийизди элдик чеберчилиktи сактаган мурас катары баалашат.

Байыркы көчмөндөр шаар курбаган, сарайлар тургузбаган. Бирок, алар көчмөн турмушта журушуп эң эле баалуу элдик эстеликтөрдү жасалышкан. Алар – жыгачка, жибекте, кийизде, ташта, алтын, күмүштөн жасалган буюмдарга чөгөрүлүп, оюлуп кооздолуп калтырылган. Бирок, жибек, кийиз, жыгачтар сарай сыйктуу сакталбагандыктан андагы байыркы көркөм жасалга бабалар тарабынан колдон колго, чеберден чеберге өтүп, анын улгулөрү улам кайра жасалып бизге жетти. Эмсө, биз ошол байыркы көркөмдүкту бизге жеткизген – ала кийиз, туш кийиз, шырдак, текче, тасма, боо, көөкөр, аяк-кан жана башка ушуулар сыйктуу эстеликтөрдү тек эскирип кеткен «үй буюмдары» катары карап, аларга кол шилтеп салышка эч акыбыз жок. Аларды элдик көркөм өнөрүнүн эзелтен сакталып келаткан сонун улгулөрү катары баалап, сактап өнүктүрүүгө тийшиштиз!

Боз үй – жеке турак жай эмес. Көчмөн жүрттүн маданиятын өзүндө сактаган касиеттүү сонун «храм!» Көркөм жасалгасы шаймашай татынакай өргөлөрдү, ордолорду ошол көчмөн жүрттүн адамдары музейге келгендөй атайы келип көрүичү эмес беле. Атаа, ошондой сонун жасалган боз үй азыр биздин музейдин чоң залында тигилсе, калайык кызыгып, сүйүп көргөн сонун экспонаттарынан болор эле. «Мурунку кыргыздын турмушу ушундай получу» деп биз тарых музейине адам тургай им уркчүдөй болгон жаман алачык коюу менен чектелдик.

Биз элдик уздардын, чеберлердин колунан жасалган сонун жасалгалуу ак боз үйдү баба мурасы катары азыркы адамдарга көрсөтүүдөн сактанабыз. Өзүбүздү эң артта элек, жапайы элек деп айтканыбызга чоң ишке жарап жаткансып «сыймыктана» түшөбүз...

Миң жылдар бою жедеп калыптанып калган бул элдик мурас, кайра элдин өз колуна берилүүгө тийши. Аны мурас катары карап, элдик көркөм өнөр катары өнүктүрүү учун мам-

лекеттік кам көрүү, элдик демилге көтөрүү күн тартибинен алынып салууга тишиш эмес!

Кыргыз коюнун түкүмүн таптакыр үзүп салуу жеке эле чарбадагы бир беткейлик эмес, анын салакасы ушинтип маданий турмушка тийгенин көрдүк. Эмине болбосун бир беткейликтин бир акыры зыянга чабарын турмуши дарай жолу бизге далилден көрсөттү...

Сары өзөн Чүйдө «Тордомо», «Басыбалды», «Көкчө» деген эң шириң коондор бышчу. Шекер даамдуу ири дарбыздар бышчу. Кара топурактуу жерлерге эзелтен эң ири картөшкөлөр өнчү. Ошол көп сорттуу шириң коон, ошол шириң дарбыз, ошол ири картөшкө азыр бизде болбой калды. Коондорубуз ашкабак-ка окишоп кетти. Картөшкөбүз сырты таза, ичи чирик. Айрым адамдар аны жертөлөдөн көрүшөт. Андай болсо, илгерки дыйкандардын жер төлөдө картөшкө кыш бою кантит таза сакталды? Жер төлө айыптуу эмес го. Кеп – тоо топурагы жериген кай бир «жасаңы» сорт же ығы жеке минералдык се-мирткичтерди күргүштөтө берүүдөн болбосун?...

Мен бул жерден окумуштуу зоотехниктердин, селекционерлердин баарына доо койбаймун. Бирок алардын өтө жасаңычылдарына: – «Окумуштуу сыйлыгын алды, боз соолук козулабай калды» деген учкул сөздү эскертемин...

Ошентип, эзелтен калыптанып бизге жеткен – элдик көркөм өнөр түрлөрүн жасаңы мазмун кийреп жасаңыртыштын ордуда, улуттук кийимдердин жасакшы үлгүлөрүн улантыштын ордуда... «Мезгили өткөн, эскирип калган» нерсе катарында, аларга кол шилтөө айрыкча мунөздүү. Ошол «эскирди» деген кийимдердин бири ак кементай күн-түн жааған нөшөрдө суу өткөрчү беле? Не күркүрөгөн бороондо жес өткөрчү беле? Ал – жесцил, көркөм, жараашыктуу эмес беле! Тоодо түнөгөн малчынын, эрөөлдө жүргөн жоокердин эзелки кийими ошол ак кементай узакка чыдамкай жыртылбас болчу. Ат устундөгү адамдын боюна жараашкан өз кийими болчу. Азыркы малчынын колуна ошол кементайы тиисе, ал аны эч синтетикага алмашпас эле.

«Алга зымыраш XX кылымдын мунөзү! Артка караш эски кишинин мунөзү?!» – дейбиз. Кайдыгер кол шилтейбиз. Эскини танабыз не болсо болсун – «жасы» дегенге үзүлүп түшөбүз.

Тарыхты үйрөнүү, элдик мурастарды үйрөнүү – жасыны тез улантат. Анын мазмунун байытат, аны кеңейтет, тереңдетет. Артка кылчайып баскан жолду, андагы кымбат эстеликтерди көз алдыга келтирген сайын, адам, алды жасын даана байкайт!

Эненин эмчек сутүн актай албаган бала селсаяк. Баба мурасын сактап, аны өнүктүрө албаган тукум да селсаяк. Биздин бабаларыбыз, бизге мурас катары элдик этиканы калтырган. Ал: «уятуу, абиширдүү, жөн билги, кичи пейил, меймандос, боорукер, ак пейил, эмгеккор болуп ос. Өз ара да, башка элдер менен да достукту бекем сакта!» деп үйрөтчү.

Биз бабалардын ушул акылын алып, анын ушундай жарык адеп-акылагын колдонуп, улантууга милдеттүүбүз.

Улуу баяндарды, залкар күүлөрдү, элдик сонун көркөм өнөрдү тукумдан-тукумга улап бабалар бизге откөздү. Ошол мурас болуп калган жасы маданияттын сонун гулзарында озөктөшөркөндөгөндө ал көркүнө чыгат.

Ысык-Көл, Соң-Көл, Сары-Челек деген укмуш көлдөрдү, Арстан-Баба, Кара-Алма, Каба деген бул дүйнөнүн бейшишиндей жаңгак токойлуу көзөл жерлер, ташкын суулуу өзөндөр, эчен кенең жайыттар, ак мөңгүлүү Улуу-Too, Ала-Too, Керме-Тоону кеменгер бабалар бизге белек калтырды!

Откөн жылы «Советская Культура» гезити «Жалбырак жана анын тамырлары» деген жол очеркти жарыялады. Анда – элдик салттын, адептин, этиканын, элдик мурастардын жакшы улгүлөрүн жасыча өнүктүрү маселесин койду.

Андан бери мына жарым жылдай мезгил оттү. Мен андан кийин республиканын түштүк жана түндүк райондорунда болдум. Бардык жерде ал очеркти окуган адамдар ага абдан ыраазы. «Очеркте коюлган маселелер көпчүлүктүн оюндары, тилегиндеги иш. Аны жсан-дилибиз менен жактайбыз, колдойбүз!» – дешет.

Бирок маданият министерлиги, комсомол уюмдары, не чыгармачылык коомдук уюмдар, не республиканын илимий мекемелери ушул баалуу маселени «сезбей» калышкан сыйктуу...

О! Советтик печать көңүл бурган ушул баалуу маселе неге сезилбесин? Жөнөкөй кишилер баалаган маселени расмий жолдоштор кантит байкашпасын? – Атайын команда болбосо... ого гоо. Балакетке малынарсың, – деген өндүү артыкбаш сактык бизде дала күчүндө?!

Деги ушул артыкбаш «сактана» берүүгө чек коюп, элдик маданияттын жакшы улгүлөрүн өнүктүрүү, ага кам көрүү – мамлекеттик зор мааниси бар асыл иши экенин түшүнүшкө кез жетти.

Тамырсыз байчечекей гүлдөбөйт. Жаңы, жакшы өнүмдөр терең тамырлардан азыктанат!

1968-ж.

Бул ой толгоо алысцы 1968-жылы жарық көрсөдагы, 2016-жылдын дагы көйгөйүн даана чагылдырып турганы менен кызык. Арадан 48 жыл өтсө дагы, абалдын өзгөрбөгөнү өтө өкүндүрөт...

Жайыт малчылыгы – кыргыз элинин этникалык тамгасы!
профессор Аскарбек Зарлыкович ТҮЛӨБАЕВ

КИРИШ СӨЗ

Кыргыз Республикасынын базар экономикасынын алкагына кириши, өлкөнү өткөөл мезгилдин сөзсүз боло турган кыйынчылыктарына такады. Келип чыккан көйгөйлөр, өлкөнүн бардык чарбалык ишкердүүлүгүнүн багыттарына терс таасирин тийгизди. Мындай таасирден малчылык да четте калган жок.

Айыл чарбасында жүргүзүлгөн жер-агардык реформасы жана мамлекеттик мүлкүү менчиктөө, чарба жүргүзүүчү субъекттердин структурасын түп тамыры менен өзгөртүп, мүлк ээлөөнүн жана көп тармактуу экономиканын көптөгөн жаңы формаларын пайда кылды. Жер-агардык реформасынын натыйжасында, мүлк ээлөөчүлөрдүн жана чарба жүргүзүүчүлөрдүн дагы бир катмары – фермер-малчылар келип чыгышты.

Тилекке каршы, фермер-малчылардын катарына малчылыкка мурда эч тиешеси болбогон адамдар да келип киристи. Бул адамдар малчылыктын технологиялары тургай, малдын жана күштардын тукумдарын ажыраты биле алышпай, аларды багуунун, тоюттандыруунун эң жөнөкөй эрежелери тууралуу дагы түшүнүгү жок болуп чыгышты.

Көпчүлүк жаңы чарба жүргүзүүчүлөрдүн мал өндерүүмдөрүн өндерүү технологиясы боюнча компетентсиздиги, малды, күштарды багуу жана тоюттандыруу боюнча зооветеринардык маалыматынын жоктугу, ансыз деле алсыз болуп бараткан тармактын ишин ого

бетер солгуундатты. Тұзулғөн абал жаңы фермерлердин финанссылық мүмкүнчүлүктөрүн начарлатты, натый-жада айрым мал жана күш өстүрүүдөн көңүлү калган мүлк әзлери тезинен башка тармакка өтө качышты.

Өлкөбүз агрардык республика болгондуктан, экономиканын өзөгүн айыл чарбасы, анын ичинен малчылык түзөөрү баарыбызга белгилүү. Ошондуктан, малчылыктын өнүгүшү жана учурдун талабына ылайык өндүрүмдөрдүн өндүрүлүп сыртка сатылуусу мамлекеттин өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо алат. Ал эми кылымдардан бери топтолуп келген әлдин бай тажрыйбасын азыркы учурдун шартына ылайыктап колдонуу менен экологиялык жактан таза, арзан жана эң сапаттуу азык-түлүктөрдү мол өндүрүүгө болоору айдан ачык. Ошондуктан, кыргыз әлиниң малчылыктағы салттуу билимдерин иликтөөнү, чогултууну жана аларды кеңири жайылтууну өтө маанилүү, эң керектүү иш катары бааласак болот.

Салттуу мал өстүрүү тажрыйбасының артыкчылығы, анын жаратылыштын ар кандай шарттары менен толук шайкеш келүүсүндө экендиги талашсыз. Мал өстүрүүдө ата-бабаларбыз ар бир аймактын айырмачылыктарын, аба ырайынын алмашуусун, ошол аймакта өскөн өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн, мөңгү жана ағын суулардын жайгашуусун, жапайы айбанаттардын жашоо шарттарын толугу менен эске алып, аларга өтө аяр мамиле жасап келишкен. Айтсак, мал куудуруу жана төлдөтүү мөөнөтү жаратылыштын мыйзамдарына ылайыкташтырылып, табияттын өзгөчөлүктөрү кылдаттык менен байкоого алынып, анын ыргагы менен бирге жүргүзүлгөн. Мисалы, куут маалының башталышында жапайы кул-

жа-текелердин жүгүрө башташы, ай-жылдыздардын абалы жана башка табияттын белгилери эске алынган. Илгертеден ата-бабаларыбыз: «жайында мал чөптүн гүлүн оттоп эттениет, ар кандай дарттардан арылат, ал эми күзүндө чөптүн жетилген уругу менен тоюттанган мал эти толуп, күчүнө кирип, куутка толук даяр болот» дегендери бекеринен әместирир. Себеби, бул маал октябрь-декабрь айларына туура келип, бул айларда кууттан чыккан койлор, март-май айларында төл беришкен. Жаздын бул айларында күн жылып, чөп чыгып, мал жакшы тоюнуп, сүтүнүн сапаты жогорулап, төлдүн тез телчишишине жана жакшы жетилишине толук шарттар түзүлүп калат.

Ал эми ата-бабаларыбыздын жайыттарды колдонуу ыкмасынан чыныгы үнөмдүүлүктү жана жаратылыш менен толук шайкештүүлүктү көрө алабыз. Жайыттарды жердин шартын, аба ырайын эске алуу менен жыл мезгилине жараша бөлүп жана аны ирээти менен аяр колдонууда, малга кошумча тоют даярдоонун кажети деле болбоптур. Мисалы, жайдын ысык апتابында бийик тоолордогу чөбү жакшы жетилген салкын жайыттарды колдонушса, кыштын кыраан чилдесинде малды кар жатпаган, шамалдан далдоо, күнгөй беттерге жайышкан.

Кыштоолордо жылдын башка мезгилдеринде мал жайылбагандыктан, чөбү толук сакталып, күзгү шамалдын таасиринде бузулбай как кургап, кыш мезгилине жакшы тоют болгон. Жазында чөп эрте чыккан тоо әтектеринде мал жайышса, күзүндө чөбү кечирээк жетилген тоонун тескей беттери менен жайышкан, ал эми айрым бир дыйканчылык менен алектенген аймактарда арпа, буудай же таруу орулган азыздарга жайышкан.

Цивилизациянын өнүгүшү, отурукташуу маселелери, малчылыкта жаңы технологиялардын колдонулушу, ошондой эле салттуу билимдердин каршылаштары, кыргыз элинин малчылыкта колдонуп келген салттуу ықмаларын эски, натыйжасыз деп «жеригендиктен», дәэрлик колдонуудан чыгып калган.

Өлкөбүздөгү ортоңку жана алысқы жайыттарды натыйжалуу колдонуу көйгөйүнүн чыгышы, ошондой эле дүйнөдөгү башка мамлекеттердин экологиялык (органикалык) малчылыкка багыт алуусу, элибиздин салттуу мал асыроо ықмаларына кайрылууга, жайыттарды натыйжалуу колдонууга чакырууда.

Демек, малчылыкта колдонулуп келген элибиздин нукура салттуу тажрыбыасын колдонуу мезгили келип жетти. Бул, жайыт колдонуу технологиясында толугу менен илгеркини кайталоо болуп саналbastan, биологиялык ар-түрдүүлүктүү сактоону, экологиялык таза жана атаандаша алгыдай өндүрүмдөрдү алууну, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонууну камсыз кылган экологиялык малчылыктын маанилүү багыттарынын бири болуп калыптанышы керектигин түшүндүрөт.

Андыктан, мал өстүрүүдөгү кыргыз элинин салттуу билимдерин чогултуу, иликтеө жана аларды малчы-фермерлерге кецири жайылтуу өтө маанилүү маселе. Себеби, кылымдардан бери топтолуп келген элдин бай тажрыбыасын азыркы учурдун шартына ылайыктап колдонуу менен, экологиялык жактан таза жана сапаттуу азык-түлүктөрдү өндүрүүгө болоору шексиз. Салттуу билимдердин орчундуулугун арттырган дагы бир себептерден болуп, айланы-чейрөнүн кескин өзгөрүүсү жана жайыттардын кутунун кетүүсү саналат.

Тилекке каршы, элибиздин салттуу билимдеринин эң бир баалуу купуя сырларынын бир бөлүгү колдонулбай, унутта калып жатканына жана бул билимдерди көргөн, билген адамдардын жыл санап азайып баратышына күбө болдук. Айрым бир айылдарда жайыттарды колдонуунун элдик салттуу билимдеринин негиздери эске алынбай калып, алыскы жайыттар же тишилдөрүнүн деңгээлде колдонулбай жатканын элеттин өкулдөрү өкүнүч менен белгилешти. Ошол эле учурда, эл арасынан иш билги жаштар чыгып, мал өстүрүүдө элдик салттуу билимдерди азыркы шартка ылайыктап колдонуу менен чоң-чоң ийгиликтерге жетишип жатканы кубандырат.

Азыркы жүз жыл аралыгында болуп өткөн саясий, социалдык-экономикалык, чарбалык өзгөрүүлөрдүн жана ирээtsiz колдонуулардын натыйжасында, өлкөбүздүн бийик тоолуу аймактарында жайгашкан уникалдуу жайыттарыбыз антропогендик терс таасирлерлерге дуушар болууда. Мындай терс таасирлер ата-бабаларыбыз мал өстүрүүдө ырааттуу колдонуп келген, жайыттарды пайдаланууга тиешелүү болгон салттуу билимдерди жана ыкмаларды акырындап жоттуубузга дагы байланыштуу.

Ошол себептүү, китепте «Кыргыз элинин мал өстүрүүдөгү жана багуудагы салттуу билимдери» аттуу долбоордун алкагында топтолгон этнографиялык, фольклордук жана илимий-практикалык материалдар колдонулду (долбоорду Кристенсен Фондун көмөгү менен «Мурас Башаты» коомдук фонду ишке ашырган).

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, жайыттар, суулар, токойлор, өсүмдүк жана айбанаттар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Рес-

публикасынын гана менчиги болуп эсептелет, бирдиктүү экологиялык системаны сактоо максатында өлкө элиниң жашоосу менен иш-аракетинин негизи катары пайдаланылат жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Жер ошондой эле менчиктиң жеке, муниципалдык жана башка формаларына таандык болушу мүмкүн, ал әми жайыттар жеке менчикте болушу мүмкүн әмес. Муну менен эл үчүн, өзгөчө өлкөнүн калкынын жалпы санынын үчтөн әкисине жакын бөлүгүн түзүүчү Кыргыз Республикасынын айылдык калкынын материалдык жетишкендигин камсыздоодо артыкчылыкка әэ фактор болгон малды қөбөйтүү жана асыроо үчүн жайыттардын коомдук мааниси баса белгиленет. Демек, айыл чарбасынын мындан ары өнүгүшүү, дыйкан жана фермерлердин кирешесинин өсүшү жайыт ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууга түздөн-түз көз каранды.

Ушуга байланыштуу экономикада, социалдык жана экологиялык чөйрөдө конкреттүү натыйжаларга жетүү максатында жайыттарды башкарууну жакшыртуу, жайыттарды деградацияга учуродон коргоо, алардын кунардуулугун арттыруу, жаратылышты калыбына келтирүүнү жандандыруу боюнча укуктук, уюштуруучулук, экологиялык, технологиялык, билим берүү жана илимий иш-чараларды ишке ашыруу милдеттери алдыга чыгууда.

Кыргыз Республикасында малчылык айыл чарбасынын негизги тармагы болуп саналып, айыл чарбасынын ички дүү өндүрүмүнүн 48% на жакынын берет. Өлкөнүн калкынын дәэрлик 60% ы айыл жергесинде жашашат.

Малчылыктын өнүгүшүнө негизги шарт болуп кецири табигый жайыттардын болушу эсептелинет.

Табигый жайыттардын жалпы аяны 9,147 млн.га түзүп, өлкөнүн жалпы аянынын жарымына жакынын ээлейт. Кылымдар бою кыргыз эли жашаган Ала-Тоо мал өстүрүүгө өтө ыңгайлуу. Каркыра, Ысык-Көлдүн сырттары, Сары-Жаз, Кара-Күжүр, Соң-Көл, Суусамыр, Арпа, Ак-Сай, Көк-Ойрок, Алай, Чаткал, Карап-Шоро ж.б. атактуу жайыттар деңиз деңгээлинен 1900-3500 бийиктиктө жайгашкан. Тоо арасындагы мөлтүр булактардан жана көк мөңгү муздардан агып түшкөн тунук суулар, малды жайы-кышы суу менен камсыздап турат. Бул жайыттарда малга жагымдуу ар түрлүү чөптөр өсүп, төрт түлүк малды жайытта асыро-ого кецири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.

1990-жылдары айыл чарбасында башталган жер реформасынын натыйжасында агрардык өндүрүштүн негизги каражаттары – жер, айыл чарба техникалары жана жабдуулар, мал менчиктештирилген. Бирок, жүргүзүлгөн реформалар күтүлгөн максаттарды актаган жок. Анткени, тыкыр негизделбеген саясат, бил стратегиялык тармактын чарба жүргүзүүнүн накталай жана майда товардык формага айлануусуна алыш келди.

Учурда бардык айдоо аянынын 79,6% жеке менчикте, калган 20,4% мамлекеттин менчигинде. Айыл чарбасынын 97% ашык өндүрүмү жеке сектордо өн-дүрүлөт. Дыйкан (фермердик) чарбаларда айдоо жерлеринин орточо өлчөмү 2,7 га, анын ичинде, сугат айдоолору 1,9 га түзөт. Жер үлүшүнүн аз өлчөмү айыл чарбасын натыйжалуу уюштуруу жана эмгек өн-дүрүмдүүлүгүнүн өсүшү үчүн олуттуу чектөө болууда. Айдоо аянынын өлчөмү бир адамга 0,25 гектарды түзөт.



2013-2017-жылдар аралығына Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алышынан. Анда майда дыйкан-фермердик чарбаларды кооперативдерге ирилештируүгө жана бириктириүүгө багытталган стратегия кабыл алынды.

Кыргыз Республикасында «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын кабыл алышыны, жайыттарды туруктуу башкарууга, натыйжалуу колдонуу боюнча жаңы системаны ишке киргизүүгө жана колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жергиликтүү коомчулуктарга унвалдуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул мүмкүнчүлүктөр жады демократиялык башкаруу институттарынын активдүү катышуусуна негизделип, Жайыт пайдалануучулар биримдиги өзүнүн аткаруу органдары болгон Жайыт комитеттери менен биргеликте иш алыш барат. «Жайыттар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча жемиштүү иштердин натыйжасында республикада 454 Жайыт пайдалануучулар биримдиги түзүлүп, анын жыйынтыгында жайыт ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу колдонуу маселелери кабыл алышынан ченемдик-укуктук негизде чечилип жатат.

Китептеги «Баш сөз» жана «Кириш сөз» А.З.Тұлебаев; «Кыргыз элинин жаратылыш-табият тууралуу ой толгоолору» бөлүмү А.З.Тұлебаев жана Гұлназ Аскарбек; «Кыргыз Республикасынын жайыттары», «Кыргыз Республикасында жайыт пайдалануунун укуктук негиздери», «Төрт түлүк малдын жалпы мүнәздөмөсү жана малчылыктын кыргыз элинин коомдук өнүгүшүндөгү мааниси», «Малчылыктын учурдагы абалы», «Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү», «Кыргыз Республикасында жайыттардын түзүлүп жана көмөрдөгүнде көрсөтүүлүштөрдөн туралуу макет» ж.ж.

гыз республикасында жайыт ресурстары үчүн чыр-чактардын себептери жана аларды жецилдетүү жолдору» жана тиркемелер бөлүмдөрү А.З.Түлөбаев жана А.Т.Исаев; «Жайыттардын сапатын жана баалуулугун аныктоонун салттуу ыкмалары», «Мал жаюунун салттуу ыкмалары», «Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу» жана «Жайытта мал багуу гигиенасы» бөлүмдөрү А.З.Түлөбаев жана Р.Салыков тарабынан даярдалды.

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЖАРАТЫЛЫШ-ТАБИЯТ ТУУРАЛУУ ОЙ ТОЛГООЛОРУ

Адам баласы жарагандан тартып әле өз жашоо-турмушун табияттын шарттарына ылайык жөнгө салууга аракеттенип келген. Бир жыл ичинде жаңыланып турган өзгөчөлүктөргө жараша даярдык көрүп, кийинки жыл үчүн турмуш-тиричилигин пландаштырышкан. Жашаган аймактарындагы тоолордун, дарыялардын, көлдөрдүн, түздүк-өрөөндөрдүн жана түрдүү өсүмдүктөрдүн бар же жок болушу, адамдарды ошол географиялык чөйрөгө ыңгайлашып жашоого, кайсы мезгилде кандай айбанга аңчылык қылууну, кандай өсүмдүктөрдү тамак-аш катары пайдаланууну, кайсы мезгилде кайсы жерге көчүүгө боло тургандыгын билүүгө, өздөштүрүүгө түрткү берген. Буларды билүү менен жыл мезгилдерин туура аныктоо көчмөн элдердин өз жашоосун улантуусуна көмөкчү болгон. Ошондой эле сууктун түшүшү, кардын эриши, өсүмдүктөрдүн гүлдөшү сыйктуу табигый кубулуштардын жылдын белгилүү бир мезгилиnde болушу, айбандардын жыл ичинде белгилүү бир убакта төлдөшү – адамдардын көңүлүн өзүнө буруп, жылсанакты (*календарь*) жаратууда маанилүү белги катары кызмат қылган. Жылдыздардын, күн жана айдын белгилүү бир мезгилдеги абалы, тигил же бул натыйжаларга алып келээри жөнүндөгү тажрыйба-билимдери абдан пайдалуу болгон. Мына ушулардын арасында өзүнөн башка да бир күчтүн бар экендигин, бул ааламда жалгыз әмес экендигин адам баласы түшүнө баштаган. Натыйжада аларда ишеним, ынаным пайда болуп, ошого жараша жашоодогу жаңы

жүрүм-турумдар, өз ара мамилелердин үлгү өрнөктөрү калыптана баштаган. Ал күчтү баалап, таазим кылуу максатында ага арнап курмандык чалышкан. Байыркы замандагы адамдардын мындай жүрүм-турумдары, өзгөчө Борбордук Азиядагы көчмөн элдерге таандык петроглифтерде кеңири чагылдырылган.

Кыргызда мезгил эсеби. Белек Солтоноев² атабыздын маалыматы боюнча байыртадан бери кыргызда saat болбогон үчүн, күнү-түндүн ичиндеги мезгилди болжоп, убакытты пайдаланып келген. Ал убакыттар 33 кө төмөнкүдөй бөлүнгөн:

- 1-таң-каракчы,
- 2-таң дүмпөйүү,
- 3-таң куланөөк,
- 4-таң кылаюу,
- 5-таң аппак атуу,
- 6-күн чыккан,
- 7-күн тоо-тоонун башына тийген,
- 8-күн көтөрүлгөн,
- 9-күн текши тийген,
- 10-шашке,
- 11-улуу шашке,
- 12-жалган түш,
- 13-чак түш,
- 14-түш кыя,
- 15-түш оогон,
- 16-сарт бешим,
- 17-кыргыз бешим,
- 18-ала көлөкө,
- 19-намаз дигер,
- 20-күн батар,

² Солтоноев Белек, 1991.

- 21-күн батқанда намаз шам,
- 22-бүрүүл, киши таанышаар-таанышпас,
- 23-эл аягы басыла,
- 24-намаз күптән,
- 25-тамак ичер,
- 26-тамакты текши ичкен, эл жатар,
- 27-эл текши жатканда,
- 28-уйкуга кирәэрде,
- 29-текши уктаганда, оор уйку,
- 30-түн ортосуна жакын,
- 31-түн ортосу,
- 32-түн ортосу оогондо,
- 33-таңға жакын.

Зоор жана насыбай атым, бәэ саам, жарма бышым, эт бышым, жарым күн, түш жарым, бир күн, күнү-түн деп убакытты бөлгөн.

Күндү отузга чейин айткан кыргыз, эң байыркы замандан ай эсебин билип, күн эсебин билбестен, бир жылда 360 күн деп эсеп кылган. Күндү жетиге айрып (ишемби, жекшемби, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума), Ирандын күн эсептөөсүн кожо, молдо, феодалдар аркылуу фарсыдан алган.

Ай эсеби. Кыргыздар Ай менен Үркөрдүн биригүүсүн тогоол, ал эми тогоолдон тогоолго чейинки убакыт аралыгын *тогоол ай* деп аташкан.

Июнь айынын башталышында Үркөр таң алдында биринчи жолу чыгып, Ай-Үркөр жылы башталат. Бул айдагы тогоол таң алдында болуп, бир жылы көрүнүп, бир жылы көрүнбөгөндүктөн 1-ай «арсар ай» деп аталаат. Азыркы мезгилде Үркөр горизонттон июнь айынын башталышында чыгат. Бишкек шаарынын горизонтунаң 10-июндан кийин көрүнөт. Ошондуктан, Ай-Үркөр жылынын башталышы 2-июнга туура келет. Бул ай ар-

сар ай аталганынын себеби, Күн Үркөргө жакын жайгашкандастан тогоол көрүнбөйт.

Экинчи ай жаңыргандан 23 күндөн кийин тогоол болуп, «23 тогоол» же «жалган куран» айы деп аталат.

Кийинки тогоол эки күн эрте болот. Ошондуктан, 21, 19, 17, 15, 13, 11 тогоол деп аталып, куут мезгилине жараша кийиктердин аты кошуулуп айтылат. Тогуз тогоолдан баштап кийиктердин аты кошуулбайт. Бул айда куут аяктагандыктан, ай аттары тогоолго жараша, *тогуздун айы, жетинин айы, бештин айы* деп айтылат. Апрелдин башында Ай жаңыргандан үч күндөн кийин Үркөргө тогошуу (тогоол) болгондуктан, бул ай *үчтүн айы* аталат. Бул айдын аягында Үркөр батып кетет. Кийинки тогоол Ай жаңырган күнгө туш келип, Ай-Үркөр жылнынын 13-айы *бирдин айы* деп аталат. Бул кубулуш күндүзү болгондуктан, көрүнбөйт. Муну, кыргыз жыл санакчылары эсептөө жолу менен аныкташкан.

Тогоол – үркөрдүн ай менен тоголушун, айдын анык кайсы ай экенин билмекке колдонушкан. Ата-бабаларбыз Үркөр топ жылдызынын көзгө көрүнгөн кээ бир белгилерине өзгөчө маани берип келишкен, «урпактар унупасын, тогоол күнү жагымсыз, ашуу ашпайт, ууга чыкпайт, той-томолок өткөрбөйт, деги эле жандуунун бардыгына жагымсыз үч күн созулат» дешкен. Тогоол күндөргө көңүл буруусунун бирден бир себеби, тогоол күндөрү сөзсүз түрдө аба ырайы өзгөргөн. Ай менен Үркөр топ жылдызынын тогошуусу Жөргө, көчмөн турмушта жашаган кыргыздарга да өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Ошондуктан, тогоол күндөрү көчүп-конуу, жайыт которуу, жол жүрүү иштери токтолтулуп, тогоолдун өтүшүн күтүшкөн. Тогоол күндүн алдында малын

толукташып, тогоол күн өткөнчө малына сак болушкан. Жазында айдап-себүү мезгилинде «үркөр батты, кош жатты» деген накыл сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Үркөр батты деген сөздү, байыркы қыргыздар көбүнесе Үркөр жерге түштү деп аташкан. Бул сөздүн айтылып калышынын да олуттуу себеби бар. Качан гана Үркөр батканда жер қыртышынын үстүнкү қыртышы ойдогудай ысый баштайт. Ошондо гана бел-белестеги, ой-қырлардагы чөптер дүркүрөп өсө баштайт. Төрт түлүк мал ошондо гана көк чөпкө кененирээк тоюп калышат. Үркөр жылдыз жерге түшкөн күндөн баштап қырк күн бәэниң сүтү табылгыс дары дешкен.

Ай жаңырганда ай арасы деп коет. Сөзсүз аба ырайы бузулат, бийик ашуу тоолордо кар жаайт. Үч күнгө созулат, бул сөзсүз болуучу окуя. Ушул қырк күндө Үркөр таң менен бирге бир аз көрүнүп калса, жай чилденин келгени. Эгерде, Үркөр жылдыз таң алдында көрүнүп калса, анда Сүмбүлө жылдызы тууйт дешкен. Анда таң сууп, бир топ адамдарга бәэниң сүтү жакпай, чөп ката баштайт.

Қыргыздардын алгач жашоосу негизинен аңчылык менен өткөндуктөн, айларга кайберендердин (*күйиктердин*) аттарын коюп, жылдын башын «жалган курان», «чын куран», «бугу», «кулжа», «теке» – деп башташкан.

1. Куран деп эликтин әркегин айтат, ургаачысын телки дейт. Жалпысынан элик деп атайбыз. «Жалган куран» деп аталғанынын себеби:

а) Август айында эликтерде куут башталып, сентябрь айларында куут бүтөт. Куут бүткөндө куран мүйүзүн таштайт (*ургаачысынын мүйүзү жок болот*). Ургаачысы экөөнүн айырмасы жок болуп калат. Ил-

гери мергенчилер жаныбарлардын ургаачысын аткан эмес. Ошондуктан кыш мезгилинде мергенчилер ууга чыгып эликтин кайсынысы курал, кайсынысы телки экенин ажырата албагандыктан, ушул айды *жалган курал* деп атап калышкан. Чын курандын мүйүзү чыгып 10-15 сантиметр болуп эркек, ургаачысын ажыратып калышкан;

б) Элик тогуздун айында жүгүрүп жана токтолот. Жалган куранды жаңыдан түйүлдүк пайдалануу. Бөоз-кысыры жалган, арсар чагы. Ошол себептен *жалган курал* дейт.

2. Чын куранды бооз-кысыры анык болгон үчүн ал айды *чын курал* дейт.

3. Бугу ушул айда төлдөгөн үчүн *бугу* дейт.

4. Бугу «Баш оонанын» аягында ышкырат (*ызырык*) дейт. Бугунун ызғырыгындай деп, анын үнү өтө уккулуктуу болуп көзген чагы. Бугу баш оонанын аягында, аяк оонанын башында баш оогон жакка кетип, кезип жүрөт. Ушул себептен *баш оона* дейт.

5. Аяк оонада бугунун аягы тынбай, маралга кыйгач жүгүргөн чагы болгон үчүн, бул айды *аяк оона* дейт.

6. Кулжа жетинин айында жүгүрүп, бештин айында токтолуп, кулжада тууйт, ошондуктан «Кулжа айы» дейт.

7. Теке бештин айынын 20-нан 30-на чейин бийик зоолорго чыгып, аба ырайына карап, үйүргө кошулаарын аныктайт. Эгерде, үйүргө эрте кошулса, улактары эрте туулуп, жүнү суюк, териси жука айбан болгондуктан, бийик тоонун суугуна туруштук бере албай өлүп калышат. Ошондуктан, кайберендерден эң кеч үйүргө кошулганы эчки, теке болушат. Үчтүн айынын башында жүгүрөт. Жут болоордо 15 күн кеч жүгүрөт. Ушул

айды төлдөйт, андыктан *теке* дейт. «*Ай караган текедей*» деген сөз бар кыргызда. Текелер айды эмес, жылдыздардын тогошууларын карашат. Ошого жараша келәэрки жылдын жазы эрте же кеч келәэрин – «*мояну создугаарын*» аныкташат. Ошого жараша қуутту эрте, же кеч башташат. Бул – тукуму кырылып калбашы үчүн болгон алдын ала көрүлгөн туюмдун (*инстинкт*) негизинде көргөн камкордугу.

8. Тогуздун айы. Кыргыз эң байыркы замандан бирөөгө ызааттап мал берсе, кудалыкка мал алып барса, тартуу берсе, тогуздал барган. Мисалы: 9 атка байге саюу, ханга тогуздал тартуу менен баруу (хан тартуусу тогуз деген макал) жана аялдардын элечегин тогуз кабат, же жети кабат кылып оронуу, ошол адат боюнча бул айды *тогуздун айы* десе керек.

9. Жетинин айы. Жети ата-бабасын билүү, жети кылым өткөнчө жети атасынан бери тууган деп, кыргыздар жетини бел кылган. Ушул себептен бул айды *жетинин айы* десе керек.

10. Бештин айы, бешенең бештен деп, кыргыз беш санатты артыгыраак көргөн. Ушул үчүн *бештин айы* десе керек.

11. Учтүн айы. Учтөн кийин чүч деп жана үч чапканча таяк көтөрүү, өлгөндүн үчүлүгү, конокко учтөн бириктирип тамак берүү адаттарын жүргүзүү мурунтан берки кыргыздын расими. Ушул себептен *учтүн айы* деп атоо киргизген чыгаар.

12. Бирдин айы. Туулмак бир, өлмөк бир, сөз бир деген. Ошондуктан айга киргизилиши мүмкүн.

1, 3, 5, 7, 9 деп бүткүл баарысын алым кылып эсептеп, так эсептебеген. Мисалы: 2, 4, 6, 8, 10 дорду айга кошпогону кыргыз так эсептин жолу туюк, алым эсептин жолу ачык, пайдалуу деп билет. Муну тогуз

коргоолдун алым коргоолун алыш, так коргоолун албагандан билим тажрыйба кылууга мүмкүн.

Мындан миң жыл мурда эле кыргыздын улуу аалымы, даанышман Жусуп Баласагын жылдыз аттарын так, даана жазып кеткен. Кыргызда зодиак жылдыздарынын «Топ жылдыздар» деген так, жакшынакай сыйымдуу аталышы бар. Аларга ата-бабалар Тараза, Үркөр, Сүмбүлө, Кош Өгүз, Керген Саба сыйктуу аттарды беришкен.

Тактап айтканда:

Үркөр – Телец

Эгиздер же Босого – Близнецы

Саратан – Рак

Арстан – Лев

Буудай – Дева (Колосья)

Тараза – Весы

Чаян – Скорпион

Жаа – Стрелец (Лук)

Теке – Козерог

Көнөк – Водолей

Балык – Рыба

Кой – Овен

Убакыт өлчөмү жаратылыштан алышып, кыска убакыт (*мунөт, saat, күн, сутка*) Жердин өз огунда айланышы менен, узун убакыт (*ай, жыл*) Айдын Күн орбитасында айлануусу менен байланышкан. Бул өлчөмдөрдү эч бир өзгөртүүгө мүмкүн эмес, анткени ал бардык өлкөлөрдө жана элдерде табигый түрдө бирдей.

Нооруз – айдын 1-күнү 22-мартка туура келет.

Үркөр – Букачар топ жылдызындагы жылдыздар тобу (*орусча Плеяды*). Ухер – буканын байыркы түркчө аталышы. Букачар (*Телец*) зодиак топ жылдызы

Үркөр атаелышынан келип чыккан. 21-апрелде Күн Букачар зодиак белгисинде жайгашкандықтан бул Үркөр айынын 1-күнү болот.

Босого – Эгиздер топ жылдызын байыркы қыргыздар ушундай атаган. Алтайлыктар азыр да «Эшик» деп аташат. Б.з.ч. IV-V миң жылдыкта жазғы күн-түн теңелүү чекити ушул топ жылдызда жайгашкан. Азыркы доордо (*эпохада*) 21-майда Күн Эгиздер зодиак белгисинде болуп, Босого айынын бирине туура келет.

Саратан – 21-июндан 20-июлга чейин созулат. Сары атан коңуздун (*чоң коңуз*) атынан коюлган. Коңуз ушул айда активдүү болот. 21-июнда Күн Рак зодиак белгисинде жайгашып, бул Саратан айынын бирине туура келет.

Асат – болжол менен июль айына туш келет. Асат – Арстан (*Лев*) топ жылдызынын қыргызча аталышы. 21-июлда Күн ушул зодиак белгисинде болгондукттан, бул күнду Асат айынын бири деп аташкан.

Сүмбүлө – 22-августан 21-сентябрға чейин созулат. Дева топ жылдызындагы Спика жылдызын қыргыздар Сүмбүлө (*сүмбүл чач – кара чач*) аташат. 20-августа Күн Дева зодиак белгисинде жайгашкандықтан, бул күн *Сүмбүлө* айынын бири болот.

Августун 17-20 ларында таңга маал күн чыгыш тараптан өйдө көздөй уюлгуп, комета сыйктуу болгон чоң жарық асманга көтөрүлүп, көлкүлдөп жылдызга айланып калат. Бул – Сүмбүлө. Эгерде, Сүмбүлө жылдызы көрүнүп кала турган болсо, түндүк-батыш тараптан көрүнөт да, ошол бойдон батып кетет.

Ошондон тартып, суук түшө баштайт. Ачык сууларга жашыл түстөгү балыр пайды болот. Сүмбүлө түшкөндөн кийин ачык сууларга жуунуу ден-соолукка терс таасирин тийгизет.

Кыргыз элинде, Сүмбүлө жылдызын көрүп калган төрт түлүк мал, келээрки кыштан чыкпай калат делет. Төрт түлүк мал чыгымга учурайт деген ырым-жырым эл арасында ушул күндөргө чейин сакталып калган. Ушуга байланыштуу, кыргыз эли кыр-кырлардагы жайлоолордон төмөнгө көчүп, журт которушуп, көлөттүү жайлоолорго көчүп-конушкан. Анын үстүнө Сүмбүлө жылдызы чыккандан баштап, жайлоолордун кыр-кырларындагы шамалдын күчү күчөп, бийик тоолуу төрлөрдөгү суулар чырымтал каймактай болуп тоо баштайт. Суу киругу мезгили токтойт. Бетегелүү белестерде да шамал күчөндүктөн, «сары сойгок» мезгили башталат. Күн суук тартып, мал жайлоодон ылдый качып калат. Сары сойгок мезгилиnde жайлоолордогу жылкылардын учуп өлгөндөрү көп кездешет.

Сүмбүлө түшөөр кезде малды ойдуңураак жерге түнөтүш керек, антпесе Сүмбүлө «туулганын» кадимкideй мал сезет, жылкы менен уйлар качат, көргөн мал үркөт, жүрөгү жарылып өлөт, Сүмбүлө көргөн мал кадимкideй коркуп турат, биринчи тууттагы байтал бээлер кулун таштап жиберет дешет карыялар. Жайлоодо булактар тоо баштайт. Илгери «Сүмбүлө чыкты, суу башы музгады» деп айтышчу экен. «Суунун башына Сүмбүлө тууптур», «Тараза чыкса таң суур, Сүмбүлө тууса суу суур», «Сүмбүлө туур сүмпүйүп, ат семирээр күмпүйүп» деп, ысык аптап өтүп, жылкынын тынчын алган чымын-чиркейлер жоголуп, күн салкындал, чөп жетилип, даамдуулугу артып, ошон учун мал семирип, жүнү жылтылдай баштаганына тогойт.

Тараза – 23-сентябрдан 21-октябрغا чейин созулат. 20-сентябрда Күн Весы зодиак белгисине келгендиңен, Тараза айынын бири болот.

Акраб – 22-октябрдан 21-ноябрغا чейин созулат.

Акраб (арабча) – чаян. 23-октябрда Күн Скорпион (Чаян) зодиак белгисинде жайгашкандақтан Акраб айынын бири болот.

Жаачы – 22-ноябрдан 22-декабрга чейин созулат. 19-ноябрда Күн Стрелец зодиак белгисинде болғондуктан, *Жаачы* айынын бири.

Текечер – 20-декабрдан 22-январга чейин созулат. 20-декабрда Күн Козерог зодиак белгисинде болғондуктан *Текечер* айынын бирине туура келет.

Көнөк – 19-январдан 17-февралга чейин созулат. 19-январда Күн Водолей зодиак белгисинде болғондуктан, бул күндү *Көнөк* айынын бири деп аташкан. *Көнөк* – жылкынын терисинен жасалган чака.

Үт – 18-февралдан 20-мартка чейин созулат. 20-февралда Күн Рыба зодиак белгисинде болғондуктан *Үт* айынынын бири деп аташкан. *Үт* – байыркы шумерлердин Күн кудайынын аты.

Кыргызда ай-күн-жылдыздарга тиешелцү белгилер: ай чалкалап жаңырса, элге тынчсыз өзүнө тынч болот деген. Ай короолосо аягыңды тос, жут болбой мал тезинен сүт берет. Күн короолосо күрөгүңдү тос, кар жаап кысымчылык болот деген. Эртең менен күн кызырып чыкса, элинди жоо чапкандай күйүн, кечинде кызырып батса, катының эркек туугандай сүйүн деген.

Кыш малчылар үчүн эң кыйын учур, кышкы чилде – 41 күн болгон. Эң суук бул мезгил декабрдың акыркы он күндүгү менен февралдың башына дейре созулган.* Кышты сууктун күчүнө карап аяздарга бөлгөн. Өтө суук «темир аяз» январга, андан жылуураак «мүйүз аяз» февралга, андан жылуу «кийиз аяз» февралдың аягы менен марттың башына туура келген.

Байыркы убакта чилденин пирине төө, жылкы, үй жана кой туш келген экен. Алар «суукту кимибиз

мурда басалы» деп кеңешкен имиш. Ошондо, «малдын аксакалы уй эмеспи, ошондуктан уй эле бассын» деп чечишилтири. Буга жылкы: «Силер мага бергиле, мен кыймылдатпай басайын» деп каршы болуптур. Бирок, ага макул болушпайт, береги чечимден кийин уй «сүүкту басып калайын» деген экен, бирок, ал ача түяк болгондуктан, суук чыга качып кетиптири. Ошондон бери суук болуп калыптыр деп айтылат.

Кыргыздар «Токсондун түшкөнц жаман. Чилдин чыкканы жаман» дешет (Абыкеев Ч., 2005). Бул калетсиз сөз. Токсон 29-ноябрдан баштап 11-декабрга чейин түшөт. Ушул мезгилде кар жаап катуу суук болот. Айрым жылдары 3 күндөн 7 күнгө чейин эрте же кеч келип, жылышып калган учурлары кездешет. Негизинен туура эле келет. Жылдыз санап мезгилдин тамырын кармап, кышта жаз, жайдын, жазда күздүн, жайда кыштын кандай болоорун алдын ала айтып койгон ата бабабыздан калган өнөр тилекке каршы жок болуп баратат.

Кочкор өрөөнүндө өткөн доордо Эсенбай эсепчи деген жашап өткөн. Эсенбай эсепчи чилдин чыгышын төртке бөлгөн.

Биринчи, «Кырк жигит» кетет деген. Бул 19-январдан 2- февралга чейин 12 күнгө созулат. Кырк жигит кетип атканда кычыраган суук болот. Муну «Жигиттер жигиттик мүнөзүн көрсөтүп атат»- деп коюшат. Кырк жигит кетип атканда кычыраган суук болуп, кар кайта-кайта жааса «Жыл жаанчыл жакшы болот экен» дешет. Эгер кырк жигит кетип жатканда күн жылымык тартып, кар жаабай калса, «Жылды кудай уратго. Жыл қургакчыл болуп, жер түшүм бербей, кыйынчылык болот окшойт. Жигиттер жигит мүнөзүн көрсөтпөй мылжыңдап калды» дешет.

Экинчи, 2-февралдан баштап «Қырк қыз» кete баштайт. Қырк қыз 2-февралдан 14-февралга чейин кетет. Қырк қыз кетип жатканда бирде жаркырап кун тийсе, бирде бүркөлүп, бирде жамғыр жааса, бирде карлап, қыздардын мұнөзүндөй мұнөз қылыш көрсөтөт. Муну «Қырк қыз қылыштанып жатат. Күн жаркырап тиийп кар эрисе, жаз келип калды дебегиле. Али көп оюондары бар, бул қыздардын» дешкен. Қырк қыз чыгып жатканда кар аралаш жамғыры көп жаап, бирде күн ысып кар эрип, жаз келгендей болуп жаркыраса «Быйыл жаз эрте келет окшойт. Жаз жамғырлуу болуп, жер айдоого жакшы болот көрүнөт. Жазга эрте камыналы» дешкен.

Үчүнчү, 14-февралдан баштап 26-февралга чейинки убакытты «Ыйлаак кемпирдин кеткен мезгили» дешкен. «Ыйлаак кемпир биринчи жумада жыла басып жумшак карап, кар аралаш жамғырлатат. Короо сарайга баш багып, мал жанды эсептейт. Үйгө баш багып, тириү жанды эсептейт. Анан әкинчи жумасынан баштап жинdep кирет.

Өркөчү менен тайлак калыптыр кокуй...

Ала албаптырмын... ала албаптырмын...

Күйругу менен козу калыптыр кокуй...

Ала албаптырмын... ала албаптырмын...

Әмчеги менен қыз калыптыр кокуй...

Ала албаптырмын... ала албаптырмын...

Соорусу бөксөрбөй келин калыптыр кокуй

Ала албаптырмын... ала албаптырмын...

Очок кучактаган чалга алым жетпептир кокуй

Чач уштугун көтөрө албаган кемпирге алым жетпептир кокуй

Қычыратып аязды түшүрө албаптырмын...

Бурганактуу борооң бороон қылбаптырмын

Кайрылып келээрки жылда дагы келээрмин,
Камыңарды ошондо чындал көрөөрмүн... деп боз-
доп ыйлап, кар борошолотуп, буй түшүрүп кетет имиш.
Ыйлаак кемпир «Казаныңарга эле эмес, этиңерге май
калтырбай алам» деп шерт кылып келет тура. Ошон-
дуктан жогорку ырды ырдал жатат да. Мунун түпкү
маани маңызы, кышка камылга көрүп жай күздө даяр-
дан дегенде жатат. «Келерки жылда дагы келээрмин..»
деп жатпайбы. Ыйлаак кемпир борошолотуп кар жаа-
дырып, муз тоңдуруп, суук кылып, титиретип үшүтүп,
жүдөтүп чыкса кыргыздар кубанып, «Ыйлаак кемпир-
дин бугу чыгып жакшы кетти. Жаз жакшы болуп үшүк
жүрбөйт» дешет. Эгер ыйлаак кемпир (20-26-февраль
ичинде) борошолотуп кар жаадыра албай, бугу чык-
пай калса «Силердиби, мени кетти дебегиле, 40 күн-
дө, ары ашса 90 күндө кайра дагы кайрылам. Ошондо
көрүшөбүз» деп кекенип кетет имиш. Жанагы апрел-
де, ал түгүл май ичинде кар жаап, үшүк жүргөндү
kyргыздар «Оңбогон ыйлаак кемпирдин бугу чыкпай
калды эле. Акыры келип бугун чыгарып кетти» дешет.

Төртүнчү, 26-февралдан 11-мартка чейин «Токсон-
догу чал» кетет. Бул мезгилде бирде күн жылуу болсо,
бирде сары карлап, бирде жамғырлайт. Муну «Токсон-
догу абышкы онтоп ары-бери бир ыптасынан экинчи
ыптасына оодарылып атат» деп коюшат.

Ошентип 11-марттан кийин кыш толук кетип жаз
келди болот. Бул төртөө кетип жатканда да, айрым
жылдарда 3 күнгө чейин ары бери эрте же кеч болуп
жылышмайы болот. Бирок токсон түшүп аткандагы-
дай 7 күнгө чейин жылышпайт. Мына ушул 12 күндөн
бөлүнгөн төрт бөлүк жылдын кандай болоорун аныктап
койгон. Жыл жаанчыл болобу же кургакчыл болобу?

Жаз әрте келеби же кеч келеби? Жазда кайта-кайта үшүк жүрүп жер жемишке, өсүмдүктөргө зыяны тиеби же үшүк жүрбөй берекелүү жыл болобу? Ушул төрт белүктүн ар бир күнүн санап, кандай кетип жатат деп, өзгөчө байкашкан. Эсте сакташкан. Ошондуктан нечен уламыштар айтылган. Маселен, «Кырк жигитке» жолугуп жүрөгү тоңуп, эч кимди сүйбөй калган кыз жөнүндө, «Кырк кызга» жолугуп жүрөгү тоңуп, кыз сүйбөй калган жигит жөнүндө уламыштар бар.

Күн, Ай, Үркөрдөн кийинки эле байыркы қыргыздардын урматтаган асман периси – Чолпон.

Чолпон жылдыз әл ишеними боюнча койдун пири. Андыктан аны Чолпон-Ата деген. Чолпон күн чыгаар алдында (*койлорду жайытка чыгарганда*) же Күн баткандан кийин (*койлор жайыттан кайтканда*) чыгат. Ушундан улам аны койлордун пири же «*койчунун жылдызы*» деп калса керек. Жайлоого чыгаар же андан түшөөр мезгилди Чолпон чыгаар мезгилге тушташтырган (*«Чолпон көрүндү – жүк артуу керек»*). Ошентип, илгерки көчмөндөр күн ысый әлек салкында көчүп, жаңы журтка жетип алган.

Илгерки замандарда «Чоң Жетигенди» көчмөндөр «Кичине Жетигендин» эки жакшы атына (*«ак сары ат» жана «көк сары ат»*) кол салганы жаткан «жети каракчы» деп түшүнгөн. «Ак сары ат» менен «Көк сары ат» Кичи Жетигендин эки чоң жылдызы. Алар аркандалып, бир учу Алтын Казыкка байланып, күзөтчүнүн кайтаруусу менен оттоп турат. Жети каракчы ушул аттарды уурдаганы түн бою аңдыйт. А аттар казыкты айланып тура берет. Жети каракчы аларга жете албайт да, таңдын атышы менен куру кол кайтып кетет. Бул окуя күндө кайталанат да, күндө ушундай болот.

Ал эми Жетигендин орто чёнинdegи бир жылдыздын жанында үлбүлдөп көрүнгөн кичине жылдызды «Үркөрдүн кызы үлпүлдөк сулуу» деп коёт. Аны бир кезде тиги каракчылар уурдал, ала качып алган имиш.

Жаңырган Айды карап туруп, Ай чалкалап жаңырса «өзүнө жайлую, өзгөгө жайсыз» деген. Мындайда, эгер кыш болсо, анда өтө суук же бороон-чапкын, жай болсо абдан ысыктык (*кургакчылык*) же баш-аягы жок жаан-чачын күтүлгөн. «Эртең менен Күн кызырып чыкса – элиңди жоо чапкандай күйүн, кечинде кызырып батса – катының эркек туугандай сүйүн» деген.

Кытайдын Шиц-Жаң уйгур автоном районундагы Кызыл-Суулук кыргыздар 2014-жылдын бирдин айынын биринчи күнүнөн тарта кыргызча ай аттарын колдонууга өтүштү (Маметтурган уулу Шайбек, 2014). Ай аттарын кыргызча колдонуунун негизи Эшенаалы Арабаевдин 1911-жылы басмадан чыгып, кыргыз-казак балдарына үйрөткөн «Төтө окуу» аттуу «Алиппе» китеби үлгү болгон. Андагы ай аттарынын азыркы жаңы календарлык ай аттары менен төп экени, бүгүнкү эл турмушунда колдонуусу менен салыштырылып изилденген.

Ай аттарын, анын маалдары менен тогоолдорун төмөндөгүдөй колдонуу сунушталган:

1. Бирдин айы (*январь*). Кыш айы. Бирдин айынын 15 жарыгы «мүйүз аяз маалы», 15 караңгысы «темир аяз маалы» аталат. Үркөр менен Ай тогуз жаңысынан тогойт.

2. Жалган куран (*февраль*). Жаз айы. Кыргыз ай санагында жылдын баш айы, 1-айы жалган курандан башталып саналган. Жалган куран айынын 15 жарыгы «кийиз аяз маалы», 15 караңгысы «каңтар аяз маалы»

atalat. Жалған куран жети жаңысынан Үркөр менен Ай тогойт.

3. Чын куран (*март*). Жаз айы. Чын курандын 15 жарығы «үт маалы», 15 караңғысы «соор маалы» аталат. Чын куран бешинен Үркөр менен Ай тогойт.

4. Бугу (*апрель*). Жаз айы. Бугунун 15 жарығы «чечек суу маалы», 15 караңғысы «жооза маалы» аталат. Бугунун үч жаңысында Ай менен Үркөр тогошот.

5. Кулжа (*май*). Жай айы. Кулжанын 15 жарығы «қызыл түлөө маалы», 15 караңғысы «қүкүк маалы» аталат. Кулжа бир жаңысынан Ай менен Үркөр тогойт.

6. Теке (*июнь*). Жай айы. Текенин 15 жарығы «тамыз маалы», 15 караңғысы «теке тамыз маалы» аталат. Текеде тогоол болбайт.

7. Баш оона (*июль*). Жай айы. Баш оонанын 15 жарығы «саратан тамыз маалы», 15 караңғысы «асат маалы» аталат. Баш оона 21 жаңысынан тогойт. Бирок, тогоол белгиси айқын болбайт.

8. Аяқ оона (*август*). Күз айы. Аяқ оонанын 15 жарығы «сүмбулө маалы», 15 караңғысы «мыйзам маалы» аталат. Аяқ оона 19 жаңысынан тогойт деген көз караш бар, бирок тогоол белгиси анық эмес, агадагы өзгөрүш анчейин болбайт.

9. Тогуздун айы (*сентябрь*). Күз айы. Тогуздун айынын 15 жарығы «боз короо маалы», 15 караңғысы «кыргыек маалы» аталат. Тогуздун айы 17 жаңысынан Үркөр менен Ай тогойт.

10. Жетинин айы (*октябрь*). Күз айы. Жетинин айынын 15 жарығы «акрап маалы», 15 караңғысы «кабыс маалы» аталат. Жетинин айы он үч жаңысынан тогойт.

11. Бештин айы (*ноябрь*). Қыш айы. Бештин айынын 15 жарығы «чил арыш маалы», 15 караңғысы

«токту тойбос, чөмүч кургабас маал» аталат. Бештин айы он үчүнөн тогойт.

12. Учтун айы (*декабрь*). Кыш айы. Учтун айынын 15 жарыгы «боз кыроо маалы», 15 караңгысы «кара аяз маалы» аталат. Учтун айы он биринен тогойт.

Жыл эсеби. Жыл мезгилдерине байланыштуу болгон ишмердүүлүктөр да жылсанакты жаратуу зарылчылыгын шарттаган. Бул жагдай өзгөчө көчмөн калктарда таасирдүү болгон. Көчмөн элдер кайсы мезгилде көчүү, кайсы жерде, канча убакыт жашап калуу керектигин алдын ала билүүсү зарыл болгон. Себеби, алар ушул жагдайларга жараша убактыларын бөлүштүрүшкөн.

Элдин айтуусунда чычкан менен төө жылга кирмекке талашип, чатакташкандан кийин башка ай-банаттар мындай акылга келишет экен: «Күндүн чыкканын кимиңер мурун көрсөңөр, жылга ошол кирсин». Төө таң атканча уктабастан, жатпастан күн чыгышты карап турганда, чычкан мени булар жектеди, төөнүн бою чоң, күндүн мурун көрбөйбүз, эми кандай айла кыламын деп, таң атканча ары-бери жүргүрүп, эптеп төөнүн кулагына чыгып алсам, күндүн көзүн мурун көрөм деп, күн чыгаарда төөнүн кулагына чыга калып, анан кире качып кеткен. Төө таппай калып, чычкан жылга кирип калган үчүн төө чычканды күлдөн издең, көбүнчө күлгө оонаганы ошондон дейт.

Дүйнө әлдеринин басымдуу көпчүлүгү расмий колдонгон жылсанак, Рим императору Юлий Цезардын демилгеси менен б.з.ч. 46-ж. Александриялык астроном Созиген тарабынан Күндүн жылдык кыймылына негизделип түзүлгөн (Калыбеков А., 2012). Жылдын узактыгы 365 сутка 6 saat деп кабыл алынып, эсептөө ыңгайына карап ар бир төрт жылдын биринчи үч жылы 365 сутка, ал эми төртүнчү жылы 366 сутка (*ви-*

сокос жылы) менен әсептелген. Жыл 12 айга бөлүнүп, ар бири 30, 31, 28 же 29 күндөн турган. VI қылымда сак урууларынан чыккан Рим монахы Дионис-Кенже-нин сунушу менен Иисус Христостун (*Ииса пайгамбар*) туулган күнү Юлий жылсанагының башталыш датасы 1-жылдын биринчи күнү деп кабыл алынган.

XVI қылымга чейин католик чиркөөсү юлий жылсанагын расмий колдонушкан. Жазғы күн-түн теңелген күн менен анықталған Пасха майрамы 10 күнгө жылышып кеткендигине байланыштуу, 1582-жылы Рим папасы Григорий III-нүн буйругу менен жылсанак реформасы жүргүзүлүп, юлий жыл санагынын 5-октябрь 15-октябрь деп кабыл алынган.

Такталған Григорий жылсанагы Күндүн жылдык кыймылына дал келген менен кемчиликтери көп: жылдын башталышы астрономиялық мезгилдерге дал келбейт; айларда сутка саны ар түрдүү; айдын башталышы жуманын күндөрү менен дал келбейт; бир да космостук ритмдер же биоритмдер менен байланышпайт.

Чыгыш элдери б.з.ч. IV-III миң жылдыкта эле жыл эсебин жазғы күн-түн теңелгенде «Нооруз» майрамын өткөрүшүп башташканын Саймалы-Таш петроглифтери далилдейт. XI қылымда улуу математик жана астроном О.Хайям тарыхтагы эң так күн жылсанагын түзгөн. Бул жыл санак боюнча 33 жылда 8 високос (толук) жылы киргизилген. О.Хайямдын жыл санагы азыркыга чейин Иранда, Индияда расмий улуттук жыл санак катары колдонулат.

Чыгыш жылсанагынын түбү, түпкү өзөгү – кыргыздын жыл санагы болот. 1929-жылы Хакасиядагы Ак-Суу дарыясынын боюнда бир жарым метр терендиктегі мойнунда шурусу бар баланын сөөгү табылған. Бул

«жөн эле шуру, кооздолгон буюмдар» деп, табылгы Эрмитажда (*Санкт-Петербургда, РФ*) 54 жыл кыймылсыз жаткан. 1984-жылы тарых илимдеринин доктору В.Е.Ларичев аны кайрадан изилдеп, бул жыйырма төрт миң (24.000) жыл мурдагы болгон окуя экенин аныктайт. Сөөктөрдөн жасалган шуру, айдын абалына негизделген жылсанак деп далилденип, илимий журналга жарыяланат. Төрт жылдык кызуу талкуулардын жыйынтыгында, окумуштуулар шурунун «ай календа-ры» экендигине макул болушат. Ошол эле В.Е.Ларичев Хакасияда Ак-Суу дарыясынын боюндагы Кара-Тоодо аскага чегилген Жетиген жылдызынын сүрөтүн иликтеп, чечмелейт. Көрсө, бул сүрөт 30 миң жыл мурда чегилиптири. Окумуштуунун аныктоосу боюнча, кыргыздар илгери эле Жетиген жылдызынын улуулугун жана Алтын казык жылдызын таанып, турмуш тиричилигинде колдонушуп, жылсанактын жардамы менен бир кылым алдын-ала кайсы күнү күн тутулаарын айта алышкан экен.

Кыргыз эли көчмөн эл катары жаратылыш менен коюндаш бирге жашап келишкен. Алар өздөрүн жаратылышка эч убакта кожоюн эмес, тескерисинче улуу жараткандын жаратылышынын койнунда жашаган бир мүчөсү катары караган (*Шералиева А.Ж. 2015*).

Кыргыз элинин табиятка болгон мамилеси. Кыргыздар табиятты ыйык тутуп, ага өтө этияттык менен аяр мамиле жасаган. Табият менен эриш-аркак жашаган элибиздин сыйынганы да табият болгон, айрым учурларда берген баталары да табият менен байланыштуу болгон:

«Тоо – ата, суу – энебиз,
Тоодой бийик, суудай тунук өмүр берсин!

Өзөндө суу мүрөк чачсын.

Ак мәңгүдөй, карлуу тоодой калдайган,

Ак калпактуу ушул әлге кут айтсын!

Ошондой эле каргыш айтууда да табиятты колдон-
гон учурларды байкоого болот:

«Ушул сөзүң чын болсо,

Айтканыңды кылбасам

Төбөсү бийик көк урсун,

Төшү түктүү жер урсун».

Демек, байыркы адамдардын жашоо тажрыйба-
сынан жараган нерселер бүгүнкү адамдар үчүн чоочун
эмес. Биздин ата-бабалардын салт-санаасы құнұмдуккө
эмес, түбөлүккө багытталған. Адам өмүрү ашып кетсе
жүз жыл, ал әми улут өмүрү түбөлүк.

Кыргыз жери чымын-чиркей, көгөн чаккыс жай-
кы-кышкы жайыттарга бай. Каркыра, Ысық-Көлдүн
Сырттары, Сары-Жаз, Соң-Көл, Суусамыр, Ак-Сай,
Арпа, Солтон-Сары, Кара-Күжүр, Көк-Ойрок, Чаткал
ж.б. Булардан сырткары, ичкерки жайллоо-кыштоолор
— мал-жандын сецири. Төрт-түлүк өрүш алған, көз ку-
марын кандырган мындай жер соорулары элдин ба-
сын, баркын арттырат. Ошондуктан:

«Көк тескей көбүргөндүү көк жалбырак,

Көргөндө көркү менен көз кандырат.

Өйүзү арчалуу бет, жайык күңгөй,

Корумдан койлор өтсө, таш калдырап,

Суйкайган сулуусу ашкан биздин жайллоо,

Жүрөккө жүрө берчу так калтырат» (Мидин).

Кыргыздар: «Тоо-тاشың, жер-суундан айланайын,
тоо-ташың, жер-сууң колдо» — деп айтат. Бул жерге-
биздин касиетин, кереметин баяндап турат. Андай жаг-
дайын акындар ырга кошуп, жазуучулар сүрөттөштү,

сүрөтчүлөр сүрөткө тартты, обончулар, композиторлор обон созушту, уз-усталар көркөм оюм көчөттөргө символдоштурушту.

Кыргыз эли дайыма табият менен аралаш жашагандыктан, экинчиден эскиден тецирчиликти катуу кармагандыктан, жаратылышты эч убакта адамдан төмөн турат деп карашкан эмес (Абыкеев Ч., 2009). Бардык жандуу жана жансыз нерселер адам менен бирдей укукта, бизди курчап турган дүйнө, адамдын укугу канча болсо, алардын да укугу ошончо деп кабыл алышкан. Ошондуктан, кыргыздардын жаратылышка болгон аяр мамилеси акырындан калыптанган. Кыргыз элинде жаратылыштын айрым бир жок болуп кетүү коркунучу туулган, дайыма коргоого, сактоого муктаж болгон айбанаттарды, же болбосо жаратылыштын кээ бир кооз жерлерин өзгөчө көңүл буруп карашкан.

Кыргыз эли көчмөн эл катары өздөрүн жаратылышка эч убакта кожоюн эмес, тескерисинче улуу жараткандын жаратылышинын койнунда жашаган бир мүчөсү катары караган. Айланы-чөйрөнү курчаган жандуу-жансыздын ар биригинин жарыкчылыкта өз орду, өз укугу бар деп түшүнгөн. Адам укугун алардынан жогору койгон эмес.

Кыргыздар үчүн «убал» деген аныктама өтө чоң мааниге ээ. «Бейкүнөө кумурскага зыян кылба, убалы тиет» дешет элде. Ал түгүл «чөпту да жөнү жок белеп-тепсеп, үзсөң убал, тийбе» дешет. Эн башкысы ушул сөздөрдү укканда ишенип, сестенип каласын да аткарасың. «Убал» деген сөздүн таасири ар бир кыргыздын көкүрөгүнө катуу уюган. Жаратылыш жандыктары, алар менен коюн-колтук алышып жашоо эли-бизде көптөгөн уламыштарды пайда кылган. Мындай

уламыштардын түпкү маани-маңызы жаратылышты коргоого, алар менен тең укукта, гармонияда жашоого багытталған.

Мисалы, биздин улуу тоолорго келгин күш катары келүүчү аңыр аттуу канаттуу бар. Өзү жапайы, өрдөктөн чонураак, жапайы каздарча бар, ал түгүл чоң эркектери ак куулардай болот. Ак темгил кызгылт түстөгү кооз күш. Бул күштар биздин тоолордогу көлдөргө өтө көп уялап, балапан учурушат. Кыргыз баласы аңырга тийбейт. Аңырды ыйык күш катары карашып, төмөндөгүдөй уламыш да айтып жүрүшөт.

«Бир пайгамбардын жалгыз уулу болот. Ал уулун көзүн карап аябай эрке өстүрөт. Чоңойгондо өзү алам деген кызды алыш берет. Тилекке каршы келини өтө тилдүү чыгып, кайын энесине да, кайын атасына да күн көрсөтпөй ачуу тили тиет. Мындаи күйүктө чыдабай баланын энеси кайтыш болуп калат. Кайын энеси өлгөндөн кийин келин ого бетер күчөп, кайын атасын кодуладай баштайт. Ошондо чыдабай кеткен пайгамбар кайнатасы: «Ушу сен дайыма эле каяша айта берчү болдуң, деги айтканымды аткарбачу болдуң, ушу сен аңыр болуп аңқылдан калчы» деп каргап койгон. Мына ошондон кийин ал келин аңырга айланып, аңқылдан учуп кеткен. Ошондон бери кайнатасынан кечирим сурал, сыйдал, үн салып учуп жүрөт дейт. Бул аңыз кеп, уламыш.

Мунун түпкү маанисинде аңырга тийбесин деген улуттук философия жатат. Эмнегедир тоолуктардын көкүрөгүнө ушул легенда катуу уялагандыктан, аңырга тийүүгө батынбайт. А биз кичине кезибизде «Аңыр адам болгон, пайгамбардын келини болгон» деген сөздү бала кезибизден жомок катары угуп жүрүп, ушундай

түшүнгөндүктөн, бул аңырга дит багып тийбей калганбыз. Кыргыздардын адам катары караганынан улам, анын этин жегенге дити барган эмес. Ошондуктан, кыргыздар тийбегендиктен кыргыздардын жайлоолорунда аңырлар көбөйүп кеткен.

Кийин биздин тоолорго башка улуттун өкулдөрү көбүрөөк келип, аңырды атып, жок кылып кириши. Аңыр, жарыктык, өтө баё күш болот. Ўй ордундай кичинекей көлчүк болсо деле, ошол жерге жумуртка тууп, балапан басып чыгара берет. Бул күш анын үстүнө адамдан да көп корко бербейт. Өзгөчө кыргыздардын жайлоосунда булар көп мекендеген дагы, адамдан дээрлик коркушкан эмес, себеби, кыргыздар аларга эч качан зыян кылган эмес. Бул күштүн аңкоо экенин көргөн кыргыздар, жок кылбай сактап калыш учун, жогорудагы легенданы ойлоп чыгарышкан экен...

Кыргыздарда боорукерлик өзгөчө өнүккөн. Аңыр болуп калган учун, ал жараткан тарабынан жазасын алды, жазасын алгандан кийин буга боор ооруш гана керек. Аны жазалаштын кажети жок. Экинчиден, ыйык күш делип калган. Ал аңыр күнөөсүн мойнуна алып, аңқылдап ыйлап, «Мендей болуп калбагыла» деп ыйлап жүрөт деп түшүнүшкөн. Тескериシンче, аялдарга «силер тилицерди узун кылбагыла, кайнатаңарга акаарат сөз айтпагыла, себеби мендей болуп каласыңар» деп айылдын үстүнөн аңқылдап учат. Аңыр аңқылдап учуп баратканда биздин ата-энелерибиз тили узун келиндерге «Эй, эй кара аңырды, аңырдай болуп калба» деп айтып турушкан. Ошондуктан ал ыйык күшту коргошкон. Философиялык жагы ушундай. Ал эми түпкү маанисинде мууну бир ақылдуу адамдар ойлоп чыгарган.

Кыргыздарда мынданай айрым бир канаттууларды же айбандарды коргоого алган мисалдар өтө көп. Ошолордун баардыгы жөн жерден чыккан эмес. Түбүндө терең мааниге ээ. Кыргыздарда жандық болсо эле атып, этин жей берүүгө болбайт. Кайсы айбандын этин жей бериш керек, кайсы айбандыкын жебеш керек экендиги так аныкталган. Муну әлибиз катуу сактайт.

Мисалы, суурдун этин кыргыздар жешкен эмес. Башка улуттун өкүлдөрү жей бөришет. Суурду дагы башында адам болгон деп коюшкан. Ууру адам болгон, ууруулук кыла берип, ар кай жерге оокатын ката берип, этегинде бир бечаранын ақыркы тамагын уурдал кетет. Үңкүргө алып барып катып салат. Тигил бечара көп балалуу болот. Ошол балдары ачка отуруп ыйлаганда, энеси: «Сен ошол үнкүрдөн чыкпай, аңкыштап ышкырып кал, мендей болуп боздоп кал!» деп каргайт. Каргаганда суурга айланып, ийинден чыкпай көп бала тууп, аңкыштап ышкырып калганы ошондон деп айтышат. Түпкү маанисинде суурду кармап алыш оцой. Ийине кылтак салып койсоң эле түшө берет. Кыргыздар ушинтип коргобогондо, кыргыз жеринде суур жок болмок. Ошондуктан анын этин жешкен эмес. Биринчиiden, бул жerde суурду кармабай тим коюштун мааниси жатат. Экинчиiden, суур өзу төрт же беш эле ай жарыкта болот. Калган убагында дайыма чәэнде уктап жатат. Уктаған айбанга киргендиктен кан айлануусу аябай жай болот. Ал эми кан айлануусу аябай жай болгон айбандарда жугуштуу ооруулар көп болот. Мисалы, аюуда, кашкулакта, өзгөчө алар рак ооруусун көп жуктурушат. Өздөрү рак ооруусу менен оорубайт. Ошондуктан, суурдун этинен ооруу жукпасын деп же дирткен эмес, кыргызда. Бул тубаса илим, табияттан

алынган кыргыздардын ақылдуулугу болгон.

Кыргыздар миндеген жылдар жаратылыш менен коюндаш жашап жүрүп, эмнеге кандай мамиле жасаш керекти так аныктап коюптур. Ата-бабабыз эмне мурас калтырса, ойлонбой туруп аткарышыбыз керек. Себеби, аны алар миндеген жылдардагы жашоо тажрыйбасынан өткөрүп, кабыл алышкан.

Кыргыздар эмнени болсо да чегинен ашпоону тутунушкан. Мисалы, кийиктерди кыргыздарда токсон тогузга чейин атканга гана салты уруксат берет. Андан ары жүздү атканга уруксат жок. Токсон тогузду атканда тоңко турат деп коет. Андан кийин жүз бирге чейин атасың дагы, андан кийин эликтин арбагы, кайберен эненин каргышы, кусуру ура баштайт дейт. Буга далил «Кожожаш» эпосу бар. Кийиктин улагын атпа дейт, жазында боозун атууга тыюу салат. Болбой улак аткандарды эскерткен «Карагул ботом» аттуу чыгарма бар, анда кийиктин улагы экен деп, кийик тон кийип таш түбүнө уктап калган өзүнүн жалгыз баласын атып алган мергенди баяндайт.

Ал түгүл тоо кийиктеринин асыл тукумдуулугун сактаганга түрткөн дагы бир легенда бар. Кыргыздар ар бир жандуу-жансыздын, жердин, суунун, жандыктардын ээси бар дешет. Кийикти «Кайберен эне» деп аташат. Текелердин, кулжалардын арасында жондорунда ак ала тагы бар өтө чоңдору болот. «Ала жон кайберендердин менчиги, Кайберен эне аларга туз жүктөп келип, кийиктерге чачып турат, өздөрү да ушуларды минип жүрөт. Ошондуктан жондору жооруп, ала жон болуп калган» деп коюшат. Көрсө ошол асыл тукумдарды атпагыла дегени турбайбы. Аны жөн эле атпагыла десе «Эмнеге атпайт элем» деп ата бе-

рет да. «Анын жону жооруп, ошондон улам ала жон болуп калған, ал дайыма туз артып келип жүрөт, туз арткан кийигин атып алсаң, сени карғап коет» дейт. Анан ошондон коркушуп, ала жондорду атпай калышкан. Ала жондордун әчкиси да, текеси да чоң-чоң болот әкен. Қыргыздар ушундай жолдор менен асыл тукум чоң-чоңдорун аттырбай, майда-чүйдө начарларын аттырткан. Ушундай ақылмандуулук жолдор менен қыргыздар жартылышты коргогон.

Қыргыздарда мыкты жерлерди «Ыйык жер, мазар, бул жердин әсі бар» деп коркутуп тийгизишкен әмес. Әсі бар деген қыргыздын жерлеринин баары кооз, коргоого муктаж жаратылышы ажайып жерлер. Жапайы талдар, теректер өскөн жерлерди мазар деп аташып, терегин қыйбаш учун, өрттөбөш учун ошондой ишенимди киргизишкен. Жок болуп кетпесин, көбөйсүн деген мааниде, мазар ыйык жер деп койсо, қыргыздар тийбейт. Булактын башында өскөн теректерди қыйдырбай, муну кескилеп отун қылып салбасын, же болбосо үй курулушуна қыйып албасын деп, ушундай жолдор менен коргоп калышкан.

Қыргыздарда дайыма жаратылыш менен сүйлөшүү мамилеси бар болгон. Кадимкідей жаратылышты жансыз катарында карабай, жандуу катарында карап, аны менен тыгыз байланышта болгон. Мамилелеш болуп, мамиле түзгөн. Бирок азыркы күндө қыргыздардын философиялык түшүнүктөрү кецири ачылбай жатат.

Суунун жәэгинде жашаган кундуз деген айбан дәэрилик жок болуп кетти. Қызыл китеңке кирген, бирок, киргенине карабай жок болуп баратат. Кундуз өтө ыйык айбан, адам катарында баалашып, кундуз бар жерде әлүү кундуз болобу, жұз кундуз болобу, болгону

эки же үчөөнү гана алганга уруксат берилген. Андан бөлөк кармаганга уруксат берилген эмес. Каргап салат деп коркушкан. Кундуздар өздөрү карыган кундуздарды жәэкке чыгарып салышкан. Карыган кундуздар камыштын четине чыгып, көзүн жумуп жатып калган. Ошолорду алганга гана уруксат берилген. Кундуз бар жер – ырысқынын жери деп айтылган. Кундуз бар жерге келип, сыйынып, зыярат жасап кеткен адам байыт дешкен. Мал жукпай, байлык жукпай кыйналгандар кундуз бар жерге келип зыярат жасап кетсе, байышкан. Балалуу боло албай жүргөндөр, ошол жерге келип балалуу болушкан. Мисалы, күйөөгө тие албай жүргөн, кара далы қыздар келип ошол жерге сыйынса, күйөөгө тийишкен. Ушинтип кундузду ыйык, өзгөчө айбан катарында карашкан. Ошондой жол менен коргоп, сактап келгендиктен, миңдеген жылдар бою кундуз жоголбой қыргыз жеринде жашап келген. Кийин кундуз такыр жок болуп кетти. Кундуз жарыктык кишидей ойногон неме болот экен. Арс чычкандан чоңураак, суусардан кичине кичирээк. Жұну тим эле кулпуруп, керемет жаркылдайт экен. Өндөрү карагжын-курөң түстө болуп, ушунчалық жұну сыйдаң келет. Ошолорду кийин башка улуттун өкүлдөрү келип талкалап салышты. Мына ушундай кундуз сыйктуу айбандар, кечәеки эле башка улуттун өкүлдөрү басып кирип келгенге чейин миңдеген жылдар бою жашап келгенинин башкы себеби, табиятты ыйык деп кармаганыбыздан. Суусардын терисин жака кылып, анан жәэгине ичке кылып кундуздан кыйытып алып кийишчү. Мына ушул ичке кыйытылган кундузду дагы «кундуз жака» деп атап калышкан. Қыргыздын артыкчылығы менен миңдеген жылдар бою кундуз сакталып келген.

Эгерде, биз дагы жаратылышты сактоонун дагы бир жолун таба албасак, анда биз жаратылышты жок қылып алабыз. Бул жөл мыйзам болбош керек, мыйзам бул адамды мажбурлоо, мисалы «сен бул айбанды атпа, атсаң баланча жылга кесип жиберем» деген сөздүң аркасында, «әч ким көрбөй калса, кармалбай калам, аны әч ким көрбөгөндөн кийин далилдеги-че качан» деген ой турат да. Ошондуктан, адамды мажбурлоо жолу менен эмес, жүрөгүц, ыйманы менен коркуп, жасабай турған жол таап жетишибиз керек. Ата-бабабыздың жаратылышты сактоо эрежеси ошондой болуп жатпайбы. Адам өз әрки менен жаратылышты коргоп, аны ыйык деп санап, өзңүң жеке каалоосу менен, бирөөдөн коркпой, кудайдан гана коркүш керек. Адамдың жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө жетсе, ошондо гана жаратылышты толук сактаганга жол ачылат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЙЫТТАРЫ

Кыргыз Республикасы Орто Азиянын түндүк-чыгышында жайгашкан жана Тянь-Шань тоо кыркасынын батыш бөлүгүн жана түндүк Памир-Алай тоолуу аймагын ээлейт. Кыргызстан тоолуу өлкө, анын жалпы аймагынын 80% көбү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктике жайгашкан (тоолор 94%: анын ичинен бийик тоолор 70%, башкалары 24% жана түздүктөр 6% түзөт).

Кыргыз Республикасынын аяны 199,9 миң чарчы км. Батыштан чыгышка карай максималдуу аралык 925 км, түндүктөн түштүккө карай – 453,9 км түзөт.

Түндүгүнөн, батышынан жана түштүгүнөн Қазакстан, Өзбекстан, Тажикстан Республикалары менен, чыгышынан жана түштүк-чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Кыргызстандын чек арасынын жалпы узундугу 4508 км.

Кыргыз Республикасынын климаты континенталдуу, кышы муздак, жайы ысык, бул деңиз деңгээлинен бийик жайгашканда көз каранды. Жаан-чачындар көбүнчө, күз, кыш жана жаз мезгилдеринде жаайт, жай мезгили көпчүлүк учурда кургакчыл болот.

Кыргыз Республикасынын аймагы бийик тоолуу система болгондуктан жаратылыш жана антропогендик таасирлерге алсыз. Өлкөнүн аймагынын 20% гана жашоого биоклиматтык шарттары бар аймак болуп саналат, ал жерде калктын негизги бөлүгү, дээрлик бардық өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшү жайгашкан жана дал ушунун жыйынтыгында айланча-чөйрөнүн булғанышына, жаратылыш ресурстарынын түгөнүшүнө туш

келген аймактар антропогендик таасирге, жаратылыш балансынын бузулушуна дуушар болууда.

Калктын басымдуу бөлүгү деңиз деңгээлинең 1800 м бийиктике жайгашкан областарда жашашат. Орточо бийиктик 2750 м, максималдуу бийиктик 7439 м. Ал эми минималдуу бийиктик 401 м (Лейлек районунун аймагы) түзөт.

Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 2015-жылдын 26-ноябринде 6 млн адамды түздү. Республиканын борбору – Бишкек шаары. Административик-аймактык бөлүнүү боюнча республика 7 обласка жана 44 районго бөлүнгөн.

Жер ресурстары³. Жерлер өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуучу негизги жаратылыш ресурстарынын бири болуп саналат. Жер ресурстарын экологиялык жактан негизделген жана тенденцийлөн пайдалануусу жана корголушу учун жер пайдалануунун оптималдуу структурасын түзүү, түрдүү планнады чарбалык иштердин жерге терс таасирин минималдаштыруу, жерлерди жана топурактарды пайдаланууну жана коргоону ченемдик усулдук камсыз кылууну өркүндөтүү зарыл.

Жерди мамлекеттик эсепке алуунун маалыматтары боюнча 2011-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын аймагы 19995,1 миң га түзөт. Бул жерлер категориялар боюнча төмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн (миң га):

- Айыл чарба багытындағы жерлер - 5679,7 (28,5%);
- Калктуу конуштардын жерлери - 266,4 (1,3%);

³ Маалымат Кыргыз Республикасынын 2006-2011-жылдарда курчап турган чейресүнүн абалы женөндөгү улуттук докладынан алынды (Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, 2012-жылдын 7-августу, №553).

- Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо ж.б. жерлер - 222,7 (1,1%);
- Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери - 707,4 (3,5%);
- Токой фондунун жерлери - 2617,2 (13,1%);
- Суу фондунун жерлери - 767,3 (3,8%);
- Запастагы жерлер - 9734,2 (48,7%);
- алардын ичинде бөлүштүрүлбөгөн жайыттар - 4824,3 (24,1%)

Жер фондунун түзүмү. Айыл чарба багытындагы жерлер 2010-жылы бүтүндөй жер фондунун 28,5% түзөт жана 5679,7 миң га ээлейт. 2009-жылга салыштырганда айыл чарба багытындагы жерлер 30,2 миң га азайган, бул 0,5% түзгөн. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аяны кыйла көбөйгөн (жалпы жер фондунун 3,5%) түзгөн. 2010-жылды бул категориядагы жердин аяны 707,4 миң га түзгөн, 2009-жылга салыштырганда аяны 174,8 миң га (32,8%) көбөйгөн. Токой фондунун жерлери 2617,2 миң га - 13,1% жана 2009-жылга салыштырмалуу токой фондунун аяны 54,8 миң га азайган (токой фондунун жер категориясынын 2%).

Калктуу конуштардын жерлери 272,9 миң га түзөт же бүткүл жер фондунун 1,3% түзөт жана 2009-жылга салыштырганда 20,8 миң га көбөйгөн. Калктуу конуштардын аяны такай жана кыйла көбөйүү тенденциясына ээ. Запастагы жерлер да кыйла өзгөрүүгө дуушар болууда. 2010-жылды анын аяны 9734,2 миң га же жалпы жер фондунун 48,7% түздү жана 2009-жылга салыштырганда 0,9 миң га азайды. Ошол эле мезгилде 2009-жылды 2008-жылга салыштырганда 96,8 миң га (1%) азайган.

Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо ж.б. 222,7 миң га – же фондунун структурасында 1,1% әзелейт жана жылдар боюнча олуттуу деле өзгөрбөйт.

Суу фондунун жерлери дәэрлик өзгөрбөйт жана 767,3 миң га – жер фондунун структурасында 3,8% әзелейт.

2011-жылдын 1-январына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын айыл чарба жерлеринин жалпы аяны 10650,8 миң га (жалпы жер фондунун 53%) түзөт, алар жерди мамлекеттик эсепке алуу боюнча жерлердин ар кандай категорияларында катталган, анын ичинде:

- Айдоолор 1276,2 миң га
- Көп жылдык өсүмдүктөр 44,2 миң га
- Азыздар 38,9 миң га
- Чөп чабыктар 168,4 миң га
- Жайыттар 9063,4 миң га

Мындан тышкary:

- Токой аянттары 1164,1 миң га
- Жыгач-бадалдар 463,5 миң га
- Саздар 6,2 миң га
- Башкалар 7648,8 миң га

Жерлердин курамында айыл чарба жерлеринин көпчүлүк аянын - 85,3% жайыттар түзөт, жайыттардын аяны дайыма азауюда.

Айлана чөйрөгө мониторинг. Кыргыз Республикасындагы экологиялык мониторингдин ар кандай функцияларын бир нече министрліктер жана мекемелер аткарат жана негизинен уч бөлүккө бөлсө болот:

- Айлана чөйрөнүн абалына мониторинг;
- Жаратылыш жана антропогендик факторлордун айлана чөйрөгө тийгизген таасирине мониторинг;

- Маалыматтарды чогултуу, анализдөө жана чечим кабыл алуу.

Айлана чөйрөнүн абалына жана айлана чөйрөгө тийгизген таасириге мониторинг жүргүзүүчү негизги уюмдар жана мекемелер болуп: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча Мамлекеттик агенттик, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Айыл чарба жана мелиорация министрлиги ж.б.

Республикада төмөндөгүдөй мониторинг системалары иштейт:

- Антропогендик таасирдин булактарына мониторинг (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча Мамлекеттик агенттиктин экологиялык мониторинг боюнча башкармалыгы);
- Жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө мониторинг, токой ресурстарын кошкондо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча Мамлекеттик агенттиги);
- Жер колдонууга мониторинг (Мамлекеттик каттоо, Кыргызгипрозем);
- Геологиялык чөйрөгө жана жер алдындагы сууларга мониторинг (Геология жана минералдык ресурстар боюнча Мамлекеттик агенттиги);
- Айыл чарба жерлерине мониторинг (Айыл чарба жана мелиорация министрлиги);
- Суу ресурстарына мониторинг (Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин суу чарба жана мелиорация департаменти);

- Курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн өзгөрүүсүнө мониторинг (Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргызгидромет);
- Уулуу калдыктар сакталуучу жайлардын абалына мониторинг (Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги);
- Жашоо чөйрөнүн факторлорунун калктын саламаттыгына тийгизген таасирине мониторинг (Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти);
- Өндүрүштүн ар кайсы тармагындагы чарба субъекттеринин айланы чөйрөгө тийгизген таасирине мекеме ичинде мониторинг жүргүзүү.

Курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө жана жаратылышты сарамжалдуу пайдаланууга тиешеси бар, дайыма чогултулуп, жаңыртылып турруучу өзүнчө маалыматтар Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинде, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинде, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өндүрүш министрлигинде, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында ж.б. болот.

Жалпы республикалык курчап турган чөйрөгө мониторинг жүргүзүү системасы менен катар, мекемелик экологиялык мониторинг системасы да бар, б.а. ишканалар жана мекемелердин күчү менен жүргүзүүлүүчү мониторинг.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан булгоочу заттарды чыгаруу, таштоо көлөмү, калдыктарды жайгаштыруу, жаратылыш ресурстарынын абалы ж.б. маалыматтарды камтыган

статистикалык отчеттуулук формасы боюнча чогултуу ишке ашырылат.

Азыркы тапта Кыргызстан экологиялык маалыматты колдоо жана жакшыртууда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болууда. Мониторинг жүргүзүүнүн бирдиктүү улуттук системасы жок.

Жайыттар – мал жаюуга пайдаланылуучу оттуу жерлер. Жайыттар табигый жана эгилме (жасалма) болуп бөлүнүшөт. Кыргыз Республикасында табигый жайыттар тоолуу, адырлуу, талаалуу жана жарым чөлдүү жерлерде болгондуктан, климаттык шарттары ар башка, натыйжада чөбүнүн кунардуулугу түрдүүчө болот. Жайытта негизинен көп жылдык чөптөр, бадалдар өсөт. Эгилме жайытта көп жылдык жана бир жылдык чанактуу, дан уруктуу өсүмдүктөрдүн аралашмасы эгилет. Жайыт көк тоюттун негизги булагы. Мал жайытта 150-170 күнгө чейин, айрым учурларда жыл бою асыралат. Жайыттын кунардуулугун көтөрүү максатында атайын иш-чаралар жүргүзүлөт, мисалы, каторуштурup пайдалануу, семиркич чачуу, сугаруу, чөп себүү, тосмолорду куруу жана башкалар. Эгилме жайыт кунардуу келип, экономикалык жактан көп пайда берет, мисалы, эгилме маданий жайытка өзгөчө саан уйларды эрте жаздан кеч күзгө чейин жайса болот. Эгилме жайыт жылына 500-600 ц чейин түшүм берет. Жайытты туура пайдалануу менен малчылыктан сапаттуу жана арзан азык-түлүк өндүрсө болот.

Жайыттар Кыргыз Республикасынын маанилүү жаратылыш ресурстары болуп саналышат. Өлкөнүн малчылыгынын өнүгүшү жайыт ресурстарынын сарамжалдуу пайдаланышына түздөн-түз көз каранды.

Кыргыз Республикасынын аймактары деңиз деңгээлиниң бийиктигине жараша төмөндөгүдөй жайланышкан:

- 5,8% – деңиз деңгээлинен 1000 м бийиктике чейин;
- 22,6% – деңиз деңгээлинен 1000 мден 2000 м ге чейин;
- 30,2% – деңиз деңгээлинен 2000 мден 3000 м ге чейин;
- 40,8% – деңиз деңгээлинен 3000 мден өйдө.

Кыргыз Республикасынын айыл чарба жерлери (га)

Түрлөрү	Аяны, га	%
Жайыттар	9147000	85,85
Айдоо жерлер	1238600	11,63
Чабындылар	169600	1,59
Көп жылдык чөп	37400	0,35
Башка жерлер	62000	0,58
Баардыгы	10654600	100

Жайыттардын жыл мезгилине карата колдонулушу боюнча бөлүнүшү:

Кышкы жайыттар (2411000 га), кар аз жааган аймактардагы айылдарга жакын жайланашибкан. Көп аймактарда бул жайыттарда мал жыл бою жайылғандыктан, өсүмдүктөр өтө эле аз, айрым тилкелеринде чөбү жакшы, жааган карын шамал айдал кеткендиктен, малды жаюуга мүмкүнчүлүк берген жайыттар. Алар турган жер жылуу, өтмө шамалдардан корголгон.

Жайкы жайыттар (3889000 га) – жайлоолор, орто бийиктикеги жана бийик тоолуу өрөөндөрдө жана капчыгайларда, айыл-кыштактардан алыс жайланашибкан. Бул жайыттардын кунардуулугу жогору жана жайкысын бир-алты ай аралыгында колдонулат.

Жазгы-күзгү жайыттар (2763000 га).

Жазгы жайыттар – бул тоо этектеринdegи 2000 м бийиктиктен, бөксөлөрдөн төмөн жайланаышкан, шамалдан корголгон, жылуулук жана нымдуулук көп болгон, кар эрте эриген, дарыялардын куймаларында, көлмөлөрдүн айланасында жайгашкан, көпчүлүк бөлүгүндө өсүмдүктөрдүн эрте өсүшү үчүн эң жагымдуу болгон ойдуң жерлер. Эрте жазда чөптөр өсүп чыккандан баштап, күн ысыганга чейин колдонулат.

Күзгү жайыттар – бул жайыттардын көпчүлүгү кышкы жана жайкы жайыттардын ортосунда жайланаышкан. Күзгү түшүмдү жыйнагандан кийин колдонулат.

Жайыттардын жайланаishi боюнча бөлүнүшү

- **Жакынкы жайыттар**, айылдарга жакын жайланаышып, маданий жайыттарды, чабындыларды, бак жана токой ичинdegи жерлерди камтышат.
- **Ургалдуу жайыттар**, алыскы жана жакынкы жайыттардын ортосунда жайланаышкан жайыттар.
- **Алыскы жайыттар**, жайыт малчылыгында колдонулган жайлоо жайыттар.

Айыл чарба чөирөсүнүн мүлктүк комплекси мен-чиктештирилгенге чейин (*Совет доорунда*) жайыт чарбасында узундугу 1600 км болгон суу түтүгү жана сугаруучу аянтчалары бар 613 скважина жана 755 каптаж (*баардыгы 1368*) иштеп турган, алар 2,5 млн. га жайыттарды суу менен камсыздаган, 18 чарбалык-маданий борбор, анын ичинде зооветтилкелер, ооруканалар, жатак мектептер, дүкөндөр, радиостанциялар, мейманканалар иштеп, адистер жана тейлөөчү кызматкерлер үчүн турак жайлар курулган. Областык деңгээлде 5 областык жайыт-мелиорациялык куруулуш

башкармалықтары, 16 чарбалық эсептеги эксплуатациялық тилкелер, 4 көчмө механикалаштырылған колонналар (ПМК), долбоорлоо-изилдөө конторасы жана анын Оштогу филиалы, 10 мал чарба-машина станциялары (МЖС) иш жүргүзгөн.

Мурда Кыргыз Республикасында жайыттар салттуу түрдө төмөндөгү системада колдонулган:

1) жайында мал бийик тоолуу жайыттарда бағылган;

2) күзүндө жана жазында мал орто бийиктиктеги тоолуу жайыттарда бағылган;

3) кышында мал тоо этектеринде жана өрөөн-дөрдө бағылган.

Учурда бул система бузулган.

Жакын жайланишкан кышкы жайыттар жыл бою опсуз көп колдонулуп жана деградацияга учурап, калыбына келүүгө убакыт дагы, мүмкүнчүлүк дагы жетишпей жатат.

Алыс жайланишкан жайкы жайыттар жетишээрлик колдонулбай, мал оттогонго болбогон зыяндуу жана уу чөптөрдүн дүркүрөп өсүшүнүн натыйжасында сапаты төмөндөөдө.

Жайыттарды башкаруунун жана пайдалануунун учурдагы абалы. Малчылыктын өнүгүшүнө негизги шарт болуп, өлкөдөгү кецири табигый жайыттар эсептелинет. Табигый жайыттардын жалпы аяны 9,147 млн гектарды түзүп, өлкөнүн жалпы аянынын жарымынына жакынын ээлейт. Ал эми, 1 млн 200 миң га жайыт жерлери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигине тиешелүү.

Жайыттар тоют коруна жылына 2,0-2,4 млн тонна тоют бирдигин бере алышат.

«Жайыттар тууралуу» Мыйзам кабыл алынганга чейин Жайыт башкаруу уч деңгээлге бөлүнгөн администрациялык башкарууда болгон, анда айылга жакын жайыттар жергиликтүү өз алдынча башкарууга таандык болгон, ургаалдуу пайдалануудагы жайыттар райондук мамлекеттик администрация тарабынан ижарага берилген, ал эми алыскы жайыттар облустук мамлекеттик администрациялардын карамагында турган. Бул система жайыт пайдалануучуларды жайыт башкарууга түздөн-түз катышуудан четтетип салып, жайыт сыйктуу маанилуу жаратылыш ресурстарынын деградацияга учурашынын жана сарамжалсыз пайдалануунун негизги себептеринин бири болгон.

Реформага чейинки жайыт башкаруу системасынын кемчиликтери:

- Бирдиктүү саясаттын жана жайыттарды башкаруудагы айкындуулуктун жоктугу.
- Жайыт пайдалануучулардын жайыттарды башкарууга катышуу укугуунун жоктугу.
- Малды жайытка чыгарууга уруксат алууда бюрократиялык убаракерчилик.
- 1990-жылдан баштап жайыттарды жакшыртууга республикалык бюджеттен каражаттын бөлүнбөшү. Натыйжада, жайыттардын инфраструктурасынын карапбай калышы.
- Жайыттарды башкарууда көзөмөлдүн жоктугунун натыйжасында, жер жерлерде жайыттардын кээ бир жарандар тарабынан менчиктештириле башташи.
- Жайыттардын бузулуу денгээлинин жогорулашы.

Жайыт инфраструктура объектилеринин көпчүлүк бөлүгү ондоого жана кармоого каражаттын жоктугу-

нан катардан дәэрлик чыккан. Мал айдоочу жолдордун жана көпүрөлөрдүн көпчүлүгү селден жана башка таасирлердин кесепетинен бузулуп қалгандыктан, жайыттардын 40%, өзгөчө алыскы жайкы жайыттар, пайдаланылбай келүүдө.

2008-жылдын 18-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан «Жайыттар тууралуу» Мыйзамы кабыл алынып, 2009-жылдын 26-январында Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган (№30).

Мыйзамга ылайык жайыттарды башкаруу Айыл аймактарындагы Жайыттарды пайдалануучулардын ассоциациясынын аткаруучу органы – Жайыт комитеттерине берилген.

Жайыт башкаруудагы жаңы системанын артыкчылыктары:

- Жайыттарды башкарууда бирдиктүү саясатты жана ар тараптуу иш жүргүзүүнү киргизүү, анын натыйжасында, жайыттарды башкаруу бир уюмга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилди.
- Жайыттарды башкарууда жайыт пайдалануучулардын кеңири катышуусу, жайыт тилкелерин мал жаюу үчүн бөлүштүрүүдөгү айкындуулук жана калыстык.
- Жайыттарга мал жаюуга уруксат алуу үчүн бюрократиялык тоскоолдуктар жоюулууда.
- Мал ээлеринин жайыттарды колдонуу үчүн мильтүү түрдө чогулткан каражаттары, жайыттардын инфраструктурасын жана абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүк түздү.
- Жайыттарды ижарага жана субижарага берүү жоюулууда.

- Жайыттарды пайдалануу жана жакшыртуу бойонча жаңы ыкмаларды киргизүү.

Жайыт ресурстарын туруктуу колдонуунун негизги көйгөйлөрү. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрилигинин Жайыт департаментинин жана Кыргызгипроземдин маалыматтарына ылайык (2014), өлкөдөгү жайыттардын 166 миң гектары күчтүү деңгээлдеги деградацияга учураса, 416 миң гектар жайыттар ар кандай даражадагы эрозияга кабылган, 1,5 миң гектары таштак жайыттар, 2741 миң гектары шарттуу таза жайыттар болуп саналышат.

Ал эми 397 миң гектар жайыттар 40 градустан ашкан тик беттерде жайланышкандастыктан, малчылыкта колдонуудан чыгарылышы керек деген пикирлер дагы орун алууда.

1. Жакынкы жайыттардын деградациясы.

Токтотуу жолдору

Алыскы жана ортоңку жайыттарды натыйжалуу колдонуу

Жакынкы жайыттарды натыйжалуу колдонуу эрежелерин так сактоо

Жаңы көп жылдык чабынды, шалбааларды түзүү, эскилерин жаңылоо жана кеңейтүү

Натыйжа

Жакынкы жайыттарга түшкөн жүк азаят

Жакынкы жайыттарды көзөмөлсүз колдонуу токтойт

Кышкы тоют кору менен камсыздайт.

Кеч күздө жана эрте жазда жайыт катары колдонулат

2. Алыскы жайыттардын жетишсиз колдонулусу.

Токтотуу жолдору

Натыйжа

Жайлоолордо жана
кыщтоолордо малчылардын
турмуш-тиричилик
шарттарын жакшыртуунун
эсебинен алыски
жайыттарды колдонууга
кызыктыруу

Жайыттарды натыйжалуу
колдонуу планы

Эрозияга каршы иш-
чарапарды жүргүзүү

3. Алыски жайыттардын инфраструктурасынын
бузулуусу.

Токтотуу жолдору

Жайыттарда инфраструктура
түзүү жана бузулганын
калыбына келтириүү

Алыски жайыттарды
колдонуу жакшырат.
Жакынкы жайыттарга
түшкөн жүк азаят.

Мал тез эттенет.
Малчылардын кирешеси
жогорулайт.

Жайыттарды туруктуу
жана рационалдуу
колдонуу жарапат

Жайыттардын бузулушу
азаят

Натыйжа

Алыски жана ортоңку
жайыттарды колдонууну
жакшыратат.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы №386, Кыргыз Республикасынын жайыттарынын 2012-2015-жылдарындагы өнүгүүсү боюнча жана башка токтомдоруун негизинде, ошондой эле ар жылга бекитилген иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүзүүдө⁴.

⁴ Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги. Жайыт департаменти. 2014-жылдык отчету.

«Жайыттар жөнүндөгү мыйзам» Кыргыз Республикасында 2009-жылы, андан кийин Тажикстанда кабыл алынган. Борбор Азиядагы башка үч мамлекетте бул мыйзам долбоору эми гана талкууга алышып жатат. Англиядан келген эл аралык эксперт Сара Робинсондун ою боюнча «Кыргызстандын жайыт боюнча тажрыйбасы Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге үлгү боло алат жана аны кызықтуу окуу курал катары колдонсо болот, анткени башкаларда бул мыйзам талкууга алышууда жана жайыт башкарууну реформалоо маселеси эми гана көтөрүлүүдө».

Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын Тажикстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Армениянын жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү окуп үйрөнүүдө. Адистердин өз ара тажрыйба алмашууларына жардам катары ар кандай иш сапарлары уюштурулуп, эл аралык жана аймактык конференциялар менен тренингдер өтүүдө. Кыргыз Республикасынын эксперттери Австралия менен Швейцарияда болуп, ал өлкөлөрдөгү жайыттарды башкаруу системасы менен жеринен таанышып келиши.

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык өлкөдөгү жайыттардын чектери учурдагы администрациялык-аймактык бирдиктердин чектерин эске алуу менен мурдагы советтик жана коллективдик чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүлгөн.

2014-жылы республиканын жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин маалыматы боюнча 7154509 га жайытка 1016529 баш бодо мал, 3909589 баш кой-эчки жана 331827 баш жылкы чыккан. Бул көрсөткүч 2013-жылга салыштырмалуу 35477 баш бодо малга жана 15115 баш жылкыга көп, 99778 баш кой-эчкиге аз.

2014-жылы республика боюнча Жайыт комитеттери жайыт пайдалануучулардан 130031236 сом каражат топтошту. 2013-жылга салыштырмалуу жайыт төлөмдөрү 17,0 пайызга көбейгөн. Топтолгон каражаттын 17429650 сому жер салыгынын эсебине кеторулуп, 40239795 сом жайыт инфраструктурасын жакшыртууга сарпталган.

2014-жылы жайыт пайдалануучулардан мал башына жыйналган жайыт акысы орточо эсеп менен республика боюнча ар бир шарттуу баш малга 60,5 сомго, ар бир гектар пайдаланылган жайытка 18,8 сомго барабар болгон.

Жайыт комитеттери 2014-жылы 2414 чакырым жол, 246 даана көпүрө, 138 даана каптаж жана 7 кашарды калыбына келтиришип, 5,6 га жерге жайытты жакшыртуу максатында үрөн себишкен.

Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын жайыт аяны 9147,0 миң гектарды түзөт, анын ичинен 2015-жылы жайыт пайдалануучулар тарабынан 6782965 га жайытты же 74,2 пайызын гана пайдаланышты.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын демилгеси менен көтөрүлгөн, малчылардын көйгөйлүү маселеси болгон жайлоодо жайгашкан малчылардын балдары үчүн убактылуу бала бакчаларды уюштуруу маселелери боюнча талкуулар болуп, жайыт пайдалануучулардын Жайыт комитеттеринин төрагалары райондук, облустук жайыт пайдалануучулардын ассоциацияларынын өкүлдөрү жана Жайыт департаментинин адистери бул демилгени колдошуп, жайлоодо жайында убактылуу бала бакчаларды уюштурууга өз салымдарын кошушууда. 2014-жылы Жайыт комитеттери тарабынан жайлоолордо 35 бала

бакча уюштурулуп ага 1000 ге жакын малчылардын балдары тартылган.

Жайыт департаменти – республиканын түндүгү менен түштүк аймагындагы Жайыт комитеттеринин ортосундагы тажрыйба алмашуунун алкагында Нарын, Ысык-Көл, Талас облустарындагы мыкты иштеп жаткан 40 тан ашык Жайыт комитет башчыларын Суусамыр өрөөнүнөн тартып Жалал-Абад, Ош, Баткен аймактарындагы кесиптештеринин иш тажрыйбасы менен тааныштырууну ишке ашырды. Иш-чаранын экинчи этабында Баткен, Ош, Жалал-Абад областарынын Жайыт комитет башчылары, токой чарба кызматынын өкүлдөрү, айыл өкмөт башчылары, бардыгы болуп 40тан ашык адам Чүй, Нарын, Ысык-Көл обласстарына барып, алардагы жайыт маселеси кандайча чечилип жаткандыгын, көйгөйлүү проблемаларды жөнгө салуу маселесине келгенде кандай өзгөчөлүктөрү бар экендигин көрүп, үйрөнүп кайтышты. Бул иш сапарды ишке ашырууга ГЭФ-ПРООНдун жер ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча жөндөмдүүлүгүн жогорулаттуу долбоору финансыйлык жактан колдоо көрсөттү.

Жергиликтүү коомчуулуктун арасында жайыт реформасын жүргүзүүнү активдештириүү боюнча арбын иштерди жүргүзүү зарыл экендиги көрүнүүдө жана жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин мындан ары потенциалын күчтөтүү жана алардын ишине көмөк көрсөтүү зарылчылыгы жер-жерлерде өткөрүлгөн жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин жыйындарында белгиленүүдө. Республиканын жайыттарын мындан ары терең реформалоо учун төмөнкүдөй багыттарды көрсөтүүгө болот:

- Жергиликтүү органдар жана Жайыт комитеттер тарабынан жайыттарды башкаруу жана жакшыртуу бо-

юнча иштелип чыккан иш пландарын өздөштүрүүнүн тездетилиши;

- Жайыт комитеттери тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамын жүзөгө ашыруу максатында, жайыттарды жамааттык башкаруунун укуктук негизинде, жергиликтүү коомчулуктун мүчөлөрүнө кецири түшүндүрүү боюнча Жайыт комитеттерине ар тараптан колдоо жана жардам көрсөтүү иштеринин улантылыши;

- Жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин өздөрүнүн каражаттарына пайдалануу менен жайыт инфраструктуралык объектилерди ондоо жана куруу иштерин мындан ары улантылыши;

- «Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик Кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү» боюнча 2014-жылдын 27-январындагы №17 Мыйзамынын алкагында жайыт акысын жыйноону жогорку деңгээлде уюштурулушу, жайыт акысын төлөөдөн баш тарткандарга мыйзам чегинде чара колдонуунун күчтөтүлүшү;

- Жайыт комитеттердин иш пландарын, бюджеттин, жайыт акысын коюуну Айылдык Кеңештин сессиясында бекитилишине жана анын аткарылышина Айылдык Кеңештин депутаттарынын, жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин мүчөлөрүнүн милдеттүүлүгүнүн күчтөлүшү;

- Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» Мыйзамынын негизинде жайыт реформасынын жүрүшүн коомчулукка тааныштыруу максатында республикалык жана аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын катыштыруу менен, үгүттөө иштеринин мындан ары дагы ургалдуу улантылыши;

- Жайытты жакшыртуу, башкаруу жана жайыт инфраструктурасын калыбына келтирүү боюнча буклеттерди, бюллетендерди, брошураларды жана жолдомолорду чыгаруунун мындан ары дагы улантылыши.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Жайыт департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн жайыттарды башкаруу, туруктуу өнүктүрүү жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча бардык иш аракеттери төмөндөгү кызықдар өнөктөш уюмдар менен тыгыз байланышта жургүзүлүүдө: Бүткүл Дүйнөлүк банк, ГЭФ, ПРООН, USAID, IFAD, Кристенсен фонду (АКШ), «Сорос-Кыргызстан» фонду, GIZ, BMZ, NABU, АРИС, САМР Алатоо коомдук фонду, Айылды өнүктүрү фондуда (RDF), «Мурас Башаты» коомдук фонду ж.б.

Жайыт башкарууну жана ветеринардык кызматты өнүктүрүү максатында 2008-2014 жылдары республиканын бардык аймактарында ишке ашырылган «Айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүү» (ПСИУ) долбоорунун натыйжалуу жыйынтыктары чет элдик инвестицияларды тартууга шарт түздү⁵. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонду (МФСР) тарабынан каржыланып жаткан «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 1 жана 2» долбоорлору Ысык-Көл, Нарын, Ош, Баткен, Жалал-Абад областарында 2013-2014 жылдардан бери аткарылууда. Чуй жана Талас областарында «Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу» долбоору 2015-жылдын 27-августунда ишке киргизилди жана 2018-жылга чейин ишке ашырылат. Аталган долбоор Дүйнөлүк банк

⁵ Жаңылыштар жарчысы / КР Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү. – Б.: №3 – 2015.

жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан каржыланат.

«Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкаруу-ну жакшыртуу» долбоору ОРСП, АРИС, Жайыт департаменти, Ветеринардык палата, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институту, Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, райондук агрардык өнүгүү башкармалыкта-ры жана Мамлекеттик ветинспекция тарабынан ишке ашырылууда.

Жайыт департаментинде «Электрондук жайыт» электрондук программасы 2014-жылы «Айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүү» долбоорунун техникалык жардамы менен ишке киргизилген (2008-2014). Автоматташтырылган система ЖПБ алыш бар-ган иш аракеттердин бардык көрсөткүчтөрү жөнүндөгү жана ЖПБ мүчөлөрүнүн квалификациясынан баштап, жайыт тилкелеринин GPS-координаттарына чейинки маалыматты камтыйт. Программанын жардамы менен жайыт тилкесинин оптималдуу сыйымдуулугун, жайыттарга оптималдуу күч келүүсүн (канча баш мал жайса боло тургандыгын), белгилүү бир убакытта малдын саны жана түрүнө жараشا жайыттарды пайдалануунун акысын, жазғы-күзгү, жайкы-кышкы жайыттардагы мал каттоону жана Жайыт билеттерин эсептеп чыгууга жана мал жаюунун маалын, жайыт тилкесинин колдо-нулбагандыгынын себебин (*мисалы, жердин таштактыгына, булганычтыгына, айдоо аяны же эс алуу зонасы катары пайдаланылгандыгына байланыштуу*) жана көптөгөн нерселерди билсе болот.

Учурда «Электрондук жайыт» маалымат системасы жакшыртылып, жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнүн

жолдору, айбандардын ден соолугун коргоо подкомитетинин, жайыт тилкелериндеги деградация жөнүндө маалыматтарын камтыган жаңы бөлүмдөр менен толукталган.

Чүй жана Талас областарында «Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу» долбоору 2015-2018-жылдардын аралыгында ишке ашырылат. Долбоордун максаты болуп Талас жана Чүй областарындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмелери (ЖПБ) жана жеке ветеринардык кызматтары тарабынан көрсөтүлгөн кызматтын деңгээлин жогорулаттуу аркылуу жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу болуп саналат.

Долбоордун максатынын ишке ашырылышы менен бирге мал ээлеринин кирешелеринин жогорулашы жана алардын азык-түлүк коопсуздугунун жакшыртылышы, жайыттарды туура пайдалануу мүмкүндүгү жана жайыттардын узак мөөнөттүү деградациясынын жоюлушу, жайыт жерлердин экологиялык туруктуулугунун сакталуусу жана айылдык коомдоштуктардагы социалдык туруктуулук сыйктуу орчундуу салымдардын болуусу күтүлүүдө.

«Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу» долбоору Айыл чарба жана мелиорация министрилиги, АРИС, Жайыт департаменти, Мамлекеттик ветинспекция, Ветеринардык палата, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институту, Курчап турган чейрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, райондук агрардык өнүгүү башкармалыктары тарабынан ишке ашырылат.

Ал эми «Кыргыzmамжердолбоорлоо» институтуна төмөндөгү милдеттер жүктөлгөн:

1. Айыл аймактардын жерлерин инвентаризациялоо;
2. Айыл аймактардын чек арасын тактоос;
3. Калктуу конуштардын чегин аныктоо;
4. Геоботаникалык изилдөө жумуштарын өзгөртүп түзөтүү;
5. Жер кыртышын изилдөө жумуштарына өзгөртүү-түзөтүү киргизүү;
6. Айдоо жерлерине мониторинг жүргүзүү;
7. Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУНУН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

Кыргыз Республикасында жер ресурстарын, анын ичинде жайыт ресурстарын башкаруу жаатында мыйзам базасы түзүлгөн. Адамдын ден соолугун жана адамдын таза айлана-чөйрөгө болгон табигый укуктарын коргоо артыкчылыгы менен социалдык, экологиялык жана экономикалык кызыкчылыктардын илимий негизделген айкалышын камсыз кылууда жаратылыш ресурстарын пайдалануунун укуктук негизи жана кепилдиктери белгиленген.

Жайыт чөйрөсүндө ченемдик-укуктук базаны түзүү учун Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрилиги тарабынан бир катар мыйзамдар иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин тарабынан кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жайыттардын бардык түрлөрүн башкаруу учун жоопкерчилик жана көзөмөлдөө функциялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жайыт пайдалануучуларга өткөрүлүп берилген. Бул Мыйзам жергиликтүү жамааттар тарабынан Жайыт пайдалануучулар бирикмелерин жана алардын аткаруу органдары болуп эсептелген Жайыт комитеттерин түзүү сыйктуу маанилүү маселелерди жөнгө салды, жайыт билетин алуунун негизинде мал

башының санына жарапша жайыт пайдалануу үчүн акы төлөө принципибин ишке киргизди, ошондой эле Мыйзамда жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттардын узак мөөнөттүү планы, жайыт пайдалануунун жылдык планы сыйктуу маанилүү операциялык документтерди иштеп чыгуунун тартиби жөнүндө жоболор жана башка нормалар бар.

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чараптар тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы №386 токтому кабыл алынган, анын негизинде төмөнкүлөр бекитилген:

- Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамы;
- Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия жөнүндө жобо;
- Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча обlastык жумушчу топтор жана жергиликтүү комиссиялар жөнүндө жобо;
- Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөмдү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобо;
- Жайыт билетинин типтүү формасы.

Мындан тышкары, «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу үчүн кыйла ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн 2010-жылдын 16-мартында «Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган, ага ылайык жайыт пайдалануу үчүн жер салыгын алуу жол-жобосу өзгөртүлгөн.

Жайыт реформасын андан ары тереңдетүү жана Кыргыз Республикасынын элинин бакубаттыгын арттыруу, мамлекеттин азык-түлүк коопсуздүгүн жетиштүү деңгээлге алыш чыгуу жана айланыч-чөйрөдөгү жайыт экосистемасынын экологиялык бүтүндүгүн сактоо максатында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Жайыт департаменти тарабынан Кыргыз Республикасынын жайыт чарбасын өнүктүрүүнүн 2012-2015-жылдарга карата Программасы иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №89-токтому менен бекитилген.

Программада чөйрөдөгү ченемдик укуктук базанын негизги багыты катары республикадагы жайыт ресурстарды башкаруунун укуктук негиздерин өркүндөтүү аныкталып, анын милдеттери төмөнкүдөй:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен жайыт чөйрөсүндөгү мамилени жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү;

- Жайыттарды пайдалануунун белгиленген режимин бузгандык үчүн администрациялык жоопкерчилики күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу;

- «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашырууга багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

- Жайыттарды башка максаттарга пайдалануунун тартиби жөнүндө жайыт берүүнүн жана пайдалануунун тартибин оптималдаштыруучу жобонун долбоорун иштеп чыгуу;

- Жайыт пайдалануу маселелери боюнча башка ченемдик укуктук актыларды, ошондой эле методикалык материалдарды иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасында жайыттарды жаңы мыйзамга ылайык мындан ары терең реформалоо максатында «Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик Кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү» жөнүндө Жайыт департаменти тарабынан мыйзамдын долбоору иштелип чыгып министрлөктер жана мекемелер менен макулдашылып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосунда жактырылып, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлуп, 2014-жылдын 27-январында №17 кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамына ылайык жайыттарды башкарууну терең реформалоо максатында Жайыт департаменти 2015-жылды иш планынын негизинде төмөндөгү укук-ченемдик актыларынын долбоорлорун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна сунуштаган:

а) Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамынын 11-беренесинин 3-бөлүгүнө «Жайыт жерлерин пайдалануу учун акы төлөөнүн жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү үлүшүн түзүүчү бөлүгүн жергиликтүү бюджетке которуу» жөнүндө. Бул Мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде биринчи окуудан өттү.

б) Жайыт пайдалануучулардын жыйындарында айтылган жана алардан түшкөн каттарда көрсөтүлгөн ой-пикирлерди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги-

не караштуу Жайыт департаменти, Союз учурунда убактылуу пайдаланууга берилген жайыт жерлеринин мөөнөтүн 2020-жылга чейин узартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыгып, министрликтер жана мекемелер менен макулдашып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №545 токтому менен 2015-жылдын 30-июнунда кабыл алышган. Бул токтомдун кабыл алышыны айыл элиниң ортосундагы социалдык чыналуунун төмөндөшүнө жана эллеттеги әлдин жайытка болгон муктаждыгын канаттандырууга жардам берет.

Жайыттарга түз жана кыйыр тиешелүү мыйзамдардын, ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы.
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө» 2001-жылдын 11-январы N 4.
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Аксакалдар соттору жөнүндө» 2002-жылдын 5-июлу N 113.
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жайыттар жөнүндө» 2009-жылдын 26-январы N 30.
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө» 2005-жылдын 21-февралы N 36.
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жер казынасы жөнүндө» 2012-жылдын 9-августу N 160.
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» 2011-жылдын 14-июлу N 96.
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» 2000-жылдын 13-январы N 3.

9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» 2011-жылдын 15-июлу N 101.

10. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Сууну пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жана сууну пайдалануучулардын бирликтери жөнүндө» 2002-жылдын 15-марты N 38.

11. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодекси 1998-жылдын 4-августу N 114.

12. Кыргыз Республикасынын Гражданлык Кодекси (I-бөлүк) 1996-жылдын 8-майы N 15.

13. Кыргыз Республикасынын Гражданлык Кодекси (II-бөлүк) 1998-жылдын 5-январы N 1.

14. Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси 1999-жылдын 2-июну N 45.

15. Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси 2008-жылдын 17-октябрь N 230.

16. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси 2004-жылдын 4-августу N 106.

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому ««Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» 2009-жылдын 19-июну N 386.

а. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия жөнүндө жобо.

б. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча областык жумушчу топтор жана жергиликтүү (райондук) комиссиялар жөнүндө жобо.

в. Жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобо.

18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому

«Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 2001-жылдын 13-августу N 427.

а. Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу тартиби жөнүндө жобо.

19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүүнүн шарттараты жана тартиби жөнүндө типтүү жобо тууралуу» 2007-жылдын 22-июну N 243.

20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому «Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 2008-жылдын 17-июну N 306.

а. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо.

21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому «Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби жөнүндө» 2013-жылдын 13-сентябрь N 515.

а. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобо.

ТӨРТ ТҮЛҮК МАЛДЫН ЖАЛПЫ МУНӘЗДӘМӘСҮ ЖАНА МАЛЧЫЛЫҚТЫН КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КООМДУК ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ МААНИСИ

Кыргыздар жылкы, уй, топоз, кой, эчки, төө сыйактуу айбандарды жалпы жонунан «мал», «төрт түлүк» деп атап, аны өз кезегинде «кара мал» же «бодо мал» жана «майда жандыкка» бөлүшкөн. Мында жылкы, уй, топоз, төөнү «кара», «бодо» же «бодо мал», «кара мал» деп аташып, майда жандыкка кой, эчкини киргизишип, «мал», «ырысқы» түшүнүктөрү көбүнчө бир мааниде каралып келген. Бул малга карата колдонулган тыюулардан даана байкалат. Алсак, кыргызда малды тепкенге, башка чапканга жана катуу сабаганга тыюу салышкан. Малды тепкен адам ырысқысын тебет, томаяк болуп калат деген ишеним болгон. А түгүл кыргыз баласы бири-бири менен жолукканда «Малжан аманбы», «Мал-баш аманбы» деп, биринчи сөздү малдан башташкан.

Кыргыздардын негизги үй айбандары. Кыргыз элиниң жашоо-тиричилигинин көчмөн мүнөзү, алардын чарбалык ишмердүүлүгүн дагы аныктаган.

Кыргыздар бардык тириү нерселерди «айбандар», «айбанат», а майдаларын «жандык», кишиге азык болуучу бакма айбандарды «мал» деп аташкан (Алдашев А.А., 1989).

Кыргыздарда малды эзелтен бери «төрт түлүк» деп келишкен. Ал эми кыргыздын белгилүү этнографы А.Акматалиев малды беш түлүк деп, «беш түлүккө – еркөчтүү төө, жалдуу жылкы, мүйүздүү уй, куйруктуу

кой, чычаңдуу эчки кирет да, бодого топоз, аргын топоз кошулат» деп жазат.

Төрт түлүк – бул малдын жалпы аталышы. Бирок, ар бир мал бири-биринен физиологиялык жактан айырмаланат.

Кыргыздар төрт түлүк малды анын жашына жараша ар кандай аташкан (табл.).

ТӨРТ ТҮЛҮК МАЛДЫН АТАЛЫШТАРЫ

Төрт түлүктүн түрү	Жашы	Аталышы	
		Эркеги	Ургаачысы
ЖЫЛКЫ (Камбар-Ата тукуму)	12 айга чейин	Кулун, жабагы	Кулун, жабагы
	1 жыл	Тай	Тай байтал
	2 жыл	Кунан	Кунан байтал
	3 жыл	Бышты	Бышты байтал
	4 жыл	Жаңы, же бир асый айгыр, бычылса – ат	Жаңы, же бир асый бээ
КОЙ (Чолпон-Ата тукуму)	12 айга чейин	Козу, багылан, күрпөң	Козу, багылан, күрпөң
	1 жыл	Козу кочкор, борук	Токту
	2-3 жыл	Эки, үч тиштүү	Кысыр калды, соолук кой
	4 жыл	Төрт тиштүү төгөрөк, бычылбаса – кочкор, бычылса – ирик	Төрт тиштүү же соолук кой
ЭЧКИ (Шыбыр-Ата, Чычаң-Ата тукуму)	12 айга чейин	Улак, багылдыр	Улак, багылдыр
	1 жыл	Текечер, улак-теке, бычылса – улак-серке	Чебич
	2-3 жыл	Теке, бычылса – эркеч	Эчки

УЙ (Зеңгі-Баба, Занги- Баба, Үзөңгү- Баба тукуму)	12 айга чейин	Музоо, торпок, тана	Музоо, торпок, тана
	1 жыл	Тай торпок, тай бука, букачар	Тай торпок, тай кунаажын
	2 жыл	Кунан бука, бычылса – ноопаз	Кунан кунаажын
	3 жыл	Бышты бука	Бышты кунаажын
	4 жыл	Бир асый бука	Бир асый уй
	5 жыл	Бука (эки асый, үч асый...), бычылса – ноопаз, өгүз	Уй, инек (эки асый, үч асый...),
ТОПОЗ (Ак-Мұй- ұз тукуму)	12 айга чейин	Мамалак	Мамалак
	1 жыл	Тай торпок мамалак, тай бука мамалак, букачар мамалак	Тай торпок мамалак, тай кунаажын мамалак
	2 жыл	Кунан бука, бычылса – ноопаз	Кунан кунаажын
	3 жыл	Бышты бука топоз	Бышты кунаажын топоз
	4 жыл	Бир асый бука топоз	Бир асый инек топоз
ТӨӨ (Ойсул-А- та туку- му)	5 жыл	Бука топоз (эки асый, үч асый...), бычылса – бычма топоз	Инек (эки асый, , үч асый...)
	12 айга чейин	Бото, тайлак	Бото, тайлак
	1 жыл	Бир кырккан	Бир кырккан
	2 жыл	Эки кырккан	Эки кырккан
	3 жыл	Үч кырккан	Үч кырккан, же бир төлдөгөндөн кийин кайымал
	4 жыл	Буура, бычылса – атан. Нар – жалғыз еркөчтүү төө	Инген

Кыргыз жылкысы. Иусис Христостун (Ыйса пайгамбар) туулганына 2000 жылга чейин эле Борбордук Азияда жана Сибирдин (*Шибер*) талааларында кыргыздар жылкы өстүрүшкөн. Көп изилдөөчүлөрдүн маалыматтарына караганда, кыргыз жылкылары мон-

гол цивилизациясы башталгандан бир топ мезгил мурда эле жогоруда аталган аймактардын жаратылыш чөйрөсүндө калыптанган.

Кыргыз жылкыларынын бою анча бийик эмес болуп, бирок күчтүү сөөктүү, чымыр денелүү, калың жана узун жүндүү болуп, түяктары бекем, чоюлгуч түяк кап менен канталган.

Алар тоолордун тике беттеринен оодой жүрүшүп, алыскы сапарларга чыдамкай келишип, жүк артканга дагы ыңгайланышкан. Тез эттенишкен. Кышында карды тээп ачып, оттошкон. Ал эми жылкылардын артынан ээрчиген кой оторлору дагы, алардан калган чөпту жеп тоюнушкан. Дайыма ачык асман астында асыралып, кыргыз жылкылары кышкы ызгаар суукту тоготушкан эмес. Ошондой эле, бээлерде жапырт кулун салуу дагы байкалган эмес. Жылкы үйүрлөрүн жылкычылар кайтарышчу, ал эми кээ бир убактарда үйүрдү жырткыч айбандардан айгырлар эле коргоп алышкан.

Кыргыз уйлары чыдамкай болушуп, жергиликтүү катаал шарттарга жакшы ыңгайланышкан. Уйлардын бою жапыз, орточо салмактуу, чымыр денелүү, калың жана салыштырмалуу узун жүндүү болушуп, тоолордо жакшы жүрүшкөн. Сүттүүлүгү аз болгону менен, сүтүнүн майлуулугу, союлган салмагы 150-200 кг дан ашпаганы менен, таза этинин өлчөмү салыштырмалуу жогору болгон.

Уйларды кыргыздар анча көп эмес санда багышкан. Кыргыз уйлары кыш мезгилинде жайыт оту менен тоюттанышкан.

Үйдүн мыкты жайыты – саздак, өлөң шибердүү, узун чөптуү жерлер. Кардын сары суусун жакшы ши-

мирет. Ошондуктан элибизде «өлөңдүү жерде өгүз семирет» деп айтылат.

*Сарала сазда салкында,
Сайгак жок кууган артында.
Котолоп жатат калың уй,
Көңүлүң бурбай шар сууга.*

Топоз бодонун катарына кирип, чылгый бийик тоолуу айбан болгондуктан, көчмөн тоолук кыргыздардын чарбалык ишмердүүлүгүндө бир топ маанилүү ролду ойношкон.

Салмагы боюнча кыргыздын жергиликтүү уйларына жакындал, бирок, маңдайындагы, курсагындагы жана күйругундагы узун жүндөрү менен айырмаланат. Суюк абалуу тоонун салкын аба ырайына жакшы ыңгайланышканы менен, ысыкты жакшы көтөрө алышпайт.

Тоютту ылгашпагандыктан, жыл бою тоодо жайылышып, тоуттанышат. Үйүрлөшүү сезими жакшы өнүккөндүктөн, топоздор чогулуп, уйүр түзүп жашашат. Түнөгөнгө тоо кырларын, жондорун тандашып, башын шамалга караташ жайланышат. Жырткычтардан жакшы коргонушат.

Жырткычтар кол салганда, топоздордун үйүрү тегерекке туруп, тегеректин ичине мамалактарын алышып, узун мүйүздөрүн душманына көздөп, коргонууга өтүшөт. Токол топоздор мамалактар менен бирге әкинчи катарда болушат. Топоздор азоо көрүнгөнү менен, адамдарга жакшы эле моюн сунушат. Жаш кезинен аларды мингич жана жүк ташыгыч катары жакшы эле үйрөтсө болот. Топоздун сүтү жогорку белоктуу жана майлуулугу 8-14% га жетет.

Ал тоого, катуу суукка чыдамдуу, туу чокуларда жайылышып, кыштын күнү колдон тоот талап кылбайт.

Карсыз жайыттарда, кыштын кыраан чилдесинде мүюбай оттоп, байымдуу.

Койду адам баласы илгери жапайы малдын ичинен эң биринчилерден болуп колго үйрөтүшкөн. Тарыхый маалыматтар боюнча жапайы койду колго үйрөтүп-баггуу мындан он миң жыл мурда, негизинен Орто Азия аймагынын тоолуу жерлеринде башталган. Ошондуктан, биздин республикабыздын азыркы аймагы койду колго үйрөтүп багуунун эң байыркы ордолорунун бири деп эсептесек болот.

Кой өзүнүн биологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу жайыттык мал деп саналат. Мына ошондуктан бүт дүйнөдө ал жайытта жайылганда, эч болбосо жарым-жартылай жайылганда гана өзүн актайт. Кой негизинен жапыз чөптүү, бетегелүү жайыттарга ыңгайлашкан. Койлорго үйүрлүк инстинкт мүнөздүү, мына ошондуктан аларды тобу менен багышат.

Койлор коркок, катуу кыйкырык жана күтүүсүз добуш аларды үркүтүп, тепсендиде калтырышы мүмкүн. Алар жүрүм-туруму боюнча ар кандай, айрымдары жоош, башкалары тескерисинче, тынчы жок, тоютка, сууга башкалардан биринчи жетүү учун алдыга жулкунууга аракеттенишет. Алар абдан сонуркаак. Мындай койлор калгандарын ээрчитүү менен жайыттардын жаңы тилкелерине биринчи барууга аракеттенишет. Койчулар аларды билиши жана жайганды аларды байкап жүрүшү керек.

Башынын түмшук бөлүгүнүн шынаа сыйктуу болушу, курч азуулары жана жука кыймылдуу эриндери жапыз, суюк чөптөрдү оттогонго жана өтө такыр жайыттарда да өзүнө тоют табууга мүмкүндүк берет. Алар азыздардагы самандан машактарды жана чөптөрдү тыкан терип жей алышат. Көп кылымдык жайыт сис-

темасынан улам колдо багылган койлордо ага жакшы ыңгайлашқандык иштелип чыккан. Алар саз баскандардан башка бардык жайыттарда жакшы жайылышат. Койлор чөптөрдүн дәэрлик бардык түрүн, анын ичинде отоо чөптөрдүн, жыттуу жана ачуу чөптөрдүн көптөгөн түрүн жей беришет. Койлор кыймылдуу жана чыдамкай.

Койлордун угуусу, көрүүсү жана жыт билүүсу жакшы өнүккөн, бирок жогорку нерв системасы на-чар өнүккөн. Койлордо аларды жайытта элементардуу башкаруу үчүн эң жөнөкөй гана шарттуу рефлекстерди иштеп чыгарууга болот.

Көчмөндөрдүн үрп-адаты талап кылбагандыктан, **эчки чарбасы** кыргыздарда өзүнчө тармак катары өнүккөн эмес. Эчкилер койлор менен чогуу багылып, 400-500 баш отордо, болгону 15-20 эчки болгон. Бирок, эчкилердин чарбалык кыйыр мааниси бир далай болгон. Отордо алар жол баштагыч болушкан. Кыргыз эчкилери тоо шартына жакшы ыңгайланышып, отоо чөптөр, бадалдар менен тоуттанышып, жайлоолордун биологиялык жакшыртуучусунун ролун ойношкон.

Эчкилер бадалдуу, чап, тоо-таштуу жерлерди байырлайт. Ал шыбакты, терскенди, бак-дарактардын бүчүрлөрүн, жалбырактарын, эрменди жакшы оттойт.

Кыргызда **кош өркөчтүү төөлөр** (бактриан) басымдуулук кылган. Төө жайыт тандабайт. Айрыкча, коко тикен, чогойно, козу уйгак, терскен, чычырканак, шыбак, көбүргөн, куурай ж.б. анын негизги тоюту.

Катаал континенталдык климатта миндеген жылдар бою малчылык менен алектенген жана табияттын оор шарттары менен талықпай күрөшүп келген кыргыздар, өзүлөрүнүн табигый эш-тутуму менен мас-

салык селекциялык тандоо жүргүзүү менен, айбандардын жергиликтүү шартка чыдамкай тукумдарын жаратышкан. Бул тукумдардын ээси болуп айрым билгич адамдар эмес, жалпы эл эсептелген.

Кыргыздардын экстенсивдүү мунездөгү көчмөн жана жарым көчмөн малчылыгы көптөгөн кылымдар бою тарыхый калыптанган башкы кесиби болгон.

Өлкөнүн табигый шарттары малды жыл бою жайытта кармоого мүмкүнчүлүк берген. Тоолуу жер жана өзүнүн климаттык шарттары, өскөн өсүмдүктөрү жағынан улам өр талаша жайгашкан географиялык ар кыл зоналар, малчылардын кылымдаш калыптанган көчүп-конусунун жыл бою улантып туроочу циклин план ченемдүү түрдө жүзөгө ашырууларына, бир жайыттан әкинчисине ыңгайлата мал менен конуш которуп жүрүшүнө шарт түзгөн. Кыргыздардын малчылыгы менен дыйканчылыгы илгертеден эле эриш-аркак жүргүзүлгөн, дыйканчылык башкалардан обочолонгон түрдө эмес, көчмөндөрдүн айыл чарбасынын ажырагыс бөлүгү болуп кирген.

Кыргыздар өр талашып, бөксө тоолуу өрөөндөрдөн бийик тоолуу жайлоо жайыттарын беттеп, конуш которуп жүрүп отурушкан жана алардан кайра жакага түшүшкөн. Малчылар кыш бою ылымта кокту-колоттордо жана капчыгайларда турушкан. Кыштоонун жака-белиндеги жерлерге бодосун, төөлөрүн, жаш төлдөрүн жана алыссы сапарга минилүүчү жылкыларын гана жайышкан. Койлорун жана калган жылкыларын адатта кар жатпас тоо беттерине канатташ жайгашкан оторлордо кармашкан. Кышкы жайыттын шарттары өтө оор болгон.

Кыргызда «өтөк» деп аталган мал токтоочу жайыттар болот. Өтөктөр ата-бабаларыбыз тарабынан жай-

ыттарды пайдаланууда кыска убакытка токтоо үчүн тандалып алынган. Ал ошол аймактагы мал-жан үчүн эң ыңгайлуу жер: жайлоо-күздөөлөрдөн алыс әмес, шамалдан далдоо, жылуу, күнөстүү жер, малды кайтаруу үчүн ыңгайлуу, жетишээрлик суусу бар. Учурда кәэ бир аймактарда мындай өтөктөрдү колдонуу максатка ылайык.

Кышкы жайытта мал жаюу чоң кыйынчылыктар менен коштолгон жана малды аман алып калуу үчүн көп күч-аракет жумшоону талап кылган. Кар астында калган тоютту өз алдынча тәэп оттой албаган жандыктарды жана бодону жаюу үчүн тоолордун күнгөй беттери пайдаланылган. Жылкылар кар басып калган жерлерди тәэп оттошкон. Кар жатпаган жерлер жок болуп калганда, кар тәэп оттоо үчүн адегендө жылкылар, андан соң бодо, алардын артынан койлор коё берилген.

Эрте жазда кыштоого жакын жайгашкан тоо этектериндеги бөксөлөргө, көктөөгө мал-жаны менен көчүп барышкан. Ошол жерде койлорун төлдөткөн. Жайкы аптаптуу ысык башталып, мал-жандын тынчын алган ар кандай чымын-чиркейлер чыкканда, мал-жанын төрлөрдөгү жайлоолорго чыгарып кетишken. Жайлоолордун көбү дениз деңгээлинен 3,5 миң метрге чейин бийиктике, ак кар, көк музга жакын жаткан жерлерде болгон. Күз келип, суук тарта баштаганда чарбалар жайлоодон көбүнчө жазында көктөтө турган бөксөлөргө түшүп келишken. Бул убакта ал жайыттар кайрандан жетилип калган болот. Эгин оруп-жырюу, чөп чабуу буткөндөн кийин кыштоолоруна кайтып келишken.

Көчүүдө айдын жаңырышы эске алынган. Эгерде ай жаңырганга чейин алгачкы беш күндө жаан же кар жааса, анда ай жаан-чачындарды алдыга коё бер-

ди дешкен. Мындай болгондо ай жаңыргандан кийин жаан-чачын токтоого тишиш болгон. А эгерде ай жаңыргандан кийин алгачкы беш күндө жаан же кар жааса, анда жаан-чачын көпкө созулат, адамдар ай жаан-чачындарды артта калтырды дешкен.

Жүрт чалганда жолдун таманына, жайыттын өзүнүн кургактыгына көңүл бурушкан. Эгерде жер өтө ным болсо, дагы 5-6 күн күтө туруу керек болгон, анткени жайылганда мал чөптү тамырлары менен кошо оттоп жайытты бузган.

Элибизде жайыт которуюуларга өзгөчө маани берилген. Анткени, малды жаздатуу – *жилик алдыруу*, малды жайлаттуу – *семиртүү*, малды күздөтүү – *майына май коштуруу* катары бааланган. Ал эми малды байлоо – *бир орунда жем чөп берүү*, жана бордоп семиртүү аз колдонулганы «мал семизи малчыдан» деген элдик макалдан эле байкалып турат.

Малдын ар бир түрүнө жайытты жер шартына жана онтоюна ылайыктап тандап алышкан. Жазгы-жайкы мезгилде жылкылары менен койлорун бириктиришип жайышкан. Мындай биригүүлөр мал жаюуда, аларды көзөмөлдөп турууда, катаал ашуулардан, күкүктөгөн өзөн-суулардан өтүүдө көчмөндөрдүн эмгегин жецилдеткен, жайыттарды алда канча натыйжалуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген.

Жылкыны жылкычылар багып, бээлер байыганча кулундар күндүзү желелерде кармалган. Сааш үчүн бээлерди күн бою алты-сегиз жолу желедеги кулундарга айдап келишип, түнкүсүн кулундарды энелери менен жайытка коё беришкен.

Чабан койлорду атчан же өгүзчөн кайтарып, түнкүсүн айылга айдап келген. Койлорду түнкүсүн

кыздар жана келиндер кайтарышкан. Тұндұ өткөрүү жана короого ит-куштарды жолотпоо үчүн алар бекбекей айтып чыгышкан.

Кышка тоют даярдоо деген дәэрлик болгон эмес. Чөп чаап-жыйноо түштүк кыргыздарында бир аз мурдараак, түндүк кыргыздарында орус келгиндеринин түздөн-түз таасири астында IX кылымдын аяғынан XX кылымдын башталышынан тартып жайыла баштаган. Тоютту аз эле даярдашкан, ал көбүнчө ыландалап калган же арыктап кеткен малга, жаш төлгө, ошондой эле алыс сапарга минилчү көлүктөргө берилген. Чөп чаап-жыйноо үчүн адатта орокту колдонушкан, бирок XX кылымдын башында чалғы, чапкы (*орустун ко-са-литовкасы*) жайыла баштаган.

Кыштык тоюттун жетишшәрлик корунун жоктугу кыргыздын көчмөн малчылыгын табияттын кырсыктуу кубулуштарына толук көз каранды кылышп койгон. Илдеттер, мисалы, жугуштуу ыландар, анан, мезгил-мезгили менен кайталанып, малды боо түшүрүп салган жут малчылыкка соң зыян келтирген. Алар кар оор түшүп, суук күч болуп, кыштын мойну узарып кетишинин жана эрте жаздагы кара тоңголоктун натый-жасында башталган, мындай жылдарда тоңгон кардын астында калган отту тәэп оттой албаган мал чыгымга учурал турган.

Кыргыздар XIX кылымдын үчүнчү чейрегине чейин мал үчүн кандайдыр бир короо-жай дәэрлик курушкан эмес. Таштан, камыштан, талдын чырпыктырынан, куурайдан ж.д.у. сыйактуулардан короо гана кармашкан. Сокмо дубалдуу короолор, андан соң кепелер кийинчөрээк жайылган, анткен менен малдын көп бөлүгүн мурдагыдай эле жөнөкөй таш короолордо баш калка-

латып келишкен, мындаи короолор мал учун шамалды тосуп калчу ылымта гана болуп, кардан, бороон-чапкындан коргой алган эмес.

Малчылыктагы мал жаюуну жана тоот даярдоону уюштурууга байланышкан бардык иштер эркектердин мойнуунда болгон. Аялдар айылдын жака-белинде жайылып жүргөн малга көз болгон, бээ, уй, кой-эчки сааган, жаш төлдү, сүт берүүчү бодолорду багышкан, түнкүсүн анда-санда короо кайтарышкан, айылдын көчүп-конушуна байланышкан жумуштардын негизги бөлүгүн аткарышкан. Кыргыздар ар дайым малды төлүн эмизип, ийитип саашкан.

Көчмөн кыргыздардын малчылыгы тууралуу кыс-кача маалымдамадан көрүнгөндөй, алардын жандоочтору алардын күнүмдүк турмушунун мүнөзүнө толук жооп берген.

Малчылыктын негизи болгон жайытты пайдала-нууда кыргыздар жайлодо «сары журт» кылбай, оттуу жайыттарды которуштуруп, отунун өсүшүнө толук шарт түзүү максатында жайыттар жыл мезгилине жараша колдонулган.

МАЛЧЫЛЫКТЫН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ

Мал чарбасында жергиліктүү малдын тоолуу шартка мыкты ыңғайлышкан касиетин сактап калуу менен, малдын кунардуулугу жогору болгон тукумдарын түзүү максатында, тукумдук кайра куруу процесси ишке ашып, өлкөбүздүн окумуштуулары, адистери жана малчыларынын биргелешкен иштеринин натыйжасында малдын жергиліктүү жаңы тукумдары чыгарылган.

Малчылыктын учурдагы абалы. Өлкөнүн калкынын дээрлик 60% айыл жергесинде жашаган Кыргыз Республикасында малчылык айыл чарбасынын негизги тармагы болуп саналып, айыл чарбасынын ички дүн өндүрүмүнүн 45% жакынын берет.

Кыргыз Республикасындагы төрт түлүктүн саны

Малдын түрү, миң баш	Жылдар					
	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Жылкы	312,6	308,2	353,9	345,1	373,0	432,97
Уй	1205,2	869,0	947,0	1074,8	1278,1	1458,38
Топоз	55,0	33,2	16,8	19,8	24,8	36,2
Кой-әчки	9972,5	4274,8	3799,2	3876,0	4815,0	5829,02

Кыргыз Республикасында, Кыргыз мал чарба илим-изилдөө институтунун окумуштууларынын көп жылдар бою эмгегинин натыйжасында тоолуу аймак-

тарга асыроого ыңгайлашкан жана жогорку өндүрүм берүүгө жөндөмдүү, жер шартына жана аба ырайына жакшы ылайыкташкан малдын төмөндөгү тукумдары өстүрүлөт:

Кыргыз жылкысы. Кыргыздын жергиликтүү жылкысы, байыркы жылкынын бири. Тоолуу жерде жыл бою үйүрлөштүрүп багуу шартында алынган. Борбордук Азиянын түштүгүндөгү жылкы менен аргындаштырылган. Азыркы кыргыз жылкысы тукур, чымыр, мойну кыска, соорусу жазы, өңү көбүнчө тору же жәэрде. Кыргыз жылкысынын орточо өлчөмү: өркөчүнүн бийиктиги 136,0-140,3 см; тулку боюнун узундугу 141,2-142,8 см; көкүрөк курчамы 165,2-169,6 см; бутунун жоондугу 17,8-18,4 см. Бул жылкынын ирилери Ысык-Көл, Чүй, Талас жана Фергана өрөөндөрүндө тараплан. Кичинелери Тянь-Шань, Памир, Алай жана Алтайдын тоолуу райондорунда кездешет. Кыргыз жылкысы кеч жетилет (7-8 жылда), багууну анча талап кылбайт, жыл бою жайытта багылат, кышкы суукка байымдуу, карды тәэп оттойт. Ал көбүнчө мингич жана көлүк катарында колдонулат. Бәэси төлчүл (100 бәэден 80-85 кулун), сүттүү (сүткасына орточо 13 л.). Ал жаңы кыргыз жылкысын чыгарууда пайдаланылган.

Жаңы кыргыз жылкысы. Жергиликтүү кыргыз жылкысы менен дон жана талаа асыл тукум мингич жылкысын аргындаштыруудан чыгарылган тукум. 1954-жылы тукум катары бекитилген. Асыл тукум иши кескин континенттик климатка жана бийик тоо шартында пайдалануу учун тулку бою келишимдүү, чымыр жылкы чыгарууга багытталган. Жаңы тукум үч типке бөлүнөт: биринчиси – негизги (*мүнөздүү*), экинчиси – келбеттүү (*сөөктүү*) жана мингич жылкы.

Бул типтеги жылқылар дene түзүлүшү, чоңдугу, табияты, жумушка чыдамкайлыгы менен жергиликтүү шартка байыр алыши жагынан бири-биринен көп айырмаланат. Бээлеринин орточо өлчөмү: боюнун бийиктиги 150,8 см; көкүрөк курчамы 179,6 см; бутунун жондугу 18,7 см; тириүүлөй салмагы 447,0 кг. Ар 100 тубар бээден 65-85 кулун алынат. Кулун-тайы күнүнө 800-1000 г салмак кошот. Бээси саан мезгилинде (5 ай) 2200 кг сүт берет.

Кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз кою. Жергиликтүү төгөрөк куйруктуу кылчык жүндүү кой, кылымдар бою кыргыз жергесинде өстүрүлүп, калктын этке жана жүнгө болгон талабын канаттандырып келген. Мындан башка эч кандай койдун тукуму өстүрүлгөн эмес. Койдун эт-май азыктуулугу орточо, бачым өсүп, тез жетилет, жайытта багууда жакшы се-мирет, конституциясы бекем, ар кандай ыланга чыдамдуу, жайы-кышы жайытта оттой алат. Багууну жана тоюттандырууну көп талап кылбайт, алыски жолду кыйналбай басып өтүшөт. Аба ырайынын тез өзгөрүп турушуна чыдамдуу. Кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз коюнун кочкорлорунун орточо салмагы 70-75 кг, соолуктары 55-58 кг салмак басат. Козулардын 4-4,5 айлык жашындагы салмагы 28-30 кг. Чоң койлордун союлгандагы тулку этинин жана ич майынын чыгышы – 26,5-28,0 кг. Койдун өңү боз жана күрөң, каралары да көп кездешет. Жазғы жана күзгү кыркуудан алынган соолуктардын жүнү 1,6-2,0 кг, кочкорлорунуку – 2,3-2,5 кг. Төлдүүлүгү начар, орто эсеп менен ар 100 тубар койдон 95-105 баш козу алынат. Козусунун жашоо жөндөмдүүлүгү жакшы. Кыргыз койлорунун башка койлордон айырмачылыгы, түмшүгү узун келип, таноолору кенен болгондуктан, бийикте жайгашкан

таштуу, чөбү сейрек жерлерде жакшы оттоп, уулуу өсүмдүктөрдүн жытын алыстан биле алгандыгында. Кыргыз койлорунун дагы бир айырмачылыгы жайыттарды жана алардын өзгөчөлүктөрүн жакшы эстеп калып, ошол жерлерге жакшы ылайыкташа алгандыгы. Мисалы, баштаак койлор оттуу жайыттарды, суу бар жерлерди, уулуу өсүмдүктөр көп өскөн жерлерди жакшы билишет. Жылаандын уюгу бар, кара курт көп, тикенектүү жана саздуу жерлерди айланып өтүшөт⁶.

Уяң жүндүцү кыргыз кою. 1956-жылы белгилүү окумуштуу М.Н.Лущихиндин жетекчилиги менен жүнэт багытындагы, тоолуу жайыт шартына байымдуу, жүндүүлүгү жана эттүүлүгү шайкеш кыргыз уяң жүндүү кою катары чыгарылган. Койдун сырткы мүчө түзүлүшү жакшы, конституциясы бекем, табигый жаратылыш шарттардын өзгөрүп турушуна чыдамдуу, жайы-кышы жайытта багууга жөндөмдүү, чыйрак. Соолук койлордун орточо тириүлөй салмагы 50-55 кг, кочкорлорунуку - 95-105 кг. Тубарларынын жүндүүлүгү 3,5-4,0 кг, кочкорлорунуку – 10-12 кг. Таза жүндүн чыгышы 50-53%. Төл берүү жөндөмдүүлүгү ар 100 тубарынан 115-125 баш козу.

Жарым уяң жүндүцү Тянь-Шань кою. Көптөгөн жылдардагы аракеттердин натыйжасында Кара-Кужур өрөөнүндө чыгарылған. Жогорку сапаттагы кроссбред жүндүү Тянь-Шань тукумундагы койлору тоолуу жайыттарда асыроого ылайыкташтырылып, суукка чыдамдуулугу, эт жана жүндүүлүгү менен айырмаланат. Негизинен жайытта багылып, 30-40 см түшкөн карды туягы менен тээп, тумшугу менен ачып, астынан чөп таап жей алган. Учурда бул койлор жоголуу коркуну-

⁶ Касымбек ЖУНУШОВ, Нарын обласы, Кочкор району, Төрөгелди айылы; 1936-ж.т.

чунда турат.

Жарым кылчык жұндцү Алай кою. Алай тукумундагы жарым кылчык жұндүү кой эт-май тукумундагы койлордун тобуна кирет. Койдун бул тукумун чыгаруу иштери 1934-жылы Алай өрөөнүндө башталып, 1984-жылы тукум катары бекиген. Койдун бул тукуму жергиликтүү кылчык жұндүү койлордон сырткы түзүлүшү, көлөмү, чондугу, бачым өсүп, тез жетилиши жағынан айырмаланат. Жыл бою бийик тоолуу шартта жайытта багууга жакшы көнгөн. Алай коюнун кочкорлорунун орточо салмагы 105 кг, соолуктары 60-62 кг салмак басат. Тубар койлорунун төгөрөк куйругу – 2-3 кг, ириктериники – 3,8 кг. Кочкорлорунун орточо жұндүүлүгү 5-5,5 кг, соолуктарынан 2,5-2,8 кг ак жана боз түстүү жүн алынат. Жұну негизинен килем токуш учүн пайдаланылат. Ар 100 тубар койдон 107-110 баш козу алынат. Козулары чыйрак туулат, тез жетилет, козу бөлүктөгү (4-4,5 айлык жашында) салмагы 32-35 кг жетет. Ал эми жайытта багып эттентүүдөн кийин (6-8 айлык жашында) 20-23 кг союлгандағы салмакта эт берет. Алай тукумундагы кой бийик тоолуу, чөбү кыска, суук жерде жакшы өсөт, чөлдүү жана жарым чөлдүү ысық талааларда өзүн начар сезет. Койдун жұну узун болгондугуна байланыштуу (15-17 см) узун чөптүү, каратан-бадалдуу жайыттарда жаюу максатка ылайыксыз. Учурда бул койлорго жоголуу коркунучу туулган.

Эт-май багытындағы Айкол кою. Айкол тукумундагы кой Тоң районундагы «Айкол» кооперативинин шарттарында 2008-жылы чыгарылган. Койдун конституциясы бекем, тулку орточо узун, көөдөнү кең жана терең, буттары бекем жана узун, бели кенен, мүчө түзүлүшү түз, орточо тегерек куйруктуу. Козулары тез өсүп, бачым жетилет. Туулгандағы салмагы 4,5-5,0 кг,

козу бөлүктө (4 айлык жашында) салмагы 32-34 кг. Чоң кочкорлордун салмагы 110-157 кг, 18 айлык жаш кочкорлордуку – 76-85 кг, соолук койлордуку жашына жараша 56-64 кг. Төл берүү жөндөмдүүлүгү ар 100 тубарынан 106-108 баш козу.

Ала-Тоо ую. Сүт-эт багытындагы уй тукуму. Тоо, талаа шартына көнгөн сүттүү, эттүү уй алуу максатында жергиликтүү инектерди швиц жана кострома уйларынын букалары менен аргындаштырып, Кыргыз Республикасы менен Казакстандын асыл тукум уй өстүрүүчү чарбаларында чыгарылган. Тукум 1950-жылы бекитилген. Өңү күрөң, денеси чымыр, башы чоң, кең көкүрөк, өркөчү жазы, соорусу жайык, желини тегерек, эмчеги узун. Өркөчүнүн бийиктиги 129 см, дene узундугу 171 см, көкүрөк курчамы 197 см, бутунун жоондугу 20 см. Инегинин салмагы 500-600 кг, букасыныкы 800-900 кг. Сүтүнүн майлуулугу 3,8-3,9%, айрымдарыныкы 5%. Эти даамдуу.

Олуж-Ата ую. Сүт багытындагы уй тукуму. 1885-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Талас өрөөнүндөгү (*Олуж-Ата уезди*) жана Казакстандын Түштүк аймагындагы жергиликтүү уйлар голланд уюнун букалары менен аргындаштырылып, кийин ич ара көбөйтүү жолу менен чыгарылган. Денеси чың, жергиликтүү табигый-климаттык шартка (*ысыкка, бийик тоолуу жайытта багууга*) көнгөн. 1974-жылы тукум катары бекитилген. Башка уйлардан айырмаланып, мителүү кан ыландарына (*тейлериоз, пироплазмоз*) туруктуу келет. Дене түзүлүшү субагай, башы кичине, моюну ичке, соорусу бийик. Өңү көбүнчө карала, төшүү, курсагы, желини ак, айрымдарынын өңү сарала. Өркөчүнүн бийиктиги 125-126 см, дene узундугу 150 см, көкүрөк курчамы 175 см. Букасынын орточо

тирүүлөй салмагы 750-770 кг (*айрымдары 1000-1100 кг*), инегиники – 440-450 кг. Ар уйдан жылына 2800-3200 кг сүт саалат, сүтүнүн майлуулугу 3,9-4,1%. Жакшы бордолот, 52-56% эт чыгат.

Кыргыз ую – Кыргыз Республикасында байыртадан асыралып келген жергиликтүү уй. Мандайы жазы, өңү кызыл, сары ала, кара, кара ала, күрөң ж.б. Өлкөнүн бардык аймагында багылат. Чүй, Ысық-Көл өрөөндөрүндөгү кыргыз ую, Нарын облусундагы уйларга каратанда ирдүүрөөк. Инегинин бийиктиги 110,8-120,3 см, көкүрөк курчамы 152,9-165,4 см, тулку бою 137,5-148,2 см. Кыргыз ую жем-чөптүү колдон көп жебей, жыл бою жайытта багылат. Инегинин салмагы 280-320 кг, букасыныкы 400-450 кг жетет. Жайытта жакшы семиред. Жайллоо учурунда ар бир ноопас күнүнө 50-500 г эт көшот. Сүтүнүн майлуулугу 4,5-5%.

Топоздун жергиликтүү популяциясы. Деңгээлинен 2500-4000 метр бийиктигеги тоолордо илгертеден бери асыралып келген жана кийин тукуму жакшыртылган уникалдуу кыргыз топозу.

Топоздун Айкол тукуму. Айкол тукумундагы топоз Тоң районундагы «Айкол» кооперативинин шарттарында 2005-жылы чыгарылган. Топоздордун өңү негизинен кара жана күрөң болуп, карала, сарала, буурул, ала, сур, таргыл ж.б. вариациялары дагы кездешет. Айкол тукумундагы топоздордун букаларынын орточо салмагы 472 кг, инектери 304 кг салмак басат. Бир саан мезгилииндеги (ортсчо 245 күн) сүттүүлүгү 650 кг, сүтүнүн орточо майлуулугу 6,7% (12,7% га чейин жетет).

Кыргыздын тыбыт багытындагы эчкиси. Бул эчки тукуму кыргыздын жергиликтүү эчкilerин придон жана бир аз ангор тукумундагы текелер менен аргындаштырып чыгарылган. Тукум болуп 1996-жылы

бекиген. Эчкiler тоолуу жайыттарда багууда жөн-дөмдүүлүгү жана жакшы сапаттагы кунардуулугу менен айырмаланат.

Негизги өндүрүмү болгон тыбыттын (кашмирдин) көпчүлүгү ачык-боз, курөң-боз ошондой эле ак түстө болот. Тыбыт машиналарда жана колдо даярдалуучу түрдүү жасалгалар үчүн колдонулат. Жүн катмарында тыбыттын буласы 60-70% жогору болот. Орто эсеп менен текелерден 600-700 г, асыл-тукум эчкilerден 450-500 г тыбыт таралып алынат, алардын узундугу 7-10 см, жоондугу (диаметр) 18-20 мкм. Тулку бою чоң жана эти жакшы сапатта болот. Күзүндө текелердин тириүлөй салмагы 60-65 кг, эчкilerдики 36-38 кг түзөт. Төлчүлдүгү канаттандыраарлык, 100 баш тубар эчкiden 125-130 улак алышат. Сүттүүлүгү 90-110 кг.

Жүн багытындагы кыргыз эчкileri. Бул тукум кыргыздын жергиликтүү эчкilerин ангор тукумундагы текелер менен аргындаштырып чыгарылган. Тукум болуп 1996-жылы бекилген. Жүн катмары буладан жана анчалык көп эмес кылчык жүндөн турат. Түсү ак, текелери жана эчкilerи мүйүздүү. Негизги көрсөткүчтөрү боюнча жүнү ангор тибиндеги жүнгө-мөгерге окшош болот. Жүнүнүн узундугу орточо 20-22 см, ичкелиги 46-48 сапатта, таза буланын чыгышы 80-86% чейин болот. Орто эсеп менен текелерден 2,6-2,8 кг, асыл-тукум эчкilerден 1,8-2,0 кг жүн кыркылып алышат. Жүнү түрдүү токулма жасалгаларды жана кездемелерди даярдоо үчүн колдонулат.

Жүн багытындагы эчkilerdin тулку бою орто жана этинин сапаты канаттандыраарлык. Текелердин тириүлөй салмагы орто эсеп менен 56-58 кг, чоң эчkilerдики 35-37 кг. 100 баш тубар эчkiden 105-115 баш төл алышат. Сүттүүлүгү 80-90 кг.

Жергиликтүң кылчык жүндүң эчкiler. Республиканын аймактарында жергиликтүү кылчык жүндүү эчкiler өстүрүлөт. Аларга мүнөздүү болгон дене түзүлүшү чыц, жашоо жөндөмдүүлүгү жогору жана жыл бою жайытта багууга ыңгайлашканы менен айрымаланат. Текелердин тириүлөй салмагы 60-65 кг, эчкilerдикى 40-42 кг. Жүн катмары негизинен кылчык жүндөн турат, төрттөн бир бөлүгүн (24%) ичке тыбыт булалары түзөт. Тыбыттын ичкелигиги 15,6 мкм, орточо узундугу 5,0 см, орто эсеп менен 106-116 граммдан тыбыт тараалып алынат. Төлдүүлүгү 125% барабар, сүттүүлүгү 90-100 литр.

Учурда Кыргыз Республикасынын жайыт малчылыгында мал асыроонун 4 тиби колдонулууда:

1-тиpte мал эртең менен айылдан жайытка чыгарылып, кечинде айылга кайтарылат. Мында мал ээлери бир нече топко (*бада, кой кезүү ж.б.*) биригишип, малды кезек-кезеги менен жайытка чыгарып асырашат.

2-тиpte дагы мал эртең менен айылдан жайытка чыгарылып, кечинде айылга кайтарылат. Бирок, мал ээлери малчы, бадачы, койчу жалдашат.

3-тиpte малды жалданган малчы, бадачы, койчу жаздан баштап кеч күзгө чейин жайытта багып, кыш мезгилинде мал ээлерине кайтарып берет. 1-2-3-тиptеги мал ээлери негизинен айылда жашашат. Алардын малынын саны 100 баштан ашпайт, ошондой эле кошумча каржы булактары дагы бар.

4-тиpte мал ээлери өзу же жалданган малчы, бадачы, койчунун жардамы менен жыл бою малды жайытта асырашат. Бул типти колдонгондор ири мал ээлери болуп саналышып, өлкөнүн жайыт малчылыгынын негизин түзүшүп, түптүү малчы-фермерлердин катарына киришет.

ЖАЙЫТТАРДЫН САПАТЫН ЖАНА БААЛУУЛУГУН АНЫКТОО ҮКМАЛАРЫ

Малчылыкта жайыттардын сапаты жана баалуулугу өтө маанилүү. Себеби, малдын өсүп-өнүгүүсү жайыттын сапатына дагы көз каранды. Жайыттагы тоют өсүмдүктөрүнүн сапаты канчалык жорору болсо, мал ошончолук тез эттенет. Жайыттын түркүн чөптөрү менен оттогон малдын ыландарга туруктуулугу, эгер ыландаса тез эле сакайып кетүүсү жана алардан сапаттуу, мол өндүрүм алынаары малчыларга жакшы белгилүү.

Албетте, малчыларды жайыттын сапаты жана баалуулугу өтө кызыктырат жана жайыттын абалын жакшыртуу максатында белгилүү бир деңгээлде иштер аткарылып келет. Жайыттын баалуулугун аныктоодо, ал жерде өскөн чөптөрдүн сапатынан тышкары, малдын коопсуздугуна, ден-соолугуна, эттенүүсүнө жана малчылардын жашоо-тиричилигине дагы таасир берүүчү көптөгөн жергиликтүү жагдайлар каралат. Анткени, малды асыроого жана малчылардын жашоосуна таасир берүүчү бардык шарттарды толук эске алуу менен гана жайыттын баалуулугун аныктоого мүмкүн.

Жайыттын жалпы сапатын жана баалуулугун аныктоодо, жайыттагы өсүмдүктөрдүн сапаты, жайыттын тегиздиги, таштардын, дөмбөлдөрдүн болушу, ошол аймакты жердеген жапайы айбандардын жана күштардын түрлөрү, агын суулардын же булактардын саны, зыяндуу жана уулуу өсүмдүктөрдүн таралуу деңгээли жана аба ырайынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү толук эске алынат.

Кыргыздар бир жайыттан әкинчисине дайыма көчүп турушкан. Көчүү шарттуу түрдө кышкы, жазгы, жайкы жана күзгү мезгилдерге бөлүнөт. Мезгилдүү жайыттардын ичинде да башкы кыймылдаткыч күчтүн – жайыттын абалынан, чөптөрдүн сакталышынан жана башка жаратылыш шарттарынан улам келип чыккан ички көчүп-конуулар жүргөн. Бийик тоолуу жайытарга жогору көчкөндөгү башкы принцип – карды жана суукту ээрчүү болгон, ал эми төмөнгө көчкөндө артынан карды жана суукту ээрчите келүү болгон⁷.

Жайыттар пайдалануунун мезгилдүүлүгү жана алардын абалы боюнча төмөндөгүдөй шарттуу классификацияланат:

Жазгы жайыттар. Бул тоо этектериндеги, бөксөлөрдөн төмөн, шамалдан корголгон, жылуулук жана нымдуулук көп болгон, кар эрте эриген, дарыялардын куймаларында, көлмөлөрдүн айланасында жайгашкан, көпчулук бөлүгүндө өсүмдүктөр эрте өсүшүүчүн эң жагымдуу болгон ойдуц жерлер.

Жайкы жайыттар. Ар кандай бийиктиктердеги малдын бардык түрлөрү үчүн жагымдуу кецири аймактар.

Күзгү жайыттар. Бул жайыттардын көпчүлүгү кышкы жана жайкы жайыттардын ортосундагылар.

Кышкы жайыттар. Бул жайыттар негизинен дайыма кар баспаган, айрым тилкелеринде чөбү жакшы, карын шамал айдап кетүүчү, малды жаюуга мүмкүнчүлүк берген жайыттар. Кышкы жайыттар жайгашкан жерлер жылуу, өтмө шамалдардан корголгон.

Жайыт чөптөрүнүн абалын түшүнүү, демек, жаратылыш шарттарын пайдалануу үчүн, малчы кыргыз-

⁷ Көчмөндөрдүн жайыттары, 2011.

дар тоолорду жердеген элде салт болуп калган билимдерди жетекчиликке алышкан. Бул билимдер ооздон оозго, муундан муунга берилген. Салтуу билимдердин бир кысымы дайыма кеңейген, өркүндөтүлгөн, топтолгон, экинчилери аларды алып жүрүүчүлөр менен кошо биротоло жоголгон. Билермандар, аксакалдар, башкаруучулар жайыттарды пайдалануунун әрежелерин бузууга эч кимге жол беришкен әмес, алар бекем сакталган. Көчмөндөрдүн аң сезиминде бул жазылбаган мыйзам болгон. Адамдар көчүү алдында жаратканга сыйынышкан жана малды курмандыкка чалышкан. Кайра көчөөрдө конушту тазалашкан, таштандыларды өрттөшкөн жана ошондон кийин гана көчүп кетишкен.

Көчүп баруудан мурда бир нече адамдан турган топ же 2-3 билерман мал менен кайда көчүүнү чечүү үчүн, конуш ордуна барышат. Жайытты чөптүн тыгыздыгы жана бийиктиги, анын бирдейлиги боюнча баалашат. Мисалы: «чөп тушардан келип калыптыр», же «чөп койдун оозуна илине элек экен», же «жайыт көлдөлөң болуп калыптыр» деп бааланылат.

Абалы боюнча жайыттар абдан жакшы, жакшы, канаттандыраарлык, начар жана бузулган жайыт болуп бөлүнүштөт.

Абдан жакшы жайыт – эц жакшы табигый жайыттар, тоо жайыттарына киришет жана жылуу-жумшак климаты, сүсүсү жана мөңгүлөрүнүн болушу менен мүнөздөлөт. Аларда малга жагымдуу, аш болумдуу жана дарылых касиеттерге ээ көптөгөн чөптөр өсүштөт. Бул жайыттар жапайы айбандарга да бай (*аркар-кулжа, эчки-теке, элик, суур ж.б. жапайы айбандар көп учрайт*).

Жакшы жайыт – топурагынын жана өсүмдүктүн өсүшүнүн абалы жакшы жайыттар. Мындай жайыт-

тарга жылдык жаан-чачындар жетиштәрлик болгон жағымдуу климаттык шарттар мүнөздүү жана аларда суунун табигый көптөгөн булактары бар. Мындай жайыттар жапайы айбандарга жана өсүмдүктөргө да бай. Чөптүн бийиктиги аттын тушоосунан жана жер бетиндеңи чөптөр бирдей текши өскөн. Бетегеси коюу. Зыяндуу чөптөр дәэрлик жок. Мал жебеген чөптөр аз кезигет.

Канааттандырлык жайыт – орто сапаттагы жайыттар. Адатта аларда суунун чектелген табигый булактары бар. Малга пайдалуу жана мал толук жей албаган, ошондой әле уулуу чөптөрдүн саны бирдей өсөт. Чөптүн бийиктиги 3-4 сантиметр же аттын туягынан. Жайытта зыяндуу чөптөр бар. Отоо чөптөр менен бузулган эмес. Тик капиталдар, сейрек бадалдар. Мындай абал жаратылыштык да, антропогендик да факторлор менен шартталган жана Кыргыз Республикасынын аймагында кецири тараган.

Начар жайыт – бул малчылык үчүн анча жараксыз жайыттар. Қөбүнчөсү алар кескин континенталдык климаттан, суунун жетишсиздигинен жана климаттын кургакчылыгынан улам чөптөрү аз болгон такыр, же уулуу, же мал жебеген чөптөрү бар жайыттар. Чөптөрдүн бийиктиги койдун туягын араң жабат. Чөптөр сейрек. Өсүмдүктөр ар кайсы жерде ала-була болуп өсүшөт. Жайытта уулуу чөптөр көп. Алабата, чалкан, шыбак, мүйүздүү чытыр, уйгак баскан. Мындай жайыттар жыл бою мал көп жайылган айылдардын айланасында кецири кездешет.

Бузулган жайыт – бул жаратылыштык-климаттык шарттардан: топурактын үстүңкү кыртышын бузган түрүктуу катуу шамалдан, селдерден, суунун жоктугунан, инфраструктуралын бузулуусунан, чөптөрдүн

кайра калыптанып өсүүсүнө мүмкүндүк бербеген малдын ашыкча көп жайылуусунан, алардын тепселинип такырга айлануусунан улам өтө катуу деградация абалында турган жайыттар. Мындай жайыттардагы өсүмдүктөр көп учурларда тамырына чейин тапталышкан, азык заттарга бай эмес, курамында туздардын өлчөмү көп. Бадалдар жок, пайдалуу чөптөр дээрлик жок, көптөгөн зыяндуу чөптөр бар.

Жайыттагы өсүмдүктөрдүн сапатын аныктоо.

Жайыттагы өсүмдүктөрдүн сапатын аныктоодо, жайытта өскөн өсүмдүктүн түрү, анын ичинен басымдуулук кылган өсүмдүктөр, жыштыгы, бийиктиги, бышып жетилгендиги жана даамы такталат.

Алгач жайыттагы өскөн чөптөрдүн түрү аныкталып, ошого жараша баа берилет. Жайытта өскөн чөптүн бир түрү дээрлик басымдуулук кылса, анда ошол чөптүн аты баса айтылат. Мисалы, бетегелүү, арпалуу, беделүү ж.б. Эгерде, чөптүн бир түрү көбүрөөк болуп, ошол эле учурда башка чөптүн бир же бир нече түрү дагы белгилүү бир жетишээрлик санда болсо, ал да кошо айтылат. Мисалы, бетегелүү ак кодолу аралаш же арпалуу көдө, зире аралаш ж.б. Эгерде, жайытта бир чөптүн түрү басымдуу болбой, ар түркүн чөп өссө, аралаш же түркүн оттуу деп аталат. Жайыттарда өскөн өсүмдүктөрдүн ичинен малчыларга байчечекей, кашка беде, ак сокто, чатыраш, тулаң, көдө, жоодар, кулунчак, доңкулдак, кийик от, зире, эрмен, шыралжын, көбүргөн, бака жалбырак, миң тамыр, кымыздык, чүкүрү, кекире, шыбак, жыпар чай, ат кулак, ак сокто, уу коргошун, адырашман, шашыр, ат конок, бетеге, жалдыркан, тулаң, кара кыяк, таргыл, теңге чөп, түлкү куйрук, чатыр, ыраң өлөң, шибер жакшы белгилүү.

Жайытта өскөн чөптүн жыштығына жараша жыш, ала жана сейрек деп бөлүшөт.

Чөп жыш өскөн жайыт деп, чөп бири-бирине өтө жакын өсүп, жердин бетин тегиз жаап, топурак көрүнбөй калган учурда айтылат. Мындай учурда жайыттын бети тегиз жашыл болуп көрүнөт.

Ал эми чөп ала өскөн жайытта, алар бири-биринен 1-2 карыштагы аралыкта болуп, жердин бети чөп менен толук жабылбай, топурак ала-була болуп көрүнүп турат.

Чөп сейрек өскөн жайыттарда өсүмдүктөрдүн бири-биринен аралығы 1-2 кадам болуп, малга от аз болот. Мындай жайыттар алыстан бозомук болуп көрүнөт.

Чөптүн бийиктигин тушамышка чейин, тизеге чейин, белге чейин жана киши бою деп бөлүшөт. Мисалы, «чөп тушардан келип калыптыр», же «чөп койдун оозуна илине элек экен», же «жайыт көлдөлөң болуп калыптыр» деп бааланат.

Ал эми чөптүн жетилгенин аныктоо үчүн, аны үзүп же кесип алып, бир нече убакытта байкоо салынат. Эгерде, чөп тез эле карапып кетсе, жакшы быша элек катары аныкталып, «кара чөп» делет.

Эгерде, жазғы чөптөр кочкул-жашыл болсо, анда алар быша элек. Мындай чөпту «кара чалғын» деп аташат, анткени аны орсон, карайып кетет.

Чөптүн башы сарғыч болуп калганда, «чөп жетилди, мал семирди», чөп бышты дешет. Бардык гүлдөр гүлдөп, гүлдөрдүн желеңчелери түшө баштайт.

Өсүмдүктөр саргайып, куурай баштаганда чөп чаңык келди дешет. Чөптөр ашыкча бышып кетсе, алар тамырына чейин саргая баштайт.

Чөпту тартып үзүүдө, кармаган жеринен үзүлсө, чөп али жетиле элек деп эсептелген, ал эми чөп

түбүнөн үзүлсө, бышып жетилген катары кабыл алынган. Эгерде, чөп тамырынан жогору же кол менен кармап турган жерден үзүлсө, мындай чөбү бар жайытка мал жайбаш керек, бул чөптө мал үчүн азық заттар аз.

Эгерде, чөптү жулуп көлөкөгө койгондо, кийинки күнү бүрүшпөсө жана соолубаса, мындай чөп күчүнө кирген болот, бышпаган болсо – соолуп калат.

Эгерде, чөптү сабагынан кармап тартканда тамыры кошо жулунса, топурак өтө нымдуу, чөп жакшы бекий элек экен, мал жаюуга али эрте, жайытты бузуп ала-быз деп баалашат.

Ошондой эле чөптүн даамын, кычкылдуулугун, нымдуулугун аныкташат. Бул максатта чөптүн сабагынын орто ченинен үзүп алыш, тазалап туруп чайнап көрүшкөн. Чайнап көрүү менен чөп даамына келип калыптыр же даамына келе элек экен деп, ал эми кычкылдуулугун кычкыл же кычкыл эмес деп баалашат.

Эгерде, чөп ортосунан үзүлсө, бир аз сезилген даамы болсо жана жалбырагынын өңүндө күрөң сымал тамыры көрүнсө, бул чөп быша баштаганын билдириёт, мындай жайытка мал жаюуга болот.

Эгерде, чөп түп жагынан үзүлсө, даамы таттуураак болсо, жалбырагынын жашыл түсүнөн күрөң тамырлары жакшы көрүнүп турса, анда чөптүн бышып-жетилгени, чөп аш болумдуу жана пайдалуу. Мындай жайытты эч тоскоолсуз пайдаланса болот.

Чөптү кол менен ушалап, катуу сыйканда, ширеси агып кетсе, өтө нымдуу катары бааланат. Чөп өтө нымдуу болсо, малдын ичин өткөрөт.

Жайыттардын жарамдуулугун аныктоо үчүн чөптөрүнүн абалына, анын бирдейлигине жана коуюлугуна байкоо жүргүзүшөт.

Жазғы жайыттарда төмөнкүлөр бааланат:

Топурактын абалы жана кардын эриши. Топурак кышкы нымдуулуктан кургашы керек. Нымдуу жер ылай жана өсүмдүктөрдүн тамырлары менен бирге тапталып, жайыттардын абалын кескин начарлатат. Нымдуу жерлерге мал жаюуга катуу тыюу салынат.

Чөптөрдүн бышуусун жалпы баалоодон кийин ар бир жайыттын абалы өзүнчө бааланат. Кыргыздар жайыттардагы жапайы айбандардын жана малдын абалы, жүрүм-туруму, алардагы белгилүү бир өсүмдүктөрдүн бардыгы же жоктугу, башка көзгө көрүнүүчү көрсөткүчтөр сыйктуу баалоонун жөнөкөй ыкмаларын колдонушкан, алар кыргыздарга жайыттарды пайдаланууда жана аларды жакшыртууда үлгү катары кызмат кылышкан.

Жайыттардын абалын жана алардын бузулуусунун себептерин түшүнүү, аларды сарамжалдуу пайдаланууга, өз убагында тазалоого, суугарууга, үрендөрдү кошумча себүүнү жүргүзүүгө, пайдаланууну убактылуу тоクトотууга мүмкүндүк берет.

Жайыттардын абалын баалоонун эң жөнөкөй ыкмаларынын бири – бул өтүк менен баалоо.

Эгерде әртең менен шүүдүрүмдө өтүк менен бассаң, анда:

- бузулган жайытта өтүктүн таманы гана ным болуп калат;
- жаман жайытта өтүктүн башы да нымдалат;
- канаттандыраарлык жайытта өтүктүн үстүңкү бөлүгү да ным болуп калат;
- жакшы жайытта өтүк кызыл ашыкка чейин, бир карыш узундукта суу болот;
- өтө жакшы жайытта өтүктүн кончу тизеге чейин суу болуп калат.

Жайыттардын толук баалуулугунун дагы бир көрсөткүчү катары жылкы тезегинин көптүгү, өңүнүн каралыгы, бүтүндүгү, кургактыгы эсептелинип, мындай жайыт өтө жакшы деп бааланат.

Жайыттардын баалуулугун аныктоо.

Жайыттын баалуулугун аныктоодо төмөнкү шарттар эске алынат:

- жайыттын түздүгү (*таштардын, дөмбөлдөрдүн, чүнкурлардын ж.б. болушу-болбошу*);
- жайыттагы уулуу жана зыяндуу өсүмдүктөр;
- жайыттагы уулуу жана жырткыч айбандар;
- жайыттагы агын суулар жана булактар;
- жайыттын аба ырайы;
- жыл ичинде температуранын өзгөрүүлөрү;
- шамалдын негизги багыты;
- жаан-чачындар.

Жайыттардын сапаты тегиз, тегиз эмес, таштуу, дөмбөлдүү деп бааланат. Эгерде, жайыттын бети тегиз, таштак эмес, дөмбөлдөрү жана чүнкурлары жок, чөбү бир кылка болсо, жайыт тегиз деп бааланат.

Жайытта суунун жетиштүү болуусу өтө маанилүү. Ушундан улам булактуу же агын суулары көп болсо, сууга кенен жайыт деп аташат. Жайыты сууга кенен жерлерде малды атайын сугаруу учун башка жактарга айдал барышпайт, мал жайылып жүрүп эле суусунун кандырышат. Ал эми суу тартыш жайыттарда, малды бир маал атайын агын сууга же булактарга айдал барып сугарышат.

Жайыттарда өскөн уулуу өсүмдүктөр малга уулануу коркунучун жаратуу менен ыңгайсыздыктарды пайдалылат. Ошондуктан, уулуу өсүмдүктөр көп өскөн жайыттардын баалуулугу кескин төмөн бааланат. Айрым

бир учурларда ал жайыттарға азыр мал жаюуга болбайт, уулуу өсүмдүктөр күчүнө кирип турган маалы деп айтылган. Мисалы: жай мезгилинде жаан-чачын болуп, күн кескин салкындап калган күндөрү, уу коргошун көп өскөн жерлерге мал жайышпайт.

Зыяндуу өсүмдүктөр да жайыттын баалуулугун төмөндөтөт. Тикенектүү өсүмдүктөр малдын терисине, жүнүнө, эриндерине, көзүнө залал келтириүү менен чоң зыян алыш келээри малчыларга жакшы маалым.

Ар түрдүү жапайы айбанаттардын болушу да жайыттын баалуулугун аныктоодо эске алынат.

Уулуу жандыктар көп кездешкен жайыттар кооптуу катары бааланат. Уулуу жыландардын, кара-курттардын, аарылардын чагып алуусунан улам малдын өлүмгө дуушар болуулары жакшы маалым. Ошондуктан, уулуу жандыктар көп кездешкен жерлерге мал жайышпайт.

Жайыттарда жырткыч айбандардын болушу да өзгөчө мааниге ээ. Малга карышкыр, чөө, түлкү сыйктуу айбандардын кол салган учурлары көп кездешип, малчыларга олуттуу зыян алыш келет жана ашыкча түйшүк жаратат.

Малчылар үчүн жайыттардагы аба ырайынын өзгөрүүлөрү да өтө маанилүү. Себеби, аба ырайынын өзгөрүүлөрүнө кандайдыр бир деңгээлде өсүмдүктүн сапаты, малдын тоюттануусу жана эттенүүсү көз каранды. Аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүнөн улам малдын тоюттануусу начарлайт жана малчыларга көп түйшүк алыш келет. Мисалы: жаанда жайыттардагы саргайган бетеге өтө тайгак болуп («сары сойгок»), үркөн мал (чагылгандан, жырткычтардан ж.б.) тоодон ылдый кулап, жаракат алган же өлүмгө учурлар көп.

Эки-үч күн катары менен токтобой жааган жаандан мал жакшы оттой албай, этинен түшүп кеткен учурлар да кездешет. Айрым учурларда малга чагылган тийип, өлүмгө дуушар болгондугу да белгилүү.

Малчылар жайыттардагы жылда кайталануучу аба ырайынын өзгөрүүлөрүн жакшы билишет жана ага алдын ала даярдыктарды көрүшөт. Аба ырайынын алдын ала өзгөрүүлөрүн ай-жылдызга карап, жапайы айбаннтардын жана күштардын жүрүм-турумуна байкоо жүргүзүү менен божомолдоп айта билишкен.

Жайыттарды малдын жүрүш-турушу аркылуу баалоо.

Абдан жакшы жайыт. Мал бир орундан жылбай оттойт. Түнкүсүн айрым айбандар онтойт, алардын дем алуусу тездейт. Малдын көпчүлүгүндө заңы жампа боюнча, сейрек учурда коргоол (*бул малдын ден-соолугуна да байланыштуу болушу мүмкүн*). Жайыттан келгенден кийин малдын көпчүлүгү жуушайт, түнкүсүн жайылбайт, себеби күндүз жакшы жайылган, эртең менен кеч көзголушат. Мал жайытта көп убакыт жуушайт. Ашыкча оттогондон улам түнөккө араң жетет. Эгерде мал күн сайын улам алыстап жайылса, бул жайыт такыр болуп бара жатканын билдирет.

Жакшы жайыт. Түнкүсүн кой өрүп кетпейт, себеби ток. Эртең менен койлор менен уйлар жайылууга шашылбайт, себеби ток. Малдын айрым белүгүнүн заңы чокмороктошкон, койлордуку – негизинен коргоол түрүндө. Мал көп убакыт тынч жайылат.

Канааттандыраарлык жайыт. Кээде мал түнкүсүн өрүп кетет, эс албайт. Жайганда малдын басканы тез.

Начар жайыт. Мал жайылганда алыска кетет, көп басат. Түнкүсүн ачык короодо мал көпкө жуушабайт,

жайылып кетет, чабандар короону тосмологонго аргасыз. Мал тынч жуушабайт.

Бузулган жайыт. Мал бир орунда жайылбайт, тоют издеө менен дайыма баса берет.

Кыргызстанда жыл мезгилдери ар кайсы жерде ар башка башталат жана аяктайт. Ошондуктан, жайыт мезгилиниң башталышын так аныктоо өтө маанилүү, кечиккенде же эртегенде төмөнкүдөй көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн:

- эгерде күзүндө көчкөндөн кечигип калсаң, анда мал бүт кырылып калышы мүмкүн;

- эгерде күзүндө кыштоого эрте көчүп кетсең, анда кыштоонун отун түгөтүп аласың да, жазга жетпей каласың;

- эгерде күзүндө кыштоого кеч көчсөң, анда кышкы жайытта чөп көп калат да, мал оңой кыштап, семизирээк чыгат;

- эгерде жазында жаздоого эрте көчүп кетсең, анда кар же жаан көп жааганда, арык мал кырылып калышы мүмкүн, жайыт мал оттоого даяр эмес болуп, ал бузулуп калат;

- эгерде кыштоо жетиштүү болуп, жазғы жайыттарга көчкөнгө шашылбасаң, анда жаздоолордо чөп өсүп жетилип калат, бул жаш мал чүң жагымдуу болгону менен кыштоодо инфекциялык оорулар көбөйциүү мүмкүн;

- жайкы жайыттарга эрте көчүп, даяр эмес жайыттарды бузуп алуу мүмкүндүгү менен коркунучтуу;

- эгерде жайкы жайыттарга көчүңгө кечигип калсаң, анда чөп катып кетет да, анын сиңимдүцүлүгү азаят;

- эгерде күзгү жайыттарга кечигип калсаң, анда алар толук пайдаланылбай калышат.

МАЛ ЖАЮУНУН ҮКМАЛАРЫ

Мал жаюудагы кылымдап топтолгон нукура элдик тажрыйба муундан муунга өтүп, салттуу билим катары колдонулуп келет. Мал жаюунун ыкмасында малдын жүрүш-туршуу, жайыттардын шарты жана аба ырайынын өзгөчөлүктөрү толук эске алынган. Жыл мезгилине ылайык мал жаюунун өзгөчөлүктөрү бар.

Эртең мененки мал жайып баштоо убактысы неғизинен жыл мезгилиnde ар кандай шарттарга байланыштуу өзгөрүп турат. Кыштын катуу суук күндөрү малдын шыйрагына суук өткөрүп албоо максатында, короодон кечирээк чыгарылса, жаз жана күз мезгилдеринде әртерээк чыгарылат. Өзгөчө жаз мезгилиnde күндүз жакшы тоюна албай қалган мал, эрте эле жайытка камынып калат.

Жай мезгилиниң чөп жакшы жетилип турган маалында, чоң тоюп алган койлор, түнү тоютун толук сицире албай, эртең менен ордунаң эрте тура алышпайт. Мындаң күндөрү койлор түнү бою онтоп, денесинин үстүнөн буу чыгып турганы-турган. Ошондуктан, мындаң шартта койлорду күч менен эрте жайып чыгаруу максатсыз.

Койлор жерге жарык түшкөндө ордунаң козголуп, короонун эшигине карай багыт алышпайт, маарап башташы, жайылууга даяр экендигинин белгиси катары кабыл алынат. Жазында, жайында, эрте күздө койлор жайытка эрте камынышат. Бул мезгилдерде малды жайытка эрте чыгаруу туура болот. Эртең менен мал короодон чыкканда, жайыттын багытын гана ишарат кылып, койчу отордун артында болуп, отордун басыгын ыл-

дамдатып же жайлаптайды. Ал эми кечинде мал короого кайткан учурда, жакшы тоюнуп алған койлорго күч келтирбөө үчүн, басыгын атайын жайлатауу максатында койчу отордун астында болгону жакшы.

Күнүмдүк мал жаюудагы жайыттын багыты, орду ошол күндөгү аба ырайынын шартына жараша дагы өзгөрүп турат. Аба ырайынын ачык күндөрү, жер кургакта тоонун бийик оттуу кырлары менен кыялап жайышат. Эгерде, бул күндөрү аба катуу ысып кетсе, мал желдин багытына каршы улам жогорулатылып, тоонун салкын жерлеринде же тоонун кыры менен жайылса, мал жакшы оттойт. Ал эми күн бүркөлүп, жаан жаап турган убактарда тоонун бийик жана тик беттеринен малдын тайгаланып жыгылышы, ошондой эле күндүн күркүрөшүнөн же чагылгандын жаркылдашынан мал үркүп, тоодон ылдый кулашы мүмкүн. Ошондуктан, аба ырайынын мындай шарттарында малды өтө тик эмес кокту менен жогору карай өрдөтүп же мүмкүн болушунча тегизирээк жерлерге жайышат.

Койлорду бийик беттерге жаюуда тоону кыялап, акырындык менен жогорулап жүрүп отурушат. Мал жаюуда кырдын тиктиги, белдин жогорулашы жана жалгыз аяк жолдор эске алынат. Жаратылыштын катаал-сүүк мезгилдеринде, майда жандыктар этинен түшүп кетпеш үчүн жана койлор майын курсагына эмес (*карын май*), жонуна (*дene майы*) жыйнашы. үчүн, аларды түз жерге эмес, айдөш жерлерге, кырларга салкындастып жаюуга жана түнөтүүгө аракеттенишкен. Мындай болгондо койлор ысык-сүүкка жакшы турштук берген. Койлор күндүз да суу боюнда бир нече saatka жуушатылган.

Бийик тоолуу жерлерде жогору карай же төмөнду карай мал жаюуда, малчылар малды аттанаар аягы-

на ыктатып, аз-аздан тоо кыялап жайыш керек деп сунуштап келишет. Мындай абалда ар дайым солго кайрылуу менен аз-аздан жогору карай чыгууда жана төмөн карай түшүүдө, сааттын жебесине каршы тоону айланып, өйдө чыккан жолдор менен ылдый түшкөн жолдор кайчы кесилишкен. Муну малчылар жогору же төмөн басууда малга сол капиталына ыктап басуу табиятына шайкеш жана ушундай абалда мал өзүн копсуз, ыңгайлуу сезет деп түшүндүрушөт.

Мал жер шартына ыңгайлышат, «жер үшөйт». Түзгө көнгөн мал, тоолуу жерде жантайыктан тайгаланат, учат. Анткени, тоолуу жердин малынын туягынын кырында бычактын мизи сымал түзүлүш пайда болот. Тоо малынын туягы ташка, кырга бир аз эле илинсе коё бербейт, тайгаланбайт, жыгылбайт. Мисалы, жылкынын «үлүгү» туяктын ичинде терецирәэк жайланышкан, чуңкур, ташка тийбейт. Түздө, атугүл Сырттын түз жерлеринде асыралган жылкынын «үлүгү» жерге жакын жайланышкан, ошондуктан алар таштуу жерлерде ташыркайт.

Кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз койлорунун арышы узун болгондуктан, ылдам жүрүп, алыска оттот кете алышат (*мобилдүү*). Уяң жүндүү кыргыз койлору ақырын, жай басып оттойт. Тоютту натыйжалуу колдонушат. Кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз койлорунун денеси узун, ал эми уяң жүндүү кыргыз көюнүн денеси кыска. Койлор тоодо жүргөндө туягынын учун салып басат (*учу учтуу*), түздө жүргөндө туягынын артына таянат.

Отордогу койдун саны 450-500 баштан ашса, «сүрмө топ» болуп, жайлоодо, ошондой эле башка жайыттарда эттенбейт. Мында кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз

койлорубу, уяң жұндұу қыргыз койлорубу айырмасы жок. Жайыт кенен болсо дагы, саны көп болсо, бири-бирине карап, жутунушуп, алдыга баса берип, тоютка жетпей, чала тоют болушат.

Мал жаюуда малды маал-маалы менен убагында сугарып туруу да маанилүү иш-чара. Суусу кенен, булактарга жана ағын сууларга бай жайыттарда мал жайылып жүрүп эле каалаганда суу ичиp, буга көп маани берилбейт жана атайын мал сугаруунун кажети жок. Ал эми айрым бир жайыттарда булактар жана ағын суулар алыс жайгашканыктan, малды сугаруу үчүн атайын айдап баруу зарылчылыгы келип чыгат. Мындай шартта малды суткасына канча ирет сугаруу керек жана кайсы маалда сугаруу шартка ылайык болоору чечилет. Албетте, бул маселе жыл мезгилине жана аба ырайына жараша аныкталат. Жайдын узун, ысык күндерү малды эки ирет, түшкө жакын жана кече маал сугаруу максатка ылайык болсо, эрте жазда, кеч күздө жана кышында бир ирет кечке маал сугаруу жетиштүү деп эсептешет малчылар.

Мал жаюуда малдын коопсуздугу өтө маанилүү. Малга, жайылып жүргөн маалында жапайы жырткыч айбандар, уулуу жылаандар, курттар жана аарылар коркунуч туудурат. Алыссы жайыттарда жапайы жырткыч айбандардын жүргөн жерлері жана кайсыл тараптан малга кол салышаары малчыларга жакшы маалым. Мындай жайыттарда мал жайган адам ар дайым өтө сак болуп, курал-жарагын ала жүргөнү оң.

Уулуу жылаандар, кара курттар жана жапайы аарылар көп жайгашкан жерлер малчыларга эле эмес, оторду баштаган эркечтерге жана баштаак койлорго да белгилүү болгондуктан, мындай жерлерди жайыл-

ган мал айланып өтөт. Ал эми жайытка жаңы чыккан жаш малды койчу өзү тескеп, кооптуу жерлерден обо-чо жайыш керек.

Ошондой эле мал жаюуда айрым бир тикенектүү жана кылкандуу өсүмдүктөр дагы малга кандайдыр бир деңгээлде ыңгайсыздык жаратаары белгилүү. Айрым малчылар малдын денесине зыян келтириүүчү өсүмдүк-төр көп кездешкен жерлерге мал жаюуда этият болуш керек деп эскертишсе, айрымдары, көбүнчө тери, жүн иштеткендөр, мындай жерлерге мал жаюуга болбайт деп кесе айтышат. Анткени, күзүндө зыяндуу өсүмдүк-төрдүн тикенеги учтуу болуп, катып калган маалында малдын оозу-мурдуна, көзүнө, жүнүнө, терисине олуттуу залал келтирет.

Малчыларга жайыттарда өскөн уу чөптөр да жакшы маалым. Өзгөчө уу коргошун көп өскөн жерлерде мал-га сак болушат. Жакшы оттуу жерлерден уу чөптөрдү малчылар тамыры менен жулуп ташташса, ошол эле учурда уу чөптөр жыш өскөн айрым бир жерлерди да-рылыкка колдонулат деп коргоп келишет.

Чагылган тийип мал өлүмгө дуушар болгон учур-лар көп эле кездешет. Ошол эле учурда чагылган көп түшкөн жерлер, табиятка байкоо салып жүргөн малчы-ларга жакшы белгилүү. Ошондуктан, күн бүркөлүп, жаан жаашы билинген маалда, малды чагылган көп түшкөн жерлерден обочолотуш керек. Күн күркүрөп, чагылган жаркылдап жаткан учурларда мал тоонун тике жана бийик жерлеринде жайылып жүргөн болсо, үркүп тоодон ылдый кулап, катуу жаракат алган же өлүмгө дуушар болгон учурлар көп эле кездешет. Тажрыйбалуу малчылар мындай абалды алдыртан баамдап, мындай кырдаалга кабылышпайт.

Мал жаюуда шамалдын адатта болуучу негизги багыты жана анын өзгөчөлүктөрү да эске алынат. Кыштын суук күндөрү шамалдын багытына каршы мал жаюу туура эмес деп эсептелинсе, жайдын ысык аптабында атайын желге каршы мал жаюу сунуштаслат.

Малдын короого кайтуу маалына жаз, күз, кыш айларында күн батып, кеч кире башташи белги болсо, күн узарган жай айларында малдын оттобой туруп калуусу негизги белги боло алат.

Мал өстүрүүдө, өзгөчө койду жайытта жаюуда эркечтин жана баштаак койдун өзгөчө мааниси бар. Эркечти даярдоодо, аны улак кезинен колго үйретүп, кой оторун «башкарууга» көндүрүү керек болгон. Улакты әнесинен бөлгөндөн тартып эле жетекке үйретүшкөн. Улакты адамга үйүр алдыруу максатында жетелеп, жакын алыш жүрүп, маал-маалы менен башынан, жонунан, жаагынын астынан сылап, жонун, төбөсүн, капиталдарын тарап туруу керек. Колго көндүрүү учун нан, жарма, сүт, таттуу чай, сууга, сүткө же каймака умачталган талкан, улпак, кант жана башка ушул сыйктуу азыктар колдонулган. Ошол эле учурда кол менен жаңсан, үн чыгарып жана атайын шарттуу белгилерди берип үйретүшөт. Улак, малчынын чакырыгына келүү, жаңсаган тарапка басуу, басып бара жатып токтоо сыйктуу белгилерге тез эле үйрөнүп, так аткарып калат.

Эркечти алгач койлорго кошкондо койлордун алдына салып, улам оттотуп, оттуу жерлерге жетелеп жүрүп көндүрөт. Мал жаюуга ылайыксыз (*уулу же зыяндуу өсүмдүктөр өскөн жерлер*), же малга зыян болуучу жерлерге келгенде (*мал ылаңдарынын очогу, зыяндуу*

курт-кумурскалар, жылаандар жана башкалар уялаган жерлер) эркечке «бул жерге болбойт» деген ишарат катуу үйрөтүлөт.

Оттуу жайыттарга келгенде бир нече убакытка чейин эркечти өз жайына коюп, андан соң гана жаңы жайытка карай багыт көрсөтүлөт. Эркеч жайытты толук өздөштүрүп, койлорду өз алдынча баштап калган учурга чейин анын жанында болуу шартка ылайык.

Жайыттын шартын жакшы өздөштүрүп, койлорду баштап калган эркеч, малчыга эң мыкты жардамчы болуп калган. Койлорду чоң агын суулардан кечирип өткөрүүдө, борошолоп жааган карда жана нөшөрлөгөн жаан-чачында койлорду таш короого же далдоо жерге баштап келүүдө, койлорду татаал өткөөлдөрдөн жана ашуулардан өткөрүүдө, койлор өз алдынча ордунан жылбай койгон татаал шарттарда эркечтин кызматы баа жеткис.

Кой багууда таң заарында жайытка жайып чыгуу, ал эми кечинде өз учурунда короого кайтаруунун да мааниси чоң. Эркечи бар короолордо таң заарында эркеч ордунан козголуп, таш короонун кире-чыга беришине карай багыт алуусу, койлорду жайып чыгуунун маалы катары белгиленет, ал эми эркечи жок короолордо, койлордун ордунан козголуп чүчкүрүп-бышкыруусу белги болот.

Көпчүлүк малчылар мал сойгондо малдын ичегисин, өпкө-боорун, журөгүн карап көрүп, малдын дени таза экен же дартка чалдыгыптыр деп баам салып турушат. Эгерде, малчыларга малдын ичегисине курт түшкөнү же мителер менен байланыштуу дартка чалдыкканы белгилүү болсо, малды атайын бир аз ачка кылыш, андан соң сарымсак көп өскөн же эрмендүү жайытка жайышат. Ал эми эртеси эртең менен мал

жаткан жердеги малдын тезегин карап көрүп, ичеги курту түшүптүр же тезеги таза деп бүтүм чыгарышат. Ал әми айрым жерлерде мите ыланынын алдын алуу максатында, жаз айларынын аяк чендеринде жана күз айларынын орто чендеринде, жыл сайын атайын 2-3 күн ачуу чөптөр жыш өскөн жерлерге мал жайышат.

Малчылар үчүн жайылган малдын текши оттошу да өтө маанилүү, себеби бардык малга бирдей түзүлгөн шарт, малдын текши өсүүсүн жана кунардуулугунун текши жогорулашын камсыздайт. Жайылган мал деген сөздүн мааниси – белгилүү бир аянтта текши тарап, оттоп жүргөн малды түшүндүргөн сыйктуу эле, мал жаюуда ар бир мал бири-биринен бир нече кадам аралыкта жайгашып, тегерегинде ар дайым жетишсәэрик оттуу өсүмдүктүн болушу керек. Мындай абал жайыттын шартына жана малдын жүрүш-турушуна байланыштуу малчынын ишараты менен, мал жаюуда жеңил эле түзүлөт. Мисалы, кой улам алдындағы чөпту оттоп, аз-аzdan алдыга жүрүп кете берет, бирок ошол эле учурда отордон бөлүнүп, көп алыс узап кетпейт. Себеби, кой койлордун арасында гана өзүн жакшы сезип, оттоп жүргөн койлордун жанында гана жакшы оттоору малчыларга жакшы белгилүү.

Жайытта уйлар жана койлор тоют өсүмдүктөрүнө ар башка деңгээлде артыкчылык беришкени менен, бир эле нерсени ар кандай масштабда кабыл алышат (Emilio A. Laca et al., 2010), башкача айтканда жайыттагы «тоют ландшафты» ар кандай өлчөмдөгү малга ар кандай көрүнөт. Ири мал өзүлөрү жактырган тоют өсүмдүктөрүнүн чоң топтолуштарын гана байкаганга жөндөмдүү болушса, майда жандыктар биринчи кеzekte жей турган өсүмдүктөрдүн эң майдасына чейин ақырата алышат.

Бирок, алардын ар биригин көбүрөөк же азыраак артыкчылык берген тоют өсүмдүктөрү бар. Тоюттанууда дагы уй бир тиштегенде койго караганда бир топ көп өсүмдүк жалбырактарын жана сабактарын кабыл алат, ошондой эле алардын арышынын өлчөмү дагы олуттуу айырмаланышат.

Францияда малдын кайсы түрү кандай өсүмдүктөрдү көбүрөөк колдонооруна байкоо жүргүзүлүп, төмөндөгүдөй натыйжа алынган⁸:

Мал түрү	Желе турган өсүмдүк саны	Жакшы желген өсүмдүк саны	Начар желген өсүмдүк саны	Желбеген өсүмдүк саны	Өсүмдүк-н жалпы саны
Жылкы	268	113	39	235	655
Уй	311	121	70	183	685
Кой	403	81	38	133	655
Эчки	547	28	32	83	690

Мал жаюунун ыкмалары:

– Малды жайганда анын жайытты тез аралап кетүүсүнө жол бербөө.

– Малды жайганда кубалабай, жай жаюу. Малды кубалай баштасаң, артта келе жаткандары алдыңкыларына жете албай, алардан калган чөптөрдү оттоого аргасыз болушат, мына ошондуктан алар арыкташат. А алдыңкыларын токтото турганда арткылары кууп жетип, бирдей жайылышат.

Койлордун оторун жаюуда эки ыкма колдонулат:

Биринчисинде койлор 0,5-0,8 км узундукка жана 30-40 метр кеңдикке жайыла аlyшат.

⁸ http://elementy.ru/news/431262?page_design=print.

Экинчи ыкманы колдонууда отор 0,3-0,4 км узундукка жана 50-100 метр кеңдикке жайыла аlyшат. Мындаид учурда отордун алдында койчу же үйрөтүлгөн ит болушу, алар отордун андан ары жылып кетүсүн токтомоту түрушу керек.

— Малдын ар кандай түрүн (*үй, кой, жылкы ж.б.*) алмаштыруу менен жаюу. Мындаид учурда жайытка оордук малдын бир түрү гана жайылганга караганда азыраак болот. «Баш санабай, туяк сана» дегендей, жайытка малдын башынын таасирин көзөмөлдөп түруш керек.

— Жайытты тилкелерге бөлүү, аларды кезек-кезеги менен ар бириnde бир күндөн жаюу.

— Алыссы тилкелерден баштап, акырындык менен жакынкыларына өтүү, мындаид болгондо мал жайытты ашыкча тепселебейт.

— Малчы өзү менен кошо тамак-ашын алыш алат да, кой-эчкiler жайылып жеткен жерге түнөтөт. Кийинки күнү андан ары жайып кете берет. Мына ушинтип ал 10-15 күн аралыгында алгачкы жайытка кайрат (мындаид ыкма ээн жайыттарда колдонулат).

— Малды оторлотуп жаюу. Жайкысын малды эттентүү (*семиртүү*) учүн, жайыт кенен жерлерде төрлөрдүн башынан түшпөй, 5-10 күн бою малды жайып, кеч кирген жерде түнөп, эртеси кайрадан жаюуну улантышкан.

— Малды алгач тоолордун тескей бетинде, анан күнгөй бетинде жайышат.

— Жайкы ысыкта кечтен баштап түн ортосуна, ошондой эле шүүдүрүм кургай элек таң әртеден түшкө чейин жайышат.

— Бийик чөптөрү бар кыштоолорго көчүү учүн алгачкы карды күтүп турлуу керек (бул кылканнатуу

деп аталат, машактуу өсүмдүктөрдүн кылкандары түшкөн учур), мына ошондон кийин гана анда жаюуга болот. Эгерде муну жасабаса, мал чөптөрдүн кылкандары менен көзүн кокустатып алышы мүмкүн, кылкандар малдын терисине да кирип, анын натыйжасында жаракаттар пайда болот, мал ооруп, атүгүл өлүп калышы да мүмкүн.

– Жаюуну тоо әтектериндеги жылгалардан баштап, тик беттерин кийинкиге калтыруу керек.

– Жазында күнгөй беттерге, таштак жерлерге жаюу менен баштоо керек, анткени мындай жерлерге чөп эрте чыга баштайт.

– Жазғы көктөмдө кыштоонун чөбү жакшы өсүш үчүн, жаз жаңыдан келип, чөп чыга баштаганда, көктөмүн жедирбей, жаздоого көчүшөт.

– Күзүндө боз отко чыгарышат, бул жашыл эмес, бирдей өндөгү – боз, чөбү көп жайыт.

– Кышында кара отко (кары жок жайытка) чыгарышат. Чөптөрү бийиктигинен же капиталдарынын тиктигинен улам мындай жайыттарда кар турбайт, аталышы да ошондон келип чыккан.

– Жайытты эс алдыруу керек, антпесе жыл сайын мал жайыла берип, чөптөр калыбына келе албай калышы мүмкүн.

– Малдын кыгы өсүмдүктөр үчүн жер семирткич. Семиз жерде өскөн чөптөрдүн өңү кочкул-жашыл. Арык жердеги ошондой эле чөптөрдүн өңү боз болот.

– Таң эрте бедеге кулундарды жайышат, мына ошентип алардын организмдери личинкалардан тазаланган.

– Эгерде таң эрте малды кара кыйгак өскөн жерге жайса, анда мал бутун жаракаттантып, аксап калышы мүмкүн.

– Үй тигилген, кашаа коюлган жерди дайыма алмаштырып туруу керек. Антпесе, ал жерде кийин чөп өспөй калышы мүмкүн. Элибиз бир журтта 20 күндөн ашык отурчу эмес, жакын жерге эле журт, жайыт каторуп турган. Кара короо болбосун үчүн, жайкысын 1-1,5 айда журт каторуп, көчүп турушкан.

– «Тоонун тоодой аркасы бар» дешип, конуш, журт тандоого чоң маани берилет. Таш короо кармаганда бир ыптасын жар, аска таштын мал чыга албаган жери-не ыктап түптөштөт. Бул жер түнкүсүн сууктан далдоо болсо, күндүзү күнөс болуп, кык кургак болуп, короо тоң болбайт. Демек, койдун «өз төшөгү өзүндө».

– Эгерде мал оорусу пайда болсо, жайытты каторуу зарыл, а эгерде эпидемия болсо, анда 1-2 жыл аралыгында ал тилкеге мал жайбоо керек.

– Эч качан малды иттин жардамы менен жайбоо керек, анткени мындай болгон учурда мал дайыма коркүп, стресстен улам салмак кошпой эле, тескерисинче арыктайт.

– Малды баш аламан жаюуга болбайт, бул чарбасызы-дык болуп эсептелет.

Конуштардын айланасындағы мал жаюу аймактары шарттуу географиялык белгилер менен аныкталған: кырлар, дарыялар, суу айрылыштары, кокту-колоттор, чоң таштар, бадалдар ж.б.

Кыштоодо мал жаюу. Кыштоолор көбүнчө калың кар түшпөгөн, күңгөйдөгү кокту-колоттордо же тоо этектериндеги бөксө тоолордо жайгашышкан. Мындай жерлерде суу жетиштүү болуп, өсүмдүк бийик өсүп, жай-күз мезгилдеринде чөбү жакшы жетилип, как кургап, кышында малга жетиштүү тоют боло алат. Адатта, кыштоого ылымта, күнөстүү «кемпир чубак-

туу» жерлер тандалат. «Кемпир чубак» деп күндүн нуру кыштын күнү таамай тийгенин айтат. Кыштоо-лорду алыстыгына жараша жакынкы жана алыскы деп бөлүшөт.

Кар текши калың жаап койгон учурларда малды чий, камыш көп өскөн жерлерге жайышкан. Камыш менен чий бир-эки кулач болуп бийик өсүп, сабагы каттуу болгондуктан, кар алдында калбаган жана жылдын башка мезгилдеринде буларды мал жеген эмес. Ал эми кыш мезгилинде чала тоот же ачка мал үчүн жетиштүү тоот боло алган.

Кыштын күндөрү эртең мененки мал жайып баштоо убактысы аба ырайынын шарттарына да байланыштуу өзгөрүп турган. Кыштын катуу суук күндөрү шыйрагына суук өтүп, жакшы оттой албай калат деп, малды короодон эрте чыгарган эмес. Шыйрагына суук өткөрүп алган мал, кийин жакшы эттеге албай, басыгы алсыз болуп, жайылган малдан калып, оттоосу начарлаган. Мындай абал малчыларга жакшы маалым болгон жана мындай малды «кара шыйрак» деп коюшкан. Кышында малды жайытка күн нуру теребелге тегиз чачыраган убакта чыгарышат, себеби өтө эрте чыгарганда кышкы сууктан айрыкча койлор топтошуп, оттобой, күндүн нурун күтүп калышат.

Кышында күн кыска, бирок койлор күнүнө эң аз 5 saat toluk ottoş kerек. Кышында койлорду «айдоо жеп салат» деп, чыкса эле жайытка чыккандай кылыш, жайытка жакын конуш алган түзүк.

Ата-бабадан «Кырк күнү кык сакта, кырк күнү кыр сакта» деп, айтылып келген сөз бар. Бул сөз, кырк күндүк кыш чилдеде койлор жаткан жер жылуу болусу учун, короого кургак кык чачып туруш керек дегенди түшүндүрсө, кырк күндүк жай чилдеде койлорду ка-

туу ысыктан жабыркатпай, салкыныраак, жел согуп турган тоонун кыры менен жаюу керек дегенди түшүндүргөн.

Малды багуудагы кыштоолордун чоң маанисин эске алуу менен алар жай, күз жана жаз мезгилдеринде мал жаюудан катуу корголот. Кышкы жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу максатында, анын ар бир тилкесинде мал жаюунун мөөнөттөрү жана тартиби пландаштырылат. Кыштоонун эң алышы тилкелерин биринчи кезекте катуу сууктарга жана карсыз убактарга чейин пайдаланышкан. Орточо алыштыктагы тилкелер тубар койлордун бооз мезгилиинин биринчи бөлүгүндө, экинчи кезекте пайдаланылган. Жакынкы тилкелер тубар койлордун бооз мезгилиинин экинчи бөлүгүндө пайдаланылган.

Бардык учурларда алышы, орто жана жакынкы тилкелер бир убакта эмес, тилкеленип пайдаланылууга тишиш. Жайыттарды толук оттотуу үчүн, ага жаюунун баштапкы жарымында, кар аз кезде жана тубар койлордун бооз мезгилиинин биринчи стадиясында капчыгайдын же өрөөндүн тескей беттерине, койлорду тептирип жаюу сунуш кылынат. Жаюунун бул ыкмасын кар жацы жаап, жайыттардын күнгөй бети ачылбаган бойдон турганда да колдонууга болот. Отордогу койлор карды тебе башташи үчүн, атты минип алыш тескей беттин этегинен ары-бери жол салып, андан кийин койлорду ал жерге айдап баруу керек. Экинчи ыкмасы кар калың түшкөндө жылкылардын үйүрун жол салдырып, анан аларды башка жакка айдап кетип, койлорду айдап баруу керек.

Кышкы жайытты кокту өрдөп, «кертип» пайдаланышат, себеби туш келди жайганда жайыт муз карга айланып, чөп тебелендиде калып калат. Кар оор

түшкөндө алдыга жылкы чубатып же эркечти айдоо менен чыйыр салып, жайытка жетишет. Койду жайгандын чачыратпай, карды тептирип оттотуш керек. Көпчүлүк учурда, кара жерге айдашып же «кагындастып» жайышат.

Мал кыштатууда бадалдуу жерлердин да мааниси өзгөчө болгон. Бадалдар кышкысын малды сууктан, шамалдан, кардан коргоо менен бирге, жалбырактары жана ичке сабактары малга жакшы тоют катары колдонулган. Бадалдардын түбүндө өскөн чөптөр мал үчүн кышкысын жакшы тоют болгон (мисалы, шашыр ж.б.). Жылдын башка мезгилдеринде малчылар бадалдардын арасына мал жайышкан әмес. Себеби, бадал төмөн жана нымдуу жерлерде өскөндүктөн, бул жерлер жаз, жай, күз мезгилдеринде ысык келип, чымын-чиркейлер көп болуп, мал жаюуга ыңгайсыз болгон. Ушундан улам, мындай жерде өскөн өсүмдүктөр жай, күз мезгилдеринде как кургап, кышка чейин толугу менен сакталып калган.

Күн жылып, кар эрий баштаганда «чөп жибиди» деп, кар эриген жерлерге мал жая башташкан. Анткени, кеч күздө катып калган өсүмдүк, кардын суусуна жибип калган.

Кесек тоют кенен камдалса, кечкисин чөп чачышат. Жем берүү негизинен тубар койлорго тууту жакын калганды, туут мезгилинде же начарлап кеткен малдарга гана берилет. Төлдөөсү чукулдаган кой-эчкимерди кой короого жакын ыктоо жерлерге жайышкан. Эгерде, төлдөөчү койдун толгоосу келип, каканагы (учанагы) көрүнүп калган болсо акырын имерип, короого айдал келишкен.

Жылкы негизинен үйүрү менен жайытта болот, этинен түшүп кеткендериине гана колдон тоют берилет

же «ичи» жетилип калғанда, айрықча бышты бәэлерди, кулун-тайларды колго алышып, кошумча тоют беришет.

Уйлар талаадан тоюттанышат дагы кечкисин бир маал кошумча жем-чөп берилет.

Кышында мал короолордо «тоң» короо кылбай, жампаларын тазалап, кардан өз убагында тазалашып, тоң короого айланып бара жатса кык салышат. Уйдун, койдун жампасынан омпо салышат.

Жаздоодо мал жаюу. Жазғы жайыттарга жана жайларлордо мал жаярдын алдында, жайыттын сырын жакшы билген адамдар атайын барып жайыттын абалын билип келишет. Жаздын келген маалын жана мал жаюунун мөөнөтүн ай-жылдыздарга карап, айбанттардын жүрүш-турушуна байкоо салып, чөптүн жетилишин эске алыш жана аба ырайынын шарттарына жараша аныкташат.

Мисалы, суурлардын чәэнден чыккан маалын күндүн жакшы жылып калган учуру катары баалап, коузуларды койлорго кошуп жаюуга болот деп болжошот. Жерди казып көрүп, тоң кетиптири әми чөп чыга баштайт, мал көк кубалайт дешет. Ошондой эле, шыбак чыга баштаганын жазғы жайыттарды колдонуунун башталышы катары баалашат. Суур чәэнден март айынын ортосунда чыгат. Бул жаз келгендин бир белгиси. Эгерде, чәэнден чыккан суур, кайра ийинге кирсе, анда жут болот. Кар түшөт, шамал болот, көк чыкпай кечигет⁹, бул белгини жуттан сактануунун индикатору катары колдонуш керек.

Кыштан кийин түздөрдө жана тоо этектериндеги өсүмдүктөр биринчи ойгонушат «көк чыкты», ошон-

⁹ Күттубай АБДЫРАЕВ, Нарын обласы, Кочкор району, Кек-Жар айылы; 1932-ж.т.

дой эле бул жердеги өсүмдүктөрдүн өсүү мезгили да кыска болуп, жай келгенче эле бышып, уругун чачат. Бул жайыттарды эл «көктөө» – жазгы жайыт деп аташат.

Эрте жазда жаңы эле кылтыйып өсүп келе жаткан өсүмдүктүү, кышы бою ачыккан мал кубалап издең, терип оттошот. Бул малдын «көк кубалаганы». Мунун мааниси өтө чоң, себеби, бул учурда кыймыл көп, ал эми тоют аз. Ошол эле учурда, жаш чөп койлордун ичин да өткөрөт. Көпкө чала тоют болгон мал, жаздын алгачкы күндөрү эле чөптүү тоё жеп, күптүү болуп (*сицире албай*) калса, ичеги-кардынын иши бузулуп, кийин эттенүүсү кыйындайт. Тескерисинче, башында бир аз ичи өтүп, ичеги-карды тазаланып, андан соң аз-аздан тоюнган мал, кийин жакшы эттенет. Экинчи-ден, көк кубалаган малдын дene бою жазылып, жакшы оттоп, эттүү болот.

Шыбак жарылганда кой көк кубалай баштайт. Шыбак жаздын индикатору! Жаз, жай мезгилинде мал оттобогон, бирок кышында табылгыс тоют болгон шыбак, таана деген өсүмдүктөр көк кезинде өтө ачуу, бышып, куураганда малга жагымдуу болуп, бат эттенет. «Чөптүү жакшысы да шыбак, жаманы да шыбак». «Эгиз улакка айры шыбак». Кой шыбакка карабай калды дегени – кой көккө тойду дегени.

Эрте жазда күн кескин жылып кетип, кар тездик менен эрип, жердин үстүн суу каптап, кайра кескин суук болуп, жердин үстү текши тоңуп, малга от чөп муздун астында калып, жут болгон учурлар көп эле кездешет. Ошондуктан, элибиздеги «Жаздын күнү жаш баланын киялышындай» деген сөз бекер жерден чыкпаса керек. Мындай учурларда малды чий, камыш, бадал бийик ескөн жерлерге жайып, муз эригиче малды тоюттан-

дырышат. Ошол эле учурда, тажрыйбалуу малчылар айланадагы айбанаттарга, ай-жылдыздарга карап, жут болоорун алдын ала божомолдоп, ага кам көрүшкөн. Мисалы, суурлар чәэнден чыгып, кайра чәэнге кирип кетүүлөрү жуттун биринчи белгиси болгон. Жүттүн болоору божомолдонгон соң, малга оттуу жерлерге тезек, кык чачып түтөтүшүп, тоңдурбоо аракетин көрүшкөн.

Койго салыштырмалуу әчкilerдин жайылуусунда бир катар өзгөчөлүктөр бар. Эчкiler негизинен бийик, тик, таштуу тоолордо да жакшы жайыла алышат. Булар жыш, бийик өскөн оттуу жайыттарга өтө деле муктаж эмес. Таштуу, кургак, чөп сейрек өскөн жерлерде деле жайылып, өзүлөрүнө жетиштүү тоот таба алышат. Күндүн жылуу мезгилдеринде, күндүн табы менен жылыган ташка жатып, күнгө кактанып, кепшеп жаткан әчкilerди малчылар көп эле байкашкан жана бул шарт тоотту дээрлик жакшы сицирээри белгилүү болгон. Ушундан улам кыргызда «әчки күнгө кактаннып семирет» деген сөз калган.

Мал көктөтүү же көк куудуруу – бул оту чыга баштаган тарапка көчүп-конуу. Кышы каткалаң тараптарга караганда кар калың түшкөн жактардын чөбү кар кетээр менен нымдуулуктун натыйжасында эрте көктөйт. Калкыбызда тоо тарапта эрте көктөсө, жаз жакшы болот деп коюшат. Мал көккө эрте тоюнат. Мал жаздатуу үчүн малчылар жецил-желпи же жолбун боз үйлөрүн тигип, акырындалап, улам бир жерге конуп, жаздоону пайдаланышат.

Жайлоодо мал жаюу. Жайлоого көчөөрдүн алдында жайлоо отунун жетилишин тактоо үчүн жайыт, конуш «чалып» келишет.

Эртең менен малды короодон эрте чыгарган жакшы, анткени мал боз кыроодо жакшы оттойт. Тоонун

кырларында жай мезгилдеринде дагы жел жүрүп, шамалдап турат, ошондуктан жайдын катуу ысык күндөрүндө малды тоонун кыры менен жогору карај өрлөтүп жаюу туура болот. Койлор, жайлоонун оту толук жетилгенине жана күчтүүлүгүнө байланыштуу жакшы тоюнуп, эртең менен эрте жайыла албайт. Ошондуктан, эртең менен койлор өзүлөрү ордунан козголуп, жайылууга бет ала баштаганда жайытка чыгаруу же-тиштүү. Жайлоосу тескей болсо, шүүдүрүмдө койлорду короодон чыгарбаш керек, ошондой эле нымдуу, саздуу жерлерде кой жайганда түяктары ооруга чалдыгат. Ал эми кургак жерлерде малды шүүдүрүмгө жайытка чыгарбаса, бат суусайт.

Күнү узак, жайдын ысык айларында кой жаюунун өзгөчөлүгү катары, күн катуу ысыган түш чендерде койлордун жуушоосун айтсак болот. Таң заарында жайытка чыккан койлор тынбай оттоп, чак түшкө чейин жакшы жайылат. Күн төбөдөн тийип, катуу ысып чыккан маалда койлор көлөкө издеп, күн салкында-гыча жуушашат. Койлор жуушаарда башын ылдый салып, кулагын тикчийтип, бир нерсени тыңшагандай абалда, кыска-кыска арыштап, улам токтоп, кайра ба-сып, жайлую жер издеши малчыларга жакшы маалым. Качан гана жайлую жер табылганда, ошол жерге токтоп, айрым учурларда оң тарапка же сол тарапка дагы бир аз айланып басып, андан соң жатууга камынат. Жуушаганда, койлор көбүнчө оң капиталына ыктай жатып, кепшеп башташат. Жуушоо маалы ар кандай шарттарга жараشا, орточо 1-2 saatтан 3-4 saatка чейин созулат. Күн салкындалап, бешим болгон мезгилде койлор кайрадан жайылып, күн кылкылдан бата баштаган мезгилде оттобой калышат да, короону көздөй багыт

алышат. Койлор көп жуушаган жерлерди малчылар «жанга тынч жер», «жайлуу жер» деп, ал жерлерге жакын боз үй тигип, конуш курушкан. Себеби, мындай жерлерде уктаган адамдын дагы уйкусу тынч болоору, адам жакшы эс алаары так белгилүү болгон.

Жайында алыскы жайлодо жайылган койлор, түнкүсүн короого түнөбөстөн, көбүнчө далдоо, бир аз ойдуң жерлерге түнөп, күндүзү жайытын тынымсыз улай беришет. Койлорду түнкүсүн бир аз эңкейиш же айдөөш жерлерге түнөтүшөт, себеби ушундай шартта мал ичине дагы, жонуна дагы май алат деп эсептешет. Ал эми жонуна май алган мал, ар қандай ыландарга туруктуу жана ысык-суукка чыдамдуу болоору белгилүү.

Жайдын орто чендеринде койлор улам жогору кайрай жайылып, чөп жакшы өскөн тоонун эң бийик жерине чейин жетишет. Жайдын аягында, улам салкындалган сайын, кайра төмөндөп жүрүп отурушат. Жазында-жайында мал көбүнчө тоонун күңгөй бети менен жайылып жогоруласа, жайында-күзүндө тоонун тескей бети менен төмөндөп түшөт. Жайында малды туздан кемитпейт.

Негизгиси, жай-күз мезгилдеринде жакшы эттенген мал, кышында этинен түшпөй, жаратылыштын каттуу шарттарына жана ар қандай ыландарга туруктуу болот.

Күздөөдө мал жаюу. Кеч күздө мал тоолордон ылдайлап, кар калың түшкүчө адырларда, бөксөлөрдө жана бозоттордо жайылат. Ошондой эле, дыйканчылык менен алектенген аймактарда, айдоо аңыздарына мал жаюуга шарт түзүлөт. Себеби, оруктан кийин жердин үстүндө калган өсүмдүктөрдүн сабагы, чабылган саман-топондун калдыгы малга жетиштүү тоют боло алат. Нык семирген малдын семиздигин узартууга мүм-

күнчүлүк бар. Ошол эле учурда, бул мезгил кой куудуруу маалына туура келип, ацыздардын тоюту куутту сапаттуу өткөрүүгө шарт түзөт, кышка кам көрүлөт.

Күз башталганда «жоодар катып баратыптыр, малдын ээгине сайылат» деп, жоодар (*Тоңдо кара жоодар*) көп өскөн жерден малды айдап кетишкен. Ошондой эле көк тикен, чычырканак өскөн жерлерге «малдын жүнүн, терисин бузуп, этине сайылып, малды жүдөтөт» деп, мал жайышкан эмес.

Күзгү мал жаюуда шалбаанын да мааниси өтө жогору. Кыргыздар илгертеден эле сууга мол, тегиз жана күздөө-кыштоого жакын жерлерден шалбаа күтүп, көрек болгон учурларда шалбаага мал жайып келишкен. Шалбааны эрте жазда, суу түшкөндө эле сугарып, жайында мал жайбай, кеч күзгө чейин корушат. Айрым жерлерде шалбаа күтүү муктаждыгы өтө курч, себеби аба ырайына байланыштуу жайлоодон эрте түшкөн мал, куут маалына чейин этин түшүрүп алышы мүмкүн. Эгерде, куут маалында мал арык болсо, куутка начар кирип, кийин төлү да начар болуп калат. Мынданай учурларда шалбааны колдонуу өтө зарыл. Шалбаа, күз маалында саан уйлар үчүн, мингич жана арабага чегилген аттар үчүн, ошондой эле жаш жана ыландаған мал үчүн да эң керектүү.

Көпчүлүк учурларда шалбааны үнөмдөп колдонуу максатында, ал жерге көбүнчө түштөн кийин же кечке маал 2-3 saat эле мал жайышат.

Күз айлары бардык жерде бышыкчылыктын, молчулуктун мезгили – «Ак төөнүн карды жарылган учур». Арпа менен шыбактын жыты келип турган мезгил. Элибизде «дандын жакшысы да арпа, жаманы да арпа» деп коет. Себеби, арпага эл эрте тоюнат, буудай,

таруу бышканда аны эч ким карабай калып, атка, малга жем болуп калат. Арпадан талкан жасалат, ал күлазык болуп саналат. Ошондой эле, «чөптүн жакшысы да шыбак, начары да шыбак» делет. Анткени, шыбак да әрте өсөт, мал бат тоюнат. Башка чөптөр чыкканда мал шыбакты карабай калат.

ЖАЙЫТТАРДЫ САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ

Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу – бул жайыт ресурстарынан олуттуу өлчөмдөгү эт, сүт, жүн ж.б. өндүрүмдөрдү өндүрүүгө, жайыттардын стабилдүү биологиялык кунардуулугун камсыздоого жана жайыттардын жакырдануу жана бузулуу процесстерин токтотууга багытталып, жайыт малчылыгынын туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзгөн илимий, экологиялык жана уюштуруу иш-чараларынын комплекси.

Төмөндө ветеринария илимдеринин доктору, профессор Аскарбек Зарлыкович Түлөбаев тарабынан 2015-жылы түзгөн Кыргыз Республикасынын жайыт малчылыгынын жана жайыт ресурстарынын өзара байланыштарынын жана башкаруусунун (*менеджмент*) схемасы берилет.


Схемада көрсөтүлгөндөй *Жайыт саясаты* Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (*Жайыт департаменти*) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги тарабынан ишке ашырылат.

Жайыттардын менеджменти негизинен Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Жайыт департаменти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги жана АРИС тарабынан колго алынып, Айылды өнүк-

түрүү фонду, САМР АлА-Тоо коомдук фонду, «Мурас Башаты» коомдук фонду жана башка коомдук уюмдар тарабынан колдоого алышууда.

Кыргыз Республикасының жайыт малчылыгының жана жайыт ресурстарын башкаруунун өз-ара байланыштары жана схемасы

ТУЛӨБАЕВ А.З. – ветеринария илимдеринин доктору, профессор (2015)



Жайыт экологиясына тиешелүү иш-аракеттерди Кыргыз Республикасының Айыл чарба жана мелиора-

ция министрлигинин Жайыт департаменти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Айылды өнүктүрүү фонду, САМР Ала-Тоо коомдук фонду, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Биоартүрдүүлүк борбору, «Мурас Башаты» коомдук фонду ж.б.у.с. коомдук уюмдар жүргүзүшүүдө.

Жайыт малчылыгындагы жана ветеринариядагы илим жана билим маселелерине К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин илим-изилдөө институттары жана факультеттери, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Биоартүрдүүлүк борбору, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Борбордук Азия университети, «Мурас Башаты» коомдук фонду олуттуу көңүл бөлүшүүдө.

Жайыт малчылыгындагы жана ветеринариядагы технологиялар жана практикалар «Мурас Башаты» коомдук фонду, Айылды өнүктүрүү фонду, САМР Ала-Тоо коомдук фонду, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Биоартүрдүүлүк борбору ж.б. уюмдар тарабынан малчыларга кеңири жайылтылууда.

Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу маселеси салттуу малчылыктын тажырыйбасын жана малчылыктагы илимий-практикалык жетишкендиктерди айкалыштырып колдонуу менен чечилиши керек. Жайыт ресурстарын туруктуу өнүктүрүү маселелери төмөндөгү иш-чараларды камтышы абзел:

❖ Малдын өлкөбүздүн климаттық шарттарына ыңгайлашкан жергиликтүү тукумдарынын генофондун калыбына келтириүү жана аларды кецири жайылтуу. Анткени, алардын жаратылыш экосистемаларына тийгизген терс таасирлери минималдуу жана ландшафттардын сакталусуна дагы өбөлгө түзө алышат. Төрт түлүктүн өлкөбүздүн климаттық шарттарына ыңгайлашкан жергиликтүү тукумдары эң баалуу генетикалык ресурстарга ээ. Жергиликтүү малдын кунардуулугу жогору болбогону менен, алар өзүлөрү калыптанган экологиялык оор шарттарга абдан түрүктуу келип, ар кандай ооруларга чыдамкайлыгы менен дагы өзгөчөлөнүштөт. Алар жаңы шарттарга бат ыңгайланышканы менен, башка жердин мал түрлөрүнө жана тукумдарына караганда асылдандырууга азыраак моюн сунушат. Төрт түлүктүн өлкөбүздүн климаттық шарттарына ыңгайлашкан жергиликтүү тукумдарынын генофондун калыбына келтириүү, сактоо жана аларды кецири жайылтуу эки багытта аткарылыши керек:

1) Төрт түлүктүү көнгөн чөйрөсүндө асыроо жана асылдандыруу;

2) Төрт түлүктүн кәэ бир түрлөрүн табигый жаратылыш чөйрөсүнө жакыннатып асыроо.

❖ Салттуу малчылыктын технологияларын жана практикаларын колдонуу.

❖ Жайыт, шалбаа ресурстарын жана чабындыларды сарамжалдуу пайдалануу стратегиясын жана ыкмаларын иштеп чыгуу.

❖ Жайыт малчылыгынын социалдык жана экономикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө жана ал өзгөчөлүктөрдү турмуш-тиричиликке колдонууга ыңгайлыштыруу.

❖ Жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу жана түркүтүү пайдалануу максатында жайыттарды мезгилдүү колдонуу.

❖ Жайыт малчылыгында кылымдардан бери колдонулуп келе жаткан үйүрдөгү, отордору жана бадада-гы малдын жыныстык жана жаш-курактык курамын, ошондой эле жайытта асыроодо төрт түлүктүн ички курамын сактоо.

Жайыт ресурстарына таасир көрсөткөн бардык оң жана терс факторлор акырында барып тең салмактоочу мунөзгө ээ болушат. Жайыттарга таасир берүүчү факторлордун төмөндөгү таасирлери эске алынат:

1. Жаратылыш-климаттык таасирлер:

- жаан-чачындардын оң жана терс таасирлери;
- шамалдын оң жана терс таасирлери;
- абанын температурасынын оң жана терс таасирлери.

2. Технологиялык таасирлер:

- мал жаюунун илимий-практикалык негизде уюштурулушу;
- жайыттын айрым тилкелеринде мал жаюу мөөнөттөрү;
- мал түнөктөн жайытка чейинки аралык;
- жайыт күчү.

3. Жүргүш-турлуштук (этологиялык) физиологиялык таасирлер:

- малдын жайытка ыңгайлашкан түрлөрүнүн жана тукумдарынын тандалышы;
- үйүрлөрдүн, оторлордун жана бадалардын ички курамынын оптималдуу куралышы;
- жайыттардын топурагына жана өсүмдүктөрүнө мал туягынын оң жана терс таасирлеринин эске алынышы;

- жайыт өсүмдүктөрүнүн ар түрдүү мал тарабынан тандалма колдонулуусу.

4. Маданий-техникалык таасирлер:

- жайыттарды малалоо мүмкүнчүлүгү;
- жайыт өсүмдүктөрүн кошумча себүү мүмкүнчүлүгү;
- жайыттарды сугаруу же кургатуу мүмкүнчүлүгү;
- жайыттарды семиртүү мүмкүнчүлүгү.

Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу жана алардын экологиялык тең салмактуулугун сактоо үчүн, жайыттардын оптималдуу сыйымдуулугу жана ботаникалык курамынын өзгөрүүлөрү жөнүндө маалыматтарга ээ болуу зарыл. Жайыттарды калыбына келтируү жана сарамжалдуу колдонуу иш-чаралары терс таасирдүү факторлорду жоюуга, ал эми оң таасир берүүчүү факторлорду колдоого жана көбөйтүүгө багытталуусу шарт.

Жайыттардын абалын жакшыртуу боюнча иш-чаралар.

Малдын кунардуулугу, мал асыроо шарттары, малчылардын турмуш-тиричилиги көбүн эсे жайыттардын экологиялык абалына жана кунардуулугуна түздөн-түз көз каранды. Ушундан улам жайыттардын экологиялык абалын жакшыртуу, аларды таза кармоо жана кунардуулугун арттыруу боюнча иш-чаралар келечек жашоо үчүн кам көрүү катары кабылданат.

Жайыттардын абалын жакшыртуу максатында төмөнкүдөй иш-чаралар аткарылат:

- ★ жайыттарды которуштуруп пайдалануу;
- ★ жайыт өсүмдүктөрүнүн уругун чогултуп, жайыттарга себүү;
- ★ жайыттарды сугаруу;

- ★ жайыттарды тазалоо (*таштардан жана таштандылардан арылтуу*);
- ★ уулуу жана зыяндуу өсүмдүктөргө карата иш-чаралар;
- ★ уулуу жандыктарга жана жырткыч айбандарга карата иш-чаралар;
- ★ булактардын көзүн ачуу (*тазалоо*);
- ★ такыр жерлерди өздөштүрүү;
- ★ жолдорду оңдоо.

Малчылар жайыттарды жыл мезгилине, аба ырайына жана жердин шартына жараشا кыштоо, жаздоо, жайлоо, күздөө деп, төрт мезгилге бөлүп колдонуп келишет. Ар бир жайытты колдонууда, ошол жердин шартын эске алуу менен белгилүү бир убаккыттан кийин которуштуруп турушат. Жайыт/конуш которуу мезгили негизинен өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүнө көз каранды жана өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө жараша жайыттар ирэти менен колдонулуп, улам жайыттын ыгына карап көчүп-конушат. Жайыттын такыр болуп калуусуна жана мал турган жердин каарып, чыла басып кетүүсүнө жол берилбеш керек («*сары журт*», «*кара короо*»).

Жайыттарга кеч күздө, көбүнчө жаандан кийин, атайын чогултулган жайыт өсүмдүктөрүнүн уругун себиш керек. Айрым учурларда чөптүн уругун кургатып сактап коюшуп, эрте жазда себишет. Ошондой эле жайыттардагы шамалга урунтуктуу болгон ашуулардын белинде, бөксө тоолордун кырында жана дөңсө жерлерде өскөн оттуу чөптөргө мал жайбай кайтарышат. Себеби, бул жердин өсүмдүктөрү бышып жетилип, күзгү шамал менен уругунун кецири тарагышына шарт түзүлөт.

Жайыттардын өтө нымдуулугу жана курғап кетүүсүнөн улам, өсүмдүктүн жакшы жетилбей калышы жаан-чачынга, ағын сууларга жана булактарга көз каранды. Кәэ бир жайыттарда жаан-чачындын аздыгынан улам пайда болон нымдуулук жетишсиз болгондуктан, кошумча сугаруу муктаждыгы жаарат. Жайыттарды сугаруу үчүн, мөңгүнүн эриген суулары колдонулат, арық казылып булактардын суулары суу жетпеген жерлерге бурулат.

Жайыттарды суугаруунун салттуу ыкмасы. Мурда жайыттарды суугаруу үчүн мүмкүнчүлүктөр аз болгон. Ошентсе да жүрт турган жерди, бәэлерди желеге байлаган жерди жана айрым жайыттарды сугарышкан. Сугаруу үчүн кыргыздар суусу жок жайыттарга арық тартышкан. Бул арыктарды «калмак-арық», а кәэ бир жерлерде «каптал-арық» деп аташкан. Жайыттарга арық тартуунун ыкмасы төмөндөгүдөй болгон. Эки чоң капты тешип, аларга күмдү толтуруп, эшекке артышкан. Эшек оор жүк менен курулуучу арыктын башталышынан аягына чейин түшкөн. Ал жүктүн оордугу менен төмөн кулап кетпеш үчүн, өз интуициясына ылайык жантайыңы жолду туура тандап алган. Ал эми чууруган күмдүн изи менен арыкты казышкан. Суу мындан «калмак-арық» менен тоскоолдуктарга учурабай аккан. Тоолордо азыркыга чейин бул калмак-арыктардын калдыктарын көрүүгө болот.

Кыргыз элинде эзелтеден жайыттардын тазалыгына өзгөчө көнүл буруп келишкен. Бир жерге сары жүрт болуп отуруп алуу деген жок болгон. Боз үйдүн тегерегиндеги чөп кичине эле басырылып, малдын түягынан тебеленип баратканда, дароо жүрт которушкан. Көчөөрдүн алдында конушту тазалап, таштанды калтыrbай, эски же керексиз нерселер болсо өрттөп,

күлүн такыр жерге чачып, үстүнө суу сээп «жер такыр болбосун, заман акыр болбосун» деп, ырымдам кетишкен. Журтун тазалабай кетиптири деген сөзгө калабыз дешчү. Бул табигый бийик экологиялык аң-сезим, жаратылыш менен камыр-жумур жашоонун кылымдан келаткан наркы болгон.

Түнкүсүн мал турган түнөктүн чыла болуп кетиши не жол берилген эмес. «Кара короо» атыгып калбайлы деп, тез-тез орун которуп турушкан. Таштуу жерлердин ташын чогултуп, бир жерге үйүп, чуңкур жерлерди толтуруп, дөң жерлерди тегиздеп турушкан. Мунун баары өсүмдүктөрдүн жакшы есүүсүнө, малдын жакшы жайылуусуна ыңгайлуу шарт болгон.

Жайыттарда малга оттуу өсүмдүктөрдөн тышкary дагы уулuu жана зыяндуу өсүмдүктөр көп кездешет. Малчыларга уу коргошун, мендубана, сары мыя, адирашман, каз таңдай, ит сийгек, түлкү куурай, сүт тикин, марал кулак, чайыр куурай, сары гүл, уу балдыркан сыйктуу уу өсүмдүктөр жакшы белгилүү болгон. Ал эми зыяндуу өсүмдүктөрдөн жакшы белгилүүлөру чекенде, уйгак, көк тикин, чычырканак, кунжа, мүйүздуу чытыр жана башкалар. Малчылар уулuu, зыяндуу өсүмдүктөрдү көпчүлүк учурларда мал жайып жүргөн маалында эле териip, тамыры менен жулуп салышкан. Уулuu өсүмдүктөрдү жакшы тааныган аксакалдар жаш балдарга уулuu өсүмдүктөрдү көрсөтүп, «булар малды ууктурат, жайыттан көрсөң жулуп салгыла» деп, үйрөтүп келишкен. Ошол эле учурларда айрым бир уулuu өсүмдүктөрдү «булардын дарыллык касиети бар» деп, мал жайылбаган, обочо өскөн жерлеринен тийгизишкен эмес.

Ачка болгон мал жана жайытка алгачкы жолу чыккан жаш мал уулuu өсүмдүктөрдү жеп алышп, ууланып

калгандығы жакшы маалым болгон. Ошондуктан, уулуу өсүмдүктөр көп өскөн жерлерге эртең менен эрте, мал ачка кезинде жана өзгөчө жайытка жаңы чыккан жаш малды жайганга болбайт.

Зыяндуу өсүмдүктөр малдын терисин, жүнүн, ооз-мурдун, көзүн, туягын жана башка органдарын жабыркатуу менен чоң залал келтириет. Малдын териси, өзгөчө ооз-муруну жара болуп кеткен учурлар, ак-сап калуулары көп кездешет. Териге, жүнгө жабышып калган тикендер жүн буласынын сапатын кескин төмөндөтөт, ошондой эле кайра иштетүүдө көптөгөн тоскоолдуктарды жаратуу менен ашыкча жумуш аткарууга мажбур кылат. Ошондуктан, зыяндуу өсүмдүктөрдү жайыттардан жоготуу максатында буларды эрте жазда тамыры менен жулуп салуу иштерин жана бийик өскөн бадалдарды кыюу иштерин жүргүзүү зарыл. Ошондой эле зыяндуу өсүмдүктөр көп өскөн жерлерге мал жаюу чектелип, мындай жерлер өзгөчө кой жаюуга жараксыз деп эсептелинет.

Жайыттарда көп кездешүүчү уулуу жандыктар да малчыларга жакшы маалым. Жайыттарда негизинен кара чаар жылаан, кара курт, жапайы аарылар кездешип, малды чагып алуу менен ашыкча түйшүктөрдү жаратат жана көптөгөн чыгымдарды алып келет. Уулуу айбандар чаккандан кийин малга убагында жетишээрлик жардам көргөзүлбөсө, жабыркаган мал көпчулук учурларда өлүмгө дуушар болот.

Жайыттарда жырткыч айбандардын болушу мал үчүн да, адамдар үчүн да өтө кооптуу. Жырткыч айбандар малга тиши салып, нечендеген малды кырып салган учурлар көп. Айрым учурларда жырткыч айбандардын улуган үнүнөн малдын тынчы кетип, кунардуулугун

жоготкондугу тууралуу малчылар арасында көп айтылат. Ошондой эле адамдарга кол салган учурлары да белгилүү.

Малчылар жайыттарга ар дайым көз салып, жырткыч айбандардын жүргөн жерлерин жана алар мал жайылган жайыттардан канчалык аралыкта экендин аныктап туруш керек. Жана өз учурунда жырткыч айбандарга аңчылык уюштуруулуп, алардын өтө көбөйүп кетүүсүнө жол берилбеши керек.

Жайыттарда суунун жетиштүү болуусу өтө маанилүү жана малды убагында сугаруу малчылыкта ар күндүн зарылчылыгы. Ошондой эле булактуу жайыттарда нымдуулук жетиштүү болгондуктан, өсүмдүктөр жыш жана бийик өсүп, малга оттуу болоору белгилүү. Кыргыз эли булак чыккан жерди ыйык тутуп, илгертеден каастарлап келет жана анын айланасын таза кармоо милдет. Булактын суусунун тазалыгы жана жагымдуулугу жакшы маалым болгондуктан «булактай тунук», «мөлтур булак», – деген сыйктуу сөздөр айтылып келет.

Жайыттарда такыр жерлердин пайда болушун малчылар жаман белги катары кабыл алышкан жана аны калыбына келтириүү иштери токтоосуз жүргүзүлгөн. Такыр болуп, чөп өспөй калган жерлерди иликтеп, себебин аныктоо менен ал жерлерге суу жеткирип, кык жана күл чачуу зарыл. Көбүнчө мындай жерлерге жаандан кийин тырмоо салынып, чөптүн уругу себи-лет.

Албетте, малчылар үчүн жолдор жана алардын абалы дагы өтө маанилүү.

Жайыттарды жакшыртуунун салттуу ыкмаларынын эң негизгиси – бул дайыма орун которуштурууп туруу, жайыттарга камкор жана этият мамиле жасоо.

Ушул максаттарда жайыттарды суугаруу үчүн арыктарды салышкан, уулуу чөптөрдү (*ак кодол, уу коргошун, меңдубана, уйгак ж.б.*) жок кылышкан, ти-кендерди тамыры менен жулуп ташташкан, чийлерди, куурайларды, төө күйрукту өрттөшкөн, жайыттарды таштан тазалашкан, жайыттарга баруучу жолдорду ондошкон, булактарды ачып, курчап коюшкан, арча ноолор менен суу тартышкан, чөптөрдүн уруктарын чогултушуп себишкен.

Мындай иш-чараларды аткаруу учурдун талабы жана Жайыт комитеттеринин уюштуруучулук бирден-бир милдеттеринен болушу керек.

Жайыттардын топурагынын жана өсүмдүктөрүнүн малдын ар кандай таасирлеринен жабыркаши төмөн-дөгү факторлорго көз каранды экендиги эске алышызы зарыл:

- а) малдын түрүнө жана тукумуна;
- б) малдын аяктарынын таяныч бөлүгүнүн түзүлүшүнө;
- в) малдын 1 кг салмагынын аяктарынын 1 см² таяныч бөлүгүнө туура келишине;
- г) мал жайылган убакта арышынын узундугуна жана аяктарынын топуракка таяныч санына (*мал баскан учурда, чуркаганда же турup турганда*);
- д) малдын жайытта топ-топ болуп жайланашибуу өзгөчөлүгүнө;
- ж) мал колдонгон өсүмдүк түрлөрүнүн санына жана алардын өсүмдүктөрдү тиштеп үзүп алуу ыкмаларына.

Жайыт ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн 1 га жайытка 0,34 шарттуу баш мал асыралса, малдын жайыттагы жайылуу тыгыздыгы оптималдуу болот.

Жайыттар негизинен мал басыгынан жабыркайт.

Эсептөөлөргө ылайык уйлар ар күнү 3,2 км аралыкта жайытта жайылып өтүшөт. Эгерде, 1 га жайытка 600 уй-күн туура келет десек, жайыт мезгилиндө ар бир уй ал жайыттан күнүнө 3-4 жолу жайылып өтөт. Ал эми койлордун 3000 кой-күн эсебинде, 1 га жайыттан күнүнө 6-10 жолу жайылып өтөт (Frame, 1971).

Жайыттардын тик, жантык беттери малдын түяк издеринин натыйжасында көп сандаган жалгыз аяк жолдорго айланышып, жыйынтыгында жайыт эрозиясы пайда болууда.

Малдын жайыттагы таза абада эркин жайылуусу жана күндүн нуру организмдин бардык функцияларына оц таасирин тийгизип, жаш малдын өсүп-өнүгүшүн тездөтет, скелеттин, булчундардын, жүрөктүн, өпкөнүн иштешин жакшыртат. Жакшы жайыттардан мал протеинге, минералдык туздарга жана витаминдерге бай жашыл тоют менен азыктанып, малдын ар кандай ыландарга туруктуулугу жана кунардуулугу жогорулайт. Эркек малдын жыныстык рефлекстери өркүндөп, сперматогенези жана уругунун сапаты жакшырат. Ал эми ургаачы малдын уруктанусу жогорулап, тууту жеңилдеп, тууттан кийинки ыландарга сейрек чалдыгат, ден-соолугу чың жана жашоого жөндөмдүү төл туулат.

Учурда дыйкандардын көпчүлүгү айдоо аянына байланган, өз алдынча 10-20 баш кой-эчкиси, 1-5 баш бодо малы, 1-2 баш жылкысы менен жайытка чыгып кете албайт. Ошондуктан, ондогон, жүздөгөн, миңдеген дыйкандар жазында, жайында жана күзүндө койчу, уйчу жана жылкычы жалдоого жана малды башка оторго, бадага, үйүргө бириктириүүгө аргасыз. Бир айылдан бир нече отор, бада жана үйүр чыгат.

Жалданган «малчылар» малдын азыктуулугун жогорулатууга кызықдар эмес. Алар ошондой әле жайыттарды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууга да кызыгышпайт. Чыныгы чабандарга көндүм болгон эң жөнөкөй турмуш-тиричиликтик шарттары аларды канаттандырбайт. Медициналык, ветеринардык тейлөөнүн, жолдордун, көпүрөлөрдүн, байланыштын, соода-сатыктын, маркетингдин жоктугу, жырткычтардын малга кол салуу коркунучу да алардын көңүлүнө туура келбайт.

Малчылыкта эң маанилүү болгон кыштоолорду максаттуу, сарамжалдуу жана ирээттүү пайдалануу көйгөйү ортого чыкты.

Жазғы-күзгү жайыттарды натыйжалуу пайдалануунун индикатору болгон мал куудуруу жана туудуруу мөөнөттөрүн жөнгө салуу тууралуу көпчүлүк малчылардын маалыматы жок болуп чыкты. Натыйжада, малдын эркек-ургаачысы оторлордо жана бадаларда аралаш багылгандыктан, жыл бою көзөмөлсүз уруктандыруу жүрүүде. Жыйынтыгында, жакынкы жайыттарды пайдалануу маселеси татаалдашып, а алыскы жайыттар көпчүлүк учурларда пайдаланылбай калууда.

Жалданган малчы өндүргөн азыктарын ар күн сайын сатуу учун өз конушун чоң-чоң жолдорго жакын жайгаштырууга аракеттенет. Жаш малды байлоодо же тосмодо кармайт. Алар эне сүтүнө жана жайыт отуна тоюнушпайт, жеткиликтүү серүүндөшпөйт, ошондуктан жайыт мезгили аяктаганда, эттенбеген боюнча жакага түшөт. Мындай мал көп ооруйт, кыштан араң чыгат, өсүп-өнүгүүсү начарлайт. Кыштоо негизинен айылда өтөт, малчылардын аз бөлүгү гана кыштоолорду колдонушат.

Кожоюну көзөмөлдөгөн мал жайытта бардык шарттарды кецири колдонуп, ээн-эркин асыралгандыктан, жайлоодон эттүү түшөт, күздөөдө жакши май топтойт жана кышка семиз кирет. Малчылардын бул катмары мал багуу тажырыйбасына жана билимдерине ээ, же болбосо аларды алууга жана тереңдетүүгө ар дайым тыкыр көңүл бургандыктан, жайыттарды дагы сарамжалдуу пайдаланышат. Мал кыштоонун тегерегиндеги кышкы жайыттарды, ошондой эле айыл четтериндеги жайыттарды дагы пайдаланышат.

Жазында «майда-малчылар» жаңы отор, бада жана үйүрдү топтошот да, жайыттарга бет алышат. Алар кайрадан эле көнгөн адаты боюнча конушун чоң-чоң жолдорго жакын мурдагы журттарга жайгашышат. Малчылардын ичинен сейрек бирөөсү гана өз журттарын каторушат. Демек, жайыттарда «кара журттун» натыйжасында көптөгөн такырлар пайда болушат.

Ар бир айыл аймагынын тургундары үчүн жайытка жайгаштыруу Жайыт комитети жүргүзүлгөнүнө карабастан, жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу көйгөйү чечилбей келүүдө. Ошондуктан, Жайыт комитетине тажырыйбалуу, иш-билги жана кадыр-барктуу адамдардын шайланышы көп маселелерди алдыга жылдырууга шарт түзөт.

Деградацияга дуушар болуу процесси жылдан-жылга күчөө менен, көп аймактарда калыбына келгис мүнөзгө айланууда. Акыркы 20 жылдын ичинде эле шарттуу таза болуп эсептелген жайыт аянттары 3544,8 миң гектардан 2741 миң гектарга чейин же 23% га азайган.

Ал эми Л.Г.Раменский (1971) жайыт өсүмдүктөрүнүн дигрессиясын төмөндөгү 10 баскычка бөлгөн:

1-2-баскыч. Мал жаюунун таасири жок же өтө әле аз. Өсүмдүк түрлөрүнүн саны бир кыйла, ар кандай чөп түрлөрүнүн үлүшү жогору. Индикатор түрлөр: шалбаа буурчагы (*Láthyrus pratensis*, чина луговая), кастамак (*Geránium pratense*, герань луговая).

3-4-баскыч. Мал жаюунун таасири начар, эрте жана кадырлесе чөп чабуунун таасири менен окшош. Ар кандай чөп түрлөрүнүн үлүшү азайып, дан өсүмдүктөрүнүн, айрыкча узун сабактууларынын ролу жогорулайт. Индикатор түрлөр: сары байчечекей (*Ranunculus repens L.*, лютик ползучий), шалбаа жүрөкчөсү (*Cardamine pratensis*, жеруха луговая).

5-баскыч. Мал жаюунун таасири орточо. Узун сабактуу дан өсүмдүктөрү кыска сабактуу дан өсүмдүктөрүнө алмашып, дан өсүмдүктөрүнүн ролу азайып, эрмен менен куурайлардын ролу өсөт. Эфемерлердин жана бир жылдык чөптөрдүн ролу жогорулап, жайыттын ото чөптөрү көбөйө башташат.

6-7-баскыч. Мал жаюунун таасири күчтүү. Кыска сабактуу дан өсүмдүктөрү, айрым жерлерде кыска сабактуу чанактуулар басымдуулук кылышса, ар кандай чөп түрлөрүнөн кыска сабактуу көп жылдык өсүмдүктөр көбөйө башташат.

8-баскыч. Жайыт жарым жартылай бузулган жана такырланган. Кыска сабактуу дан өсүмдүктөрү жана шыбактар, бир жылдык жана көп жылдык ото өсүмдүктөрү тарабынан жарым-жартылай же олуттуу түрдө орун алмашышкан. Көп сандаган тикенектүү жана жегенге жараксыз жайыт отоолору пайда болгон.

9-баскыч. Жайыт дәэрлик бузулган жана такырланган. Жайытта катуу сабактуу, бир жылдык узун өсүмдүктөрдүн сейрек топтору артыкчылык кылышат.

10-баскыч. Жайыт толук бузулган жана такырга айланган. Болгону бирин-серин гана өсүмдүктөр кездешишет.

Сунушталган жайыт өсүмдүктөрүнүн дигрессиясынын классификациясын биздин өлкөбүздө малчыларыбыз, Жайыт комитеттеринин жана Жайыт пайдалануучулардын ассоциацияларынын мүчөлөрү жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да жайыттарды баалоодогу индикаторлор катары кецири колдонсо болот.

Жайыттарды туруктуу башкаруу.

Жайыттарды туруктуу башкаруу – бул жайыттарга зыян келтирбей, туура пайдаланууну билдирип, жайыт жүгүн ашыrbай мал жаюу, жайыт өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн которуштурup себүү, сугат жолдорун жана суу түтүктөрүн ондоп-түзөө, жайыт тилкелерин эс алдыруу максатында кезеги менен колдонуу жана башка иш-чараларды камтыйт. Ошондой эле маанилүү болуп, жайыттар үчүн болгон талаш суроолорду (*жайыт пайдалануучулар ортосунда, башка айылдан келген пайдалануучулар, кыйыр пайдалануучулар, токой чарбасы, туркомпаниялар, мергенчилер ж.б.*) чечүүчү иш-чаралар эсептелинет.

Жайыт башкаруу планын түзүүдө Жайыт комитеттери төмөнкүлөрдү аныктап чыгышат:

- инфраструктураны ондоп-түзөө муктаждыгы (*жол, көпүрө, суу ичүүчү жай ж.б.*);
- жайыттардын абалын жакшыртуу;
- кышкы тоюттарды даярдоого көмөк көрсөтүү;
- малдын санын жөнгө салуу.

Бул көрсөткүчтөрдү маанилүүлүгү жана зарылдыгы боюнча бөлүшөт да, алардын наркы эсептелип, Жайыт

комитетинин жылдық бюджетинин чыгаша жагына кошушат. Мыйзамга ылайык, жылдық бюджеттин 60% жайыттарды жакшыртууга багытташ керек. Андан сырткары, Жайыт комитеттеринин административдик чыгымдарына жайыт пайдалануу планын иштеп чыгарууга кеткен чыгымдар да (*жайыт тилкелеринин картасын түзүп жана сатып алуу, малдын түрү боюнча санын тактоо*), жайыт тилкелеринин сыйымдуулугун аныктоо максатындагы чыгымдар да, жайыттардын абалын мезгилдик мониторинг боюнча чыгымдар да, жылдык пландын аткарылышын мониторинг кылуу чыгымдары да киришет.

Иштелип бүткөн бюджет айыл аймагынын жайыт пайдалануучуларынын жалпы чогулушунда талкууланат. Эгерде, жайыт пайдалануучулар бюджет туура эмес деген тыяннак чыгарса, анда Жайыт комитети бюджетти кайра карап чыгып, өзгөртүшү керек. Оңдолгон бюджет Айыл кеңешинде талкууланып, бекитилет. Андан кийин жайыт билетинин баасы эсептелип чыгарылат: ал үчүн жылдык бюджеттин жалпы чыгаша суммасын айыл аймагындагы шарттуу мал башына бөлүш керек. Буга ылайык ар бир мал ээси өзүнүн малынын санына жараша жайыт пайдалануу үчүн төлөмдү төгүштөт.

Жылдын аягында Жайыт комитети жайыт пайдалануучулардын алдында аткарылган иштери боюнча отчет берет. Ошондо жайыт колдонуучулардын Жайыт комитетине болгон ишеними өсөт.

Жайыттарды пайдалануунун натыйжалуулугу көп факторлорго көз каранды. Алардын ичинен эң негизги табигый-климаттык факторлор. Буларга төмөнкүлөр кирет:

- жердин деңиз деңгээлинен бийик болушу;

- мезгилдик жаан-чачындарынын молчулугу;
- кыштын узактыгы жана кардын калыңдыгы;
- жердин рельефи (*дың жер, кыр, кокту-колот, таштак, кумдуу, саздуу, кургак, карагай-бадалуу, кара кыртыштуу, чөл, дөң ж.б.*).

Экинчи фактор – эмгек каражаттарынын топтолушу жана уюштуруу чаralары.

Үчүнчү фактор – негизги фонддордун жана техника каражаттарынын сапаттуу деңгээли.

Андан тышкары натыйжалуулуктун төрт түрү бар, булар: экономикалык, социалдык, технологиялык жана экологиялык (Асанов Ж.А., Бекирова Д.О., 2014).

Негизинен жайыттар жер менен байланышта болгондуктан, экономикалык натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрү айыл чарбасынын, фермердик жана дыйкан чарбасынын өндүрүмдүүлүгүнө жараша болот. Ошондуктан, эң негизги көрсөткүчтөр төмөндөгүлөр:

- ❖ дүң өндүрүмдүн көлөмү;
- ❖ дүң киреше;
- ❖ дүң пайда;
- ❖ таза пайда;
- ❖ бир гектардан алынган тоюттун көлөмү;
- ❖ малдын башына эсептелген киреше;
- ❖ фонд кайтарымы;
- ❖ рентабелдүүлүк жана башкалар.

Жогорудагы белгиленгендөрден сырткары жайыт жерлерин пайдалануунун экономикалык натыйжалуулугун баалоо үчүн төмөндөгү көрсөткүчтөр дагы колдонулат:

- ✓ түшүмдүүлүк;
- ✓ малдын азыктуулугу;
- ✓ 1 га жайыттын сыйымдуулугу;

- ✓ 100 га жайытка туура келген өндүрүмдүн көлөмү;
- ✓ 100 га жайытка туура келген дүң жана таза кирешенин суммасы.

Жердин нормативдик баасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралында кабыл алынган №47 токтомунун негизинде аныкталат. Бул токтомго ылайык нормативдик дүң өндүрүмдүн көлөмүн төмөндөгү формула боюнча таба алабыз:

$$B_{пп} = B \times \Pi_6,$$

мында: $B_{пп}$ – гектар жерден алынган нормативдик дүң өндүрүм, ц.; B – топурактын бонитетинин баллы; Π_6 – топурактын бонитетинин дан бирдигине түюнтулган 1 баллынын баасы, сом.

Жайыттар үчүн да ушул эле формула колдонулат.

Нормативдик 1 га жерден алына турган таза киреше төмөндөгү формула боюнча аныкталат:

$$\chi_{дн} = (B_{пп} \times \Pi_n \times C) / 100$$

мында: $\chi_{дн}$ – 1 га жерден алынган нормативдик таза кирешенин суммасы, сом; $B_{пп}$ – 1 га жерден алынган нормативдик дүң өндүрүм, ц.; Π_n – процент түрүндөгү эсептелген пайданын нормасы; C – 1 ц буудайдын нарыкы, сом.

Жогорудагы көрсөткүчтөрдүн негизинде жайыттын нормативдик баасы табылат. Ал үчүн бул формула колдонулат:

$$\Pi_n = (\chi_{дн} \times K \times 100) / \Pi_{кc}$$

мында: Π_n – 1 га жердин нормативдик баасы, сом; $\chi_{дн}$ – 1 га жерден алынган нормативдик таза кирешенин суммасы, сом; K – чарба жүргүзүү деңгээлинин жана айыл чарба өндүрүшүнүн интенсивдүүлүгүнүн коэффициенти (ички жайыттар үчүн коэффициент 4,0); $\Pi_{кc}$ – капиталга болгон ссудалык процент (5%).

Жайыттардан алынган дүң жана таза кирешени эсептөө үчүн буудайдын ордуна орус окумуштууларынын сунушу боюнча сулуну колдонсо да болот. Жайыттардын нормативдик түшүмдүүлүгүн тоот бирдигине которуп алышп, (*1 центнер тоот бирдиги 1 центнер сулуга барабар*), андан соң дүң киреше сулуунун базар баасы аркылуу аныкталат.

Жайыт пайдалануу планы¹⁰.

Жайыт жүргү (пастищная нагрузка) – бул малдын саны менен жайыт өсүмдүктөрүнүн тоот потенциялынын ортосундагы катнаш. Башкача айтканда, жайыттын ар кайсы аймагы ар жыл мезгилиnde ар кандай тоот потенциялына ээ, же болбосо ар бир жайыт өзүнүн жайыт күчүнө жараша гана (*өзүнө зыян келтирбей*) малдын белгилүү санын тооттандыра алат. Эгерде, малдын саны көбөйүп кетсе, жайыттын деградациясына алыш келет. Бул көрсөткүч малдын шарттуу башы (МШБ) менен туюндурулат. Мында 1 бодо мал 1 МШБ на барабар, жылкы 1,2 МШБ, 5 кой-эчки 1 МШБ га барабар.

Бул балансты сактоо үчүн жайыт пайдалануу планы түзүлөт.

Жайыт пайдалануу планы – бул жайыт жүгү теңмөтөң бөлүштүрүлүшү үчүн ар жыл мезгилиnde жайыттарга малды бөлүштүрүүнү камсыз кылган иш-чаралар жана чечимдер. Негизинен жайыт жүгү нормаларга ылайык болушу керек.

Жайыттар менен малдын ортосунда чоң байланыш жана баланс бар. Жайыт жүгүнүн нормасы малдын санын жана ар мезгилде мал жаюунун убактысын жөнгө салуу менен жетишилет. Мындай иш-чаралар жайыт-

¹⁰ САМР Алатоо коомдук фонду тарабынан иштелип чыккан.

тагы өсүмдүктөрдү түрүктуу пайдаланууга жана малды оптималдуу багууга көмөк болот.

Малды жайытка ар мезгилде сыйымдуулукка жараша чыгарышат. Жайыттын туура пайдаланганын билиш учун, жайыттын сыйымдуулугун жана анда жайыла турган малдын санын салыштыруу керек.

Жайыт пайдалануунун жылдык планы төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жайыт пайдалануучулардын тизмеси, жайыт билеттеринде жазылган малдын саны, малчылардын тизмеси;
- жайыттардын тышкы жана ички чектери, пайдалануудан чыгарылган аянттар жана корголуучу аянттар, мал айдап өтмө жолдор, сугаруучу жайлар жана жайыт инфраструктурасынын маанилүү башка объекттери, жайыттардын абалы жана жайыттын бардык тилкелеринин сапаты белгиленген карталар;
- оптималдуу жайыт жүгү;
- жайыт инфраструктурасынын объекттерин өнүктүрүү жана реконструкциялоо боюнча пландар;
- жайыттарды башкаруу, пайдалануу, аларды жакшыртуу жана 5 жылдык мөөнөткө чейин реабилитациялоо боюнча орто мөөнөттүү план;
- жылда жаңылануучу жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы;
- жайыттарды башка максаттарда башкаруу жана пайдалануу планы.

Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органы бекиткендөн кийин, бардык жайыт пайдалануучулар жайыт башкаруу жана пайдалануу планын аткарууга милдеттүү (Жайыт мыйзамы: п.3 берене 7). Ошондуктан, азыр Административдик кодекстин 193-беренесинин неги-

зинде (№239 16-декабрь 2011-ж. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын редакциясында) жайыт башкаркуу планын аткарбагандыгы учун айыпкерлерди жоопкерчиликке тартууга Жайыт комитеттеринин толук укугу бар.

Мал жаюунун жайытка болгон таасири.

Жайытка мал жаюу өсүмдүктөргө чоң таасирин тийгизет. Мал жаюу – бул жайыттагы өсүмдүктөр менен, аны тоот катары пайдаланган малдын ортосундагы татаал мамилелер комплекси болуп эсептелинет.

Жайыт чөбүнүн оттоого эң ыңгайлую бийиктиги: бодо мал жана жылкылар учун 12-15 см жана койлор учун 10-12 см.

Жергиликтүү кылчык жүндүү койлор жайыттагы 67 түрдүү өсүмдүктөрдүн 13 түрүн, б.а 19,9% жешпейт, демек алар жайыт өсүмдүктөрүнүн 80,1% колдонушат.

Ар кандай малдын жайыт тоютуна болгон күндүк керектөөсү

Малдын түрү		Жайыт тоютуна болгон күндүк керектөө, ц (жайында)
Жылкы	Бээлер, айтырлар	0,5
	Кулун-тайлар	0,2
	Быштылар	0,3
Бодо	Саан уйлар, букалар	0,6-0,7
	Ноопаздар	0,4-0,5
	Торпоктор	0,2-0,3
Кой	Соолук кой	0,1
	Борук	0,04

Өсүмдүктөр зыянды кой-әчкиден көбүрөөк алат, анткени алар өсүмдүкту түбүнө чейин жулуп жешет. Жылқы чөптү бийигирээк тиштеп колдонғондуктан, кыйла азыраак зыян келтириет. Бодо жайыттарга тийгизген таасири боюнча кой жана жылқының ортосундагы абалды әзлөйт.

Төрт түлүк жана жапайы айбандардын ар кандай түрлөрү жайыттардын чөптөрүнө ар кандай таасир көрсөтүшөт. Алардын себептери көп. Негизги себептеринин бири – ар кандай түрдөгү айбандардын чөптү тиштеп үзүп жегендеги өзгөчөлүктөрү.

Жылқылар жайыт малчылығына эң жакшы ыңгайлашкан айбандардан болуп саналышат. Алар жайыт чөбүн бодо малга караганда бир топ төмөнүрөөк деңгээлде, тиштери менен үзүп алышат. Жайыт чөбүн жегенде жылқылар жалғыз гана тиштерин колдонушкандаiktan, алардын кайрадан тез эле өсүп чыгышына түрткү беришет. Алардын жазы түяктарынын жайыт топурагына таасири аз, ал эми узун аяктары тоют издөөде бир кыйла аралыктарга чейин барууга мүмкүндүк берет. Бирок, жылқылар тоют чөбүнүн сапатына тандап мамиле кылышат, анткени алардын тоют сицируү системасы абдан эле жөнөкөйлөнгөн. Алардын физиологиялық өзгөчөлүктөрү чөптөрдү катары менен эле жей бергенге жол бербейт. Жылқылар жайыт чөбүн дәэрлик түбүнөн кыркып жегендигине байланыштуу, алардан кийин ал жайытта башка мал үчүн тооттануу мүмкүнчүлүгү жокко әсе. Ошондуктан, бир жайытта жылқылар менен бодо малдын аралаш жайылышы максатсыз.

Бодо мал тиштөө жана чайноо аппараттарынын анатомиялық жана физиологиялық өзгөчөлүктөрүнө ылайык жайыт чөбүн 10-12 см бийиктике үзүп жейт.

Бодо мал тилинин жана таңдайынын көмөгү менен чөпту оозуна жылдырып, башынын чукул кыймылы аркылуу аны үзүп алат. Мында чөптүн сабактары жана жалбырактары топурактан төрт сантиметрден кем эмес узундукта үзүлөт. Бодо мал негизинен чөптөрдүн учун колдонушкандыктан, алардын урук байлоо мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылат. Аяктарынын узундугу бодо малга тоот издөөдө бир топ аралыктарга чейин барууга мүмкүндүк берет, ал эми денесинин чоң салмагы көп тоютту талап кылат. Ал эми жайыттарда мал жаюудагы чектөөлөр жана бодо малдын бадада тығыз топтошуп жайланашибуу жүрүш-турушу жайыттардын чөбүнүн чектен ашыкча тепселенишине жана топурактын түзүлүшүнүн бузулушуна алып келет.

Койлор жайыт чөбүн дээрлик түбүнөн, 2 см бийиктике алып жешет. Койлордун үстүнкү маңдай тиштери болбайт. Ошондуктан, алар жайыт чөбүн кыймылдуу эриндери менен кыпчып, андан кийин чөпту тили менен жаак аралык сөөктүн дентин пластинкасына басып туруп, башын чулгап алып, чөпту үзүп алышат. Койлор жайыт чөбүн эриндери менен кыпчып жегендиктен, чөптүн тамырларына зияны жок. Бирок, жайыт чөбүн тандап ары-бери көп баса бергендиктен, жайыттын топурагын тез эле таптап жиберишет.

Эчкилер жайыт чөбүн колдонууда тиштерин колдонушкандыктан, аларды тамырына чейин кыркып жегени аз келгесип, кээде аларды тамыры менен кошо жулуп жешет. Кээде тоот жетишпесе, эчкилер курч түяктары менен чөптөрдүн тамырларына чейин казып жешет. Ошондуктан, жайыттар өзүн-өзү калыбына келтирүүчү жөндөмдүүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн. Аラлаш оторлордо эчкилердин санын 25% дан ашырабаш керек.

Жайыттардың экосистемасынын чөбүнө жана топурагына төрт тұлуктұн түяктарынын басымы таасир берет. Уйлар туруп турғанда түяктары жайыт топурагына 1 кг/см² тегерегиндеги басым менен, ал эми басып жүргөндө 4 кг/см² басым менен таасир көрсөтүшөт.

Жайыт топурагын өзгөчө тепселеген койлор болушат. Бир кой күнүнө 200 м² жайытты тепселейт. Койлордун түяктарынын жайыт топурагы менен тийишишкен жалпы аянты 50 см² түзүп, бир койдун жайыт топурагынын 1 см² аянтына болгон статикалық басымы орточо 1 кг түзөт. Кой басып жүргөндө жалпы салмагынын таасири эки аягына гана туш келгендиктен, чыныгы статикалық басым 2 кг/см² түзөт. Бул орто танктын статикалық басымынан (0,5 кг/см²) 4 әсе чоңдук кылат (Klapp, 1971).

Ар кандай малдын түягынын жайыт топурагына болгон басымы

Малдын түрү	Түяктарын орточо аянты, см ²	Айбандын орточо салмагы, кг	Топуракка болгон басым, кг/см ²	
			Басып жүргөндө	Ордунда турғанда
Жылкы	97,8	500	2,6	1,3
Бодо	54,0	550	5,1	2,5
Кой	4,2	45	5,4	2,7

Малдын жайытты тебелеп-тепсөө учурунда мал түягының басымы трактордун дөңгөлөгүнүн басымынан ашып түшөт. 50 баш кой-эчкини 1 гектарга камап койсо, 30 аскер танкы ошол жерди тебелегендей эле из калтырышат.

Жергиликтүү койлор жайытка арышынын белгилүү бир жыштыгындагы түяктарынын басымы аркылуу

таасириң тийгизет. Уяң жүндүү койлордун тегерээги-рек түспөлдөгү түяктарынан айырмаланып, жергиликтүү койлордун түяктарынын түспөлүү сүйрүрөөк келет. Жергиликтүү кылчык жүндүү койлордун түяк изинин узундугу 7 см, туурасы 3 см, ал эми уяң жүндүү койлордун түяк изинин узундугу 4,8 см, туурасы 3,2 см. Койдун изинин аянын табуу үчүн айлананын аянынын формуласы колдонулат. Эсептөөлөргө ылайык уяң жүндүү койлордун түягынын жерге жасаган басымы $0,895 \text{ кг}/\text{см}^2$, ал эми жергиликтүү кылчык жүндүү койлордун түягынын басымы $0,700 \text{ кг}/\text{см}^2$ же 21,8% аз.

Жергиликтүү кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз койлору меринос койлоруна салыштырганда жайытта кыймылдуурак жана экологиялык жактан коопсуз болушат. Тактап айтканда, кылчык жүндүү койлор кыймылга жана оттоого бардык убактысынын 92,4% коротушса, меринос койлору 74,6% убактысын коротушат. Эс алууга (*бир орунда турганга жана жуушаганга*) кылчык жүндүү койлор бардык убактысынын 7% коротушса, меринос койлору 25,0% убактысын коротушат. Көрсөтүлгөн маалыматтар кылчык жүндүү койлордун меринос койлоруна караганда бир топ байымдуулугунун, чыдамдуулугунун далили.

Жергиликтүү кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз койлору жайытка жетээри менен ар тарапка багыт алып жайылып кетишкендиктен, жайытка тийгизген терс таасири азаят. Анткени, жергиликтүү кылчык жүндүү куйруктуу кыргыз койлору жайытта биринин артынан бири жүрүп жайылышпайт, бул алардын жайыт өсүмдүктөрүн колдонуудагы узак мезгилдер аралыгында калыптанган өзгөчө экологиялык жүрүм-турумунун көрүнүшү. Уяң жүндүү койлорго караганда

жергиліктүү кылчык жүндүү күйруктуу кыргыз койлору жайытта кецири жайылып, бири биринен 1-20 м аралыкта, кәэде гана 1 м аралыкта 3-8 баштан болуп топтолушат.

В.А.Мороздун изилдөөлөрүнө ылайык эт багытындағы койлордун дene узундуулук индекси 123,1 жана жүн багытындағы койлордуку 114,6. Демек, эт багытындағы койлор арышынын узундугу боюнча артыкчылыкка ээ. Жергиліктүү койлордун арышынын орточо узундугу 47,1 см, ал эми уяң жүндүү койлордуку 45,3 см. Жергиліктүү кылчык жүндүү койлор жайыттын 100 м аралығында топуракка жана өсүмдүктөргө туяғы менен 212 жолу таасир көрсөтөт, бул уяң жүндүү койлорғо салыштырганда 4,1% аз.

Малдын ар кандай түрлөрүнүн жүрүш-турушуунун мүнөзүнө ылайык 10 saatтык жайытта оттоо учурунда, басууга эң көп убакытты койлор (5,5 saat), эң аз убакытты бодо мал (1,8 saat), ал эми жылкылар (2,5 saat) жана топоздор (3,5 saat) ортодогу абалды эзлешет. Төрт түлүктүн басуу ылдамдыгынын көрсөткүчтөрү дагы ушундай эле мыйзам ченемдүүлүккө ээ: койлордуку 1,5 км/саат, уйдуку 0,95 км/саат жана топоздуку 1,2 км/саат, ал эми жылкылар эң эле аз ылдамдыкта (0,75 км/саат) басышат.

Төрт түлүк тарабынан бөлүнүп чыккан заң жана сийдик жайыт өсүмдүктөрүнүн өсүп-өнүгүүсүнө дагы таасир көрсөтүшөт. Экскременттердин жайыттардын биогеоценозуна тийгизген таасири малдын түрүнөн, популяциянын жыштыгынан, жаюу мөөнөтүнөн, аба ырайынан көз каранды.

Төрт түлүктүн ар кандай түрлөрү бирдей эмес олчөмдөгү заң жана сийдик бөлүп чыгарышат. Бир

сүткада жылкы 15-20 кг заң жана 3-15 л сийдик, уй 15-35 кг заң жана 6-25 л сийдик, кой-эчки 1-5 кг заң жана 0,5-2 л сийдик бөлүп чыгарышат.

Жылкылардын заңы калыптанган борпоң тоголок түрүндө болуп, өлчөмү 3-5 см түзүшөт. Алар көпчүлүк учурларда калдыктарын жайыттын белгилүү бир тил-келерине топ-топ кылып заңдашкандыктан, басындыда калган жайыт өсүмдүктөрү үчүн терс таасир көрсөтүшөт. Ал эми жайытта жайылып жүрүп чачкын заңдаган учурларда, жылкы тезеги өсүмдүктөргө анча-мынча эле терс таасир тийгизишет.

Бодо мал көпчүлүк учурларда суюк консистенциялуу, калыптанбаган заң бөлүп чыгарышат. Бодо малдан жайытта диаметри 20-30 см болгон жалпак түрүндөгү тезектер калат. Тезектердин астында калган өсүмдүктөр аба жетишпегендиктен өсүүсүн токтолтушат. Ал эми тезектердин тегерегинде өскөн өсүмдүктөргө ыңгайлуу азық шарттары түзүлгөндүктөн, алардын өсүп-өнүгүүсү байкалаарлык тездейт. Тезектерден калган тактардагы өсүүсү токтогон өсүмдүктөр, акырындык менен калыбына келишет.

Кой-эчкинин коргоолу катуу, кәэде калыбын жого-туп, суюктанып калат. Алардын коргоолдору жайытта негизинен бир кылка жайланашибат. Коргоолдордун өлчөмү анча чоң әмес болгондуктан, жайытка болгон терс таасири дәэрлик жокко эссе.

Мал калдыктары баалуу органикалык жер семирткичтер болушат. Алардын курамында өсүмдүктөргө керек болгон минералдык заттар дагы бар. Сийдик жайыт топурагына жецил эле сицип, заңга караганда тез минерализацияланат. Сийдик белгилүү бир гербицидик таасирге ээ.

Төрт түлүктүн жогоруда айтылып кеткен фитоце-
ноздук таасирлеринен башка, жайыт экосистемасына
түз жана кыйыр зооценоздук дагы таасирлерди көр-
сөтүшөт.

Табигый шарттарда жайыт күчү, б.а. малдын саны
жаратылыш шарттары аркылуу (*кургакчылык, ка-
таал кыш, жырткычтар, ылаңдар*) чектелгендиктен,
жайыттарды мүмкүнчүлүгү салыштырмалуу тең сал-
мактуулукта сакталып турат.

Айыл чарба экосистемаларында малдын саны адам
тарабынан чектелгендиктен, көпчүлүк учурларда жай-
ыттарды мүмкүнчүлүгүнөн ашыра колдонуу байкалып,
жайыт дигрессиясынын өнүгүшүнө алып келет.

Чөптүү кийла толук пайдалануу үчүн мал үйүрүн
айбандардын ар башка түрлөрүнөн сарамжалдуу ку-
раштыруу же жайытты бир эле түрдөгү айбандарга, же
башка түрдөгү айбандарга кезектешип пайдалануу туу-
ра болот.

*Жайыт малчылыгында үйцердүн сунушталган ку-
рамы.*

Малдын түрлөрүнүн санынын ыңгайлуу өз ара кат-
нашы төмөндөгүдөй болгону жакшы:

- 10 баш жылкыга 10-15 баш бодо мал жана 60-65
баш кой туура келүүсү шарт. Демек, 1 баш жылкы-
га 2 баш бодо мал жана 4 кой туура келет.
- Максималдуу жагымдуу жана жаратылышты
коргоо максатында, ошондой эле экономикалык
ыңгайлуу позицияларда 1 баш жылкыга 1.4 баш
бодо мал жана 4.3 баш жандык туура келүүсү ке-
рек.

Дагы баса белгилей кетчү нерсе:

- ★ малды әрте жазда жайытка чыгарууга тыюу са-
лыш керек:

- 1) чөп жетиле электе оттолуп же тепселенип калып, өсүшү начарлайт;
- 2) жаш чөпкө ақырындан көндүрбөсө, малды тойгузбай, ичин өткөрөт;
- 3) уулуу чөптөр эрте чыккандыктан, мал ууланат;
- 4) малдын туягы нымдуу кыртышты тебелеп, жаш чөптүн өсүшүнө тоскоол болот.

★ малды жайытка кеч күздө да чыгарбаш керек, анткени чөптүн азык зат запасы азайып, келерки жылы начар өсүп, түшүмү төмөндөйт.

Жайыт билети түуралуу.

Жайыт комитети жайыт пайдалануучуларга төлөө жүргүзгөндөн кийин жайыт билетин берет.

Төлөмдүн өлчөмү жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органы тарабынан бекитилип, жайыт башкаруунун жылдык планына киргизилет. Жайыт билетинен түшкөн акча каражаттары жайыттардын абалын жакшыртууга жана башка чыгымдарга, башкача айтканда, жайыттарды туруктуу башкарууга жумшалат.

ЖАЙЫТТА МАЛ БАГУУ ГИГИЕНАСЫ

Жазында, малды жайытка чыгаруудан мурда, жайыттарды айбандардан жана өсүмдүктөрдөн калган ар кандай калдықтардан жана таштандылардан тазалоо зарыл. Тарпканаларды (*скотомогильники*) жана мурда мал көмүлгөн жерлерди жаңыдан айлантып тосуу же ондоп тосуу керек. Жайыттарды жакшыртуу максатында аларды зыяндуу бадалдардан тазалоо жана саздак жерлерди кургатуу боюнча иш-чаралар жургүзүлөт.

Мал сугаруучу жайлар жана мал түнөктөр алдын ала ондолуп-түзөлөт, керегине жараша жаңылары курулуп, жабдылат. Табигый көлмөлөргө барыш үчүн ыңгайлуу жолдорду, кыя жолдорду куруп, маал-маалы менен тазалап, ондоп, мал сууну булгабаш максатында, мал суу ичкен жерлерди, мал көлмөлөргө кирбей эле суу ичкендей тартипте тосуш керек. Мал сугаруучу аянтчаларда малга жетиштүү суу тепшилерин орноттуу-куруу зарыл. Ал эми суу тепшилеринин тегерегин түздөп, таптап, маал-маалы менен малдын қыгынан жана башка калдық, таштандылардан тазалап туруу зарыл.

Мал түнөктөр үчүн мал сугаруучу жайдан бир аз ейдерөөк, анча алыс эмес жана кургак жер тандалганы туура болот. Бирок, мал сугаруучу жайды малга булгатбаш максатында мал түнөктөр андан 500 м жакын эмес аралыкта жайланышы дурус.

Малды дагы жайытка даярдоо зарыл. Жайытка чыгаруунун, жайыттан жайытка которуунун алдында

бардык төрт түлүк мал начарларын жана оорулууларын аныктоо максатында ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлөт. Жүгүштуу ыландар менен ооруган мал башка малдан бөлүнөт жана аларга өзүнчө жайыт жана мал сугаруучу жай чегерилет.

Малды жайытка даярдоодо сөзсүз аткарылуучу иш-чараларга бодо малды жана жылкыны окуранын жана ылаанын личинкаларынан арылтуу кирет. Жайытка чыгаруунун алдында аткарылуучу иш-чара катары малдын түяктарын тазалоо жана тегиздеп кесүү, сүзөнөөк уйлардын мүйүзүн кесүү болуп саналат.

Жайытка чыгарууда көп кездешкен малдын тоот сицирүү кызматынын бузулушун алдын алуу максатында, малды жайыт тоютуна аз-аzdan көндүрүү керек. Алгач мал жайытка 1-2 saatka жайылып, күн өткөн сайын жайыттагы убактысы узартыла баштайт. Ошондой эле малды жайыттан сарайда багууга өткөрүүдө дагы, ушундай эле тартипте аз-аzdan көндүрүү зарыл.

Жайытта багуу мезгилинде малдын ичинин көбүүсүн жана тоот сицирүү органдарынын башка ыландарын алдын алуу үчүн, ачка малды көк чөпкө же шүүдүрүм баскан чөпкө, же жаандан ным болгон чөпкө жайбоо керек. Чөптүн кургашын күтүү, же болбосо малды алдын ала кургак тоот менен бир аз тооттандыруу зарыл. Же болбосо малды алгач бийигирээк жердеги кургак жайыттарга жайып, андан кийин гана нымдуу чөптүү жайыттарга жайган оң. Ширелүү жана чыктуу көк чөпкө, өзгөчө чанактуу өсүмдүктөргө (кара беде, люцерна ж.б.) кенен тойгон малды ошол замат эле суугарууга болбойт.

Мал жаюуга эң ылайыктуу мезгил болуп эртең менен saat 3 төн 9 га чейинки жана кечинде saat 17

ден 22 ге чейинки убакыт саналат. Ал әми жайдын әң ысық мезгилиндеги чымын-чиркейлердин таасиринен алаксытуу максатында малды түнкүсүн дагы жайган жакшы.

Паразитардық ылаңдар менен күрөшүү максатында (өзгөчө гельминтоздор), койлор жана музоо-торпоктор үчүн жайыттарды мезгил-мезгили менен алмаштырып турдуу зарыл. Жайыттарды алмаштырууда, пайдаланылган жайытка кайта келүү мүмкүн болсо, әң аз 3 айдан кем болбоосу керек.

Малды кышкы жайыттарда багууда, күзгү жана жазғы жайыт которууларда төмөндөгүлөргө өзгөчө көңүл бурулушу керек:

- 1) Малды тоот жана суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо;
- 2) Малды аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүнүн зияндуу таасирлеринен коргоо;
- 3) Инфекциялык, протозойлук жана инвазиялык ылаңдарды алдын алуу.

Малдын күзгү жана жазғы жайыт которууларына 1-2 ай мурда эле даярдана баштоо керек. Даярдык көрүүдө төмөндөгү иш-чаралар аткарылат:

- 1) Негизги инфекциялык жана инвазиялык ылаңдарга каршы ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү;
- 2) Бадаларды, оторлорду жана үйүрлөрдү калыптандыруу жана бадачы, чабан жана жылкычыларды аныктоо;
- 3) Бардык малды ден-соолугунун абалын жана эттүүлүгүн аныктоо максатында ветеринардык-зоотехниялык текшерүүдөн өткөрүү. Оорулуу, начар жана арык мал, ошондой эле аяктарынын жана түяктарынын кемтиги бар мал жайыт которууларга кошулбайт.

4) Мал айдалуучу ашууларга, кыяларга, жолдорго ветеринардык-геологиялык чалгындоо жүргүзүү, көрек болсо ондоп-түздөө иш-чараларын жүргүзүү.

Мал айдалуучу трассаларда малды кошумча тоот-тандыруучу, сугаруучу, жаан-чачындардан корголо-туучу аянтчалардын жана ветеринардык-санитардык пункттардын болушу зарыл. Мындай жерлерде малдын ашыкча жыйналып калышын алдын алуу максатында, Жайыт комитеттери тарабынан кабыл алынган маршрутту жана графикти так сактоо керек. Бадаларды, оторлорду жана үйүрлөрдү ар дайым ветеринардык кызматкер жана Жайыт комитетинин адиси коштоп жүргөну жакшы.

Мал жол бою оттоپ, күчүн жана ден-соолугун сакташы үчүн, күнүнө 10-15 км аралыкты өтүү сунуштаслат. Ошондо дагы ар бир 3 саатта 1-1,5 саат, бир күн-дөн кийин 10-12 саат, ал эми ар бир 10-15 күндүк жол өткөндө бир күндүк эс алуу берүү туура болот. Жолдо койлорду 1-2 жолу, бодону жана жылкыны 2-3 жолу сугаруу керек.

Кышкы жайыттар тиешелүү жылуу короо-сарайлар, кесек тоют, жем жана минералдар менен, ошондой эле жетиштүү суу булагы менен камсыздалат.

Жылкылар жана субай мал үчүн табигый жана жасалма корголоочу жайлар дагы пайдаланылат: жарлар, колоттор, бадалдар, чырпыктардан жана камыштан жасалган тосмолор ж.б.

Малды суу менен камсыздоо жана сугаруу. Суусуз малдын ден соолугун сактоо жана алардан өндүрүм алуу мүмкүн эмес. Айбанаттар суусуз 4-8 күндөн кийин өлүмгө дуушар болушат. Организмде 10% суунун жоголушу анын турмуш-тиричилигин кескин өзгөртөт,

ал әми 20% суу жоготкондо мал өлөт. Суу мындан тышкарлы тоют даярдоодо, малкананы, башка аспаптарды таза кармоодо, санитардык иштерди жүргүзүүдө жана өрткө каршы максатта колдонулат.

Малды сугаруу алардын керектөөсүнө толук жооп бергендей (каалашынча) жүргүзүлүшү керек. Бодо малды күнүнө 3 жолудан кем әмес, кой-әчкини 1-2 жолу сугарыш керек.

Малды жайытта сугарууда, сууга чейинки аралык бодо үчүн 2-4 км ден, саан уйлар жана жаш мал үчүн 2-2,5 км ден, кой-әчки үчүн 2,5-3 км ден ашпашы керек.

ЖАЙЫТ РЕСУРСТАРЫН МАЛ ЖАЮУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШПАГАН БАШКА МАКСАТТАРГА ПАЙДАЛАНУУ УКУГУН БЕРҮҮ¹¹

Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябриндагы № 515 токтому менен бекитилген ТИПТҮҮ ЖОБО менен аныкталып, Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартибин жөнгө салат.

Жободо төмөндөгүлөр камтылган:

1. Жалпы жоболор

1. Келишим боюнча жайыт комитети жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун жайыт пайдалануучуга тиешелүү акы төлөнгөндөн кийин берет.

2. Жайыт ресурстарын башка максаттарга пайдалануу укугу уч жылдан ашык мөөнөткө берилген учурда ал укук милдеттүү мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.

3. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү ачык-айкындык, жалпыга жеткиликтүүлүк жана жайыт ресурстарын үзүлтүксүз, сарамжалдуу, туруктуу пайдалануу принциптеринде жүргүзүлүшү керек.

¹¹ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябриндагы № 515 токтому.

4. Жеке жана юридикалық жактар жайыттарды төмөнкү максаттарга пайдалана алышат:

- эс алуу үчүн;
- жапайы өскөн мөмө, жемиш, козу карын, башка тамак-аш өндүрүмдөрүн жеке пайдалануу максатында чогултуу;
- дарылыш-техникалык чийки затты чогултуу жана бал аарычылык;
- ден соолукту чыңдоочу маданий, туристтик жана спорттук иш-чараптарга катышуу.

5. Жеке жана юридикалық жактардын жайыт тилкесинде болуусу, ошондой эле жапайы өскөн мөмө, жемиш, козу карын, башка тамак-аш өндүрүмдөрүн, дарылыш-техникалык чийки затты чогултуусу жергилиттүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилген жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттык планга ылайык чектелиши мүмкүн.

2. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүүцүн тартиби

6. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тиешелүү аймакта жашаган калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен ачык-айкын жүргүзүлөт.

7. Тиешелүү аймакта жашаган калктын кызыкчылыктары жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга артыкчылыктуу укук берүү менен эске алынат.

8. Тиешелүү аймакта жашаган калк жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы жыйынынын кааросуна жайыт ресурстарын мал жаюу менен байла-

нышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун бул аймакта жашабаган адамдарга берүү, пайдалануунун кандайдыр бир түрү, көлөмү жөнүндө жана башка ушул сыйктуу маселелерди коюуга укуктуу.

3. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимдин формасы жана шарттары

9. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө типтүү келишим ушул жобонун тиркемесине ылайык жазуу жүзүндө түзүлөт.

10. Тараптар келишимдин бирден нускасын алышат. Келишимдин көчүрмөсү маалымат үчүн тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жиберилет.

11. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимдин жазуу жүзүндөгү формасы сакталбаса келишим жараксыз деп эсептелет.

12. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимде төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

- а) келишимдин тараптары;
- б) жайыт ресурстары пайдаланууга берилүүчү жер;
- в) жайыт ресурстарын пайдалануунун түрлөрү;
- г) берилүүчү жер тилкесинин аяты;
- д) жайыт ресурстарын пайдалануунун мөөнөтү;
- е) акынын өлчөмү жана аны төлөө тартиби;
- ж) тараптардын укуктары жана милдеттери;
- з) форс-мажордук жагдайлар;
- и) келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди бузгандык үчүн жоопкерчилик.

13. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимге берилүүчү жер тилкесинин чек арасы жана аяның көрсөтүлгөн пландық-картографиялык материал тиркелет.

14. Көрсөтүлгөн шарттар жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимдин негизги шарттары болуп эсептелет. Келишимде тараптардын каалоосу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка шарттар да көрсөтүлүшү мүмкүн.

*4. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен
байланышпаган башка максаттарга пайдалануу
укугун берүү үчүн ақы*

15. Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу үчүн ақынын өлчөмү төмөнкүдөй аныкталат:

- иштин түрү жайыт кыртышын бузууга алып келген тилкелерде «Айыл чарба жерлерин айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн алып коуюга байланыштуу айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын убактылуу нормативдерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 14-февралындагы № 66 токтому менен бекитилген айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерине ылайык;

- иштин түрү мал жаюу менен байланышпаган, бирок жайыт кыртышын бузууга алып келбеген тилкелерде – бул тилкени мал жаюуга пайдалануу үчүн каралган ақыга барабар өлчөмдө;

- иштин түрүндө мал жаюу мүмкүнчүлүгү каралган жана жайыт кыртышы бузулбаган тилкелерде төлөм алынбайт жана келишим түзүлбөйт.

16. Табигый тоот жерлерин бөлүп берүүгө байланыштуу мал чарба өндүрүмдөрүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун нормативдери $H_{\text{вп}} = Y \times \mathbb{C}$ формуласы боюнча аныкталат, мында $H_{\text{вп}}$ – жоготуунун ордун толтуруунун нормативи, Y – чабындынын же жайыттын геоботаникалык изилдөөнүн маалыматтары боюнча кургак заттагы түшүмдүүлүгү, \mathbb{C} – ички рыноктогу аштык буудайды сатып алуу баасы.

17. Аарылардын чаңдантуусу аркылуу жайыттын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу учун бал чөлөөтерди бир айлык убакытка чейин жайгаштырууда акы алынбайт.

5. Жайыт пайдалануучунун укуктары жана милдеттери

18. Келишимге ылайык жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө укуктуу:

а) жайыт ресурстарын жайыттарды башка максаттарга пайдалануу жөнүндөгү келишимде аныкталган жерде жана көлөмдө пайдаланууга;

б) себилген жайыттар жана түп-тамырынан бери жакшыртылган жайыттарга таандык тилкелерди кошпогондо жайыт тилкелеринде курулуштук, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (*ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди*) сактоо менен убактылуу турек жайларды, өндүрүштүк жайларды, кампаларды жана башка курулмаларды белгиленген тартиpte (*жайыт комитетинин жазуу жузгүндөгү макулдугу боюнча*) тургuzuуга жана курууга;

в) жайыт ресурстарын пайдаланууга байланыштуу чарбалык ишинин түрүн өз алдынча тандоого жана алынган өндүрүмдү тескеөөгө;

г) жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү

келишимин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бузууга;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана келишимдин шарттарына каршы келбegen башка укуктарды пайдаланууга.

19. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун алган жайыт пайдалануучу келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин, шарттары бирдей болгон жаны мөөнөткө келишим түзүүдө башка жактарга караганда артыкчылыктуу укукка ээ болот.

20. Жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

а) жайыт ресурстарын жүргүзгөн ишинин натыйжасында жайыттын абалын жана экологиялык кырдаалды начарлатууга жол бербестен, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү келишимине ылайык пайдаланууга;

б) жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү келишиминде белгиленген өлчөмдердө жана мөөнөттөакы төлөөгө;

в) жайыттарга таштандыларды таштабоого жана булгабоого, жайыттын жана малды сугаруучу жайлардын биологиялык жана химиялык булганышына жол бербөөгө;

г) башка жайыт пайдалануучулардын жана аймактары чектеш жер пайдалануучулардын кызыкчылкетарын бузбоого;

д) Кыргыз Республикасынын жер жана жаратылыш коргоо мыйзамдарын сактоого;

е) жайыттын пайдаланылышын мамлекеттик көзөмөлдөөгө тоскоолдуктарды жаратпоого;

ж) жайыт инфраструктурасынын объекттерин жана мал чарбасынын муктаждыктары үчүн пайдаланылуучу башка объекттерди эксплуатациялоонун шарттарын бузбоого.

6. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимди токтотуунун негиздери

21. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү келишими төмөнкүдөй учурларда токтолутат:

а) келишимдин мөөнөтү аяктаганда;

б) жайыт пайдалануучу жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга берилген укугунаң баш тартканда;

в) жайыт пайдалануучу ишин токтоткондо;

г) тараптар келишимдин шарттарын жана өздөрүнүн милдеттерин аткарышпаса.

7. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимдин шарттарын өзгөртүүнүн тартиби

14. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү келишиминин шарттарын өзгөртүүгө төмөнкүдөй учурларда жол берилет:

а) жайыттын абалы өзгөргөндө (*өрт, жер көчкү, жердин шамал жана суу эрозиясы, жер титирөө, суу ташкыны, жайыт участоктору зыянкечтердин жана илдөттердин натыйжасында бузулган учурларда*);

б) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилген жайытты башкаруу

жана пайдалануу боюнча жамааттык планда белгиленген режими өзгөргөндө;

в) жайыт пайдалануучу жайыт ресурстарын пайдалануунун айрым түрлөрүн ишке ашыруудан баштартканда.

8. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү көлишимдин шарттарын бузгандык чүчүн жоопкерчилик жана талаш-тартыштарды кароо

23. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү көлишиминин шарттарын аткарбаганы же тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

24. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө көлишимди түзүүдө, аткарууда, өзгөртүүдө жана бузууда келип чыккан талаш-тартыштар сот тартибинде чечилет.

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАЙЫТ
РЕСУРСТАРЫ ҮЧҮН ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫН
СЕБЕПТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЖЕҢИЛДЕТҮҮ
ЖОЛДОРУ¹²**

2009-жылдын 26-январында кабыл алынган «Жайыттар жөнүндөгү» Мыйзам менен жайыттарды биргелешип башкаруу системасы киргизилген, анын алкактарында жайыт ресурстарын башкарууга жана пайдаланууга жоопкерчилик жайыт пайдалануучулар ассоциацияларына (ЖПА) жана жайыт пайдалануучулар ассоциациялары тарабынан демократиялуу шайлануучу алардын аткаруучу органдары – Жайыт комитеттерине (ЖК) өткөрүлүп берилген. Мыйзамга ылайык, жайыт пайдалануучулардын ассоциациялары малды жаюу жана ошондой эле Жайыт комитеттери ишмердигин башкаруу үчүн жайыт комитеттери тарабынан жыйналуучу каражаттардын жардамы менен жайыт ресурстарын натыйжалуу жана туруктуу пайдалануу боюнча максаттарына жетүү үчүн жооп беришет.

Жайыттарды башкаруунун жана пайдалануунун маселерин жөнгө салуучу укуктук базаны өркүндөтүү жана оптималдаштыруу маселелери дайыма негизги жана актуалдуу болуп кала берет. Қарама-каршылыктарды болтурбоо жана укуктук коллизиялардын келип чыгышын алдын алуу максаттарында Кыргыз Республикасынын Жер Кодексине, Кыргыз Республикасынын «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасы-

¹² САМР Алатоо коомдук фондунун тажырыбасынан.

нын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү» Мыйзамына зарыл болгон өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Кийинчөрөк Кыргыз Республикасынын Салык Кодексине, Кыргыз Республикасынын Бажы Кодексине жана Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү Кодексине жана бир катар башка мыйзамдык актыларга өзгөртүүлөр киргизилген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндөгү» Мыйзамынын өзүнө өтө олуттуу жана маанилүү өзгөртүүлөр эки жолу киргизилген.

Жогоруда баяндаданында жетекчиликке алыш, «Жайыттар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жалпы концепциясына негизденип жана ченемдик-укуктук актылардын серебинин натыйжаларын көңүлгө алуу менен, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча маселелерди жөнгө салуу жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары социалдык багыттуу, б.а. биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын жаандарынын – жайыт пайдалануучулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган деп айтууга болот.

Ошентсе дагы, калктын, кээ бир учурларда жайыт пайдалануучулар ассоциацияларынын жана Жайыт комитеттеринин мүчөлөрүнүн жайыттарга тиешелүү мыйзам жана ченемдик-укуктук актылар тууралуу маалыматтарынын төмөндүгү, тикелей же кыйыр түрдө Кыргыз Республикасынын айыл жеринде жашаган калкынын 63% на залакасын тийгизген жайыт ресурстары үчүн ар кандай чыр-чатактарга алыш келүүдө.

Конфликттер (чыр-чатактар) САМР Алатоо коомдук фондуунун тажырыйбасына ылайык төрт кенири категорияга бөлүнгөн:

а. Жайыт комитети менен айыл өкмөтүнүн (АӨ) администрациясынын ортосундагы;

б. Жайыт комитети менен Жайыт пайдалануучулардын жана Токой чарбаларынын (*Өзгөчө корголуучу жаратылыши аймактарын кошо*), мамлекеттик структуралардын ортосундагы;

в. Жайыт комитеттери жана коңшу айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучуларынын ортосундагы;

г. Жайыттар буюнча трансчегаралык чыр-чатактар.

Жайыт ресурстары учун чыр-чатактардын себептери өз ара байланыштуу. Көйгөйлөрдүн булагы болуп Жайыт комитетинин башкаруусуна ишенип берилген жайыт ресурстарын колдонуу учун күрөш эсептелинет. Мындан тышкары, бир нече, кәэде бир-бирине кара-ма-каршы мамилелерди түзүү Жайыт комитеттеринин, жергиликтүү администрациялардын, ошондой эле токой чарбаларынын жана башка кызықдар тараптардын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүүдөгү башаламандыкка алып келүүдө.

Жайыт комитетинин жайыттарды башкаруунун пландарын четке кагып, төлөмдердөн качып жаткан жайыт пайдалануучулар чыр-чатактардын дагы бир себеби. Алыску жайыттардагы жолдордун жана инфраструктуралын абалына, жогорку транспорттук чыгымдарга жана бизнес учун мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугуна нааразы болгон жайыт пайдалануучулар, кээ бир Жайыт комитеттеринин алсыздыгынан пайдаланышып, алардын беделин тааныбай, айрым учурларда Жайыт комитеттеринин ишинин принциптеринен жана жайыттардын экологиялык начарлоосунун кесепттеринен кабары жоктугунун аркасында малын өзү каалаган жерге жаюуну улантып жатышат.

Жергиликтүү администрациялар дагы Жайыт комитеттеринин аброюн жана көз каранды әместигин таанууну каалашпайт, анткени бул алардын айрым ыйгарым укуктарын Жайыт комитеттерине өткөрүп берүүгө алыш келет. Иштердин мындай жагдайы Жайыт комитети менен Айыл өкмөтүнүн ортосундагы милдеттерди, укуктарды жана жоопкерчиликтерди так чектөөлөрдүн жоктугунан келип чыгууда. Жайыт комитети үчүн коңшу Айыл өкмөтү менен маселелерди чечүү үчүн укуктук негиздер жок. Жыйынтыгында орун алган белгисиздик Жайыт комитетинин ишин тааталдантууда жана алардын каалаган өзгөртүүлөрүн ишке ашыруу жана жайыт ресурстары үчүн чыр-чаттарды чечүү жөндөмдүүлүгүн начарлатат.

Милдеттерди бөлүштүрүүнүн айланасындагы башаламандык жана кызматташтыктын формалдуу механизмдеринин жоктугу Жайыт комитетинин Токой чарбаларынын жана Өзгөчө коргулуучу жаратылыш аймактарынын администрациялары менен мамилелерин дагы бузууда. Бул мекемелер тарабынан инфраструктуралы оңдоо жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча жалпы маселелерди чечүүдө финанссылык жардамдарды көрсөтүүнү каалабагандык атаандаштыкка жана касташууга алыш келүүдө, ал эми жер ресурстарынын ушул үч түрүн биргелешип башкаруу аларды сарамжалдуу пайдаланууга алыш келиши мүмкүн.

Жайыттарды малчылыкка же жергиликтүү жана эл аралык компаниялар тарабынан бизнес үчүн же кенказуу үчүн пайдалануу керекпи деген маселе, ресурстарга ээ болуудагы орун алган атаандаштыкты тереңдетип, жайыттардын мындан аркы бузулуп, талкаланусуна алыш келүүдө.

Мындай чыр-чатактарды натыйжалуу чечүү үчүн Жайыт комитеттери жайыттардын сыйымдуулугун, пайдалануу баасын аныктай алгандай жана өз чечимдерин ишке ашырууда жетишээрлик легитимдүүлүккө жана укуктук коргоого ээ боло алгандай абалда болуусу керек. Ал эми азыркы учурда бул шарттардын бирөө дагы жок.

Жайыт ресурстары боюнча талаш-тартыш аймактардын болушуна, жерди басып алууларга, белгиленген чек аралардын жоктугуна, чек араларды санкциясыз кесип өтүүгө, чет өлкөнүн малын жашыруун жаюуга ж.б.у.с. байланышкан трансчекаралык чыр-чатактарды Жайыт комитеттери чече алышпайт. Бул чыр-чатактарды эл аралык кызматташтыктын алкактарында чечүү зарыл.

Түзүлгөн жагдайды ондоо учун САМР Алатоо коомдук фонду жеке изилдөөлөрүнө таянып, өкмөттүн маанилүү кызмат адамдары менен талкууланган жети сунушту аныктаган:

1) Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен Жайыт комитеттери ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө;

2) Жайыт комитетинин ыйгарым укуктарын жана статусун жогорулатуу;

3) Жайыт Департаменти жана Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин ортосунда токой чарбаларынын аймагынdagы жайыттарды пайдалануу жөнүндөгү жаны макулдашууну күчүнө киргизүү;

4) Жайыт комитети менен Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (*улуттук парктар жана коруктар*) ортосунда жайыттарды биргелешип башкарууну киргизүү;

5) Жайыттарды ишканалар тарабынан пайдалануусу боюнча Жайыт комитетинин кабардар болушун жана потенциалын жогорулатуу;

6) Чек арага жакын зоналардагы жайыттарды пайдалануу жөнүндөгү Макулдашууну иштеп чыгуу;

7) Экосистемалык кызметтүүчүүлүк инструментин кошуп, суу бассейнинин деңгээлинде жаратылыш ресурстарын Биргелешип башкаруу мамилесин тестирилөө.

Ар бир Айыл өкмөтүндө бардык социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү камтылган паспорту болот. Паспортто мал каттоонун негизинде эсептелген жана жайыт комитеттеринин документтеринде чагылдырылган малдын башы көрсөтүлөт. Бул маалыматтар андан ары статистиканы түзүү үчүн жергиликтүү, райондук, облустук жана улуттук деңгээлдерге жиберилет. Демайде бул маалыматтар так эмес, анткени айрым жайыт пайдалануучулар жайыт билеттери үчүн төлөмдөн качып, өз малынын так санын жашырышат.

Жайыт комитети үчүн ишенимдүү маалымат пландарын түзүп, төлөмдөрдүн так өлчөмүн аныктоо керек. Төлөмдөр пландаштырылган бюджеттин негизинде эсептелет жана «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамга ылайык малдын башына бөлүштүрүлөт. Малдын так каттоосу жайыт пайдалануучулар менен жайыт комитеттеринин ортосундагы чыр-чатактарды гана эмес, жайыт пайдалануучулардын ортосундагы дагы чыр-чатактардын санын азайтмак, себеби малы көп фермерлер анын аз бөлүгүн гана көрсөтүп келишүүдө. Мындай маселелер бай жана кедей малчылардын ортосундагы чыр-чатактардын пайда болуусуна алыш келиши ыктымал. Ошондой эле так каттоо, малды жаюу үчүн малчы-

ларга зарыл болгон жайыт аянын аныктоодо түйүндүү ролду ойнойт. Малды толук эмес каттоо жайыттардын ашыкча жүгүн жана бузулусун пайда кылып, жайыт пайдалануучулар ортосунда чыр-чатактардын пайда болуусуна алыш келет.

САМР Алатоо коомдук фондунун иликтөөлөрү жана алынган маалыматтарды талдоосу көрсөткөндей, болгон малдын санынын үчтөн бири жашырылат жана Жайыт комитеттеринин маалыматтарында чагылдыrbайт, бул Жайыт комитеттеринин бюджетинин төмөндүгүнүн себептеринин бири болуп, Жайыт комитеттеринин потенциалынын алсыздыгына алыш келет. Паспорттор иштин чыныгы абалын чагылдырышпайт, маалыматтарды жакшыртуу боюнча иштер начар жүргүзүлөт.

Малдын так каттоосу жайыт комитеттерин күчтөндүрүү жана чыр-чатактарды болтурбоонун ачкычы болуп эсептелинет. Бул учун малды каттоо процессин жакшыртуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү өтө зарыл.

Айыл өкмөтү менен Жайыт комитети ортосундагы чыр-чатактар. Чыр-чатактын бул тиби Жайыт комитети менен Айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин ортосунда пайда болот. Бул чыр-чатактар дээрлик бардык Айыл өкмөттөрүндө орун алса дагы, алар жашыруун түрдө болуп, жогорку фазасына өтпөйт. Мындай чыр-чатактар Жайыт комитеттерин түзгөн күндөн тартып пайда болгон, анткени жайыттарды мурда башкарып жүргөн Айыл өкмөтү Жайыт комитетинин бийлигин тааныгысы келбейт. Башкача айтканда, Айыл өкмөтү Жайыт комитетинин ыйгарым укуктарын толугу менен тааныбайт жана комитетке жайыттарды толук укуктуу башкарууга мүмкүндүк бербейт.

Айрым Айыл өкмөттөрү алардын чыгымдарын Жайыт комитети жабуусу керек деп эсептешет жана ошону менен Жайыт комитетин бюджетти максаттуу эмес чыгымдоого мажбур кылышат. Дәэрлик бардык Айыл аймактарда Жайыт комитеттери инфраструктуралык объектти куруп же калыбына келтириүүнү баштаса, Айыл өкмөтү тарабынан макулдук керек болот, бул Жайыт комитеттеринин ишинде кошумча тоскоолдуктарды жаратат. Ошондой эле жерлерди трансформациялоо боюнча чыр-чатактар дагы пайда болот. Жайыттар мыйзамга ылайык трансформацияланбай турган өзгөчө категориядагы жерлерге кирет. Бирок, Айыл өкмөттүн башкаруусунда турган жайыт тилкелери үй куруу үчүн тилкелерге трансформацияланган. Көпчүлүк учурларда адамдар үйлөрдү курууда жерди трансформациялоого расмий уруксат албастан курган жана Айыл өкмөттү факт алдында калтырышкан. Кәэде, жерлерди трансформациялоо Айыл өкмөтүнүн уруксаты менен жүргүзүлгөн, бирок баары бир легалдуу эмес, анткени Айыл өкмөтү жерлердин категорияларын өзгөртүүгө ыйгарым укуктуу эмес.

Жайыт пайдалануучулар мындай абалда кыйналышат, алар жайыттарды башкаруу маселеси боюнча Айыл өкмөтү жана Жайыт комитети кандай ыйгарым укуктарга ээ экендигин билишпейт. Маалыматтын жетишсиздиги Жайыт комитетин жамаатташтыкка негизделген башкаруучу орган катары эмес, Айыл өкмөтүнүн чечимдерин аткаруучу орган катары көрсөтүп, анын легитимдүүлүгүн алсыздантып, жайыт пайдалануучулардын ортосундагы чыр-чатактарды пайда кылат.

Негизги себеп болуп Айыл өкмөтү менен Жайыт комитетинин ортосундагы кызматташтыктын так ме-

ханизминин жана бул жөнүндө маалыматтын жоктугү. Ошондой эле Айыл өкмөтү Жайыт комитетинин өз алдынчалыгын тааныгысы келбейт, анткени жайыттарды башкаруунун жаңы системасын орнотууда Айыл өкмөтү жамаатташтыкка таасир берүүнүн айрым рыхчадарын жана кирешенин булактарын жоготот.

Жайыт комитети жайытты пайдалануу үчүн акычогултат жана анын бир бөлүгүн – жер салыгын Айыл өкмөтү бюджетине көрөт. Жергиликтүү бийликтин органы катары Айыл өкмөтү Жайыт комитетинин ишмердигин чектейт, ошону менен бир катар маселелерди чечүүдөгү Жайыт комитети өз алдынчалыгынын жоктугунан жана көз карандылыгына көмөкчү болот. Акырында, чыр-чатақ Айыл өкмөтүнүн басымы, Жайыт комитетинин ишинин шарттарынын начардыгы жана айлык акынын аздыгы, материалдык-техникалык базанын жана ЖӨАБ органдары тарабынан колдоонун, дем берүүнүн жоктугу менен дагы ыrbай берет.

Кадрлардын агымынын жогорулугу ансыз деле туруксуз институтту мындан дагы начарлатат. Кадрлардын агымынын чоңдугу көпчүлүк даражада Айыл өкмөтү менен татаал мамилелер менен жана Жайыт комитетин бийликтин жергиликтүү легитимдүү органы катары кабыл алуунун жоктугу менен түшүндүрүлөт. Айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетине болгон терс мамилеси жана айрым учурлардагы өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кетүүлөрү жайыт пайдала-нуучулардын алдында Жайыт комитетинин статусун төмөндөтөт жана жаңы системаны эффективдүү эмес деп эсептешип, каршы маанайдагы активисттерди колдойт. Эки институт тең көз карандысыз болгондуктан, эки тараптын тең ортосундагы институционалдык бай-

ланыш калыптанғанға чейин чыр-чатақтар жайыттарды туруктуу башкарууга жолтоо боло берет.

Чыр-чатақты жумшартуу үчүн институттардың ортосунда кызметтештүктер түзүү керек, б.а. Айыл өкмөтү Жайыт комитети институтун таанып жана анын ишине көмөкчү болушу үчүн Айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин функциялары жана ролу боюнча түшүнүгүн жогорулатуу керек. Мисалы, Айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетине иштөө шарттарын жакшыртууга жардам көрсөтүүсү. Бул жерде Жайыт комитетинин материалдык-техникалык базасына жардам берүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү керек, анткени дәэрлик бардык Жайыт комитеттери өзүнүн офисине, эмеректерине, компьютерлерине, автомобилдерине ээ әмес. Материалдык-техникалык базанын начардығынан Жайыт комитеттери алыссы жайыттарга байкоо жүргүзө алышпайт жана документтерин сактоого дагы жайы жок.

Жайыт комитети менен жайыт пайдалануучулардың ортосундагы чыр-чатақтар. Чыр-чатақтардың бул тиби бир айылдык аймактагы жайыт пайдалануучулар менен Жайыт комитетинин ортосунда пайда болот.

Көп учурларда жайыттарды пайдалануучулар алыссы жайыттарга чыгууга туура келгенде транспорттук чыгымдардын жогорулуғунан, инфраструктуранын начар абалынан, жакын жайгашкан аймактарда мүмкүнчүлүктөрдүн жетишсиздигинен жайыттарды башкаруунун планын аткарууга кызықдар әмес. Бул Жайыт комитети менен талаш-тартышты пайда қылат. Көпчүлүк көпүрөлөрдүн жана жолдордун абалынын жылдан жылга начарлашы жайкы көчүп-конууларды чектейт.

Башка жагынан, дагы эле болсо жайыт пайдала-нуучулардын Жайыт комитетинин ишинин принциптери жөнүндөгү кабардар болуусу төмөн. Көпчүлүк жайыт пайдалануучулар малдын так санын жашырышат, дайыма эле төлөй беришпейт жана бул чыр-чатактарды пайда кылат. Жыйымдардын төмөндүгүнөн Жайыт комитетинин бюджетинин чектелүүлүгүнө байланыштуу, институт инфраструктуралык объектилерди көпчүлүк үлүшүн камтый албайт, бул болсо жайыт пайдалануучулар тарабынан нааразычылыктардын туулушуна алып келет.

Чыр чатактардын негизги себептери: Жайыт комитетинин ишинин принциптери жана жайыттарды бузулуга жол бербөө менен жайыттарды сактап калуу жөнүндө жайыт пайдалануучулардын кабардар болушунун төмөндүгү; Жайыт комитетидеги жайыттардын инфраструктураларын жакшыртуу боюнча жыйымдардын төмөндүгү жана Советтер Союзунун учурунан бери ондолбогон инфраструктуранын начар абалы менен шартталган чектелүү мүмкүнчүлүктөрү; Жайыт комитеттеринин жайыт пайдалануучулар алыссы жайыттарды пайдаланусу үчүн жакшы шарттарды камсыз кыла алышпагандыгы; Жайыт комитетинин алыссы жайыттарга жеткирүү кызметинин жоктугунан, ал жакка көчүүгө кызықдарлардын жоктугу. Бул малдын жакынкы жайыттарга топтолушуна, бир жагынан жайыт пайдалануучулардын өзүнүн кайдигерлигинен келип чыккан бюджеттин айкын эместигине алып келет. Коңшу Айыл аймагынын жайыт пайдалануучулаты дагы ошол эле инфраструктуранын көйгөйлөрүнөн жана өз жайыттарынын бузулуусунан кошумча жайыттарга муктаж.

Мындан тышкary, кырдаал кабардар болуунун төмөндүгүнөн жана бюджеттин айкын әместигинен ого бетер начарлайт. Мыйзамга ылайык бардык жайыт пайдалануучулар Жайыт комитетинин ишмердиги учун жоопкерчиликтуу болгон Жайыт пайдалануучулардын ассоциациясынын мүчөлөрү болуп эсептелет. Бирок, көпчүлүк учурларда Ассоциация формалдуу гана болуп, жайыт пайдалануучулар өз ролун түшүнүшпэйт, бул болсо, катышуунун төмөндүгүнө жана Жайыт комитетинин ишмердигине начар көзөмөлдүккө алыш келет.

Чыр-чатактар учун дагы башка кеңири жайылган себеп болуп, жерлерди башка максаттарга трансформациялоо: чөп чабыктарды түзүү жана курулушка берүү.

Кыргыз Республикасында дәэрлик бардык үй чарбалары мал күтүү менен алектенишет, бирок жайлоого айрымдары гана чыгышат. Жайында түшүм жыйноо учун айылда калган үй чарбалары өз малын малчыларга кошуп беришет. Милдеттердин мындаи бөлүштүрүлүшү сууларга жакын жайыттарда малдын ашыкчалыгынан сугат сууларынын сапатынын начарлоосунун аркасында чыр-чатақтуу кырдаалдарга алыш келет. Бул бир эле Айыл аймагында же ар кандай Айыл аймагынын ортосунда дагы орун алышы мүмкүн. Чыр чатактын бул тиби суунун сапатынын начарлоосу менен байланыштуу болсо дагы, Жайыт комитетинин алсыздыгы менен тыгыз байланышкан, анткени ал жайытты натыйжалуу пайдаланууну камсыз кыла турган теңдештирилген планды киргизе алган эмес.

Мындаи жагдай бир жагынан суу топтомонун жогору жагындағы жерди туруктуу пайдаланбагандыктан келип чыгат. Жайыттар ашыкча жүктөлгөн, токойлор тексизденген, ошонун аркасында кыртыштын эрозия-

сы пайда болуп, суунун ылайланышы көбөйгөн. Жайыттарды башкаруудагы түрүксуздук экосистемалык кызмат катары таза суунун азайышына алыш келет.

Коншу айылдык аймактардын Жайыт комитеттери, жайыт пайдалануучуларынын ортосундагы чыр-чатактар. Чыр-чатактардын бул тиби жайыт пайдалануучулар, коншу Айыл аймактарынын Жайыт комитетинин ортосунда пайда болот. Чыр чатактар көп учурларда бар, бирок көмүскө түрүндө жана жогорку фазага жетпейт.

Бул чыр-чатактар жайыт пайдалануучулар, коншу Айыл аймактарынын Жайыт комитеттеринин ортосундагы айрым тилкелер боюнча талаш-тартыштуу мамилелерди чагылдырат. Талаш-тартыштын предмети болуп, укук белгилөөчү документтер боюнча тилке бир Айыл аймагына, ал эми иш жүзүндө ал жerde башка Айыл аймагынын жайыт пайдалануучулары кожноюндук кылган жайыттарга ээлик кылуу боюнча юрисдикциядагы белгисиздик эсептелинет. Же болбосо бир Айыл аймагынын жайыттарын, башка Айыл аймагынын жайыт пайдалануучулары анын ээлеринин жетүүгө мүмкүнчүлүктөрүнүн жоктугунан пайдаланып, малын жайышат. Чыр-чатақ коңшулардын башка аймакка малын жайгандыгы үчүн төлөөнү каалаба-гандыктан келип чыгат.

Негизги себеп болуп, республика боюнча дээрлик бардык Айыл аймактарындагы инфраструктуралын жоктугу менен шартталган жайыттардын жетишсиздиги эсептелинет. Малдын саны жайыттардын сыйымдуулугунан ашып кетүүсү ыктымал, ал болсо толук бузулууга алыш келиши мүмкүн жана абалы жакшыраак болгон чоочун кошуна аймакка мал жаюуга

алып келет. Ошондой эле макул әместиқ жана жайыт пайдалануучулардың тарыхий көндүмгө, ижара келишимдери ж.б. менен түшүндүрүлүүчү жайыттар арасындағы чек араларды тааныбоо дагы белгиленет. Мал жаюуга ылайыксыз таштак жерлер жана иштетилген талаалар карталарга жайыттар катары көрсөтүлгөн, ошондой эле карталарды иштеп чыгуудагы чек араларды аныктоо боюнча кемчиликтер жана так әместиқтер дагы кездешет. Жайыт комитети жайыттардың ар бир гектар жерин пайдалангандығы үчүн жер салыгын төлөөгө милдеттүү болгондуктан, категорияларды туура әмес аныктоо Жайыт комитетинин бюджетине заласын тийгизет.

Чоочун аймактарда мал жаюуга байланышкан көйгөйлөрдү чечүүдөгү Жайыт комитетинин укуктук базасы жөнүндөгү жетишерлик әмес маалыматтар, чоочун Айыл аймактарында малды жаюунун талаш-тартыштуу учурларында Айыл аймагынын пассивдуу өңүтү бул проблемаларды тереңдетет, анткени бул маселелерди чечүү көп убакытты талап кылат. Ар кандай кызықдар тараптар менен талкуулоолорду жүргүзүү зарыл: жайыт пайдалануучулар, аксакалдар, Жайыт комитеттери жана административдик органдар. Кошуна айылдардын Айыл өкмөттөрү менен расмий документтердин негизинде жайыт тилкесине ээ болуу укугун далилдөө, башкаруу органдарынын жана бардык административдик документтерди терең түшүнүүнү талап кылат. Андан тышкary, чек араларды делимитациялоо боюнча комиссиялар көп учурларда легитимдүүлүккө ээ әмес жана алардын чечимдери эсепке алынбайт.

Чыр чатактар бийликтеги жана коңшу Айыл аймактардын кайсы бир макулдашууга же келишимге же-

тишүүдөгү кайдыгерлигине жана пассивдүүлүгүнө нааразычылыктардын өсүшүнө алыш келиши мүмкүн. Башка Айыл аймактардын жайыттарында ижара келишимдери менен мындан ары малын жая албаган жайыт пайдалануучулар башка тилкелерге мал жайышат, бул болсо чыр-чатақтын башка түрүнө алыш келет.

Мындай маселелерди чечүүдө бийликтин жергилктиүү органдарын тартуу менен Жайыт комитетинин потенциалын жогорулатуу зарыл. Мыйзамсыз мал жаюуларга жана сугарууга байланыштуу чыр-чатақтуу кырдаалдарды Жайыт комитетинин потенциалын жана жөндөмдүүлүктөрүн күчтөндүрүү жолу менен жайгарууга мүмкүн. Малды көбөйтүүдө маанилүү болгон алыскы жайыттарга жетүү учун керектүү инфраструктуралын жаңы объектилерин ондоодо же курууда финанссылык маселе түйүндүү болот. Буга малды каттоону жакшыртуу жолу менен жана субсидияларды которуу учун жакырчылыктын деңгээлинин индикатору катары, малдын санын алыш салуу менен жетишүүгө болот. Өзүнүн статусуна ылайык, Жайыт комитети эл аралык донорлордун гранттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кайрылууларды кабыл алуунун башталгандыгы жөнүндөгү маалымат Жайыт департаментинин облустук адиси тарабынан берилиши мүмкүн.

Жайыт пайдалануучулар же жайыт комитети менен токой чарбаларынын ортосундагы чыр-чатактар. Чыр-чатақтын бул түрү токой чарбалары болгон бардык жерлерде бар жана малды жайкы жаюу мезгилиинде (май-август) өтө ургалдуу. Демейде кызықдар тараптар бир райондо жайгашкан, бирок кәэде чыр-чатақ райондук же облустук масштабка дагы ээ болот.

Мамлекеттик токой фонду (МТФ) токой чарбалары аркылуу жайыт пайдалануучуларга ижарага берилген

жайыттарга ээлик кылат. Жайыт комитети жана токой чарбаларының максаттары ар кандай болгондугуна байланыштуу жайыттарды башкарууда шайкештик эмстер орун алган жана Жайыт комитетинин аймагында жайыттардын жетишсиздигинен, сусу бар жакынкы жайыттарды пайдалануу үчүн атаандаштыктын жого-рулугунан, мал жаюунун ар кандай эрежелери жөнүндөгү жайыт пайдалануучулардын жана Жайыт комитеттеринин кабардар болуусунун жетишсиздигинен көптөгөн чыр-чатактар чыгат. Анын үстүнө, Жайыт комитети жана токой чарбалар баа түзүүнүн ар кандай системаларын колдонушат жана жыйынтыгында ар кандай тарифтерди талап кылышат. Ошол эле учурда, токой чарбалары пайдаланылып жаткан жайыттардын негизинде бааларды белгилесе, Жайыт комитети жайыт үчүн малдын санына жараза бааларды белгилешет, бул малчылардын жайыттарды пайдалануу эрежелеринин түшүнүүсүн кыйындатат. Каражаттарды чогултуунун жолдору дагы айырмаланышат жана чырдашып жаткан тараптардын башкаруу ыкмаларының шайкештик эместигинин себебинен, жайыттарга жетүүгө боло турган инфраструктура ондолбой калган.

Бул көйгөйлөр токой чарбаларын Жайыт комитетинин Мамлекеттик токой фондунун (токой чарбасынын) жайыттарын башкаруу боюнча компетенцияла-рына ишенбөөчүлүкке алып келди. Токой чарбалары Жайыт комитеттери жайыттарды натыйжалуу башкара ала тургандыгына күмөн, ал эми ошол эле учурда Жайыт комитеттери малчылыктын өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуунун артынан түшүү менен жайыт жерлерин толук тексизденүүгө алып келет, токойлорду жана жаңы отургузулган көчтөттөрдү жок кылышат, антке-

ни алардын көңүлүндө, малды корголгон токой аймактарында жаюу дагы орун алган. Токой чарбаларынын аймактарында малды жаюу ушул институт тарабынан иштелип чыккан көзөмөл механизми менен жөнгө салынат. №482-Токтомго ылайык, токой чарбалары жайытты пайдалануу боюнча тендер жарыялап, утуп алгандарга жайыт тилкелерин 5 жылга чейин ижарага бере алышат. Берилип жаткан тилке үчүн малдын саны эсептелип, аны сактоого көзөмөлдүк жүргүзүлөт. Бирок, бул сейрек орун алган.

Бул чыр-чатактын кецири тараалган себеби – дагы эле ар кандай Айыл аймактарынын ортосундагы жайыттарды ижарага алуунун келишимдеринин бузулушу. Кошумча жайыттарды жоготушкан жайыт пайдалануучулар көп сандаган малды Мамтоказынун аймагына жаюуга мажбур болушат. Натыйжада, Мамтоказынун жайыттарынын тексизденүүсүнөн, акы төлөбөгөндүктөн, мыйзамсыз, ашыкча мал жаюудан ж.б. чыр-чатактар пайда болот. Алыскы жайыттарда мал жаюу маселени чечүүгө алып келиши ыктымал, бирок транспорттук чыгымдардын жогорулугу жана начар инфраструктура мууну Жайыт комитеттери үчүн пайдасыз кылат.

Жайыт комитеттери, токой чарбалары жана жайыт пайдалануучулардын ортосундагы дагы бир чыр-чатақ – жайыттарды пайдалануу үчүн абынын эки башка бюджетке түшкөндүгүнүн себептерин билбегендиги. Анткени, алар жайыттарды пайдалануу үчүн Жайыт комитетине жана Токой чарбасына дагы төлөшү керек. Кээ бир Жайыт комитеттери жайытты мезгилдүү пайдалануу үчүн акы төлөөнү белгилешкен эмес, ошондуктан Токой чарбасынын жайыттарын

жайында пайдаланган Жайыт комитеттери ашыкча акы төлөшөт жана айрым учурларда жайыт пайдалануучулар бул кырдаалды төлөмдөн качуу үчүн пайдаланышып, ар бир институтка тигиге төлөдүм, буга төлөдүм деп шылташат. Мына ошентип, токой билети кандай эсептелерин жайыт пайдалануучуларга так көрсөтүп жатабыз деген токой чарбаларынын ишендириүүлөрүнө карабастан, чыр-чатақ эки төлөмдөн келип чыгат. Төлөмдөрдөн мындай качуулар, эгерде эки институт тең тигил же бул институтка төлөнгөн төлөмдөрдү тастыктаган жана алардын ортосундагы бардык болгон шайкеш эместикитерди табууга мүмкүндүк берген документтерди кабыл алышса, болмок эмес.

Чыр-чатақтардын башка себеби болуп, Жайыт комитетинин, ошондой эле Токой чарбасынын бир-бирине финансыйлык планда жардам берүүнү жана өз аймактарында жолдорду жана көпцирөлөрдү жакшыртуу максатында кызматташ болууну каалабагандык эсептелет. Жаратылыш ресурстарын башкарууда Жайыт комитети жана Токой чарбасы ар кандай максаттары бар, таптакыр ар башка институттар болуп эсептелет. Мамтокайфондуун аймагындағы жайыттар, аларды бир-бири менен мамиле кылууга мажбурлайт, бирок ар түрдүү, айрым маанидеги бир-бирине карама-каршы келүүчү өзгөчөлүктөр, мамилелердин чыңалуусуна жана чыр-чатақтын өөрчүшүнө алып келет. Тараптар өз аймактарында жайыттарды башкарууну координациялайт, жана бир-бирине аткарып жаткан иштери жөнүндө кабарлабайт, бул болсо өз кезегинде бири-бирин каражаттарды инфраструктуралык объекттердин начарлоосуна алып келүүчү максатсыз пайдалануусу жөнүндөгү негизсиз күнөөлөөлөргө

алып келет. Айрым учурларда Жайыт комитети менен Токой чарбаларынын ортосунда чек аралар боюнча ма-селелер пайда болот, анткени алардын карталары ар башка. Мындай чек аралар боюнча өз ара макулдашуунун жоктугу Жайыт комитеттеринин жайыттары менен чектеш Мамтокайфондуунун аймактарында ашыкча мал жаюунун көйгөйлөрүнө алыш келет.

Ошондой эле майда чыр-чатактар Токой чарбасынын жаратылыш ресурстарын пайдаланууга төлөмдөрүнөн, мисалы, отун, мөмө-жемиштерди чогултуу, конуштардын орду үчүн төлөөлөр боюнча пайда болот. Жайыт пайдалануучулар «өтө эле жотору» деп, бааларга нааразы, ал эми ошол эле учурда, Токой чарбалары токой ресурстарын пайдалануудагы тартип бузууларга жана төлөөдөн качууларга даттанышат.

Токой чарбалары, Жайыт комитеттери жана жайыт пайдалануучулардын ортосундагы чыр-чатактарды жөнгө салуунун механизмдери азыркы учурда бар. Азыркы мезгилге чейин токой чарбалары менен Жайыт комитеттеринин кызматташтыгынын максаттарында макулдашууларды түзүү жолу менен Жайыт комитеттери тарабынан Мамтокайфондуунун жайыттарын пайдалануу боюнча сынактык долбоорлор жургүзүлүп келген. Мындан тышкары, сынактык долбоорлорсуз келишимдерди түзүү жолу менен токой чарбасы менен Жайыт комитетинин ортосундагы чыр-чатактарды болтурбоо аракеттери белгилүү.

2013-жылдын 15-апрелинде АЧжММ караштуу Жайыт Департаменти жана КТЧКЖТЧМА токой чарбаларынын жерлерин Жайыт комитеттерине ыктыярдуу киргендердин жана Токой чарбалары менен меморандум түзүү менен Токой чарбаларынын жерлерин

өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Бул меморандум Жайыт комитети менен Токой чарбасының ортосундагы жайытты пайдалангандығы үчүн токой чарбасына түздөн-түз төлөп жана өз Айыл аймагының жайыт пайдалануучуларынан жайыттардын ушул аймактарын пайдалангандығы үчүн төлөмдөрдү чогултууга макулдашуу-контракт болуп эсептелет. Бул макулдашуунун пайдалануу Мамтокойфондуунун аймактарын кошо, бардык жайыттарды башкарууга ыйгарым укуктуу институт катары Жайыт комитетинин статусун жогорулатат жана кош төлөм проблемасын жок кылат. Жайыттарды координациялуу башкарууну жана пайдаланууну пландаштыруу Жайыт комитетине жана Мамтокойфондуна төлөмдөрдү чогултууну, төлөмгө жакшыраак байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү бирдиктүү төлөм системасынын аркасында жакшыртат. Жайыт пайдалануучулар бир институтка акы төлөй алышат жана эң маанилүүсү, Жайыт комитети менен Мамтокойфондуунун аймактарында мал жаюуну макулдаша алышат.

Жайыт пайдалануучулар же Жайыт комитети менен Өзгөчө корголуучу жаратылыши аймактары (ӨКЖА) жана улуттук парктар, мамлекеттик структуралар менен чыр-чатактар. Чыр-чатақтардын бул түрү бардык корголгон аймактарда кездешет. Бирок Кыргыз Республикасында ӨКЖА аз (алар коруктарды жана улуттук парктарды өзүнө камтыйт). Чыр-чатақтардын бул түрү олуттуулугу боюнча орто деңгээлде Чүй, Нарын, Ош жана Баткен облустарында жана жогорку деңгээлде Ысык-Көл, Жалал-Абад жана Талас облустарында учурайт. Мындай чыр-чатақтардын пайда болушу мезгилдүү жана малчылардын ӨКЖА жайыт-

тарын пайдалануу мезгилине көз каранды.

Чыр-чатактардын башкы себептери – малдын санына шайкеш келген жакынкы жайыттардын жетишсиздиги жана Жайыт комитетинин жайыттарынын бузулусу, Жайыт комитетинин ӨКЖА жерлерине укукка ээ болууга кызыкчылыгы жана ынанымы, жайыт пайдалануучулардын жана Жайыт комитетинин жайыт жерлерин өткөрүп берүүнүн укуктук негиздери жана улуттук парктардын жайыттарында мал жаюунун мыйзамдуу мүмкүндүгү жөнүндөгү кабардар болуусунун төмөндүгү, улуттук парктарда мал жайгандыгы учун жаза акысынын жогорулугу.

Чыр-чатактын бул түрүнүн өзгөчөлүгү – Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында мал жаюуга тыюу салынган, бирок баары бир тартип бузуулар орун алган. Мисалы, «Сары-Челек» ӨКЖА сында коруктун аймагында жашаган адамдар малын башка аймактарга жаюуга мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан, малды ошол жерге эле жайышат. ӨКЖА га караштуу болгон улуттук парктар боюнча мал жаюу, чарбалык деп атaluучу белгилүү зоналарда гана мүмкүн. Пайдалануунун бул мүнөздүү түрү Улуттук паркта мал жаюу мезгилине чейин бүтүрүлүшү керек болгон административдик процедуралар (контракттар) жана төлөм жолу менен ишке ашырылат. Бул эрежелерди бузуу жогорку жаза ақылар менен жазаланат. Ошентсе дагы, бул жайыттарды башкаруу маалыматтын жана сыйымдуулук боюнча көзөмөлдүн жоктугуна байланыштуу оор.

Көп учурларда чыр-чатактар жайыт үчүн пайдалана турган жерлер өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын трансформацияланган учурда пайда болот. Жайыт

пайдалануучулар жерди өткөрүп берүүнүн укуктук ал-актарын жана экологиялык себептерин көп учурларда түшүнбөстөн, нааразычылык билдиришет, анткени аларга ата-бабасынан бери пайдаланып келе жаткан жайыттарды алмаштырууга туура келет. Ошондой эле башка аймактарда мал жаюу инфраструктурасынын начар абалын жана жайыттардын сыйымдуулугунан ашып кеткен малдын башынын көптүгүн эске алганда, чыр-чатақ ого бетер курчуйт. Ушул себептен, мыйзамсыз мал жаюулар көп кездешет жана бул учүн жайыт пайдалануучулар **ӨКЖА** га жана улуттук парктарга чоң жаза ақыларды төлөштөт.

№482-токтомдун негизинде жайыттарды пайдалану жөнүндө макулдашууну жайыт пайдалануучулар әмес, улуттук парктын жетекчилиги **Жайыт комитети** менен түзүүгө укуктуу. Эгерде келишим түзүлсө, чыр-чатақ азаят, анткени координацияланган менеджмент жана төлөмдүн бирдиктүү системасы белгиленет. Ошондой эле, макулдашуу аркылуу **ӨКЖАнын** чарбалык жерлерин **Жайыт комитетине** пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү Токой чарбалары менен болгон чыр-чатактардай, төлөм процедурасы жайыт пайдалануучулар учүн жеңилдейт жана төлөмдөн качууларды кыскартат. Мындан тышкары, **ӨКЖАнын** кызматкерлерине караганда **Жайыт комитетине** жайыт пайдалануучулар учүн **ӨКЖАда** мал жаюунун эрежелери жөнүндө кабардар болуусун жогорулатууну жүргүзүү ыңгайлуураак, анткени алар бул жөнүндө көбүрөөк билишет.

Токой чарбалары сыйактуу мамлекеттик структуралар менен чыр чатактарды талдоонун тажрыйбасы боюнча жайыттарды биргелешип башкаруу жана пландаштырууну сунуш кылууга болот, анткени так ушул аспекттин жоктугу көптөгөн пикир келишпестиктерге

алып келет. Мына ошентип, башка сунуш болуп, Жайыт комитети менен ӨКЖАнын администрациясынын ортосунда жайыттарды бирлегешип башкаруу жана пландаштыруу эсептелиши мүмкүн. Жогорку жаза ақылар катаал, бирок көзөмөлдүн натыйжалуу механизми фактысын эске алуу менен, аны мыйзамсыз мал жаюу жана жайыттардын мындан аркы тексизденүүсүн жана курчап турган чөйрөгө зыян келтириүүнү алдын алуу учун пайдаланууну улантуу мааниге ээ.

Жайыттарды өз багытында пайдаланбаган малчылар менен чыр-чатактар (туризм, бизнес, пайдалуу кендерди кол менен казып алуу, аарычылык). Бул чыр-чатактар Нарын облусунда жогорку маанидеги деңгээлде, орто маанидеги деңгээлде Чүй, Ысык-Көл, Баткен облустарында, төмөнкү маанидеги деңгээлде Талас облусунда аныкталган.

Бул конфликттин тиби кецири тараган болушу ыктымал жана бардык кызықдар тараптар жайыттарды мал жаюу үчүн жана ошондой эле туризм, бизнес, пайдалуу кендерди жөнөкөй жол менен казып алуу жана аарычылык үчүн пайдаланышат, анткени бул убакытты жана эмгекти сактап калууга мүмкүндүк берет.

Мындай чыр-чатактар жайыт пайдалануучулардын бизнес же туристтик ишмердикти жүргүзүүгө мүмкүн болгон жайыттар үчүн эрежелери жана жетүү укуктары менен макул эмес болгон учурда пайда болот.

Буга окшогон чыр-чатактар бир Айыл аймагынын жашоочуларынын ортосунда же бир нече Айыл аймагы, райондор же региондор ортосунда пайда болушу ыктымал. Алар көп учурларда кошумча бизнести жургүзүүгө мүмкүнчүлүктөр арбын болгон негизги транспорт жолдоруна жана туристтик зоналарга жакын аймактарда пайда болушат.

Талаш-тартыштардың себептери айыл жериндеғи сатуу базарларынын, айылдагы альтернативдүү киреше алып келүүчү ишмердиктин, жайытты кайталап пайдалануучулардан салыктарды жыйноо жана мыйзамдар жана укуктук маселелер боюнча калктын начар маалыматтуулугунун жоктугuna байланышкан.

Үй чарбалары үчүн дайыма кайталанып турган проблема болуп жай мезгилиnde, тактап айтканда ар кандай сүт азыктарын (үй жана бәз сүтүнөн) максималдуу өндүрүү мезгилиnde сатууга шарттардың жоктугу эсептелинет. Сүттү кайра иштетүүнүн ар кандай ыкмалары өндүрүмдү кечирээк мөөнөттөрдө сатуу үчүн сактоого мүмкүндүк берет. Бирок, алгачкы өндүрүмдү сатуу кайра иштетүүгө болгон чыгымдарды азайтат, ошону менен убакыт жана әмгекти сартоо кыскартылат. Жайыттарда жайгашкан үй чарбалары инфраструктурага жеткиликтүүлүктүн аздыгынан же өндүрүмдү сатууга боло турган жерден бир кыйла алыс тургандыктан, кыйынчылыктар менен кездешет, бул сатып алуучуларга тоскоолдуктарды жаратат. Базарларга жеткиликтүүлүгү төмөн үй чарбалары, өзүнүн өндүрүмүн өзүлөрү үчүн чыгарышат же өндүрүмдү өз бетинче сатышат, бул алардын пикири боюнча кирешени олуттуу кыскартат. Мындан тышкary, айылдык үй чарбалары кирешелерди диверсификациялоонун аркасында жаратылыштык жана жаратылыштык эмес коркунучтарга карата ийкемдүүлүкту жогорулатышат. Кирешелерди диверсификациялоо боюнча тенденция бардык региондордо кеңири тараплан. Жайкы жайыттарга чыгып жатышкан үй чарбалары акчанын түшүүсүнө алып келген жана малчылык менен айкалышкан кошумча ишмердикти жүргүзүүгө кызыгышат.

Чыр-чатактардын биринчи деңгээли ушул салыштырмалуу жаңы бизнеске зарыл болгон ресурстар үчүн атаандаштык формасында болот. Мисалы, бул бизнес үчүн жеткиликтүүлүк бар жайыттарды пайдалануу же ээлөөгө укук үчүн чыр-чатактарга тиешелүү, бирок ошол эле учурда чыр-чатактар туристтик агенттиker менен туристтерди жайгаштыруу жана кызматтарды көрсөтүү боюнча дагы байланышкан. Улам көптөгөн малчылар ишкерлердин арасындагы атаандаштыкты күчтөө турган жана биринчи кезекте жайыт пайдалануучулардын ортосунда пайда боло турган чыр-чатактарды терендөтүүчү бизнеси баштоого мүмкүнчүлүк алууну каалашат.

Чыр-чатактардын экинчи деңгээли Жайыт комитети же Айыл өкмөтү тарабынан жайыттарды кошумча пайдалануучулардан салыктарды жыйино башталганды пайда болот. Тиешелүү жөнгө салуучу актылар же тишишээрлик белгилүү эмestиктен жана жаңылыгынан, салыктарды чогултуунун аркасында көптөгөн түшүнбөстүктөр пайда болот. Мындай ченемдер жетишээрлик тааныш эмес жана жаңы болгондуктан, мындай салык чогултуулар түшүнбөстүктөрдү пайда кылат.

Чыр-чатактардын үчүнчү деңгээли ар кайсы Айыл аймактарынын жайыт пайдалануучулары жана Жайыт комитеттери стратегиялык маанилүү базар аймактарында жайгашкан жайыттарды пайдалануу үчүн чырдашат.

Пайдалуу кендерди жекече кол менен казып алуу өзгөчө абалды ээлейт, анткени анын курчап турган чөйрөгө болгон олуттуу таасири жайытты мал жаюу үчүн пайдалануу максаттарына коркунуч алыш келиши ыктымал. Азыркы учурда ишмердиктин бул түрү Кыргыз

Республикасының шарттарында сейрек, бирок ошол эле учурда мындаі окуялардың саны алтынга болгон баанын өсүшү жана базарда жаңы тоо-кен казуучу компаниялардың пайда болуусу менен көбөйт. Пайдалуу кендерди кол менен казып алуу учурлары өзгөчө көңүл бурууга татыктуу, анткени казып алуучулардың бир бөлүгү лицензияларга ээ эмес. Мыйзамсыз казып алуу жергиликтүү калктын мамлекеттик органдар, мисалы, милиция же министрліктер менен карама-каршы болгон учурда олуттуу чыр-чатаактуу қырдаалга алып келет. Пайдалуу кендерди кол менен казып алуу чөйрөсүндөгү таасир берүүгө мониторинг жүргүзүлбөйт, эгерде ал качандыр бир жүргүзүлсө дагы, анын натыйжалары жергиликтүү деңгээлге чейин жеткирилген эмес. Жайыттарды, бизнес жана туризм менен байланышкан кайталап пайдалануу, малчылар менен малчы/бизнесмендердин бир аймакта олуттуу топтолушу тексизденүүгө көмөкчү болот, өзгөчө Жайыт комитеттери Жайыттарды башкаруунун пландарын кылдат иштеп чыгууда, аны ишке ашырууда кыйынчылыктарга кездешүүдө.

Малчылардын бизнеси жана туризмди жүргүзүүгө мүмкүн болгон аймактарда топтолушу тиешелүү инфраструктурага болгон муктаждыктарын көбөйт. Бул өз кезегинде калыбына келтириүүчү иш чаалардың концентрациясынын өсүүсүнө же ушул аймактын инфраструктурасын курууга жана ошонун аркасында башка жайыттарга көңүл буруунун қыскаруу коркунучун жогорулатат.

Чыр-чатаактын бул тибинин максималдуу курчтукка жетүүгө мүмкүнчүлүгү аз, бирок мындаі мүмкүнчүлүк өзгөчө жамааттарда жайытты пайдалануу боюнча та-

лаш-тартыш болгондо сакталып турат. Чыр-чатактын эскалациясы салыштырмалуу төмөн, бирок ал өзүнүн артынан жамааттын, мал өстүргөн жана коштоочу ишмердикти жүзөгө ашырган үй-чарбаларынын, Жайыт комитеттери менен Айыл өкмөттөрүнүн ортосунда ый-кы-тийкыларга алыш келиши ыктымал.

Жайыттардын аймагында жергиликтүү же чөт өлкөлүк компаниялардын чийки заттарды, минералдарды, шагылды жана көмүрдү казып алуу, цементти өндүрүү же чалгындоо ишмердигинин негизиндеги чыр-чатактар. Компаниялар менен болгон чыр-чатактар баалуу минералдарды, шагылды, көмүрдү, мунайды, цемент өндүрүү, аңчылык иш чарапары жана жайыттардын аймактарында антенналарды орнотуучу менчик телекоммуникациялык компаниялар менен байланышкан.

Демейде мындай чыр-чатактар бир Айыл аймагында орун алат. Бирок, эгерде компаниялар башка региондордон же ал тургай башка өлкөлөрдөн болсо, алар татаал кырдаалдарга алыш келет, анткени бул ишканалардын ишмердиги боюнча чечим кабыл алуучу адамдар жайыт пайдалануучулар же Жайыт комитети үчүн жеткиликтүү эмес. Мындай чыр-чатактардын себептери болуп негизинен жайыттарды пайдалануу үчүн төлөмдүн же компенсациялардын зарылдыгы (мисалы, тоо-кен казуу иштери учурундагы аларды жок кылуу), бул чөйрөдөгү жөнгө салууну начар билгендик жана мониторингдин жоктугу эсептелинет, анткени бул ишмердиктин түрлөрү курчап турган чөйрөгө таасир берет.

Жайыттарды пайдалануу үчүн төлөмдөр маанилүү маселелерге тиешелүү болот, анткени кээде мындай

компаниялар пайдаланып жаткан аймактарга тиешелүү уруксаттарга ээ болушпайт, ошондой эле алар жерлердин тигил же бул категориялары карамагында болгон ар кандай уюмдар менен келишимдерди көнүлдөнбөй түзүшөт. Алардын карамагында болгон инфраструктура (*мисалы, жолдор жана суу менен камсыз кылуу системалары*) талаш-тартышка түшүп калуусу ыктымал, анткени Жайыт комитеттери жана жайыт пайдалануучулар аларды пландаштырууда (*мисалы, жолдун долбоорун кароо*) жана пайдаланууда (*мисалы, суу менен камсыз кылууда*) катышуубуз керек деп эсептешет. Айрым компаниялар курчап турган жайыттарга түздөн-түз таасир кыла алышат (*мисалы, цементти өндүрүүнүн жиришүндө тоюттун потенциалын төмөндейтүү менен жакынкы жайыттарга тараи турган чаңды өтө көп пайда кылат*). Мындан кошумча эффекттерди алар эсепке алышпайт, ошону менен алар ушул жайыттарды пайдаланышкан малчылардын нааразычылыгын туудурушат. Ошондой эле, Жайыт комитеттери жайыттардын аймактарында антенналарын орнотуп жаткан менчик телекоммуникациялых уюмдарга дагы нааразы экендиги жөнүндө кабарлашат.

Жерди транформациялоо жөнүндөгү маалыматтын жетишсиздиги учурunda татаалданышы ыктымал. Эгерде компания иш жүргүзүп жаткан жердин категориясы башкага өзгөртүлсө, анда ал Жайыт комитетинин компетенциясынан чыгат. Ири компаниялар жана айрыкча чет элдик компаниялар демейде жумушчу аянттарын бөлүп алуу учун жерди трансформациялоо процедурасын жүргүзүшөт. Ошентсе дагы, алар пайдаланып жаткан жердин бир бөлүгү, мисалы, материал-

дарды сактоо үчүн, жайыттын категориясында кала бериши мүмкүн. Бул жагдай баяндалган процедураны Айыл өкмөтү жана Жайыт комитети менен келишимди түзүүгө жетишүүгө аракет кылган компаниялар үчүн татаалданат. Бирок бул ошондой эле келишимди түзүү учурунда компания пайдалана турган аймакты же анын активдүүлүгүнүн кесепеттерин аныктоосу керек болгон Жайыт комитети үчүн көйгөйдү түзөт.

Экологиялык таасир берүү жана аймакты калыбына келтирүүнүн планы малчыларды жана Жайыт комитетин бил жерлерди кийин мал жаюу максатында пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кепилдөө үчүн даттанууларды берүүгө түртөт. Малчылар жана Жайыт комитеттери компенсация төлөөнүн жана жерлерди пайдалануунун укуктук алкактары жөнүндө жетишерлик маалыматтарга ээ эмес, бул компаниялардан экологиялык таасирдин мониторинги жоктугу менен бирге жайыт пайдалануучулар менен компаниялардын ортосундагы тирешүүнү күчтөт. Ири алтын казуучу компаниялардын жергиликтүү калк менен, анын ичинде жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрү менен чыр-чатактары пайда болот. Жергиликтүү жашоочулар экологиялык таасири жөнүндөгү маалымдуулукту кеңейтүүнү жана курчап турган чөйрөнү коргоонун мындан дагы катаал стандарттарын сактоону, ишке алуу жана жергиликтүү деңгээлдеги компенсациялык төлөмдөрдү жогорулатууну талап кылышат. Ошондой эле алар, жолдордун жана көпүрөлөрдүн жайгашуусун аныктоодо жана долбоорлоодо жамаат үчүн бул инфраструктуралык объекттердин өтө маанилүүлүгүн эске алуу менен жергиликтүү жашоочуларды катыштырууну кеңейтүүнү суранышат.

Аңчылык туризми чет өлкөлүктөрдү абройлуу олжоатып алуу мүмкүнчүлүгү менен кызықтырат. Аңчылык Жайыт комитетинин карамагында турган аймактарда жүргүзүлөт, бирок төлөмдөр механизми азыркыга чейин ар бир атып алынган айбанга лицензиянын наркынын 20% ала турган Айыл өкмөтүндө каралат. Азыркы мезгилде бул боюнча эч кандай чыр-чатактар пайда болгон жок, анткени Жайыт комитетинде ушундай мүнөздүү жайыт пайдалануучулар менен кандай кылуу керектиги жөнүндө маалымат өтө аз. Мындан тышкary, аңчылык бийик тоолордо күзүндө, малчылар малын жайлодон айылдарга алып түшкөн мезгилде башталат. Мындай ишмердиктиң башка аспектиси болуп жапайы фаунанын өкүлдөрү учун тынч зоналарды камсыз кылуу болуп эсептелинет. Азыркы учурда алардын чек аралары так аныкталган эмес жана аңчылыкты уюшуруу боюнча компаниялардын Жайыт комитети менен келишимдерди түзүүгө аракет кылуу ыктымалдыгы бар. Бул процесс кызықдар тараптарды так аныктоого жана аларга контракттын шарттарын талкуулоого мүмкүндүк берет.

Жайыттар боюнча трансчекарабалык чыр-чатактар. Мындай типтеги чыр-чатактар жайыт пайдалануучулар жана Жайыт комитети менен башка өлкөлөрдүн жайыт пайдалануучуларынын ортосунда пайда болот. Жашыруун түрдө бул чыр-чатактар дайыма болуп турат, бирок курч фазасына сейрек өтөт.

Негизинен чыр-чатактар Тажикстан менен чек арада мал айдап өтүүчү жерлерде орун алган. Өзбекстан менен чек арада чыр-чатактар дээрлик жок, анткени 2010-жылдан чек ара жабык. Ошентсе дагы, анклавдардын жанындағы кырдаалдар абдан чыналган. Талас

облусунда казактардын малын жайгандыгы үчүн чакан масштабдагы чыр-чатактар бар.

Айылды өнүктүрүү фонду (RDF) ишке ашырган «Баткен облусунун Айыл аймактарынын чек араларында коңшу мамлекеттердин жарандары үчүн убактылуу мал жаюуга мүмкүнчүлүктөрдү берүү жолу менен чыр-чатактардын потенциалын кыскартуу» долбоорунун алкактарында чыр-чатақка алып баруучу төмөндөгү негизги көйгөйлөрдү аныктаган:

- ❖ Жалпы жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн талаш-тартыштар;
- ❖ Талаш-тартыштуу аймактардын болушу, жерлерди басып алуу жана физикалык чек аралардын жоктугу менен көрсөтүлгөн аймактык жана жер чыр-чатактары;
- ❖ Көйгөйү трансчекаралык жолдор жана чек арачылардын ишмердиги менен байланышкан чек араларды адамдар, товарлар жана кызматтардын етүүсү;
- ❖ Өкмөттөрдүн жана аткаминерлердин аракеттери;
- ❖ Социалдык-маданий жана этника аралык чыңалуу, диний маселелер;
- ❖ Кабардар болуунун төмөндүгү.

Чыр-чатақ Кыргыз Республикасында дагы, коңшу өлкөлөрдүн чек арага жакын зоналарындагы малдын көбөйүшү, демек, жайыттардын өсүп жаткан тексизденүүсү менен терендейт. Көйгөй адамдардын жакынкы жайыттарды пайдаланып, алыссы жайыттарга финанссылык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу жана ал жактагы инфраструктуралын жоктугунан баргысы келбegenдиктен чыгып жатат.

Бул чыр-чатактака каршылашкан жактардын мыйзамдын алкактарында жөнгө салууну кыйындаткан

мамилелери өтө татаал. Мисалы, Баткен облусунда эки тараптын тең чек арага жакын айылдарынын ортосунда күчтүү өз ара көз карандылык байкалат. Кыргыз тарап жайыттарга ээлик кылат, ал эми ошол эле учурда тажик тарап әгерде алардын малы үчүн чек ара жабылып калса, сууга жана азық түлүүкө жолду жаап коё алат, чек арага жакын кыргыз айылдарына Тажикстандан азық-түлүктүү сатып алуу бир кыйла арзан жана тез болгондуктан, алар таасир берүүнүн ушул рычагына көз каранды болушат. Ошондой эле анклавдар менен аларды курчап турган аймактардын ортосундагы көз карандылык дагыabdan күчтүү. Албетте, айыл калкынын турмушунун деңгээли өтө төмөн, ал эми чет өлкөлүк малды жайдыруу кошумча киреше алып келет. Ушуга байланыштуу тажиктердин малын жайган жайыт пайдалануучулар менен чет өлкөлүк мал жайбагандардын ортосунда күчөп кетүүгө потенциалдуу көмүскө чыр-чатақ бар. Бул жерде үчүнчү жак – чет өлкөлүк малды жаюуну көзөмөлгө алгысы келген Жайыт комитети. Ошондой эле айрым жайыт пайдалануучулар чет элдик жарандардын малын өз малы катары көрсөткөндүгүн белгилей кетүү керек, бул чет элдик малдын жайылыши боюнча далилдерди таба албаган Жайыт комитетинин ишин татаалданат.

Чыр-чатақты чакыруучу башкы себеп болуп, жайыттардын жоктугу же коңшу мамлекеттердин чек арага жакын зоналарындагы алардын чектелүү аяны, бул чет өлкөлүк жарандарды малын Кыргыз Республикасынын аймагында жаюуга мажбур кылат. Буга кыргыз аймагында чет өлкөлүк малды жаюунун тарыхый салты көмөкчү болуп, бул практиканы көндүм иш катары көрсөтүп калган. Союз таркагандан кийин, Жайыт ко-

митети пайда болуп, чет өлкөлүк малды жаюу мыйзамсыз болуп калды. Бирок, коңшу мамлекеттер, өзгөчө айыл жерлеринде, Кыргыз Республикасы сыйктуу эле киреше алуунун жападан жалгыз мүмкүнчүлүгү болбосо дагы, олуттуу көз каандылыкта, ошондуктан өз жайытында гана мал жаюу максатында малдын башын кыскартууга кызықдар эмес.

Советтер Союзунун дагы бир мурасы болуп, ал кулагандан кийин инфраструктуралык объекттерден пайда болгон көз каандылык. Кыргыз Республикасы чек араны жабууга аракет кылган учурда, каршилаш тарап башка ресурстарга болгон жолду жабат.

Бир эле учурда, чет өлкөлүк малды кээде жетишшээрлик көп санда жаюу жакын жерлердеги инфраструктуралык объектилери бар жайыттардын абалынынabdan начарлоосуна алыш келет. Чет өлкөлүк малды жайбаган жайыт пайдалануучулардын нааразычылыктары күчөйт, алар мыйзамсыз маселени азырынча жөнгө сала албаган Жайыт комитетине өз нааразычылыктарын билдиришет. Кыргыз чек арасын кесип өткөн малдын зарыл болгон эмдөөлөрдөн өткөндүгү жөнүндөгү маалымдамасы жок, бул илдеттер катталган учурда кырдаалды татаалдантып, курчутуп жиберет.

Чет өлкөлүк малчылардын Токой чарбаларынын жайыт жерлерин мыйзамдуу ижарага алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн башаламандык келип чыгат. Бул Токой чарбасынын жайыттарын пайдалануу учун жергиликтүү жана чет элдик жайыт пайдалануучуларынын ортосундагы жогорку атаандаштыкка алыш келип, чыр-чатакка себеп болушу мүмкүн. Ошентсе дагы, мал айдоо жолдору чет өлкөлүк малчылар малын жаюуга укугу болбогон Жайыт комитетинин жайыттары аркылуу өтөт.

Айылды өнүктүрүү фонду (RDF) тарабынан аныкташылган чыр-чатақтарды жумшартуунун чараларынын бири, бул мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде коңшу мамлекеттердин жарандарынын жайыттарды убактылуу пайдалануу мүмкүнчүлүгү. 2009-жылы Айылды өнүктүрүү фондунун (RDF) демилгеси менен улуттук деңгээлде Кыргыз Республикасынын өкмөтү өлкөнүн аймагында чет өлкөлүк мал жаюуну мамлекеттер ортосундагы макулдашуулар аркылуу жазып-каттоо аракетин жасаган. Кыргыз Республикасы жайллоо мезгилинде малдын бир шарттуу башын жайгандык учүн З АКШ долларын төлөө шарты менен жайыттарды берүүнү сунуш кылган. Бирок, Тажикстандын өкмөтү салымды төлөөнүн шарттары менен макул болгон жок.

Тегерек столдорду өткөргөндөн кийин РДФ бул маалымат селе боюнча мамлекеттер арасында макулдашууга кол койгонго чейин пайдаланууга боло турган чечимди иштеп чыкты. Бул чечим «Кыргыз Республикасынын айрым чек арага жакын аймактарына өзгөчө статусту берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндөгү» 26.07.2011-ж. №145 Мыңзамына жана анын тиркемесиндеги жобого негизделген болчу. Ушул резолюцияга ылайык, өз алдынча башкаруунун жергиликтүү органдары коңшу мамлекеттердин жарандарына жайыттарды убактылуу пайдаланууга бере алышат, бул жайыттарды пайдалануудан келип чыккан трансчекаралык көйгөйлөрдү кыскартууга багытталған.

РДФ «Жайыттар жөнүндөгү» Мыңзамдын ченемдерине ылайык бааларды белгилөө менен өзгөчө статустагы жерлердеги жайыттарды убактылуу пайдалануу жолу менен ЖӨАБ ды күчтөндүрүү маселеси каралған «Кыргыз Республикасынын Жер Кодексине толук-

тоолорду киргизүү жөнүндөгү». мыйзам долбоору да-ярдаган. Ошентип, жайыттарга белгилене турган баа сыйымдуулукка көз каранды, ал эми бюджет болсо жаңы структураны калыбына келтириүүгө жана курууга багытталат. Кызықдар тараптарды бириктириүү диалогду курууга мүмкүнчүлүк берет, ал эми жайыттарды бирдиктүү башкаруу айкындыгын жогорулатат. Бул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн трансчекаралык чыр-чатактарын улуттук деңгээлге көтөрүүгө жана жайыт ресурстарын жалпы пайдалануу боюнча мамлекет аралык макулдашуунун ратификациялык процессин тездетүүгө багытталган.

Чыр-чатактардын негизги себеби болуп, жайыт пайдалануучуларда, Жайыт комитеттеринде, АӨ, компанииларда, облустук жана райондук мамлекеттик администрацияларда «Жайыттар жөнүндөгү» Мыйзам тууралуу маалыматтардын аздыгы эсептелинет. Эгерде механизмдер жана чечимдер мурдатан эле бар болсо, анда алар кабардар болууну жогорулатуу боюнча, потенциалды көтөрүү боюнча кецири кампанияны жана кызықдар тараптар менен кошо Жайыт комитеттеринин жайыт пайдалануучуларына системалык тренингдерин өткөрүү жолу менен, жеткиликтүү деңгээлге жеткирилиши керек эле. Кабардар болууну жогорулатуу боюнча тренингдер чыр-чатактардын ар кандай түрлөрүн болтурбоо жана таасир берүү учун негиз болуп эсептелет.

КОРУТУНДУ

Корутунду ордуна «Өнүктүрүү саясат институту» тарабынан жарық көргөн, мыйзамдар боюнча адис Б.И.Орозбаев, муниципалдык финанс жана бюджеттер аралық мамиле боюнча адис А.А.Чекиров, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын мурдагы жетекчиси, айыл өкмөтүнүн башчысы катары 12 жылдык иш тажрыйбасы бар С.А.Эсенбеков тарабынан даярдалган «Мен – жергиліктүү кеңештин депутаттымын» аттуу суроо-жооптор жыйнагынын Жайыттар жөнүндө бөлүмүнөн алынган материалдарды келтирибиз:

Кандай жерлер жайыттарга кирет, алар эмнеге арналган?

Жайыт – бул чөп баскан, чабынды тоют түрүндө, мал жайып оттотулууучу, жана аңчылык, аарычылык, дары чөптөрдү, мөмөлөрдү жана жемиштерди жыйноо, чөп жана отун даярдоо, туризм жана жарандардын эс алуусу сыйктуу максаттарда пайдаланылуучу айыл чарба жерлеринин бир түрү («Жайыттар жөнциндө» Мыйзамдын 2-беренеси).

Айылдарга жакын жайланаышкан жайыттар, интенсивдүү пайдалануу чөлкөмдөрүндөгү жайыттар, ошондой эле алыссы жайыттар мамлекеттик менчикте турат жана жеке менчикке же ижарага берилиши мүмкүн эмес (Жер кодекси 4-берене).

Маданий жайыттар, чөп чабыктар жана түп тамырынан жакшыртылган жайыттар өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине кирет, аларга гидротехникалык курулуштардан башка имараттарды менен курулуштарды курууга жол берилбейт (Жер кодекси 74-берене).

Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерин (айдоо аянтерын, көп жылдык чөптөрдү, кысыр аңыздарды, маданий жайыттарды, чөп чабыктарды жана түп тамырынан жакшыртылган жайыттарды) башка азыраак баалуу жерлердин же жерлердин башка категориясына которуюу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өзгөчө компетенциясына кирет.

Ошондой эле малдын менчик ээлери чоң жол менен малдарын айдап өтүүдө, жер тилкелеринин менчик ээлериине жана жерди пайдалануучуларга зыян келтирсө, алардын алдында жоопкерчиликтүүлүгүн эсте тутуусу керек (*Жер кодекси 75-берене*).

Айылдык аймакта жайыттардын талаштарыш тилкелер бар. Мындай маселени кантип чечүү керек?

«Жайыттар жөнүндө» Мыйзамга ылайык жайыттардын чектери учурдагы айылдык аймактардын чектерин эске алуу менен, мурдагы советтик жана колективдик чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүүнүн негизинде белгилениши керек (*«Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын З-беренеси*).

Эгерде чек араларды белгилөө процессинде талаштарыш жараган учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү жайыт тилкелеринин чек аралары төмөнкүдөй белгиленет:

- мамлекеттик акты боюнча колхоздорго жана совхоздорго берилген жерлердин чек араларында;
- чарбакер субъекттердин чек араларын белгилөө боюнча материалдарга ылайык, узак мөөнөттүү пайдалануу негизинде колхоздор жана совхоздор пайдаланып келишкен мамлекеттик жер запасынын курамына кирген жерлердин чек араларында.

Жайыттардың чек аралары жергиликтүү мамлекеттик администрация түзгөн жергиликтүү комиссия тарабынан белгиленет. Комиссияның курамына айылдык аймакка чектеш ар бир айыл өкмөтүнүн башчылары, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аймагына чектеш жайыт пайдалануучулардың өкүлдөрү, областтын мамлекеттик администрациясының жана кыймылсыз мүлкө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жер курулушу боюнча адистери кирет.

Өкмөт тарабынан ошондой эле жергиликтүү комиссия, же болбосо областтык жумушчу топторунун комиссиялары чечпеген талаш-тартыштарды чечүүгө ыйгарым укуктуу Жайыттардың чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүшү мүмкүн, ал жайыттардың чек араларына карата Өкмөткө акыркы сунуштамаларды даярдоону камсыз кылат. Мамлекеттик комиссия ар бир областта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарының ортосундагы жайыттардың чек араларына тийиштүү талаш-тартыштарды жөндөөгө, жергиликтүү комиссиялар тарабынан аныкталган жайыттардың чек араларын Мамлекеттик комиссияга көрсөтүүгө жана бекитүүгө ыйгарым укуктуу жумушчу топторду түзүүгө укуктуу.

Жайыттардың чек араларын бекитүү жайыттардың чек араларын белгилөө боюнча Мамлекеттик комиссияның сунуштамаларының негизинде Өкмөт тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жайыттардың чек араларында талаш-тартыштуу тилкелер болгон учурда, мындан маселени туура чечүү үчүн айыл өкмөтү жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан түзүлгөн жергиликтүү комиссияга, ал эми ушул маселе жергиликтүү комиссия тарабынан

чечилбеген учурда областтык жумушчу топко же болбосо жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча Мамлекеттик комиссияга кайрылуусу зарыл.

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча жергиликтүү (райондук) комиссиялар айылдык аймактын жайыттарынын чек араларын аныктоого байланышкан талаш-тартыштарды кароого ыйгарым укуктуу экенин эсте сактоо керек.

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча маселelerди чечүү үчүн түзүлгөн областтык жумушчу топ жергиликтүү (райондук) комиссиялар чечпеген жайыттардын чек араларына тишиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы талаш-тартыштарды кароого ыйгарым укуктуу.

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча Мамлекеттик комиссиянын компетенциясына жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн жергиликтүү комиссиялар, же болбосо областтык жумушчу топтор чечпеген талаш-тартыштарды чечүү кирет.

Жайыттарды башкаруу маселелери боюнча депутаттардын кандай ыйгарым укуктары бар?

Тескөө укугунан тышкары, жайыттарды башкаруу үчүн жоопкерчилик жана көзөмөлдөө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жайыт жерлерин сатууга, категориясын өзгөртүүгө, менчикке берүүгө укуксуз.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жайыт пайдалануучулар жайыт жерлерин малды откөрүп жаюу жана «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамда каралган башка максаттарда, мисалы аңчылык, аарычылык, дары чөптөрдү, мөмөлөрдү жана жемиштерди жыйиноо,

чөп жана отун даярдоо, туризм жана жарандардың әс алуусу үчүн пайдалана алышат.

«Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдың ченемдерин иш жүзүндө пайдалануунун маанилүү өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды жайыт пайдалануучулардын бирикмесине өткөрүп берүүгө укуктуу. Ошону менен бирге, жайыттарды башкаруу боюнча негизги ыйгарым укуктар, алып айтканда, жайыт билеттерин берүү.

– бил Жайыт комитетинин – жайыттарды пайдалануучулар бирикмесинин аткаруучу органынын гана өзгөчө ыйгарым укугу. Ошондуктан айылдық аймактын аймагында жайыт пайдалануучулардын бирикмелери милдеттүү түрдө түзүлүүсү керек.

Жергиликтүү кеңеш ар жыл сайын төмөнкүлөрдү бекитет:

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планын, алардын аткарылышы жөнүндө отчетторду;
- ар бир жайыттык тутум үчүн жана жайыттарды пайдалануунун ар бир түрү үчүн жайыт жерлерин пайдалануу укугу үчүн төлөмдөрдүн көлөмүн кошо алганды, жайыттарды пайдалануу планын.

Жайыт комитетинин курамына жайыт пайдалануучулардын бирикмесинин Уставында аныкталған сандагы жергиликтүү кеңештин депутаттары милдеттүү түрдө кириүүлөрү керек экенин белгилей кетүү маанилүү.

Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды пайдалануу боюнча ишине, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик органдардың жана жерги-

ликтүү мамлекеттик администрациялардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 4-беренеси).

Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана Жайыт комитеттеринин курамына ким кирет?

Жергиликтүү калк, мал ээлеринин жана жайыты башка максаттарда (аңчылык, аарыччылык, дары чөптөрдү, мөмөлөрдү жана жемиштерди жыйноо, чөп жана отун даярдоо, туризм жана жарандарды» эс алуусу учун) пайдалануучу адамдардын жайыттарды пайдалануу жана жакшыртуу учун кызыкчылыктарын жактоочу жайыт пайдалануучулар бирикмесин түзөт.

Жайыт пайдалануучулар бирикмеси аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары түзүлүшү мүмкүн жана юстиция органдарында юридикалык жак катары милдеттүү каттоодон өтүүгө жатат.

Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин мүчөлөрү бирикмeden «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын жоболорунун аткарылышын жана ошондой эле аларга бирикменин иши жөнүндө кандай болбосун маалыматты берүүнү талап кылууга укуктуу.

Жайыт пайдалануучулар бирикменин алдында жайыттарды пайдалануу пландарынын аткарылышы учун жооп берет («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 5-беренеси).

Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруу органы болуп саналат, ал жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрүнөн, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, айыл өkmөт башчысынан турат.

Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин учурдагы иштерине жетекчиликти жүзөгө ашырат. Жайыт комитетинин мүчөлөрү бирикменин

жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулардың өкүлдөрүнүн ичинен 3 жылга шайланат. Мында Жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн саны так эмес болушу керек.

Жайыт комитетинин ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планын иштеп чыгуу;
- жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планын иштеп чыгуу;
- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планынын жана жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планынын жоболорун ишке ашыруу;
- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү;
- жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планына ылайык жайыт билеттерин берүү, ошондой эле жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жөнүндө келишмдерди түзүү;
- жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө жана жыйноо, аларды жергиликтүү кеңеште милдеттүү бекитүү;
- өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында жайыттарды пайдаланууга тишиштүү талаш-тартыштарды чечүү;
- жайыттарды жана башка ресурстарды пайдалануу үчүн акы төлөөдөн түшкөн, жайыт инфратүзүмүнө инвестиция катары жөнөтүлгөн, аларды күтүүгө, башкарууга жана жакшыртууга жиберилген кирешелерди башкаруу;
- бирикменин жалпы чогулушунун компетенциясына гана таандык маселелерди кошпогондо, бирикменин учурдагы ишин жетектөөнүн башка маселелери.

Жайыттарды пайдалануу боюнча стандарты иштеп чыгууда жана ишке ашырууда Жайыт комитети квалификациялуу адистерди, ошондой эле тийиштүү мекемелерди жана уюмдарды тартууга укуктуу.

Жайыт комитети өз ишинин бардык маселелери боюнча жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушуна отчет берет. Бирикмеге кирген жайыт пайдалануучулардын чейрeginин талаптары боюнча, Жайыт комитетинин компетенциясына тийиштүү болгон кандай маселе болбосун жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунун кароосуна киргизилиши мүмкүн («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын б-беренеси).

Жайыттарды пайдалангандыгы учун акыны ким белгилейт?

Жайыт комитети жайыт пайдалануучуларга алар жайыт жерлерин пайдалангандыгы учун тийиштүү акынын төлөгөндөн кийин жайыт билеттерин берет.

Жайыттарды пайдалангандыгы учун акынын көлөмү жайыт аянынын бирдигине оптимальдуу жүктүү, алардын инфратүзүмдөрүнүн абалын, ошондой эле алардын азыктуулугун, алыстыгын жана башка факторлорду эске алуу менен жыл сайын белгilenет, жайыттарды пайдалануу боюнча ар жылдык планга киргизилет жана жергиликтүү кенеш тарабынан бекитилет.

Жайыт жерлерин пайдалануу укугу учун акынын көлөмү ар бир жайыт тутуму жана жайыт пайдалануунун ар бир түрү учун, жыл сайын, жер салыгынын базалык коюмунан төмөн эмес деңгээлде белгilenет.

Мал башы учун акынын көлөмүн аныктоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 токтому менен бекителген «Жайыттарды пайдалангандыгы учун төлөмдү белгилөөнүн тар-

тиби жөнүндө» Типтүү жободо белгиленген бир нече баскычтардан турат, анда ошондой эле мал башына төлөнүүчү ақынын көлөмүн аныктоо боюнча мисалдар каралган.

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин бюджетинин өзгөчөлүгү аны түзүүнүн тартиби болуп саналат. Адегенде жайыттарды пайдалануу боюнча планды жана Жайыт комитетинин операциялык чыгымдарын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон сарптоолордун көлөмү эсептелип чыгат. Керектөөгө жараша мал башы үчүн төлөнүүчү ақынын көлөмү эсептелет. Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы ар жыл сайын Жайыт комитети тарабынан аныкталат, жергиликтүү көнеште бекитилет жана жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планында көрсөтүлөт.

Жайыт пайдалануучулардан салык алуу Кыргыз Республикасынын Салык кодексине («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 9, 10, 11-беренеси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 токтому менен бекителген «Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн төлөмдүй белгилөөнүн тартиби жөнүндө» Типтүү жобо) ылайык жүзөгө ашырылат.

Жайыт жерлерин пайдалануудан түшкөн каражаттар кайда бағытталат?

Жайыт жерлерин пайдалануудан келип түшкөн каражаттар төмөнкүдөй сарпталат:

- Жайыт комитетинин үлүшүн түзгөн, жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдүн бөлүгү аны күтүүгө, жайыттарды жана жайыт инфратүзүмдөрүн жакшыртууга жана өнүктүрүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун үлүшүн түзгөн жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн

төлөмдөрдүн бөлүгү жергиликтүү бюджетке жиберилет.

Төлөмдү жыйноону Жайыт комитети жүзөгө ашырат. Жайыт билети үчүн төлөмдөрдү бөлүп төгүүгө жол берилет, бирок үстүдөгү жылдын 1-октябрьнан кечиктирбестен.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планынын жана жайыттарды пайдаланунун жылдык планынын ортосундагы айырмачылык эмнеде?

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планында жайыттарды туруктуу пайдалануу үчүн бардык негизги маалыматтар, ошондой эле жайыт пайдалануучулар үчүн жайыттарды пайдалануу жана малды откоруп жаюу маалыматтары камтылган. Жалпы жетекчилик мүнөздө жана стратегиялык планда болот.

Жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планында жайыт пайдалануучуларга жана алардын малына тийиштүү бир кыйла конкреттүү маалыматтар, ошондой эле үстүдөгү жылга уюштуруучулук иш чаралары камтылат. Оперативдүү жылдык план мүнөзүндө болот.

Жамааттын жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планы Жайыт комитети тарабынан түзүлөт, документ жамааттын планын иштеп чыгуу жана бекитүү убагында ошол органдардан келип түшкөн маалыматтарга ылайык, айлана чөйрөнү коргоо жаатыннадагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын планын эсепке алууга милдеттүү.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы төмөнкү компоненттерден турат:

- жайыттардын чек аралары белгиленген карталар,
- пайдалануудан чыгарылған аянттар,
- кайтаруудагы аймактар,
- мал айдоочу тилкелер,
- жайыт инфратүзүмүнүн башка маанилүү объекттери,

- жайыттардын абалы, бардық жайыт участокторуунун сапаты,
- оптималдуу жүк,
- жайыт инфратүзүм объекттерин өнүктүрүү жана кайра куруу боюнча план,

• жайыттарды башкаруу жана пайдалануу, аларды жакшыртуу жана беш жылдык мөөнөткө чейин реабилитациялоо боюнча орто мөөнөттүү план,

• жайыттарды башкаруунун жана пайдалануунун жылда жаңылануучу планы,

• жайыттарды башка максаттарда башкаруу жана пайдалануу планы («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 7-беренеси).

Жамааттын жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планынан тышкары Жайыт комитети жыл сайын жайыттарды пайдалануу планын иштеп чыгат, ал жамааттын жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планына тиркелет жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- пландаштырылған жылга жайыт билеттери бар жайыт пайдалануучулардын тизмесин;
- пландаштырылған жылга жайыт билети берилген малдын тизмеси жана алардын ээлеринин-малчыларынын тизмесин;

- жаныбарлардын ыландуу, ыландуу эмстигине (эмдөө, дары сууга чөмүлтүү ж.б.) карата чарапардын тизмегин, аларды жайыт пайдалануунун шарттары катары жайыт пайдалануучулар сактоого тийиш;
- мал жаюунун мезгилдүү маршруттарын, жайыт жүгүртүүнү, малдын кыймылын, мал айдап өтмө жолдорду жана пайдаланылуучу кашааларды белгилөөчү картаны жана календардык графики;
- ишмердиктин аларга уруксат берилген түрлөрүн, ошондой эле аларга аталган иш-чараларды жүргүзүүгө уруксат берилген жерлерди көрсөтүү менен жайытка чыгаруу максатынан тышкары пайдаланылуучу адамдардын тизмесин;
- жайыт пайдалануунун бардык түрлөрү боюнча акы төлөө графигин.

Жамааттын жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планы жана жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планы аны Жайыт комитети даярдагандан кийин жергиликтүү көнөш тарабынан бекитилүүгө жатат жана бардык жайыт пайдалануучулар үчүн аткарууга милдеттүү («Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 8-беренеси).

Жайыттарды пайдалануу укугун Мамкаттоодо каттоонун зарылдыгы барбы?

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жайыттарды пайдалануу укугу аларга берилген башкаруу жана пайдалануу чектеринде милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан айылдык аймактын чек араларында өздөрүнө башкарууга берилген жайыттарды пайдалануу укугун мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырууда мамлекеттик

каттоо органы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзбестөн, б.а. кошумча иликтөөлөрсүз, алынган маалыматтарга ылайык чек араларды белгилеп каттоону жүзөгө ашырат.

Жайыт билеттеринин негизинде жайыттарды үч жылдан ашык пайдалануу укугу Мамкаттоодон (*кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук башкармалыкта*) милдеттүү түрдө өткөрүлүүгө тийиши.

Жайыт билеттеринин негизинде жайыттарды үч жылга жетпеген мөөнөткө пайдалануу укугу билет кармоочунун каалоосу боюнча катталышы мүмкүн (*«Жайыттар жөнциндө» Мыңзамдын 16-беренеси*).

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР ЖАНА БУЛАКТАР

1. Абдырахманов Нурак. Улуу баян. Кыргыз жана Арий-Тураний калктырынын тарыхынан маалымат наама. – Б.: «Бийиктик», 2007. – 600 б.
2. Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер /Которгон С.Мамбеталиев, Д.Сулайманкулов, С.Макенов. – Б.: «Кыргызстан – Сорос» фонду, 1999. – 896 б.
3. Абыкеев Ч. Кыргыз элинин жаратылышты коргоодогу улуттук өзгөчөлүгү, 2009.
4. Абыкеев Ч. Токсондун түшүшү, чилденин чыгышы // Жазуучунун чөнтөк дептери / Жыйнак китеби. Мурас, 2005.
5. Айльдашев Н.Д., Алмашев Ч.Д., Ачимова А.А. и др. Природа и культура без границ. – Горно-Алтайск, 2015. – 142 с.
6. Айтматов М.Б., Абдрасолов Ы.А., Асанов Т.И. и др. Кыргыз элинин уюткулуу сырлары: жылкы. – Б.: 2013. – 112 б.
7. Айтматов М.Б., Абдурасолов Ы.А., Алымбеков К.А....Түлөбаев А.З. ж.б. Кыргыз элинин салттуу билимдеринин негиздери (Дисциплина аралык окуу курсунун типтүү программы). – Б.: 2013. – 52 б.
8. Айтматов М.Б., Ботоканова Г.Т., Алымбеков К.А....Түлөбаев А.З. и др. Кыргыз элинин салттуу билимдеринин негиздери (октууучулар үчүн колдонмо). – Б.: 2014. – 620 б.
9. Айыл чарба инвестициялары жана кызматтары Долбоору // <http://www.aris.kg>.

10. Акматалиев А.С. – Беш түлүк күтүү салтыбыз. Бишкек – 2002.
11. Алдашев А.А. Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-қыргызча сөздүгү. – Б.: «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1998. – 296 б.
12. Алдашев А.А. Мал чарбасынын жана ветеринария терминдеринин орусча-қыргызча сөздүгү. – Ф.: Кыргызстан, 1989. – 336 б.
13. Алдашев А.А. Этапы развития ветеринарии в Киргизии. – Ф.: Илим, 1989. – 124 с.
14. Асанов Ж.А., Бекирова Д.О. Жайыттарды пайдалануунун натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү // KYRLIBNET сеть библиотек Кыргызстана. 2014.
15. Байбосунов А. Донаучные представления киргизов о природе. – Ф.: Мектеп, 1990. – 184 с.
16. Байбосунов Али Аскар. Донаучные представления кыргызов о природе и обществе. НАН КР. ИФП-ПИ. – Б., 2010.
17. Баканов Т. Народная ветеринария в Киргизии / Сельское хозяйство Киргизии. – 1971. – №12. – С.34-35.
18. Бернштам А.Н. Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы жана археологиясы боюнча тандалма әмгектер /Түз. С.Мамбеталиев. – Б.: 2004, 576 б.
19. Бурятия: концептуальные основы стратегии устойчивого развития / Под ред. Л.В.Потапова, К.Ш. Шагжиева, А.А.Варламова. – М., 2000. – С. 268-286.
20. Жайыт пайдалануу боюнча көрсөтмө / «Кожо-Бакырган» дарыясынын боюндагы жайыттар үчүн конфликттерди башкаруу» долбоору алкагында САМР Алатоо коомдук фонду тарабынан иштелип чыккан.
21. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун

берүүнүн тартиби жөнүндө Типтүү Жобо / Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябриндагы №515 токтому.

22. Жунушов А.Т. Ветеринария иштерин уюштуруу жана анын экономикасы. – Бишкек, 1998. – 267 б.
23. Исаков К.И. Пастбища и сенокосы Киргизской ССР. – Ф., Кыргызстан, 1975. – 348 с.
24. Кадыров Ы. Төрт түлүк. – Б., 2000. – 54 б.
25. Калыбеков А. Чыгыш күнжылсанагы, 2012.
26. Карасаев Х. Накыл сөздөр. – Ф., 1982. – 368 б.
27. Киргизские пословицы, поговорки и изречения / Сост. и пер. С.Шамбаев. – Ф.: Мектеп, 1979. – 340 с.
28. Кожожаш.- Ф., 1974. – С.72.
29. Көчмөн жайыттары («Мал багуучуларга жардам катары салттуу билимдердин» сериясы) / Түз. Шапаков К., РДФ. – Б., Mara, 2011, 42-б.
30. Кыргыз жылкысы өткөн мезгилде жана азыркы күндө. – Б.: «Кыргыз аты», 2011.
31. Кыргыз Республикасында жайыт ресурстары үчүн чыр-чатактар / Изилдөө боюнча отчет-2013, июнь. Отчет САМР Алатоо КФ тарабынан даярдалган.
32. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябриндагы № 515 токтому.
33. Кыргыз элиндеги жылкы баласын тушоо, ноктолоо, байлоо, түйүндөө боюнча салттуу билимдер (кыска метраждуу видео-окуу куралы). – Б.: Биомаданий ар түрдүүлүк борбору, 2012.
34. Кыргыздар. Он томдук жыйнак. IV том. / Түз. К. Жусупов, К.Иманалиев. – Б.: «Учкун» - 2004. – 532 б.
35. Кыргыздар. Он томдук жыйнак. V том. / Түз. К. Жусупов, К.Иманалиев. – Б.: «Учкун» – 2004. – 539 б.
36. Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт / Түз. К.Жусупов. – Бишкек, Кыргызстан. – 1991. – 624 б.


37. Лус Я.Я., Зуитин А.И., Войтәцкий Б.П. и др. Домашние животные Киргизии. Часть I. Крупный рогатый скот и як. – Ленинград, Издательство Академии наук, 1930. – 235 с.
38. Лус Я.Я., Зуитин А.И., Войтәцкий Б.П. и др. Домашние животные Киргизии. Часть II. Лошадь, овца и коза. – Ленинград, Издательство Академии наук, 1930. – 327 с.
39. Мал чарбачылыкты жана рынокту өнүктүрүүдөгү инновациялык мамилелер // Жаңылыктар жарчысы / КР Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү. – Б.: №3 – 2015.
40. Малчылар үчүн колдонмо. Б.: Борбордук Азия университети, 2011. – 136 б.
41. Маметтурган уулу Шайбек. «Тил жана котормо» журналынын редакциясы, ШУАР, Кытай, 2014.
42. Мен – жергиліктүү кеңештин депутатымын. Кыргыз Республикасынын жергиліктүү кеңештеринин депутаттарынын 150 суроосуна жөнөкөй жооптордун жыйнагы / Орозбаев Б.И., Чекиров А.А., Эсенбеков С.А. Н.Н. Добрецовынын редакциясы астында. Б.: Өнүктүрүү саясат институту, 2013-ж.- 100 бет.
43. Назаркулов А.Н., Мукашев З.М. Айкол тобундагы кой. – Б.: 2003. – 216 б.
44. ОРСП жайыттар боюнча жаш адистерди «Электрондук жайыт» программасын пайдаланууга үйрөтүүдө // Жаңылыктар жарчысы / КР Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү. – Б.: №3 – 2015.
45. Раменский Л.Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. – Л.: Наука, 1971. – 334 с.

46. Саяпкерлердин кеңештери («Мал багуучуларга жардам катары салттуу билимдердин» сериясы) / Түз. Шапаков К., РДФ. – Б., 2011, 45-б.
47. Солтоноев Б. (Кызыл) Кыргыз тарыхы: Тарыхый очерктер. – Бишкек, 1993. – 1-китеп (2008 б), 2-китең (224 б).
48. Солтоноев Б.. Кыргызда жыл эсеби // Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт /Түз. К.Жусупов. – Бишкек, Кыргызстан. – 1991. – 585-612-бб.
49. Сыдыкбеков Түгөлбай. Жалбырак жана тамырлар жөнүндө / Мезгил сабактары. 1968.
50. Төө – көчтүн көркү («Мал багуучуларга жардам катары салттуу билимдердин» сериясы) / Түз. Шапаков К., РДФ. – Б., 2011, 28-б.
51. Тулобаев А.З. Становление и развитие ветеринарного образования в Кыргызской Республике / Сборник трудов межведомственной практическо-научной конференции. – Кара-Балта: 2001. – С. 23-31.
52. Тулобаев А.З., Кангалдиева Г. Характеристика весенних передвижений яков на высокогорных пастбищах // Вестник КАУ. – Бишкек. – 2009. – №5(16). – С.294-297.
53. Тулобаев А.З., Мадумаров А.К., Кангалдиева Г.Т., Шахматов У.К. Пастбищный фонд – путь к устойчивому управлению пастбищами // Генетические основы и технология повышения конкурентоспособности продукции животноводства: Сб. мат. Межд. н.-практ. конф. – Алматы, 2008. – С.205-210.
54. Тулобаев А.З., Ниязбекова З.Н. Пасторальное яководство Кыргызской Республики // Сб. мат. II ветеринарного конгресса Vetistanbul-2015: Санкт-Петербург, 2015. С.435, 436.

55. Тулобаев А.З., Ниязбекова З.Н. Традиционная схема выпаса скота – путь устойчивого развития пастбищного животноводства // Вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. – Бишкек, 2014 (2015). – Спецвыпуск. – С.165-166.
56. Тулобаев А.З., Салыков Р., Аскарбек Гүлназ, Ниязбекова З.Н. Традиционные знания кыргызского народа по разведению и содержанию скота // Вестник КНАУ. – Бишкек, 2014. – №2 (31). – С.198-204.
57. Түлөбаев А.З. Физиология I: Окуу китеbi. – Б.: 2010. – 208 б.
58. Түлөбаев А.З. Этология (айбандардын жүрүш-туршу тууралуу илим): Окуу китеbi. – Б.: 2013. – 122 б.
59. Түлөбаев А.З., Мамбеталиев А.М. Мал гигиенасынын жана ветеринардык медицинанын негиздери: Фермердин китеңканасы. – Бишкек.: 2004. – 101 б.
60. Түлөбаев А.З., Салыков Р., Аскарбек Гүлназ, Ниязбекова З.Н. Кыргыз элинин ветеринария боюнча салттуу билимдери // Вестник КНАУ. – Бишкек, 2014. – №1 (30). – С.111-116.
61. Чертков В.А., Мукашев З.М., Кыдырмаев А.К., Алчикеев Т.Ж. Айкольская порода яков. – Б.: 2005. – 80 с.
62. Чүй жана Талас облустарында «Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу» жаңы долбоору иштеп баштады // Жаңылыктар жарчысы / КР Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү. – Б.: №3 – 2015.
63. Шералиева А.Ж. Жаратылыш кыргыз элинин салттуу билимдеринде / Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселелери. Бишкек: Кыргызпатент, 2015. – 72 б.

64. Яң Руңли. Байыркы кыргыздардын жазуусу, маданияты жана календары // Кыргыздар. Он томдук жыйнак. IV том / Түз. К.Жусупов, К.Иманалиев. – Б.: «Учкун» – 2004. – 51-57- б.
65. Emilio A. Laca, Susanne Sokolow, Julio R. Galli, Carlos A. Cangiano. Allometry and spatial scales of foraging in mammalian herbivores // Ecology Letters. 2010. V. 13. P. 311-320.
66. Tulobaev A.Z., Salykov R., Gulnaz Askarbek. Traditional Knowledge of the Kyrgyz People in Veterinary Medicine fnd Livestock Breeding // International Vetistanbul Group Congress-2014. Istanbul. 37 с.
67. 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы.
68. <http://www.gov.kg/> Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайты.
69. <http://www.agroprod.kg/> Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин расмий сайты.
70. <http://nature.gov.kg/> Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин расмий сайты.
71. <http://gvfi.gov.kg/> Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу тамак-аш, ветеринария жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын расмий сайты.
72. http://elementy.ru/news/431262?page_design=print
73. <http://www.activestudy.info/vytaptyvanie-travy-zhivotnymi/>

ТИРКЕМЕЛЕР
1-тиркеме



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2009-жылдын 26-январы № 30

Жайыттар жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

**1-берене. Кыргыз Республикасынын жайыттар
жөнүндө мыйзамдары**

Жайыттарды башкаруу, аларды жакшыртуу жана пайдалануу Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, ушул Мыйзам, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

Мамлекеттик токой фондунун жайыттарынан тышканы жайыттарды башкаруу, аларды жакшыртуу жана пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин талаптарына жана ушул Мыйзамга ылайык келиши керек.

**2-берене. Ушул Мыңзамда колдонулуучу
негизги түшүнүктөр**

Жайыт - мал жайып оттотулуучу жана жерди эсепке алуу маалыматтарында чагылдырылган дагы башка максаттарга пайдаланылуучу чөп баскан айыл чарба жерлеринин түрү.

Жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдары - жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкулчүлүктүү, аткаруучу жана башка органдар.

Үйгарым укуктуу мамлекеттик орган - жайыттарды башкаруу жагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик орган.

Жайыттардын чектерин белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен убактылуу түзүлгөн мамлекеттик комиссия.

Жайыт инфраструктурасынын объекттери - курулмалар, көпүрөлөр, жолдор, мал айдан өтүүчү трассалар, мал туруучу жана сугаруучу аянттар, койлорду дары сууга чөмүлтүүчү бактар, жайылуучу мал жана анын мезгилдүү туруусу үчүн арналган кашарлар жана тосулган жерлер, малчылардын тиешелүү курулмалары, жайыттарды күтүү жана аларды иштетүү үчүн зарыл болгон башка кыймылсыз мүлк.

Оптималдуу жүк - малды жайыт чөбүнүн ботаникалык курамына, анын өндүрүмдүүлүгүнө жана экологиялык бүтүндүгүнө зыян тийгизбестен жаюуга мүмкүндүк берилүүчү аянтка бөлүнгөн мал башынын саны.

Жайыт пайдалануучулар - жайыт пайдаланууга укугу бар Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактары.

Жайыт пайдалануучулардың бирикмеси - жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагындагы жайыттарды пайдаланууга карата тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жайыт пайдалануучуларынын таламдарын талашуучу коомдук үюм.

Жайыт комитети - жайыт пайдалануучулардың бирикмесинин аткаруу органы.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы - мамлекеттик менчиктеги жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 5 жылдык мөөнөттүү камтыган план.

Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун карамагындагы жайыттардың уруксат берилген жана макулдашылган пайдалануусун аныктоочу план.

Жайыт белети - жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу укугун бере турган жана жайыт пайдалануучуны жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөсүнүн жайыт пайдалануу статусуна ээ қылуучу документ.

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, дары чөптердүү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы тараган пайдалуу кендерди казып алуу, туризм жана жарандардын эс алуусу кирет, бирок ушуну менен эле чектелбейт.

Мал айдап өтмө жолдор - жайыттар ортосунда малды айдап өтүү же өткөрүү үчүн жайыт комитети тарбынан аныкталган жайыт участоктору. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык*).

*З-берене. Жайытка болгон менчик укугу жана
анын чектерин аныктоо*

1. Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчигинде гана турат.

2. Жайыттардын чектери учурдагы администрациялык-аймактык бирдиктердин чектерин эске алуу менен мурдагы советтик жана коллективдик чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүүнүн негизинде белгилениши көрек.

Ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп берилүүчү жайыт участокторунун чектерин белгилөө процессинде чектери талаш-тартыштарды пайда кылган учурда төмөнкүдөй белгиленет:

- колхоздорго жана совхоздорго мамлекеттик акт боюнча пайдаланууга берилген жерлердин чектеринде;
- чарба жүргүзүүчү субъекттердин чектерин аныктоо боюнча материалдарга ылайык колхоздор жана совхоздор узак убакытка пайдаланган мамлекеттик жер запастарынын курамына кирген жерлердин чектеринде.

Мамлекеттик токой фондусунун курамына 1997-жылдын 15-апрелинде кайтарылган токой фондусунун жерлерине ушул бөлүктүн төртүнчү абзацынын жоболору жайылтылбайт.

3. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамына ылайык күчүн жоготтуу*).

4. Жайыттардын чектерин белгилөө жергиликтүү мамлекеттик администрация түзгөн жергиликтүү комиссия тарабынан жүргүзүлүшү керек. Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чек-

теш ар бир аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органдарынын башчылары, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чектеш аймактарынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин өкүлдөрү, областык мамлекеттик администрациянын жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жер жайгаштыруу боюнча адистери кирет.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ушул берененин 4-бөлүгүнө ылайык түзүлгөн комиссиялар же облустук жумушчу топтордун комиссиялары чече албаган талаш-тарыштарды чечүүгө ыйгарым укуктуу, жайыттардын чектерин белгилөөгө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жайыттын чектерине карата акыркы сунуштарды даярдоону камсыз кылуучу мамлекеттик комиссия түзүлүшү мүмкүн. Бул комиссия ар бир облуста жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда жайыттардын чектери боюнча талаш-тарыштарды жөнгө салууга ыйгарым укуктуу жумушчу топторду түзүүгө жана ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык жергиликтүү комиссиялар менен аныкталган жайыттын чектерин бекитүүгө жана мамлекеттик комиссияга берүүгө укуктуу.

6. Жайыттардын чектерин бекитүү жайыттын чектерин белгилөө боюнча мамлекеттик комиссиянын сунуштарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык*).

3-1-берене. Жайыттарды пайдалануу

1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Жайыттарды мал жаюу учун пайдалануу жайыт билеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык*).

4-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктары

1. Тескөө укугун кошпогондо, мамлекеттик жайыт жерлерин башкаруу учун жоопкерчилик жана көзөмөл жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берилет.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарын жайыт пайдалануучулар бирикмесине өткөрүп берүүгө укуктуу.

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын пландарын жыл сайын бекитет, ошондой эле алардын аткарылышы жөнүндө отчетторун.

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды пайдалануу боюнча ишмердигине, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык*).

5-берене. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси

1. Жергиликтүү жамаат ушул аймактык бирдиктиң мал ээлеринин жана башка жайыт пайдалануучулардын жайыттарды пайдалануу жана аларды жакшыртуу боюнча таламдарын талашууга жайыт пайдалануучулар бирикмесин түзөт.

2. Жайыт пайдалануучулар бирикмелери коомдук аймактык өз алдынча башкаруу органы катары уюштурулушу мүмкүн жана юстиция органдарында юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш.

3. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү бирикмеден ушул Мыйзамдын жоболорунун аткарылышын, ошондой эле аларга бирикменин иши жөнүндө кандай гана болбосун маалыматтарды берүүнү талап кылууга укуктуу.

4. Жайыт пайдалануучулар бирикменин алдында жайыттарды пайдалануу пландарынын аткарылышы үчүн жооп берет. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык*).

6-берене. Жайыт комитет

1. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруучу органы болуп жайыт комитети эсептелет.

2. Жайыт комитети жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрүнөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын депутаттарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчыларынан турат.

Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин учурдагы иштерине жетекчиликти жүзөгө ашырат.

3. Жайыт комитетинин мүчөлөрү бирикменин жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрүнүн ичинен уч жылга шайланат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчысы Жайыт комитетинин кеңешинин төрагасы болуп саналат.

4. Жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн саны так эмес болушу керек.

5. Жайыт комитетинин ыйгарым укуктары:

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планын иштеп чыгуу;
- жайыттарды пайдалануунун жылдык планын иштеп чыгуу;

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планынын жана жайыттарды пайдалануунун жылдык планынын жоболорун ишке ашыруу;

- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү;

- жайыттарды пайдалануунун жылдык планына ылайык жайыт белеттерин берүү, ошондой эле жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жөнүндө келишмдерди түзүү;

- жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө жана жыйноо, аларды жергиликтүү кеңеште милдеттүү бекитүү;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында жайыттарды пайдаланууга тийиштүү талаш-тартыштарды чечүү;

- жайыттарды жана башка ресурстарды пайдалануу үчүн акы төлөөдөн түшкөн, жайыт инфраструктурана инвестиция катары жөнөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аларды кармоого, башкарууга жана жакшыртууга жиберилген кирешелерди башкаруу;

- бирикменин жалпы чогулушунун компетенциясына гана таандық маселелерди кошпогондо, бирикменин учурдагы ишин жетектөөнүн башка маселелери.

6. Жайыт комитетин түзүү, уюштуруу тартиби жөнүндө, жамааттардын планын жана жайыттарды пайдалануу боюнча жылдык пландарды иштеп чыгуунун тартиби жөнүндө, жайыттарды пайдалануу учун акы белгилөөнүн тартиби жөнүндө типтүү жоболор жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

7. Жайыттарды пайдалануу пландарын иштеп чыгууда жана жүзөгө ашырууда жайыт комитети квалификациялуу адистерди, ошондой эле тиешелүү мекемелерди жана уюмдарды тартууга укуктуу.

8. Жайыт комитети өз ишинин бардык маселелери боюнча жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушуна отчет берет.

9. Бирикмеге кирген жайыт пайдалануучулардын чейрeginин талабы боюнча жайыт комитетинин компетенциясына таандык кандай гана маселе болбосун жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунун кароосуна киргизилиши мүмкүн. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

7-берене. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы

1. Жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планында жайыттарды туруктуу пайдаланууну жана бардык пайдалануучуларды алардын укуктары жана мил-

деттери жөнүндө кабарлануусун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон негизги бардык маалымат камтылат.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча коомдоштуктун планын түзүүдө жайыт комитеттери коомдоштуктун планын бекитүү учурuna карата бул органдардан келип түшкөн маалыматтарга ылайык курчап турган чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын планын эсепке алууга милдеттүү.

2. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына төмөнкүдөй компоненттер кирет:

- жайыттардын чектери, пайдалануудан чыгарылган аянттар жана корголуучу аянттар, мал айдап өтмө жолдор, сугаруучу жайлар жана жайыт инфраструктурасынын маанилүү башка объекттери, жайыттардын абалы жана жайыттын бардык участокторунун сапаты белгиленген карталар;

- оптималдуу жүк;
- жайыт инфраструктурасынын объекттерин өнүктүрүү жана реконструкциялоо боюнча пландар;

- жайыттарды башкаруу, пайдалануу, аларды жакшыртуу жана 5 жылдык мөөнөткө чейин реабилитациялоо боюнча орто мөөнөттүү план;

- жылда жаңылануучу жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы;

- жайыттарды башка максаттарда башкаруу жана пайдалануу планы.

3. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы, аны жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткендөн кийин бардык жайыт пайдалануучулар тарабынан аткарылууга милдеттүү. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын

28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

8-берене. Жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планы

1. Жайыт комитети жыл сайын жайыттарды пайдалануунун планын иштеп чыгат, ал жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планына тиркелет жана анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- пландаштырылган жылга жайыт билеттери бар жайыт пайдалануучулардын тизмесин;

- пландаштырылган жылга жайыт билети берилген малдын тизмеси жана алардын ээлеринин-малчыларынын тизмесин;

- жаныбарлардын ыландуу, ыландуу эместигине (эмдөө, дары сууга чөмүлтүү ж.б.) карата чараптардын тизмегин, аларды жайыт пайдалануунун шарттары катары жайыт пайдалануучулар сактоого тийиш;

- мал жаюунун мезгилдүү маршруттарын, жайыт жүгүртүүнү, малдын кыймылын, мал айдан өтмө жолдорду жана пайдаланылуучу кашааларды белгилөөчү картаны жана календардык графики;

- ишмердиктин аларга уруксат берилген түрлөрүн, ошондой эле аларга аталган иш-чараларды жүргүзүүгө уруксат берилген жерлерди көрсөтүү менен жайытка чыгаруу максатынан тышкары пайдаланылуучу адамдардын тизмесин;

- жайыт пайдалануунун бардык түрлөрү боюнча акы төлөө графигин.

2. Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткенден кийин аткарылууга милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

9-берене. Жер салыгын салуу

Жайыт пайдалануучуларга салык салуу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жургүзүлөт.

10-берене. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөө

1. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамына ылайык күчүн жоготтуу).

2. Жайыт билеттери жайыт жерлерин пайдалануу үчүн тиешелүү акы төлөгөндөн кийин жайыт комитети тарабынан берилет.

3. Жайыт жерлерин пайдаланууга укук алуу үчүн акынын өлчөмү ар бир жайыт системасы жана жайыттарды пайдалануунун ар бир түрү үчүн жыл сайын жайыт комитети тарабынан оптималдуу жүктүү эске алуу менен салыктын базалык ставкасынан кем эмес белгиленип, жайыт пайдалануунун жылдык пландарына киргизилет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилет.

4. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөө малдын башына жана үй жаныбарлардын түрлөрүнө жараша белгilenет жана өзгөртүлөт.

5. Жайыттарды башка максаттарда пайдаланганы үчүн акы төлөө төмөнкүдөй аныкталат:

- иши жайыт кыртышын бузууга алыш келген участоктордо - мыйзамдарда белгиленген айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерине ылайык;

- иши мал жаюуну болтурбоочу, бирок жайыт кыртышын бузууга алыш келбegen участоктордо - мал

жаюу учун бул участокту пайдалануу учун акыга бар-бар өлчөмдө;

- иши мал жаюуну алыш салбаган жана жайыт кыр-тышы бузулбаган участоктордо төлөм алынбайт.

6. Акы төлөөнү жыйноо жайыт комитети тарабынан жүргүзүлөт. Жайыт белеттеринен түшкөн каражаттар жайыт комитети тарабынан жайыттарды жакшыртууга жана жайыт комитети аныктаган башка чыгымдар-га жумшалат.

7. Жайыт билетине акыны бөлүп төлөөгө жол берилет, бирок ошол жылдын 1-октябрьинан кечикирилбеши шарт. (*Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык*).

11-берене. Жайыт пайдалануу үчүн каражаттарды пайдалануу

1. Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөө жайыт комите-ти, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк-түү органы менен жылда макулдашат жана жайыттар-ды пайдалануунун жылдык планында көрсөтүлөт.

2. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн жайыт комитетинин үлүшүн түзүүчү бөлүгү жайыттар-ды жана жайыт инфраструктурасын кармоого, жак-шыртууга жана өнүктүрүүгө багытталат.

3. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү үлүшүн түзүүчү бөлүгү жергиликтүү бюджетке которулат.

12-берене. Ижааралоо укугун жайыт белетине алмаштыруунун тартиби

1. Мамлекеттик менчиктеги жайыт жерлерин ижа-аралоого катталган укугу бар, жайыт пайдалануунун белгиленген тартибин мурда сактаган жайыт пайдала-

нуучуларга ушул Мыйзам колдонууга киргизилгенден кийин өзүнүн ижааралоо укугун ижарада камтылган жайыт аянттарынын оптималдуу жүргүнө ылайык малдын максималдуу санын жаюуну жабуучу жайыт билетине милдеттүү түрдө алмаштырылат.

2. Жайыттарды пайдаланууну жөнгө салуучу мурда белгиленген укуктук жол-жоболорго ылайык түзүлбөгөн же катталбаган жайыт ижааралоо жараксыз деп табылат.

3. Жайыт билети болбогон учурда жайыттар максаттуу багытта пайдаланылбаган катары алыш коуюлууга тийиш.

13-берене. Жайыттардын абалына баа берүү жана аларды башкарууну контролдоо

1. Жерлердин мониторингин жүргүзүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ар жыл сайын жайыт жерлеринин абалына баа берүүнү жүзөгө ашырат.

2. Баа берүүнүн натыйжалары жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга берилет.

3. Алынган маалыматтарды кароонун натыйжалары боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жайыттардын абалынын начарланышына алыш келүүчү бузууларды четтетүү тууралуу эскертмелерди жиберет. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 28-декабрын-дагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

14-берене. Жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын менчигиндеги гана жайыт жерлерди

пайдалануу маселелерин жөнгө салуу боюнча саясатты жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды аныктайт.

2. Үйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын программаларын жана мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- мамлекеттик стандарттарды жана жайыттардын мониторингин, абалын жана сапатын баалоо ыкмасын аныктоо;

- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүүнүн программасынын ишке ашырылышын көзөмөлдөө;

- жайыттарды пайдалануу маселелери боюнча типтүү жоболорду, нускамаларды, эрежелерди жана башка ченемдик укуктук актыларды, ошондой эле усулдук материалдарды иштеп чыгуу;

- жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды тескөө боюнча жамааттын пландарын жана жайыттарды пайдалануу пландарын колдонууга мониторинг жүргүзүү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жайыт комитетине жайыттарды пайдаланууда техникалык жана башка жардам көрсөтүү;

- жайыт пайдалануучулардын бирикмелери тарбынан жайыттарды пайдаланууну контролдоонун жүзөгө ашырылыши. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

15-берене. Жайыттарды ижааралоого тыюу салуу

Жайыттарды ижарага жана субижарага берүүгө жол берилбейт.

**16-берене. Жайыттарды пайдалануу укугун
мамлекеттик каттоо**

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жайыттарды пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган чектердин алкагында белгиленген тартипте милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.

2. Жайыт билетинин негизинде жайыттарды уч жылдан ашык пайдалануу укугу кыймылсыз мүлкө укуктарды каттоо чейрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарында мамлекеттик каттоодон милдеттүү түрдө өткөрүлүүгө тийиш.

Жайыт билетинин негизинде жайыттарды уч жылга жетпеген мөөнөткө пайдалануу укугу билет алуучунун каалоосу боюнча катталышы мүмкүн.

3. Чектери ушул Мыйзамдын 3-беренесине ылайык белгиленүүчү жер участокторуна укуктарды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырууда мамлекеттик каттоо органы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзбөстөн алынган . көрсөткүчтөргө ылайык чектерди белгилөөнү жүзөгө ашырат. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 11-июлундагы № 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы № 254 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

17-берене. Талаш-тартыштарды чечүү

Талаш-тартышка тиешеси бар кандай тараап болбосун жайыт комитетинин чечими менен макул болбогон учурда талаш-тартыш ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аркылуу сүйлөшүү жолу менен чечет. Эгерде макулдашууга жетишилбесе, талаш сот тартибинде чечилет.

**18-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн
жоопкерчилик**

Кызмат адамдары, жайыт комитетинин мүчөлөрү жана жайыт пайдалануучулар ушул Мыйзамды бузгандыгы учун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат.

19-берене. Ушул Мыйзамды ишке киргизүү тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсін.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Қеңеши тара-бынан 2008-жылдын 18 декабрында кабыл алынған.

**Кыргыз
Республикасынын
Президенти**



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ

2009-жылдын 19-июнундагы №386

**«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чараптар тууралуу
«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 3 жана 6-беренелерине ылайык, жайыт-
тарды башкаруу, пайдалануу жана жакшыртуу
системасын өркүндөтүү максатында Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтү
ТОКТОМ КЫЛАТ:**

1. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн.
2. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсін:
 - Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия жөнүндө жобо;
 - Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча областык жумушчу топтор жана жергиликтүү комиссиялар жөнүндө жобо;
 - Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобо;
 - Жайыт билетинин типтүү формасы.
3. Жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары бир айлык мөөнөттө жайыттардын тышкы

чек араларын белгилөө боянча жергиликтүү комиссияларды түзүшсүн.

4. Кыргыз Республикасынын райондорунун жана облустарынын мурдагы колхоз жана совхоздоруна узак мөөнөттү пайдаланууга берилген (1999-жылдын июнүн чейин), башка райондордун жана облустардын администрациялык аймагында жайгашкан жайыт участоктору мындан ары жайыттардын чек араларын белгилөө боянча иштер аяктаганга чейин ошол райондордун жана облустардын карамагында калаары белгиленсін.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-июнундагы № 360 «Жайыттарды ижарага берүүнүн жана пайдалануунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсін:

- 1-пункттун экинчи-төртүнчү абзацтары алып салынсын;

- 2-5-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;
- аталган токтом менен бекитилген Жайыттарды ижарага берүүнүн жана пайдалануунун тартиби жөнүндө жобо, мал чарбачылык багытындары чарбакер субъекттер үчүн жайыт участокторун ижааралоо жөнүндө келишимдин формасы, башка максаттар үчүн жайыт участокторун ижааралоо жөнүндө келишимдин формасы күчүн жоготту деп табылсын.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроеңөр жай комплекси жана жаратылышты пайдалануу бөлүмүнө жүктөлсүн.

Премьер-министр

3-тиркеме

Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
2009-жылдын
19-июнундагы
№386 токтому
менен бекитилген

**Жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө
тартиби жөнүндө
ТИПТҮҮ ЖОБО**

1. Жалпы жоболор
2. Мал башы үчүн акы төлөөнү аныктоо тартиби
3. Жайыттарды пайдалануу үчүн кирешелерди бөлүштүрүү

1. Жалпы жоболор

1. Жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө тартиби жөнүндөгү ушул типтүү жобо (мындан ары - Жобо) «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык иштелип чыккан жана мамлекеттик менчиктеги жайыттарды (мамлекеттик токой фондунун жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жайыттарынан тышкары) пайдалануу үчүн акы белгилөө тартибин аныктайт.

2. Жобо жайытка кириүгө уруксат берилген малдын санына жана түрүнө жараша жайыт пайдалануу үчүн акы белгилөөдө бирдиктүү мамилелерди түзүүгө багытталган.

3. Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жайыттын аянт бирдигинин оптималдуу жүктөмүн, алардын инфраструктурасынын абалын, ошондой эле алардын продуктуулугун, алыс жайгашкандыгын жана

башка факторлорду әске алуу менен жыл сайын белгиленет жана жайыт пайдалануу боюнча ар жылдык пландарга киргизилет жана тиешелүү жергиликтүү көнештер тарабынан бекитилет.

4. Жайыт жерлерин пайдалануу укугуна акынын өлчөмү жыл сайын ар бир жайыт системасы үчүн жана жайыт пайдалануунун ар бир түрүнө жараша жер салыгынын базалык ставкасынан төмөн эмес белгиленет.

2. Мал башы үчүн акы төлөөнүң аныктоо тартиби

1. Мал башы үчүн акынын өлчөмүн аныктоо төмөнкү этаптардан турат:

Биринчи этап. Жайыт комитети жергиликтүү Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин башкаруусуна өткөрүп берилген айыл Кыргыз Республикасынын угуунун жалпы жайыт аятын аныктайт (түшүндүрмө эскертүүдө берилген).

Экинчи этап. Жайыт комитети Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү жана айылдык көнеш менен макулдашуу боюнча жайыттарды пайдалануудан түшкөн кирешенин жалпы суммасын аныктайт. Кирешенин суммасы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин кирешеге болгон муктаждыгын, айыл өkmөтүнүн бюджетин, жайыттардын кирешелүүлүгүнүн финанс-экономикалык көрсөткүчтөрүн жана финанссылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жайыт пайдалануучулар үчүн акы төлөө мөөнөтүнүн кабыл алгылыктуулугун әске алуу менен аныкталат. Кирешенин суммасын аныктоодо төмөнкүлөр әске алынат:

- жайыттарды жана алардын инфраструктурасын кармоого жана башкарууга кеткен сартоолор (жолдор, мал айдап өтүүчү жолдор, көпүрөлөр, сугаруучу жайлар, сууга чөмүлтүүчү бактар ж.б.);

- Жайыт комитетинин операциялык чыгымдары.

Кирешенин суммасы бардык чогултулган максаттуу кирешени түзүү аркылуу же максаттуу кирешени гектарга келтируү жана аны жайыттын жалпы аянына көбөйтүү жолу менен аныкталышы керек (аныкта-ма эскертуүдө берилген).

Үчүнчү этап. Жайытка киргенге уруксат берилген ар түрдүү малдын санын мал ээлеринен жана фермерлерден келип түшкөн бардык билдиримелерди эсептөө аркылуу аныктоо.

Төртүнчү этап. Ар түрдүү малдын санын «мал башынын шарттуу санына» айландыруу малдын ушул түрү жайыт тоюттарын тиешелүү керектөөсүн эске алуу менен аныкталат. Бодо мал жана топоздор учун чоң жана жаш малга ажыратуу сунушталат. Кой-эчкинин ко-зу-улактары эсепкө алынбайт. Малды «Мал башынын шарттуу санына» айландырып эсептөөнүн төмөнкүдөй коэффициенттери боюнча жүргүзүлөт:

Малдын түрү	Шарттуу саны
Чоң бодо мал/топоздор	1
Жаш бодо мал/топоздор	0,7
Кой-эчки	0,2
Жылкы, эшек	1
Төө	1

Жалпы «мал башынын шарттуу саны» жайыттын оптималдуу жүктөмүнөн ашык болсо жайыт комитети Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү менен макулдашылган жол-жоболорду колдонуу менен мал жаюуга уруксат берилген малды чектөөгө милдеттүү.

Бешинчи этап. Жайыт пайдалануу үчүн «мал башынын шарттуу саны» боюнча төлөмдүн өлчөмүн аныктоо (аныктама эскертууде берилген).

Алтынчы этап. Малдын түрү боюнча жайыты пайдалануу үчүн төлөмдү кайра эсептөө (кайра эсептөө эскертууде берилген).

2. Төлөмдүн көрсөтүлгөн суммасы жайыт мезгилиниң бардыгына төлөнөт (малчыларга акы төлөөнү эске албастан).

3. *Жайыттарды пайдалануу үчүн кирешелерди бөлүштүрүү*

1. Жайыттарды пайдалануу үчүн акы төлөө жайыт комитети тарабынан жыл сайын аныкталат, жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет жана жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планында көрсөтүлөт.

2. Жайыттарды пайдалануу үчүн акынын жайыт комитетинин үлүшүн түзүүчү бөлүгү жайыт жана жайыт инфраструктурасын кармоого, жакшыртууга жана өнүктүрүүгө жумшалат.

3. Жайыттарды пайдалануу үчүн акынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун үлүшүн түзүүчү бөлүгү жергиликтүү бюджетке багытталат.

Эскертуү:

1. Мисалы, айыл аймагынын жалпы 12641 гектарга барабар болгон жайыт жери бар.

2. Жайыт комитети болгон 12641 гектар жайыт же-ринен 200000 (эки жүз мин) сом алууну пландаштырууда, башкача айтканда ар бир гектардан 16 сомдон.

3. Мисалы, жайыт жерлерге чыгарылуучу малдын саны:

- чоң бодо мал жана топоздор - 716 баш;
- жаш бодо мал жана топоздор - 523 баш;
- кой жана эчки - 4872 баш;
- жылкы - 262 баш жана төө - 9 баш.

4. Малдын түрүн «мал башынын шарттуу санына» айландыруу төмөнкү схема боюнча аныкталат:

Малдын түрү	Саны	Кайра эсептөө коэффициенти	Мал бирдиги
Чоң бодо мал / топоздор	716	1	716
Жаш бодо мал / топоздор	523	0,7	366
Кой-эчки	4872	0,2	974
Жылкы, эшек	262	1	262
Төө	9	1	9

Жайытка чыгарылуучу «мал башынын шарттуу саны» 2328 башты түздү.

5. Жайыт пайдалануу үчүн төлөмдүн өлчөмү кошулган максаттуу кирешени «мал башынын шарттуу санына» бөлүү аркылуу аныкталат. Кайра эсептөөдө бар «шарттуу мал» үчүн төлөмдүн өлчөмү 86 сомду түзөт.

6. Жайыт пайдалануу үчүн малдын түрлөрү боюнча төлөмдү кайра эсептөө жайыт пайдалануу үчүн төлөмдү «шарттуу малдын» коэффициентине көбөйтүү аркылуу төмөнкүдөй схема боюнча жүргүзүлөт:

Малдын түрү	Шарттуу саны	Жайыт пайдалануу үчүн төлөм
«Шарттуу мал»	1	86
Чоң бодо мал / топоздор	1	86
Жаш бодо мал / топоздор	0,7	60
Кой-эчки	0,2	17
Жылкы, эшек	1	86
Төө	1	86

4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2009-жылдын 19-июнундагы № 386
токтому менен бекитилген

Жайыт билетинин типтүү формасы

AB

0000001,
айыл өкмөтү, район

Жайыт билети № ____
20 ____ жылга

Аты-
жөнү

(Жайыт пайдалануучу)

Берилген күнү: 20 ____ -жылдын « ____ »

Жайыттар:

кышкы _____

жазғы _____

жайкы _____

кузгү _____

Маршрут 1) _____

2) _____

3) _____

**Жайытка чыккан мал башынын саны жана малды
вакцинациялоо жөнүндө маалыматтар**

Малдын түрү	Саны	1 мал башына акы төлөө (сом)	Сумма (сом)	Малды эмдөө жөнүндө маалыматтар
Уй				
Топоз				
Кой-эчки				
Жылкы				
Баардыгы:				

Сумма: _____
Жазуу менен

Жайытты пайдаланганы үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанция тиркелет.

Аяны га болгон жогоруда аталган жайыттарга баш сандагы мал жаюуга уруксат берилет.

М.О. Жайыт комитетинин төрагасы _____
Аты-жөнү

М.О. Айыл өкмөтүнүн башчысы _____
Аты-жөнү



**«Мурас Башаты»
коомдук фонду**

Миссиясы: Адамдар менен жаратылыштын ортосундагы ай-калышкан мамилелерди орнотууга багытталган кыргыз элиниң салттуу билимдерин изилдөөгө, сактоого жана өлкөбүздүн калкынын жана чет өлкөлүктөрдүн калың катмарына жайылтууга көмөктөшүү. Кыргыз Республикасында азық-түлүк коопсуздугунун, экологиянын, айыл чарбасынын, ветеринариянын жана саламаттыкты сактоонун илимий-практикалык жактан туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу.

Фонддун негизги максаттары: Кыргыз Республикасында азық-түлүк коопсуздугунун, экологиянын, айыл чарбасынын, ветеринариянын, саламаттыкты сактоонун жана кыргыз элиниң салттуу билимдеринин туруктуу өнүгүшүнө жана алардын учурдун талаптарына айкалыштырууга багытталган агартуучулук, билим берүү, илим-изилдөө, кеңеш берүү, уюштуруу, каржы жана башка ишмердүүлүктөрдү жүргүзүү.

Ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:

1. Малчылыктагы жана ветеринариядагы салттуу билимдер.
2. Тоо жайыт малчылыгындагы технологиялар.
3. Салттуу (элдик) ветеринария.
4. Тоо жайыттарынын экологиясы.
5. Жайыт ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу.
6. Тоолуу аймактардын жамааттарынын туруктуу өнүгүүсү.
7. Эт жана сүттүн сапатын башкаруу жана алардын биологиялык коопсуздугу.

Контакт: e-mail: murasbashaty@gmail.com

МАЗМУНУ

Баш сөз	4
Кириш сөз	11
Кыргыз әлинин жаратылыш-табият тууралуу ой толгоолору	20
Кыргыз республикасынын жайыттары	49
Кыргыз республикасында жайыт пайдалануунун укуктук негиздери	71
Төрт түлүк малдын жалпы мүнөздөмөсү жана малчылыктын кыргыз әлинин коомдук өнүгүшүндөгү мааниси	78
Малчылыктын учурдагы абалы	90
Жайыттардын сапатын жана баалуулугун аныктоо ықмалары	99
Мал жаюунун ықмалары	111
Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу	133
Жайытта мал багуу гигиенасы	164
Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү	169
Кыргыз республикасында жайыт ресурстары учун чыр-чатактардын себептери жана аларды жеңилдетүү жолдору	177
Корутунду	212
Колдонулган адабияттар жана булактар	225

Түлөбаев А.З., Салыков Р., Исаев А.Т.,
Аскарбек Гүлназ

ЖАЙЫТТАРДЫ САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ

Редактору *H. Ногойбаева*

Корректору *Ф. Исанова*

Мукабасын көркөмдөгөн

M. Кадыров

Компьютерде терип, калыпка салган

Мукай Асанбек уулу

ISBN 978-9967-470-06-4

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-9967-470-06-4.

9 789967 470064



22239